

КЫРГЫЗ УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ
Ч.АЙТМАТОВ АТЫНДАГЫ ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТ ИНСТИТУТУ
Ж.БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ
КЫРГЫЗ ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

Жаманкулова Гүлжамал Төлөгөновна

АЗЫРКЫ КЫРГЫЗ ТИЛИНИН СИНТАКСИСИ

(Синтаксис курсу боюнча окуу куралы)

«Улuu тоолор»
БИШКЕК – 2014

УДК 80/81

ББК 81

Ж 26

Ч. Айтматов атындағы Тил жана адабият институтунун
Окумуштуулар кеңеші тарабынан басмага
сунуш кылышынан

Жооптуу редактор:
филол.илим.доктору, проф. **К. Токтоналиев**

Рецензенттер:
филол. илим. доктору **Т. Токоев**,
филол.илим. кандидаты, доцент **Б. Жайлообаев**

Жаманкулова Г.Т.

Ж 26 **Азыркы кыргыз тилинин синтаксиси** (*Синтаксис курсу боюнча окуу куралы*). – Б.: «Улупу тоолор», 2014. – 228 б.

ISBN 978-9967-12-368-7

Азыркы кыргыз тилинин синтаксиси боюнча окуу куралы «Жөнөкөй сүйлөмдүн синтаксиси» жана «Кошмо сүйлөмдүн синтаксиси» деген бөлүмдердүү камтыйт. Жөнөкөй жана кошмо сүйлөмдер тууралуу маалыматтар, алардын мунездемесү, классификациясы, семантикасы, структурасы ырааттуулукта берилген жана алар кыргыз тилиндеги бай факты-материалдар менен жабдылган.

Синтаксис курсу боюнча окуу куралы жогорку окуу жайларынын кыргыз тили жана мамлекеттик тили боюнча окутуучуларына, аспиранттарга жана студенттерге арналат.

Ж 4602000000-13

УДК 80/81

ББК 81

ISBN 978-9967-12-368-7

© Жаманкулова Г. Т., 2014

© Ч. Айтматов атындағы Тил жана
адабият институту, 2014



КИРИШҮҮ

Азыркы кыргыз тилинин синтаксиси буга чейинки синтаксис илиминин пайдубалын түптөп, окуу китептерин жарыкка чыгарып, кыргыз тили илиминин өнүгүшүнө чоң салым кошкон окумуштууларыбыздын, аны илимий-теориялык жана практикалык жактан байытып, чиеленишкен татаал маселелеринин түйүндөрүн чечмелеп, ар тараптуу жана терең изилдеген чыгаан окумуштууларыбыздын көп жылдык үзүрлүү эмгектеринин жыйынтыгы болуп саналат.

Азыркы кыргыз тилинин синтаксиси боюнча мектеп окуучулары үчүн алгачкы окуу китеби К.Тыныстанов тарабынан 1936-жылы «Кыргыз тилинин синтаксиси» деген ат менен жарык көргөн, андан кийин 1939-жылы Т.Актанов менен К.Бакеевдин «Кыргыз тилинин синтаксиси», 1940-жылы Т. Актанов, К. Бакеев, Н. Макешевдердин авторлугу менен «Кыргыз тилинин синтаксиси» окуу китептери жарыкка чыккан. Акыркы окуу китеби улам толукталып басылып, мектептерде 50-жылдарга чейин окутулган.

1950-жылы А. Жапаровдун «Кыргыз тилинин синтаксиси» аттуу окуу китеби жарык көрүп, 1962-жылга чейин мектеп практикасында колдонулган. Андан кийинки окуу китептери Ы. Жакыпов, Д. Майрыков, М. Мураталиевдердин авторлугу менен чыга баштаган.

Ал эми жогорку окуу жайлары үчүн окуу куралдары А. Жапаров, Ы. Жакыпов, А. Иманов, А. Сапарбаев тарабынан жарык көргөн. Аталган окумуштуулар илим жаатында да үзүрлүү эмгектенишкен. Бул жерде синтаксис илимине ат көтөргүс салым кошкон профессор А. Жапаровдун жазган окуу китептерин жана фундаменталдуу эмгектерин белгилебей коюуга болбойт. К. Сартбаевдин кыргыз тилинин кошмо сүйлөмүн изилдөөдө эмгеги зор.

Синтаксис илимине КР УИАнын корр. мүчөсү А.Турсунов, окумуштуулар М.Мураталиев, Б.Тойчубекова, Н.Бейшекеев, Ж. Мураталиева ж.б. да салмактуу салымдарын кошкон.

Мына ушул эмгектер кыргыз филологдорунун далай муундарына кыргыз тилинин синтаксиси боюнча терең билим берип келатат.

2009-жылы КР УИАнын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институту тарабынан «Кыргыз адабий тили» аттуу кыргыз тилинин бардык бөлүмдөрүн толук камтыган академиялык басылма жарыкка чыккандыгы маалым. Бул кыргыз тилчилери, мугалимдери, аспиранттары жана студенттер үчүн чоң окуя болду.

АЗЫРКЫ МУУНДУН АСТЫНДА МЫНА УШУЛ ИЛИМИЙ ЭСТАФЕТАНЫ АНДАН АРЫ АЛЫП КЕТҮҮ МИЛДЕТИ ТУРАТ. БУЛ – КЫРГЫЗ ТИЛИНИН СИНТАКСИСИ БОЮНЧА ИЛИМИЙ-ТЕОРИЯЛЫК ИЗИЛДӨЕЛДӨРҮ АНДАН АРЫ УЛАНТУУ, ЗАМАНБАП ОКУУ КУРАЛДАРЫН, ОКУУ КИТЕПТЕРИН ЖАЗЫП, КООМЧУЛУККА ТАРТУУЛОО.

Окуу китептери тууралуу сөз болгондо, учурда жогорку окуу жайларынын студенттери кыргыз тилинин синтаксиси боюнча окуу китептерине муктаж экендигин белгилөө керек. Анткени мурунку окуу китептери кайрадан толукталып басылышы чыкпай, сейрек китептердин катарын толуктоодо.

Бул окуу куралы – кыргыз тилинин синтаксисинен сабак берген мугалимдерге, аспиранттарга, студенттерге арналып жазылды. Биз аталган эмгекти жазууда кыргыз тилинин синтаксиси боюнча жарык көргөн илимий эмгектердеги жетишкендиктерге таяндык. Биз өзгөчө проф. А.Жапаров кыргыз тилинин синтаксиси боюнча салып кеткен жолду негиз кылыш алдык.

Эмгекте жөнөкөй жана кошмо сүйлөмдөр тууралуу кыс-кача маалыматтар берилди, алардын мүнөздөмөсү, классификациясы, семантикасы, структурасы ырааттуу баяндалды жана алар кыргыз тилиндеги бай-факты материалдар менен жабдылды. Факты-материалдар катары кыргыз жазуучуларынын чыгармаларынан мисалдар, макал-лакаптар, күндөлүк турмушта колдонулуп жүргөн кеп материалдары пайдаланылды.



ЖӨНӨКЕЙ СҮЙЛӨМДҮН СИНТАКСИСИ

Тил – билдирилгенде адамдардын ортосундагы карым-катнашуу куралы. Карым-катнашын адамдардын ортосунда тилдин жардамы менен ишке ашат.

Тилде эки түшүнүк диалектикалык жактан бир би-римдикти түзөт – лексикалык состав жана грамматикалык курулуш.

Сөз өзүнчө турганда пикирди билдирилгенде албайт, ал тилдин курулуш материалы гана болуп келет. Сөз өзүнчө турганда предмет же көрүнүш, кубулуш, сапат, сан ж. б. түшүнүктөрдү гана билдирилгенде.

Мисалы: *студент, парты, үй, асман.*

Ал эми бүткөн бир ойду сөздөр бири-бири менен конкреттүү бир тилдин грамматикалык законченемдүүлүктөрү аркылуу айкалышып келгенде гана билдирилгенде.

Мисалы: *Асан IV курста окуйт.*

Демек, сүйлөм деген – грамматикалык жактан уюшулган, бүткөн бир ойду билдирилген сөз же сөздөрдүн айкалышкан тутуму.

Мисалы: *Түн. Айлана жымжырт. Асманда жылдыздар жымыңдашат.*

Тилдин синтаксис бөлүмү сөз айкашынын синтаксиси, жөнөкөй сүйлөмдүн синтаксиси, кошмо сүйлөмдүн синтаксиси деген бөлүктөрдү камтыйт.

Тилдин синтаксис бөлүмүндө сүйлөм теориясы башкы орунду ээлейт.

Синтаксистик структуралық бирдиктер

Сөздөрдүн айкашуусу функционалдык қызматына жана структуралық түзүлүшүнө карай үч синтаксистик структурадан¹ турат. Булар – 1) сөз айкашы, 2) сүйлөм, 3) аналитикалык форма.

Сөз айкашы жана аналитикалык форма сүйлөмдүн составдык бөлүктөрү катары атоо (номинативдик) функциясындагы түшүнүктөр. Ал эми коммуникациянын эң башкы каражаты – сүйлөм.

Сөздөр сүйлөмгө курулуш материалы болуп келет. Ар бир сөз түрдүү семантикалык жана структуралык касиеттерге ээ жана аларга негиз болуп тигил же бул сөз түркүмдөрү келет. Сөз түркүмдөрү сүйлөмдүн составында тигил же бул синтаксистик категория катары қызмат аткарат.

СҮЙЛӨМДҮН ТАБИЯТЫ

Сүйлөмдүн структуралык жана типологиялык өзгөчөлүктөрү бир жагынан сүйлөмдөгү сөздөрдүн өз ара байланышуу жолдоруна, экинчи жагынан синтаксистик категория катары келген сөз түркүмдөрүнүн структуралык өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу болот.

Лексикалык составга кирген бүт сөздөр алардын семантикалык өзгөчөлүктөрүнө жана сөз жасоочу, сөз өзгөртүүчү мүчөлөрүнө карай белгилүү бир түркүмдөргө, түрлөргө, б.а. сөз түркүмдөрүнө бөлүнөт.

Маселен, зат атоочтор – объектилик, предметтик мааниге ээ, аларга сөз жасоочу аффикстер, сөз өзгөртүүчү формалар (жөндөмө мүчөлөр, жак, таандык мүчөлөр, көптүк сандын мүчөсү) мүнөздүү. Башка сөз түркүмдөрү да өзгөчөлөнгөн грамматикалык структурага жана семантикалык өзгөчөлүктөргө ээ.

¹ А. Жапаров синтаксистик структуралар (12.6; 13.6), синтаксистик структуралык бирдик (14.5) деп берген.

Мындай маани берүүчү сөз түркүмдөрүнөн башка кызматчы сөздөр да бар.

Тигил же бул сөз түркүмүнө кирген сөздөр синтаксиске келгенде ар кандай айкалышка туш келишет да, алардын грамматикалык структурасына карай ар түркүн формаларда болушат. Алар сүйлөм ичинде тигил же бул синтаксистик кызматты аткарат, бул аларды түзгөн сөз түркүмдөрүнүн табиятына, сөздөрдүн байланышуу жолдоруна жараша болот.

Сүйлөмдө бир эле сөздүн башка сөздөр менен ар башка айкашып келиши анын ар түрдүү функцияны аткарып калышына түрткү болот.

Мисалы: *Гүл – жылттуу*. Бул сүйлөм бүткөн бир ойду билдириет. Ал эми *жылттуу гүл – атоо маанисинде болгондуктан*, сөз айкашы болуп калды.

Көпчүлүк сүйлөмдөр эки тутумдуу болушат. Булар баш мүчөлөр катышкан эки же андан көп сөздөрдөн турруп, бүткөн бир ойду билдириет.

Мисалы: *Акмат көлди. Сабак саат сегизде башталды*.

Сөз айкашы деле, аналитикалык форма деле эки же андан көп сөздөн турат берет. Бирок сөз айкашы, аналитикалык форма коммуникативдик бирдик эмес, алар кабарлоо, ойду билдириүү функциясын аткарбайт, сүйлөмдүн курулуш материалы гана болушат (сөз сыйктуу). Мисалы: *кызыл алма, тунук суу* (сөз айкашы); *атам жөнүндө, үйдү көздөй* (аналитикалык форма).

Сүйлөмдүн касиети сөздөрдүн суммасына жараша болбрайт. Ошондуктан сүйлөмдү өттүүдө сөз айкашы, аналитикалык форма, сөз жана сүйлөм, алардын бири-бири менен карым-катышы, айырмачылыгы тууралуу билүү зарыл.

Сүйлөм айрым бир синтаксистик категорияларга бөлүнөт, бирок бул дагы бардык сүйлөмдөр үчүн норма эмес, анткени атама сүйлөмдөрдө синтаксистик категорииларды аныктоо дээрлик мүмкүн эмес, ошондук-

тан сүйлөмдүн мүнөзүн жана касиеттерин анын синтаксистик категориялары аркылуу аныктоо да эреже эмес.

Сүйлөм жөнүндө окууда төмөнкү маселелер чагылдырылышы зарыл. Булар: сөз түркүмдөрүнүн табиятына жана алардын бири-бири менен байланышына негизделген сүйлөмдүн аткарған кызматы (функциясы), кабарлоонун интонациясы, сүйлөмдүн башка синтаксистик структуралык бирдиктер (сөз айкашы жана аналитикалык форма) менен карым-катышы жана өзгөчөлүгү.

Сүйлөмдүн табиятын эки жактан карайбыз, 1) структуралык жактан, 2) функциясы жагынан.

1) Структурасы жана тиби жагынан алганда ар бир сүйлөм тигил же бул улут тилинин ой-пикирин билдириүү формасы болуп, ошол конкреттүү тилдин мыйзамченемдүүлүктөрүн сактайт, анын рамкасынан чыкпайт.

2) Ал эми функциясы боюнча сүйлөм – анын структурасына жана тибине көз каранды болбогон абстрактуу категория.

Сүйлөмдүн табияты – анын составдык бөлүктөрүнө жана грамматикалык жактан уюшулушуна көз каранды.

Сүйлөмдүн грамматикалык структурасы. Сүйлөмдө бир синтаксистик категориялар (баш мүчөлөр) сүйлөмдүн негизин, уюткусун, борборун түзсө, экинчилери (айкындооч мүчөлөр) сүйлөмдө баш мүчөлөр менен биримдикте колдонулуп келип гана синтаксистик кызмат аткарышат.

Ошентип, баш жана айкындооч мүчөлөр – айтылуучу ойдун материалдык негизин түзүшөт.

Сүйлөмгө сүйлөм мүчөлөрү менен грамматикалык жактан сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр да (каратма сөз, сырдык сөз, киринди сөз) катышат.

Мына ушу синтаксистик категориялардын бардыгы биригип келип, сүйлөмдүн грамматикалык структурасын түзөт.

Сүйлөмдүн грамматикалык структурасы:

Сүйлөм мүчөлөрү (баш жана айкындооч мүчөлөр)	Сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр (каратма, киринди, сырдык сөздөр)
--	--

Сүйлөмдүн жалпы классификациясы

Сүйлөмдөр курамы, түзүлүшү жана маани өзгөчөлүктөрү боюнча эки багытта классификацияланат.

1. Сүйлөмдүн биринчи багыттагы классификациясы боюнча сүйлөм модалдык маанилерине карай, б.а. маани өзгөчөлүктөрүнө карай жай, суроолуу, илептүү сүйлөмдер болуп бөлүнөт. Модалдуулук сүйлөмдүн бардык түрлөрүнө мүнөздүү.

2. Сүйлөмдүн экинчи багыттагы классификациясы анын структуралык жактан тутумуна жараشا – жөнөкөй жана кошмо сүйлөмдөр болуп бөлүнөт.

1. Сүйлөм – билдириүүчү маанилери боюнча ар түрдүү. Жогоруда айтылғандай, ар кандай мүнөздөгү модалдык маани кырдаалдарын билдиргенине карай сүйлөм жай, суроолуу, илептүү болуп үч түргө бөлүнөт. Булар тууралуу өзүнчө сөз болот .

2. Жөнөкөй жана кошмо сүйлөмдөр составдык бөлүктөрүнүн функционалдык, структуралык табиятына карата шартталган.

Жөнөкөй сүйлөмгө ар кыл структурадагы жана маанидеги сөздөр катышып, алар ар түркүн синтаксистик кызмат аткарып, алардын синтаксистик милдеттерине, өз ара катышына, байланыш формаларына карай – атама, жаксыз, белгилүү жактуу, жамдама жактуу, туюк жактуу сүйлөмдөр, кемтик сүйлөм, бир өңчөй мүчөлүү сүйлөмдөр, сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр: киринди, сырдык, каратма сөздөр ж.б. түрлөргө бөлүнөт.

Кошмо сүйлөм болсо жөнөкөй сүйлөмдүн механикалық гана кошундусу эмес, кошмо сүйлөмдүн тутумунда жөнөкөй сүйлөмдөр маанилик жана интонациялык биримдикти түзүп турат.

Кошмо сүйлөм 3 түргө бөлүнөт:

- тең байланыштагы кошмо сүйлөм,
- багыныңыз байланыштагы кошмо сүйлөм,
- аралаш кошмо сүйлөм.

Сүйлөмдүн структуралық классификациясы

Сүйлөм структурасына, курамына карата экиге бөлүнөт: жөнөкөй жана кошмо сүйлөм.

1) Жөнөкөй сүйлөмдөр. Мисалы: *Ысык-Көл бизге дөн-соолук тартуулайт. Токойду аралап баратабыз. Бишкек – Кыргызстандын борбору. – Арсен, сабакка барасыңбы?*

Бул сүйлөмдөр – жөнөкөй сүйлөмдөр. Жөнөкөй сүйлөмдөрдүн тутумун баш жана айкындооч мүчөлөр, ошондой эле грамматикалық жактан сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр түздү.

Жөнөкөй сүйлөмдүн структуралық негизи анын составдык бөлүктөрү катары келген синтаксистик категориялардан, б.а. сүйлөм мүчөлөрүнөн (баш жана айкындооч мүчөлөрдөн) жана грамматикалық жактан сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөрдөн турат.

Алардын сүйлөмде канчалык деңгээлде катышарына, бири-бири менен ар кандай мамилелерине карай жөнөкөй сүйлөмдүн түркүн түрлөрү пайда болот.

Жөнөкөй сүйлөмдөр баш мүчөлөрдүн сүйлөмдө катышып турушуна карай экиге бөлүнөт: а) Эки тутумдуу сүйлөмдөр, б) Бир тутумдуу сүйлөмдөр.

а) Эки тутумдуу сүйлөмдөр. Эки тутумдуу сүйлөмдөрдө баш мүчөлөрдүн экөө тең катышат.

Мисалы: *Ысык-Ата курорту – кыргыз жергесинин көрөмөти.*

Бул сүйлөм эки тутумдуу, анткени сүйлөмгө ээ, баяндооч катышты.

Сүйлөмдүн курамына баш жана айкындооч мүчөлөрдүн катышуусуна карай жалаң жана жайылма сүйлөм деп экиге бөлүнөт.

Жалаң сүйлөм. Жалаң баш мүчөлөрдөн – ээ жана баяндоочтон турган сүйлөмдер жалаң сүйлөм деп аталат.

Мисалы: *Айша ырдады. Арстан келди. Булбулдар сайдады.*

Бул сүйлөмдөргө ээ да, баяндооч да катышты. Баяндоочтор этиштерден турду.

Жалаң сүйлөмдөрдөн турган сүйлөмдүн ээси түшүп айтылыши да мүмкүн.

Мисалы: – *Келатасыңарбы?*

– *Келатабыз.*

Мындай учурда сүйлөмдүн маанилик жагы өзгөрбөйт, сүйлөмдүн ээсин кайра ордуна коюуга болот, анткени алар ээ катышпаса деле баяндоочтур формалары менен, т.а., жак жана сан формалары аркылуу ачык-айкын көрүнүп турат. Ал эми ээниң түшүп айтылыши анын стилистикалық функция аткарыши менен гана түшүндүрүлөт.

Мындай көрүнүш, адатта баяндоочу этиштерден турган жалаң сүйлөмдөрдө учурайт. Эгерде баяндоочтор ээниң жагын, чагын билдирген көрсөткүчтөргө ээ болбосо, мындай стилистикалық ыкманы колдонуу мүмкүн эмес.

Мисалы:

Бакыт – студент. Ал – апам. Кенже – окуучу.

Бул мисалдарда жалаң сүйлөмдөрдүн баяндоочтору атооч сөздөрдөн турат (студент, апам, окуучу). Эгерде бул сүйлөмдөрдөгү ээлерди (Бакыт, ал, Кенже) сүйлөмдөн түшүрүп койсок, анда алардан ажыраган баян-

доочтор өздөрүнүн синтаксистик функциясынан ажырап, жөн эле сөз болуп калышат.

Жалаң сүйлөмдөгү баяндоочтору атооч сөздөрдөн турган сүйлөмдүн баяндоочтук формасы – баяндоочтуң әзге карата соңчул орду болуп эсептелет.

Жалаң сүйлөм

баяндоочу этиштен болсо – баяндоочу атоочтон болсо –
баяндоочтук форма: жак, чак баяндооч әзге карай соңчул
мүчөлөрү болот.

Жайылма сүйлөм. Сүйлөмдүн составында баш мүчөлөрдөн башка да айкындооч мүчөлөр болсо, мындай сүйлөм **жайылма сүйлөм** деп аталат.

Айкындооч мүчөлөр баш мүчөлөргө көз каранды болот, аларды толуктап, чечмелейт. Мисалы: *Жыйын саат ондо башталат*.

Жайылма сүйлөмдө да сүйлөмдүн әэси түшүп калышы мүмкүн. Мисалы: *Кат келбейт деп муңканасын го* (Ч.А). Жаңы эле келгенбиз.

б) Бир тутумдуу сүйлөмдөр. Мындай сүйлөмдөр курамы боюнча баяндооч мүчөлөрдүн тобунан турган же баш мүчөлөргө ажыратылбаган жөнөкөй сүйлөмдүн бөтөнчө түрү болуп саналат.

Мисалы: *Какаганга муштаган. Душманыңды мактаган досуңдан сак бол* (макал).

Бул сүйлөмдөр – бир тутумдуу сүйлөмдөр.

Бир тутумдуу сүйлөмдөр жамдама жактуу, белгилүү жактуу, туюк жактуу сүйлөмдөр, жаксыз сүйлөм, атама сүйлөм, кемтик сүйлөм болуп бөлүнөт.

2) Кошмо сүйлөм. Кошмо сүйлөмдүн структуралык табияты менен маани бөтөнчөлүктөрү алардын тутумун түзүп турган синтаксистик категориялардын сапаттык касиеттерине байланыштуу болот.

Маселен, жөнөкөй сүйлөмдөрдө алардын тутумун биринчи деңгээлдеги синтаксистик категориялар түзүп

турса, кошмо сүйлөмдөр жөнөкөй сүйлөмдөрдүн өз ара айкалышынан туруп, экинчи деңгээлдеги синтаксистик категориялардын базасында пайда болот.

Жөнөкөй сүйлөмдөр кошмо сүйлөмдөрдүн тутумуна катышканда өзүнчө турган жөнөкөй сүйлөмдүк касиетинен ажырап, кошмо сүйлөмдүн тутумун түзгөн жөнөкөй сүйлөмдөрдүн шартына ылайыкташып калат.

Жөнөкөй сүйлөмдөр кошмо сүйлөмдөргө биригүү менен жөнөкөй сүйлөмдөрдүн тизмеги катарында гана турбастан, структуралық жактан кайра курулат, жаңы синтаксистик конструкциялар түзүлөт, жеке турган жөнөкөй сүйлөмдөргө мүнөздүү болбогон жаңы сапаттык белгилер, өзгөчө интонация жана структуралық өзгөчөлүктөр, көнири мазмундуулук пайда болот.

Кошмо сүйлөм структуралық жактан негизинен төмөнкү үч типте болот – тең байланыштагы кошмо сүйлөм, багыныңкы байланыштагы кошмо сүйлөм, араплаш кошмо сүйлөм.

Тең байланыштагы кошмо сүйлөмдөр эки же андан ашык жөнөкөй сүйлөмдөрдөн туруп, бири-бири менен тең байланышта болушат.

Мисалы: *Күз келди, жаңы окуу жылы башталды. Коңгуроо кагылды, студенттер сабакка кишиши.*

Кошмо сүйлөмдөр да бир тутумдуу жана эки тутумдуу болушат. Мисалы: *Бәрк ал десе, баш кескөн (макал). Таң атты, күн нурун чачты. Саадат эрте турду, сабакка жөнөдү.*

Эгерде жөнөкөй сүйлөм синтаксистик категориялардын (баш жана айкындооч мүчөлөр, сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр) катышуусу менен шартталып турса, кошмо сүйлөм жөнөкөй сүйлөмдөрдүн катышуусу менен шартталат.

Эгерде жөнөкөй сүйлөмдөрдө айрым сөздөр тигил же бул синтаксистик кызматты аткарып, тигил же бул сүйлөм мүчесүн түзсө, кошмо сүйлөмдөрдө эки же ан-

дан ашык жөнөкөй сүйлөм айкалышып, грамматикалык биримдикке келип, бир сүйлөмдү – кошмо сүйлөмдү түзөт.

Кабарлоо интонациясы – сүйлөмдүн негизги белгиси

Сүйлөм бүткөн ойду билдириет. Бул касиет бардык тилдер үчүн мүнөздүү. Бирок формасы боюнча сүйлөмдөр бардык тилде бирдей болбайт. Бир эле ой ар башка тилде, сүйлөмдүн ар башка формалары менен берилет, алар стандарттуу эмес, ар бир тилдин спецификалык өзгөчөлүгүнө жараша түзүлөт.

Сүйлөмдүн грамматикалык жактан уюшулушун шарттап турган сүйлөмдүн эң негизги белгиси – кабарлоо интонациясы болуп саналат. Кабарлоо интонациясы сүйлөмдөгү ойдун бүткөндүгүн айкындап турат.

Кандай структуралык типтеги сүйлөм болбосун – ал кабарлоо интонациясынын катышуусу менен гана ишке ашат.

Сөздөр – сүйлөмдүн материалдык негизин, өзөгүн түзөт. Бирок анын грамматикалык жактан уюшулушу – анда жалаң синтаксистик категориялардын катышып турушу менен гана чечиле койбайт. Кандай структуралык типтеги сүйлөм болбосун – анда кабарлоо интонациясынын болушу менен гана ишке ашат.

Интонация – үндүн музыкалык кыймылы. Интонация сүйлөм менен тыгыз байланыштуу болот жана сүйлөм менен биримдикти түзүп турат. Интонация – сүйлөмдү аныктоодогу эң негизги белгилердин бири.

Сүйлөмдүн курулушу, түзүлүшү бирдей эмес. Жөнөкөй сүйлөмдүн структуралык типтерин карап көрсөк – эки тутумдуу, бир тутумдуу сүйлөмдөр, атама сүйлөмдөр кездешет.

Кээ бир сүйлөмдөрдө баш мүчөлөр да, айкындоочтор да, сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр да катышат. Булар – эки тутумдуу сүйлөмдөр.

Мисалы: *Асан, сабак saat канчада башталат? Билик араң эле бүлбүлдөйт* (Ч.А.). *Сырттан терезени бирөө чөрткөндөй болду* (Ч.А.).

Кыргыз тилинде сүйлөмдө бардык учурда эле баш жана айкындооч мүчөлөр катыша бербейт. Мисалы, атама сүйлөмдөргө синтаксистик категориялар толук катышпайт. Мындай сүйлөмдөр интонациянын жардамы менен гана бир бүтүн ойду билдирие алат. Атама сүйлөмдү сөздөн, сөз айкашынан ажыратууда интонация чоң роль ойнойт.

Мисалы: *2013-жыл. Жаз. Түн. Ай жарык.*

Жогорку атама сүйлөмдөрдө кабарлоо интонациянын катышып турушу – аларды сүйлөмдүк касиетке ээ кылып турат.

Айрым эки тутумдуу сүйлөмдөрдө да, эгерде сүйлөмдө баяндооч III жактагы атооч сөздөн турса, кабарлоонун интонациясы сүйлөмдү уюштуруучу негизги ролду ойнойт.

Мисалы: *Айша – студент. Бул – Асан.*

Бул мисалдарда интонациянын жардамы менен *студент*, *Асан* баяндоочтор катары келди. Эгерде сүйлөмгө тиешелүү интонацияны алып таштасак, анда ал бүткөн ойду билдирибестен, атоо маанисindеги гана сөз айкашы болуп калат.

Ошентип, кайсы гана сүйлөмдүн структуралык тибин албайлы интонация негизги грамматикалык каражат болуп эсептелет. Интонация сөз менен сөздөрдүн айкалышын тилдин коммуникативдик бирдигине, б.а. сүйлөмгө уюштуруп турат.

Интонациянын түрлөрү. Интонациянын кызматы сүйлөмдү грамматикалык жактан уюштуруу менен эле чектелбейт. Интонациянын сүйлөмдүн ар түрдүү модал-

дык маанилерин уюштурууда жана дифференциялоо-до ролу чоң.

Бул жагынан алганда, интонациянын төмөнкүдөй негизги элементтери чоң мааниге ээ болот: басым, мелодика, тембр. Булар сүйлөмдүн мүнөзүнө карай, анын модалдык маанилерине карата жай, суроолуу, илептүү сүйлөмдөрдү бири-биринен ажыратып турат. Мындай учурда интонация сүйлөмдүн структурасы менен тыгыз байланыштуу болот жана аны менен диалектикалык биримдикти түзүп турат.

Мисалы: 1. *Аба ырайы катуу бузулуп келди* (Ч.А). 2. *Эмнени издел таптай жатасын?* (Ч.А.) 3. *Тууган – душман деген ушу да!* (Ч.А.)

Биринчи сүйлөм – жай сүйлөм, ошого жараша жа-йынча интонация менен айтылды. Экинчи сүйлөм структурасы боюнча суроолуу болгондуктан, суроолуу интонация менен айтылды. Үчүнчү сүйлөм күчтүү сезим менен айтылды, ал – илептүү сүйлөм.

Бирок айрым учурда структурасы боюнча суроолуу сүйлөмдөр интонацияга жараша илептүү же жай болуп калышы мүмкүн.

Мисалы: *Ии, келдиңерби! – деди апам. Атаң иштен көлген бекен.*

Мындай учурларда, интонация сүйлөмдүн структуралык өзгөчөлүктөрүн чагылдыра албайт. Интонация менен сүйлөмдүн структурасынын ортосунда дал келишүүчүлүк болушу мүмкүн, бирок параллелизм болбайт.

Сүйлөмдүн модалдуулук маанисин билдириүүдө интонация үчкө бөлүнөт: суроолуу, илептүү жана жай интонация.

Структуралык жактан кайсы типтеги сүйлөм болбосун сүйлөм жогорку үч интонация менен айтылат. Бирок бул жерде да толук стандарттуулук жок. Анткени сүйлөмдөрдөгү ар кыл модалдык маани ар кандай струк-

туралық өзгөчөлүктөргө әэ, алар, сөзсүз, интонациянын мүнөзүнө таасир этет.

Маселен, интонация илептүү сүйлөмдөрдүн бардыгына катышат, бирок анын маанилерине жараша ар түрдүү варианттары бар.

Мисалы, сырдық сөз катышкан илептүү сүйлөмдөрдө интонациянын бир түрү, дагы бир нече варианттары менен, чакырыктарда – интонациянын башка түрү, кубанууда – үчүнчү түрү, коркуу, кайгырууда ж.б. илептүү сүйлөмдөр аркылуу берилген маанилерде интонациянын улам жаңы түрлөрү колдонулат. Мына ушундай эле көрүнүш жай жана суроолуу сүйлөмдөрдө да бар.

Ошентип, интонация сүйлөмдүн модалдык маанисин билдириүүчү бирден бир белги эмес. Модалдык маанини аныктоодо сүйлөмдүн структурасы да жана анын составдык бөлүктөрү да маанилүү.

Сүйлөмдүн модалдык маанилери канчалық ар кыл болсо, интонация да ошончолук ар түркүн жана бай.

Интонациянын түрлөрү сүйлөмдүн түзүлүшү боюнча эки типтеги түрүнө – жөнөкөй жана кошмо түрүнө мүнөздүү. Жөнөкөй жана кошмо сүйлөмдөргө интонациянын эки түрү: толук бүткөн интонация жана толук эмес, бүтпөгөн интонация катышат.

Толук интонация дегеле жөнөкөй сүйлөмдүн бардык типтерине жана жалпы эле кошмо сүйлөмгө мүнөздүү. Ал эми толук эмес интонация кошмо багыныңкы сүйлөмдүн багыныңкы бөлүгүнө гана таандык. Кыргыз тилиндеги, ошондой эле түрк тилдериндеги интонациялар орус тилинен айырмаланат. Кыргыз тили же түрк тилдериндеги кошмо сүйлөмдөрдүн тутумундагы багыныңкы сүйлөмдөр орус тилинен караганда өз алдынчалыкка әэ.

Ошентип, интонация сүйлөмдүн модалдык түрлөрүнө, ошондой эле структуралық типтерине (жөнөкөй жана кошмо) да мүнөздүү жана тиешелүү.

а) Жай сүйлөмдө үндүн кыймылы басыңкы тондо, бир калыпта аяктап, узак тыным болот. Мисалы: 1-сентябр – билим күнү. Студенттер сабакка кириши. Күн жаркырап тийип турат (Ч.А.).

б) Суроолуу сүйлөмдө үн көтөрүңкү тон менен айтылып, сүйлөмдүн аягында үн кыймылы кескин чыгып, узак тыным болот.

Мисалы: Бул эмне дегендик? (Ч.А.) Кайда баруу көрөк? Эмне кылыш көрек? (Ч.А.)

в) Илептүү сүйлөмдө эмоциялык кырдаалдарга жараша бирде үн кыймылы кескин түрдө көтөрүңкү чыкса, башка бир учурларда өтө басыңкы чыгат.

Мисалдар: Оо, Анархай көң талаа! (Ч.А.) Казак боордошум жердөгөн алл талаам! (Ч.А.) Тилегиңдөн айланайын сенин! (Ч.А.)

Айрым учурда структурасы боюнча суроолуу сүйлөм болсо да, интонациясы боюнча илептүү же жай айтылыши мүмкүн.

Мисалы: – *И, сагынып калдыңбы мени!* – деди (Т.С.). Кантер экен, бөчөралар (Ч.А.). Аナン тоокко жем кайдан! (Ч.А.)

Илептүү сүйлөмдө адамдын психикалык абалы интонацияга таасир этет.

Мисалы, адам катуу кайгырганда да тон басандап айтылып калат: *Ай-й, сөн! Кап, ушунун кылганы!* Акмак дөгөн ушу экен да! *Анда да арылдаган ак көңүлчөөктүгү го!* (Ч.А.)

Кубанганды же өтө толкунданғанда тон бийик болот: *Келे колунду, сөкөттарь!* (Н.Б.) *Алга, жаштар!* *Жашасын Кыргызстандын эгемендүүлүгү!*

Каалоону билдириүүдө тон өтө күчтүү эмес, басыңкыраак болот: *Тилегиңди берсин!* *Аман бол!* *Көп жаша!*

Модалдуулук сүйлөмдүн бардык түрлөрүнө мүнөздүү жана тиешелүү. Сүйлөмдүн модалдык маанилери канчалык ар кыл болсо, интонация да ошончолук ар түркүн жана бай.

Маселен, жалаң жана жайылма сүйлөмдөрдө бир түрдөгү интонация болсо, толук жана көмтик сүйлөмдөрдө дагы бир башка интонация катышат. Бир өңчөй мүчөлүү сүйлөмдер, түшүндүрмө мүчөлүү сүйлөмдер жана каратма, киринди, сырдык сөздөр катышкан сүйлөмдөрдүн ар бириnde өзүнө мүнөздүү түркүн интонациялык бөтөнчөлүктөр болот.

ЖӨНӨКӨЙ СҮЙЛӨМ

Сүйлөмдүн типологиялык мүнөздөмөсү анын составдык бөлүктөрүнүн мүнөзүнө жараша болот.

Жөнөкөй сүйлөмдөрдүн составы, анын спецификасы – анын тутумун, структурасын түзгөн сүйлөм мүчөлөрүнө жана грамматикалык жактан сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөргө байланыштуу болот. Мына ушул синтаксистик категориялар жөнөкөй сүйлөмдүн тибин аныктайт.

Жөнөкөй сүйлөмдөр үчкө бөлүнөт:

- 1) эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөм,
- 2) бир тутумдуу жөнөкөй сүйлөм,
- 3) жайылма формалуу жөнөкөй сүйлөм.

Эки тутумдуу сүйлөм

Эки тутумдуу сүйлөмдөрдүн табияты андагы баш мүчөлөрдүн бири-бири менен болгон катышына таянат, баш мүчөлөр – жөнөкөй сүйлөмдүн грамматикалык да, маанилик да ядросун түзөт. Айкындооч мүчөлөр сүйлөм ичинде баш мүчөлөргө баш ийип, аларды толуктап турат. Айкындооч мүчөлөр баш мүчөлөрсүз сүйлөм түзө албайт.

Мисалы: Заңзыраган мектеп курулду. Биз айылдан келдик. Бостон ылдамдай жүгүрдү (Ч.А.). Жамандыкты амандаык жөнөт (макал). Ичинде төрт бөлтүрүк бар экен (Ч.А.).

Бул эки тутумдуу сүйлөмдөрдөгү мектеп курулду, биз көлдик, Бостон жүгүрдү, амандаык жеңет, бөлтүрүк бар экен деген баш мүчөлөр бири-бири менен предикативдик катышта турушат, ал эми заңзыраган, айылдан, ылдамдай, жамандыкты, ичинде, төрт деген айкындооч мүчөлөр баш мүчөлөргө көз каранды болуп, алардын айланасына топтолуп, баш мүчөлөргө аныктык, тактык, толуктук киргизип турушат.

Бир тутумдуу сүйлөмдөр менен эки тутумдуу сүйлөмдөрдү айрым учурда чаташтырууга болот.

Мисалы: – *Түштөн кийин окуйсуңарбы?*

– Ооба, saat экиде окуйбуз.

Бул сүйлөмдөр – эки тутумдуу сүйлөмдөр, бирок сүйлөмдүн ээлери катышкан жок, алар – көмүскөдө. Бул учурда сүйлөмдөн түшүп калган ээни кайрадан ордунга коюуга болот, анткени ээ кайсы экендиги баяндочтук формалар (-сыңарбы, -быз) аркылуу белгилүү болуп турат.

Мисалы: – *Силер түштөн кийин окуйсуңарбы?*

– Ооба, **биз** saat экиде окуйбуз.

Эки тутумдуу сүйлөмдө ээнин стилистикалык максатта түшүрүлүп айтылган учурлары бир тутумдуу сүйлөмдөн такыр эле айырмаланып турат. Анткени бир тутумдуу сүйлөмдө ээ катышпайт, ал көмүскөдө да эмес жана аны сүйлөмгө катыштырууга да болбайт.

Эки тутумдуу сүйлөмдө бир тутумдуу сүйлөмдөрдүн, ошондой эле жайылма формалуу жөнөкөй сүйлөмдөрдүн табиятын аныктоодо, мүнөздүү белгилерин ачып берүүдө да чоң роль ойнойт.

Эки тутумдуу сүйлөмдөр структуралык жана маанилик өзгөчөлүгүнө карай: жалаң сүйлөм, жайылма сүйлөм, бир өңчөй мүчөлүү сүйлөм, түшүндүрмө мүчөлүү сүйлөм, грамматикалык жактан сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр болуп өз ара бир нече топко бөлүнөт.

Бир тутумдуу сүйлөмдөр

Бир тутумдуу сүйлөмдөрдүн көпчүлүгүнө бир гана баш мүчө – баяндооч гана катышат, сүйлөмдүн ээси катышпайт, сүйлөмдөгү айкындооч мүчөлөр баяндоочтуун тобуна кирет, ал эми айрым түрлөрүн баш мүчөлөргө да ажыратууга мүмкүн эмес.

Мисалы: *Коркконго кош көрүнөт* (макал). Эртөң ба-рыш көрек болчу (Т.С.).

Бул сүйлөмдөр – бир тутумдуу. Алар баяндоочтуун группасынан турат. Сүйлөмдүн ээлери жок, ээнин катышуусу да мүмкүн эмес.

Бир тутумдуу сүйлөмдүн дагы бир структуралык түрү – сүйлөмдүн ядросунун баш мүчөлөргө ажырабастыгы. Сүйлөмдүн бул түрү атама сүйлөм деп аталат да, мында сүйлөмдүн синтаксистик борбору бөлүнбөс бутүндүк менен берилип, бир сүйлөмдү түзөт.

Мисалы: *Түн. Тынчтык. Тунук асман. Жымыңдаган сан жеткис жылдыздар* (андан ары текст кетет). *Түн. Ай сүттөй жарык.*

Бир тутумдуу сүйлөмдөр белгилүү жактуу сүйлөм, жамдама жактуу сүйлөм, туюк жактуу сүйлөм, жаксыз сүйлөм, атама сүйлөм, кемтик сүйлөм болуп бөлүнөт.

Ошентип, бир тутумдуу сүйлөмдөр компоненттеринин мүнөзүнө карай сүйлөмдүн өтө татаал синтаксистик моделдерин түзөт, алар да өз ара бири-биринен айырмаланып турушат.

Жайылма формалуу жөнөкөй сүйлөмдөр

Жайылма формалуу жөнөкөй сүйлөм – бир тутумдуу жана эки тутумдуу сүйлөмдүн өзгөчө табияттагы түрү. Сүйлөмдүн бул түрүнө сүйлөм мүчөлөрү менен грамматикалык жактан байланышпаган синтаксистик категориялар катышат. Буларга бир өңчөй мүчөлүү сүйлөмдөр, түшүндүрмө мүчөлүү сүйлөмдөр жана

сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр (каратма, киринди, сырдык сөздөр) катышкан сүйлөмдөр кирет.

Мындай сүйлөмдөр бир тутумдуу жана эки тутумдуу жөнөкөй сүйлөмдөрдүн базасында түзүлөт.

Мисалы: *Карачы, күн кызарып батты. Көрсө, көректүү маалда камыш дүрт күйөт экен* (Ч.А.).

СҮЙЛӨМДҮН МААНИСИНЕ КАРАЙ БӨЛҮНҮШУ

Сүйлөм билдириүүчү маанилерине карай, б.а., маани өзгөчөлүктөрүнө карай жай, суроолуу, илептүү сүйлөмдөр болуп бөлүнөт.

Жай сүйлөм

Жай сүйлөмдүн структурасы, семантикасы

Жай сүйлөмдө бүткөн ой жайынча баяндалат. Жай сүйлөм түшүндүрүү, билдириүү, кабарлоо, тактоо ж.б. маанилерин алып жүрөт.

Мисалы: *Үн чыккан жерде карышкырдын үңкүрү бар эле* (Ч.А.). *Ташчайнар адатынча Акбаранын артынан баратты* (Ч.А.). Эки күндөн кийин калың туут башталаат (Ч.А.).

Жай сүйлөмдүн табияты анын составдык бөлүктөрүнүн структуралык өзгөчөлүктөрүнөн көрүнөт.

1. Жай сүйлөмдүн негизин баш мүчөлөр түзөт, алар түз орун тартибинде болот. Баяндоочтору атооч, тактооч, этиш сөздөрдөн туруп, ээден кийин келет.

Мисалы: *Анын аты – Марат. Азыр – окуй турган убак. Мен эртөн барам.*

2. а) Жай сүйлөмдүн баяндоочу төмөнкү формаларда: ёткөн чак, учур чак, келер чакта болот.

Мисалы: *Кечээ айылдан келгем. Азыр сабак окуп жатам. Эртөн экзамен болот.*

б) Баяндооч мүчөлөр чакчыл жана шарттуу (-са) формаларындагы этиштерден болот.

Мисалы: *Отуз өлчөп, бир кес* (макал). *Баш айрылса – берк ичинде, кол сынса – жөн ичинде* (макал).

в) Буйрук этиштер жай сүйлөмдүн баяндооч мүчөсү болуп келет.

Мисалы: *Экзаменди жакши тапшыр. Жолдон үйгө кайрыла кет.*

Баяндоочтору атооч, чыгыш жана жатыш жөндөмөдөгү зат атооч, сан атооч, ат атооч, сын атоочтордон, ошондой эле айрым тактоочтордон болот.

Мисалы: *Жыландын териси – кооз, тиши – уу. Амал – алтоо, акыл – жөтөө. Алабаш – күлүк ат* (Ч.А.). *Ал – Чоронун үү* (Ч.А.). *Уламалап сүйлөсө, урматтын көркү чалдарда* (Ч.А.).

Сүйлөмдүн мындай структуралык белгилери жайынча интонация менен айтылганда гана жай сүйлөмдүк касиетке ээ болот.

Ошентип, жай сүйлөмдүн табияты, бир жактан алардын түзүлүшүнө, составдык өзгөчөлүктөрүнө карай, экинчи жактан жай интонациянын катышып турушу менен шартталат.

Жай сүйлөмдүн семантикасы

Жай сүйлөм өз ичинен семантикасына карай: 1. Баяндама жай сүйлөм; 2. Терс баяндама жай сүйлөм; 3. Тангыч ээлүү жай сүйлөм; 4. Буйрук баяндама жай сүйлөм деп бөлүнөт.

1. Баяндама жай сүйлөм. Баяндоочу ээниң аныктагычы катары келет, б.а. ээниң предметке, кубулушка таандык экендигин же анын белгисин, сапатын, санын, кыймыл-аракетин ж.б. көрсөтөт.

Мисалы: *Эмгек менен эр көгөрөт, жамғыр менен жер көгөрөт. Бирдин иши – чөл, миңдин иши – көл* (макал).

Сейит бир жагынан – тууганым, экинчи жагынан – класссташым.

2. Терс баяндама жай сүйлөм. Мында баяндооч ээнин белгисин, ал-абалын, кыймыл-аракетин танат. Мындей баяндоочтор атоочтук да, этиштик да боло алат.

а) Баяндоочтору сын атооч, зат атооч, сан атооч, айрым ат атоочтордон (атооч, жатыш, чыгыш жөндөмөлөрдө) турup, эмес деген терс маанини билдирген кызматчы сөз жалганат.

Мисалы: Сулуу сулуу эмес, сүйгөн сулуу. Жийдө он тогузда эмес. Адамдын ийгилиги талантында гана эмес, эмгөгинге да.

б) Тангыч баяндоочтор терс маанини билдириүүчүү эмес, жок, ошондой эле терс маанидеги -ба мүчөсү аркылуу да уюшулат.

Мисалы: Бөрү баласы им болбойт. Калк айтса, калп айтпайт. Жиксиз жөрден жел чыкпайт (макал). Мендей бактылуу киши дүйнөдө болгон эмес жана жок (Ч.А.).

3. Тангыч ээлүү жай сүйлөм. Бул сүйлөмдөрдө ээнин өзү танып айтылат. Ээнин өзү ээ тарабынан тангыч атооч аркылуу танып айтылгандыктан, грамматикалык жактан баш мүчөлөр (ээ, баяндооч) тангыч болот.

Ээлер эч ким, эч бири, эч кайсысы, эч кандайы деген ат атоочтор аркылуу берилет. Ошондой эле зат атоочтор же атооч сөздөрдүн астына эч деген бөлүкчөнүн келиши менен жасалат.

Мисалы: Жыйналышка эч кимиси келген жок. Студенттердин эч бири сабакты калтырган жок. Ал күчтүү, аны эч ким жыга албайт.

4. Буйрук баяндама жай сүйлөм¹. Мында баяндоочтор буйрук иретинде айтылат. Баяндоочтору этиш-

¹ А.Жапаровдун эмгегинде буйрук иретидеги сүйлөмдер жай сүйлөмдүн бир түрү катары «буйрук баяндама жай сүйлөм» деп берилген (12.41), А. Имановдо буйрук сүйлөмдөр өзүнчө клас-сификацияланган (21. 79). Биз А. Жапаровдун эмгегине таяндык.

тин I, II жактарында туруп буйрук, каалоо ыңгайларын-да болот.

а) Баяндоочтор өткөн чактын -ды формасына I жактагы көптүк санда турган -к аффиксинин жалғанышы менен жасалат. Мисалы: *Көттик*, *көксөгөн тилекке жеттик* (Т.С.). Кана, эмесе, Эрмектикине жөнөдүк.

б) Баяндооч келер чакта, II жактагы жекелик санда, кәэде гана көптүк санда, -сың, -сыңар, -сыз, -ңыз, -сыздар, -ңыздар жак мүчөлөрү аркылуу жасалат. Мындай сүйлөмдөрдүн интонациясы сүйлөм аягында кескин көтөрүлөт, илеп белгисинин интонациясына жакындалат жетет.

Мисалы: *Азыр токтоосуз ишкө киришиңиз. Үйгө кириңиз. Тезирээк келе калыңыз.*

в) Этиштен турган III жактагы баяндоочко -сын мүчөсү уланат.

Мисалы: *Келечеги кең болсун, узун өмүр сурсун. Жасалбаган иштер жасалсын. Аткарылбаган иштер аткарылсын. Ашым калса калсын, ишим калбасын (макал).*

Баяндоочтордун мындай формалары иштиктүү кепте кеңири колдонулат (буйрук, токтом ж.б.) жана интонациясы боюнча илептүү сүйлөмдөргө жакындашып жетет.

г) Этиштен турган баяндооч II жакта, жак мүчөлөрсүз болот да, буйрук иретинде айтылат (жекелик жана көптүк санда). Мисалы: *Суу көрсөн – бутун чеч, тоо көрсөн – таяк кес* (макал). *Билимдүү болуу үчүн көп оку. Сөз берсөн – аткар.*

д) Баяндооч II жакта, жак мүчөлөрсүз жана көптүк санда болот. Мындай учурда сүйлөмдө ээ катышпай катышы да мүмкүн, катышыши да мүмкүн.

Мисалы: *Эмгектенүүдөн качлагыла. Тапшырманы дайыма убагында аткарғыла. Сабактан кечикпегилем.*

Радиодон кабар уккула. Тазалыкты жана тартипти көздүн карегиндей сактагыла.

е) Уңгудан турган баяндоочко -гын мүчөсү уланып, суроо же өтүнүчтү билдирет. Мисалы: *Бекер жургөнчө, бекер иштегин. Эртөң менен эрте келгин. Бергөн тапшырманы аткарғын.*

Суроолуу сүйлөм

Суроолуу сүйлөмдүн семантикасы жана структурасы. Суроолуу сүйлөмдө белгилүүдөн белгисиздикке карата, же белгилүү нерселерди тактоо иретинде суроолор берилип, объективдик чындыкты чагылдыруу, түшүнүү, билүү максатын көздөйт.

Суроолуу сүйлөмдүн аягына суроо белгиси коюлат.

Суроолуу сүйлөмдөрдө суроону билдириүүчү сөздөр ар түрдүү жөндөмө мүчөлөрүндө туруп жана башка кызматчы сөздөр айкашып, бир сүйлөм мүчөсү катары (баш же айкындооч мүчө) келет.

а) Алар: *ким? эмне? кандай? кайсы? качан? канча? канчанчы? неченчи? канча жолу? неченчи жолу? кайсы көздө? кай убакта? эмне учун? эмне себептүү? эмнеликтен? кайда? кайдан? качантан бери? каерге? кантип? эмне кылып жатат? кандай максатта?* ж. б.

Мисалы: *Айтсан, ал эмне жөнүндө (Ш.Б.). Кайдан келе жатасың? Ким жаман? (Ч.А.) Эмне кылалык эми? (Ч.А.)*

б) Суроону билдириүүчү -бы, ошондой эле беле, бекен деген кызматчы сөздөр уюштурат.

Мисалы: *Практикага жөнөгөн жатасыңарбы? Жетекчинер Айша бекен? Башта ал жерде болдуңар беле?*

в) Эгерде баяндооч катышкан этишке -бы мүчөсү уланса же беле, бекен суроону билдириүүчү сөздөр айкашып келип, бирок ага суроо интонациясы катышпа-

са, ал жай сүйлөм катары келет. Анткени алар жай интонация менен айтылат.

Мисалы: *Жамандык жерге жатарбы. Мындаи қылганың болобу. Ал келер бекен.*

Суроону билдириүүчү интонациянын сүйлөмдөгү ролу. Суроолуу сүйлөмдөрдө эң негизги ролду суроо интонациясы ойнойт. Эгерде сүйлөм структурасы боюнча суроолуу болуп, бирок суроо интонациясы катышпаса, суроолуу сүйлөм болбай калат.

а) Эгерде тутумдаш баяндоочторго терс маанини билдириүүчү -ба мүчөсү, ошондой эле суроону билдириүүчү -бы мүчөсү жалганып турса, сүйлөм суроо интонациясы менен эмес, жай интонация менен айтылат.

Мисалы: *Булардын келерин билбей калбадымбы. Көнүлүм тынчый түшпөдүбү.*

б) Эгер ушул эле формада жөнөкөй баяндооч турса, ошондой эле эмес деген кызматчы сөз турса, анда алар интонацияга жараشا суроолуу да, илептүү да, жай да болушу мүмкүн.

Мисалы: *Келе турган болсо эртерээк келбейби? Таптаса – шумкар учтайбы, Бакса – тулпар чыкпайбы? (Ж.Т.) Кыргыз тили мугалими Арсен ушул эмеспи? Көрсө, бу дүйнө деген кишинин өзү турбайбы (Ч.А.).*

в) Эгер терс -ба мүчөсүндө турган баяндоочко бекен, беле деген кызматчы сөздөр жалганса, анда сүйлөм суроону билдирибей, жай же илептүү сүйлөм болот.

Мисалы: *Баягыда эле сага айтпадым беле. Ал жазында биздикине келбеди беле.*

Суроолуу сүйлөмдү уюштурууда интонациянын ролу. Интонация сүйлөмдү маанилик жана грамматикалык жактан уюштурат. Эгер сүйлөмдө суроону билдириген сөздөр, бөлүкчөлөр катышпаса деле суроо интонациясы катышып, суроолуу сүйлөмдү уюштура алат.

Мисалы:

- *Бакыт мында?*
- *Келгенине беш күн болду.*
- *Азат?*
- *Ооба, Азат дагы.*

Эгерде суроону билдируүчүү сөздөр же бөлүкчөлөр сүйлөмдө катышса деле, бирок суроо интонациясы катышпаса, анда мындай сүйлөмдөр суроолуу сүйлөм болбойт.

Мисалы: *Ит эмнеге үрбөйт, түшкө эмнелер кирбейт* (макал). Эрдигим укумдан-тукуумга дасттан экени төгүнбү (Т.С.).

Илептүү сүйлөм

Илептүү сүйлөмдүн семантикасы жана структурасы. Илептүү сүйлөмдердө айтылып жаткан ой айтуучунун ар кандай эмоциясын, психикалык абалын ж. б. кошо чагылдырат.

1. а) Интеллектуалдык абалын: таң калуу, ишенбөө, жек көрүүсү, жийиркенүүсү, мыскылы ж.б.

Мисалы: *Пыш-ш, көрөрбүз, ой жаман десе!* Аттин, чиркин, көжир өскөн жаным ай! (А.Т.).

б) Ички сезимин: коркуу, чочуу, аёо, эргүү, кубануу, сүйүнүү, коркутуу, таарынуу, ачуулануу, кайгыруу, жектөө, эркелөө ж.б.

Мисалы: *О, шум согуш, ушуну кылмак белөң!* (Ч.А.) *Жылбагыла! Бириң да ордуңдан жылба!* (Ч.А.)

в) Буйрук, өтүнүч, чакырык ж.б. Мисалы: Эртөңдөн калбай көл, кечикпе! *Келгиле, тапшырылган ишти убагында аткаралы!* Ишке кечикпей келгиле!

2. а) Илептүү сүйлөмдердүн составдык бөлүгү – сырдык сөздөр болуп эсептелет. Сырдык сөздөр – семантикасы боюнча айтуучунун түркүн эмоциясын, психикалык абалын билдиret.

Мисалы: Э, кокуй, э каран алат катыгүн! Сүйлөшүп туруп аласыңарбы! (К.Ж.) Бах-х-х... үн эмес бекен! (К.Ж.) Эх, чагылган ай, сөн да биздөн жарығыңды аяган-дайсың! (К.Ж.) Пай-пай! Азыркы техниканың жетишкендигин айт!

б) Илептүү сүйлөмдөрдүн баяндоочу -чы мүчөсү аркылуу да жасалат, алар каалоо, өтүнүү, кайгыруу, боор ооруу, эркелетүү, тецине албоо сыйктуу сезимдерди билдирет.

Мисалы: Анын күнү бою көз жашын көл кылып отургандычы! Мейли, кетсе кетсинчи!

в) Этиштен турган баяндоочко -сын мүчөсү жалганип, илептүү сүйлөм уюшулат.

Мисалы: Талкалоочу жана кайра жаратуучу революция жашасын! (Ч.А.)

Илептүү сүйлөмдөгү баш мүчөлөрдүн позициялык орду. Илептүү сүйлөмдөрдүн структуралык белгиси – баш мүчөлөрдүн бири-бирине карата позициялык орду.

а) Эгерде илептүү сүйлөм чакырык иретинде болсо, анда сүйлөмдөгү баш мүчөлөрүнүн орду тескерисинче болот, мисалы, биринчи – баяндооч, экинчи – ээ келет.

Мисалы: Алга, корклогула жолдоштор! Жашасын рух революциясы! (Ч.А.).

б) Эгерде буйрук иретинде айтылса, сүйлөмдө баяндооч ээден мурун келет.

Мисалы: Жөнөгүлө, кылчактабай! Тур, сөн ордуңдан.

Мындай сүйлөмдөрдө сүйлөмдүн ээси түшүп айтылышы да мүмкүн.

Илептүү сүйлөмдөгү интонация. Илептүү сүйлөмдүн негизги өзгөчөлүгү – анда илептүү интонациянын болушу зарыл, эгерде илептүү интонация жок болсо, сырдык сөз катышканына карабастан, сүйлөм жай же суроолуу болуп калат.

Мисалы: А, кокуй, башка экен десе сөн белен (жай сүйлөм). Ай, ий, почточу аке бизгө кат барбы? (Ч.А.)

(суроолуу сүйлөм). Кап... мейли эми, укса угайын (жай сүйлөм).

Илептүү сүйлөмдө интонациянын ролу чоң. Илептүү интонация сүйлөмгө катышса, жай сүйлөм да, суроолуу сүйлөм да илептүү болуп, эмоциялық, психикалық абалга логикалық басым жасалат.

Мисалы: *Айран ичкендер кутулуп, чөлөк жалагандар тутулат экен го!* (Т.С.) Ушундай түндө жол жүргөн кандай жакшы!

Ошентип, эмоциялық, психикалық абалды билдирип, илептүү интонация менен айтылган сүйлөмдөр илептүү сүйлөмдөр деп аталат.

Илептүү сүйлөмдүн аягына илеп белгиси коюлат.

Эгерде илептүү сүйлөм өзүнө суроону да камтып турса, анда сүйлөмдүн аягына илеп жана суроо белгиси коюлат.

Мисалы: *Айланайын, менин барганым уят го!?* Ак кокуй, баягы Каныбек келип алып кеткөн турбайбы!

(К.Ж.)

ЖӨНӨКӨЙ СҮЙЛӨМДӨГҮ СӨЗДӨРДҮН ОРУН ТАРТИБИ

Сүйлөм мүчөлөрүнүн түз орун тартиби

Сүйлөм синтаксистик категориялардан турат. Синтаксистик категориялар сүйлөм мүчөлөрүнөн, сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөрдөн турат. Булар сүйлөм ичинде белгилүү бир орун тартибинде жайгашат. Алардын орун тартиби белгилүү бир деңгээлде алардын милдетин аткарып турган сөз түркүмдөрүнүн грамматикалык структурасына байланышуу болот.

Жай, суроолуу сүйлөмдердөгү сүйлөм мүчөлөрүнүн түз орун тартиби төмөнкүдөй болот:

төрчүл	соңчул
I Ээ	— баяндооч (атоочтук, этиштик баяндоочтон болсо)
II Аныктооч	— аныкталғыч
төрчүл	соңчул
III Толуктооч	— багындыруучу (баяндооч) бышыктооч

Мисалдар: *Жаркыраган жаз келди. Кечээ экзаменге даярдандым.*

Булар сүйлөм мүчөлөрүнүн түз орун тартиби деп аталат.

Эгерде белгилүү бир шартка жараша стилдик кара жат катары сүйлөм мүчөлөрүнүн түз орун тартиби өзгөрүп кетсе, анда бул сүйлөм мүчөлөрүнүн кыйыр орун тартиби болот. Бул кубулуш инверсия деп аталат.

Кандай учурда сүйлөм мүчөлөрү орун абалдарын эркин өзгөртүшөт?

1. Эгерде сүйлөмдүн баяндооч мүчөсү синтетикалык же аналитикалык баяндоочтук формаларда турса, ээ менен баяндооч орун тартиптерин оңой өзгөртө алышат.

Мисалы: *Мен азыр студентмин* (түз орун тартиби). *Студентмин мен азыр* (кыйыр орун тартиби). Экзамен кечээ болгон (түз орун тартиби). Кечээ болгон экзамен (кыйыр орун тартиби).

СҮЙЛӨМДҮН БАШ МҮЧӨЛӨРҮ – СҮЙЛӨМДҮН СТРУКТУРАЛЫК НЕГИЗИ

Ээ менен баяндооч сүйлөмдүн баш мүчөлөрү болот жана сүйлөмдүн негизги ядросун, уюткусун түзөт. Ал эми айкындооч мүчөлөр баш мүчөлөргө багыныңкы абалда болуп, сүйлөмдүн составдык бөлүктөрү болуп

эсептөлөт жана баш мүчөлөрдү жайылтып, аларга тактык, толуктук, аныктык ж.б. киргизип турат.

Ал эми грамматикалық жактан сүйлөм мүчөлөрү менен байланышпаган сөздөр болсо эч бир сүйлөм мүчөсүнө көз каранды эмес, бирок алардын сүйлөмдө колдонулушу – анда предикативдик борбордун болушу менен шартталат.

Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү маани берүүчү сөздөрдөн туруп, бири-бири менен багыныңкы байланышта болот, мында ээ – кептин объектиси болсо, ал эми баяндооч – ээгэ карата багыныңкы абалда болуп, ээ катары келген объекттин касиеттерин, кыймыл-аракетин, абалын ж.б. билдирип турат. Ар бир компонент (ээ же баяндооч) өзүнө гана тиешелүү спецификалық касиеттерге ээ.

Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү эки тутумдуу сүйлөмдүн негизин түзөт.

СҮЙЛӨМДҮН ЭЭСИ

Нерсени, жакты, кубулушту, окуяны ж.б. атап көрсөткөн баш мүчөлөрдүн бири – сүйлөмдүн ээси деп аталаат.

1. Ээнин предметтик мааниси. Баш мүчөлөр – бири-бири менен карым-катыштагы грамматикалық категориялар. Алардын бири ээ – грамматикалық жактан башка сүйлөм мүчөлөрүнө көз каранды эмес сүйлөм мүчесү. Ээ – сүйлөмдө жак, предмет, же кубулуш ж.б. катары келет.

Ал эми баяндооч – ээгэ грамматикалық жактан көз каранды, ээнин кыймылын, абалын, белгисин, санын, сапатын ж.б. билдируүчү синтаксистик категория.

Мисалы: *Биз жетөө болчубуз. Түштө колхоздан араба келди* (Ч.А.). *Ал кабинага чуркады* (Ч.А.). *Айыл тынч* (Ч.А.).

Бул сүйлөмде: жетөө, араба, ал, айыл – ээлер. Баяндоочтор: болчубуз, келди, чуркады, тынч.

Ошентип, ээ – предметти, окуяны, кубулушту, жакты ж.б. атап көрсөтөт.

Ээнин милдетин кайсы гана сөз түркүмү аткарбасын, алар предметтик мааниде гана колдонулат, б.а. субстантивдешет.

Мисалы: **Үчөө** – элүүлөргө барып калган. Армандуу **экөө** желе жортуп кетип баратты (Ч.А.). **Бири** – чекист Сандро (Ч.А.).

2. Ээнин атооч жөндөмөсүндө турушу – анын грамматикалық формасы. Ээнин мүнөздүү белгиси – анын атооч жөндөмөдө турушу. Ээнин атооч жөндөмөдө турушу – анын баяндоочко көз карандысыздыгын аныктайт.

Мисалы: **Ташчайнар** адатынча Акбараңын артынан баратты (Ч.А.). **Түн** ооп баратат (Ч.А.).

Ошентип, ээ атооч жөндөмөдө гана тура алат, эгерде ээ башка жөндөмө мүчөлөрүн кабыл алса, анда ал ээ болбой эле башка сүйлөм мүчөлөрүнүн милдетин аткарып калмак.

3. Ээнин касиети – анын көз карандысыздыгында. Ошентип, ээ атооч жөндөмөдө турат.

Ээнин атооч жөндөмөсүндө турушу – анын башка сүйлөм мүчөлөрүнө көз карандысыздыгын шарттап турат.

Ээ (атооч жөндөмөдө) → башка сүйлөм
мүчөлөрүнө көз каранды эмес

Ошентип, ээнин башка сүйлөм мүчөлөрүнө көз каранды эместиги – анын мүнөздүү белгиси болуп саналат.

Бирок, сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр: каратма сөз, зат атоочтон турган сырдык сөз да атооч жөндөмөдө турушат. Алардын бири-биринен айырмасы эмнеде?

Сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр ээ менен гана эмес, бардык сүйлөм мүчөлөрү менен синтаксистик мамилелеге келбекендиги боюнча айырмаланып туршат, алар жалпы эле сүйлөмгө тиешелүү болуп айтылат.

Мисалы: *Боордош эл, силер үчүн жаным курман.*

Мында боордош эл сүйлөм ичинде башка сөздөр менен синтаксистик мамилелеге келбейт, ошондуктан ал сүйлөмгө мүчө боло албаган сөз катары (каратма сөз) келет.

Ал эми ээ баяндооч менен предикативдик катышта болот, бирок баяндоочко грамматикалык жактан көз каранды эмес.

4. Ээнин сүйлөмдөгү позициялык орду. Ээ – сүйлөм ичиндеги орун тартиби боюнча төрчүл (препозитивдүү) орунда, б.а., ээ баяндоочтон мурун жайгашат.

Мисалы: *Ал кабинага чуркады* (Ч.А.). *От дуулдап күйүп турат* (Ч.А.).

Эгерде орун алмашып калса, бул кубулуш инверсия деп аталат.

Эгерде баяндоочтор зат атоочтон, сын атоочтон, сан атоочтон, ат атоочтон туруп жана III жакта турган ээ менен байланышкан болсо – мындай учурда баяндоочтурн ээгэ карата орду – соңчул (постпозитивдүү), б.а. ээден кийин келет, бул орун тартиби эч өзгөрүлбөйт. Баяндоочтордун мындай соңчул (постпозитивдүү) орун тартиби анын грамматикалык формасы катары эсептелет.

Мындай сүйлөмдердө ээнин баяндоочко карата төрчүл (препозитивдүү) орду да – ээнин грамматикалык формасы катары келет.

Ээ (III жакта турса) – баяндооч (атооч сөздөрдөн төрчүл турса) – соңчул

Мисалы: *Жетинчиси – чекист* (Ч.А.). *Аты – Сандро* (Ч.А.).

Мындай сүйлөмдөрдө инверсия кубулушу болбайт. Эгерде ээ менен баяндоочтуун орундары өзгөрө турган болсо, анда ал сөздөрдүн (ээнин да, баяндоочтуун да) сүйлөмдө аткарған кызматтары да өзгөрүлүп кетет.

Мисалы: **Элик** – *кайберен*. **Алмазбек** – *студент*. **Экөө** – *анын альбому*.

Бул сүйлөмдөрдө элик, Алмазбек, экөө – ээлер. Эгерде алардын орундары алмашылса, анда сүйлөм мүчөлөрүнүн функциясы да өзгөрөт.

Мисалы: **Кайберен** – элик. **Студент** – Алмазбек. **Анын альбому** – экөө. Бул сүйлөмдөрдөгү ээлер – Кайберен, студент, альбому болуп калды.

Ошентип, атоочтон турган ээ III жак аркылуу берилip, баяндоочтору атооч сөздөрдөн турса, ээнин пре-позитивдүү орду (баяндоочтон мурун турушу) анын грамматикалык формасы катары келип, ээнин синтаксистик функциясын аныктап турат.

5. Ээ менен баяндоочтуун карым-катышы. Ээ менен баяндооч грамматикалык жактан бири-бири менен байланышкан сүйлөм мүчөлөрү, алардын синтаксистик кызмат аткаруудагы өзгөчөлүгү – алардын ортосундагы синтаксистик мамилелер менен шартталат. Башкача айтканда, алар сүйлөм ичинде бири-бири менен предиктивик катышта болушат.

Демек, сүйлөм ичинде ээ баяндооч менен гана байланышып, аны менен синтаксистик мамилелеге келип гана кептин объектиси боло алат жана синтаксистик кызматы боюнча ээ болот. Баяндооч менен байланышпаса, синтаксистик мамилелеге келбесе, анда ал кептин объектиси да боло албайт.

Ошондуктан, баяндоочсуз тигил же бул сөз ээ боло албайт, болушу да мүмкүн эмес.

Ал эми баяндооч сүйлөмдө ээ менен байланышып, анын ар түрдүү касиеттерин, белгисин, кыймылын ж.б. билдириет. Ошондой эле ээсиз баяндоочтук кызмат аткара албайт.

Ээ менен баяндооч бири-бирисиз сүйлөмдүн курулуш материалы гана болуп калат.

Ээ менен баяндооч бири-бири менен сүйлөм ичинде белгилүү бир синтаксистик мамилелеге келгенде гана бири-биринин табиятын аныктап, бири-биринин касиеттерин ачып турат, ошону менен бирге эле эки тутумдуу сүйлөмдүн негизги ядросун түзөт.

Албетте, ээсиз сүйлөмдөр бар, сүйлөмдүн мындай түркүмү эки тутумдуу сүйлөмдердүн модификацияланышынан улам келип чыккан деген пикирлер бар.

6. Ээнин түшүрүлүшү – көптеги стилистикалык ыкма. Баш мүчөлөрдүн ичинен баяндооч өзгөчө баалуу грамматикалык касиеттерге ээ.

Баяндоочтун ролу – анын синтаксистик кызматында, ошондой эле баяндоочтук формасында.

Баяндоочтук форма – анын синтаксистик кызматын гана шарттап турбастан, ошондой эле грамматикалык жана стилистикалык оор жүктүү көтөрүп турат.

Баяндоочтун синтетикалык же аналитикалык формаларды кабыл алганына карай сүйлөмдө кээде ээнин катышуусунун зарылчылыгы жок болуп калат. Ал эми айрым учурда баяндооч жак мүчөлөрүндө турса, ээнин түшүрүлүп калышы стилистикалык ыкма катары эсептөлөт.

Эгерде жак мүчөлөрүндө турган баяндоочтуу сүйлөмдө ээ катышса, анда аны баса белгилеп көрсөтүү, көңүлдү ага буруу үчүн катышты деп түшүнүү керек. Эгерде ээ тексттеги мурунку сүйлөмдердө катышса, аны кийинки сүйлөмдө кайталап берүүнүн кажети жок болуп калат, ал тексттин көркөмдүк, стилистикалык сапатын төмөндөтүшү мүмкүн.

Мындай көрүнүш баяндоочтун жак мүчөлөрүндө туршуу менен түшүндүрүлөт, жак мүчөлөр баяндоочтун грамматикалык формасы гана болбостон, стилистикалык каражат катары да келет.

Мындай сүйлөмдөрдө ээниң түшүп айтылышы – сүйлөмдүн табиятын өзгөртпөйт. Анткени, баяндоочтук жак формасы ээ катары кайсы сөз келерин айкындал турат.

Ал эми ээсиз сүйлөмдердө ээ такыр катышпайт жана аны баяндоочтук формалар аркылуу да ордуна коюуга мүмкүн эмес.

Ээниң семантикалык мааниси

Ээниң семантикасын анын синтаксистик функциясы менен гана түшүндүрүү жетишсиз. Анда ал кептин объектиликтеги маанисин гана билдирип калмак.

Ээ, биринчиден, аткарган синтаксистик функциясы, экинчиден, ээниң милдетин кайсы сөз түркүмү аткарганына карай, үчүнчүдөн, башка сүйлөм мүчөсү менен болгон синтаксистик катышына карата ар кандай семантикалык маанилерди билдирип алат.

Сөз түркүмүнүн ичинен зат атоочтур семантикалык мааниси объектиликтеги мааниге ээ, алар предметтин, кубулуштун, окуянын ж.б. атын билдирип, демек, ээ зат атоочтур турса – объектиликтеги предметтик маанини билдирип.

Бирок, ээниң семантикалык мааниси объектиликтеги предметтик маанини билдирип менен чектелбейт. Маселен, ээ катары келген зат атоочтор предметтик маанини (*китеп, дептер, калем сал ж.б.*), же мейкиндик маанисин (*айыл, талаа, өрөөн, шаар ж.б.*), чен, өлчөм маанисин (*км, метр, чакырым ж.б.*) ж.б. алып жүрөт. Ошого жараша объектиликтеги мааниндеи ээ предметтик, мейкиндик, мезгилдик, сан-өлчөмдүк ж.б. маанилерди да алып жүрөт.

Мисалы: *Китеп* – билим булагы. *Бишкек* – кооз шаар. *Биздин кылым* – прогресстин кылымы.

Мында *китеп* – предметтик маанини, *Бишкек* – мейкиндик маанини, *кылым* – мезгил маанисин билдирип.

Ээниң милдетин башка сөз түркүмдөрү да аткарат: сын атооч, сан атооч, ат атооч, тактооч, кыймыл атооч ж.б.

Бул учурда ээ синтаксистик жактан кептин объектисин көрсөтүү менен объектилик, предметтик маанини алып жүрөт, экинчиден ээ катары келген сөз түркүмдөрүндөгү кыймыл-аракет, сан-өлчөм ж.б. маанилерди да камтыйт.

Мисалы: *Кыймылдаган* кыр ашат (макал). *Экинчибиз* – бул. Армандуу *экөө* желе-жортуп кетип барратты (Ч.А.).

Ошентип, тигил же бул сүйлөм мүчөсүн, т.а. ээни аныктоодо сүйлөмдөгү синтаксистик функциясы, анын милдетин аткарған сөз түркүмдерүнүн семантикасы, башка сүйлөм мүчөсү менен болгон синтаксистик катышы эске алынат.

ЭЭНИН СӨЗ ТҮРКҮМДӨР АРКЫЛУУ БЕРИЛИШИ

Ээнин грамматикалык табияты башка синтаксистик категориялар сыйктуу эле, ээ катары келген сөз түркүмдерүнүн грамматикалык табияты менен тыгыз байланыштуу. Ээ катары келген сөз түркүмү ал кубулуш, окуя, белги же сапат ж.б. болбосун, алардын аталышын билдирип, кептин обьектиси катары келет.

Ээнин синтаксистик кызматын негизинен зат атооч же обьект катары келген башка сөз түркүмдөрү аткарат.

Мисалы: *Бугу-эне* суу жээктей чуркады (Ч.А.). *Баары* улүрөйүп жер тиктешти (Ч.А.).

Демек, ээ кайсы сөз түркүмүнөн турбасын жана бир сөздөн же сөздөрдүн айкашынан турбасын, алар предметтик, обьектилик мааниде колдонулат.

а) Ээ катары атооч жөндөмөсүндөгү зат атооч келет.

Мисалы: *Авдий* болсо араң эле кыңкыс этет (Ч.А.). *Авдий Каллистратов* өзү узун бойлуу, ак куба жигит (Ч.А.).

б) Ээ катары жактама ат атоочтун бардык түрлөрү, сурاما ат атооч (ким, эмне, кайсы), өз деген ат атооч (өз, өзүм, өзүң, өзүңүз, өзүңөр, өзүңүздөр, өзүлөрү), баары, бардыгы деген ат атоочтор келет. Калган ат атоочтор субстантивдеше гана ээ боло алат.

Мисалы: **Жыйналышты өзүңүз** ачып бериниз. Сабакка **бардыгы** катышты. Бүгүн сабакка **ким** көлген жок?

Көпчүлүк учурда булар кептин объектиси катары келгенде таандык мүчөнү же көптүк сандын мүчөсүн кабыл алат.

в) Сын атоочтор, сан атоочтор субстантивдешип эзиниң милдетин аткарат. Булар да көпчүлүк учурда таандык мүчөнү же көптүк сандын мүчөсүн кабыл алат, кәэде гана мүчөсүз болот.

г) Тактоочтор субстантивдешип ээ катары келет.

д) Ээлик милдетти атоочтук жана кыймыл атооч аткарат. Алар ээ катары келгенде, эреже катары баяндоочко карата төрчүл орунда жайгашат.

е) Кызматчы сөздөр, сөз жасоочу, сөз өзгөртүүчү мүчөлөр ж.б. да, эгер алар кептин объектиси катары келсе, ээ болот.

Мисалы: **Элек, эмес** – жардамчы сөздөр. **Лык** – сөз жасоочу мүчө, **и** – ичке үндүү тыбыш.

Зат атоочтун ээлик милдетти аткарыши

Зат атоочтордон турган ээнин семантикасы. Ээ катары келген зат атоочтор, негизинен, объектилиック, предметтик маанини билдириет. Бирок, зат атоочтор лексикалык маанилери боюнча бирдей эмес, алар конкреттүү предметти, ошондой эле абстрактуу маанидеги түшүнүктүү ж.б. алып жүрөт.

1. Ошого карай ээ объектилиック, предметтик маанини билдириүү менен дагы кошумча төмөнкү маанилерди алып жүрөт.

а) Кошумча абстрактуу маанилерди алып жүрөт.

Мисалы: *Оюм алда кайда көтти. Баланын күйүтү оңойбу* (Ч.А.).

б) Нерселик (предметтик) маанидеги зат атоочтор ээ болуп келсе, мындай ээ объектинин конкреттүү маанисин билдирет.

Мисалы: *Алма бышып турат. Үйдүн терезелери караңғы* (Ч.А.).

в) Мейкиндик маанидеги зат атооч кепте объект катары келип, предметтик мааниге кошумча мейкиндик маанини да алып жүрөт.

Мисалы: *Ысык-Көл жайы-кышы тоңбойт. Бишкек – Кыргызстандын борбору.*

2. Бирок, мейкиндик маанисинdegи ээлердин семанткасы аларга көз каранды болгон баяндоочтуун мааниси менен байланыштуу болот.

а) Эгерде мейкиндик маанисинdegи зат атоочтордон турган ээлер объектилик, абал, физикалык жана психикалык аракеттеги баяндоочтор менен өз ара синтаксистик катышта болсо, анда объектилик жана предметтик гана маанини билдирет.

Мисалы: *Биздин тоолордо кокту-колот, бет, тескей, күңгөй болот.*

Мында кокту-колот, бет, тескей, күңгөй – мейкиндик маанисинде турса да, объектилик, предметтик маанини билдириди.

б) Эгерде ээге көз каранды болгон баяндоочтор мейкиндик маанисин алып жүрсө, анда ээ баяндооч менен катышына карай объектилик мааниден башка да мейкиндик, орун маанилерине ээ болот.

Мисалы: *Жол жакши салынды. Жол элгө жык толуптур.*

Биринчи сүйлөмдө жол – объектилик гана маанини алып жүрөт. Экинчи сүйлөмдө баяндооч мейкиндик маанисин алып жүргөндүктөн, ээ дагы кошумча мейкиндик маанисин камтып турат.

в) Мезгилдик маанисиндеги зат атоочтор ээ болуп келсе (жыл, ай, күн, доор, кылым, жаз, жай, күз, кыш, жума, сутка, түн, күн, saat, минута, семестр ж.б.), бир жагынан мындай ээлер негизги объектилик, предметтик маанисин сактап, экинчи жагынан мезгил маанисин да камтып турат.

Мисалы: Арадан жыл өттү. **Сентябрь** – окуу жылынын башталышы.

г) Ченем, өлчөм маанисиндеги зат атоочтор да кептин объектиси катары келет да, объектилик маанини, ошону менен катар эле чен-өлчөм маанисин да камтыйт.

Мисалы: **Центнер** көтөрүүгө оордук қылат. **Чакырым** километрден эки эсे көп.

д) Сын-сыпattyк маанисиндеги зат атоочтор кептин объектиси катары келип, объектилик маанини, ошондой эле сыпат, абал маанилерин да сактайт.

Мисалы: **Сулуулугу** жаш кезиндегидей. **Билимдүүлүгү** мени кубандырат. **Кайраттуулугу**, **эрдиги суктандырат**.

е) Нерселердин атын, кубулуштарды, адамдарды, айбанаттарды ж.б. билдириүүчү зат атоочтор объектилик маанини алтып жүрөт.

Мисалы: Кундуздай кара **чачы** эки өрулүп артында. **Тыштан чuu** күч алды (Ч.А.). **Күн** бат эле ысыды (Ч.А.).

ж) Атооч сөздөрдүн тутумунан турган өз ара ажыратыс сөз айкашынан же түрүктүү сөз айкашынан турат.

Мисалы: **Кара жамғыр** тынбай жаады.

з) Зат атоочко кызматчы сөздөр жалганып келип, ээ болот.

Мисалы: Чиркин, **бала деген** кыйын экен (К.Б.). **Алымкан аттуубуз** бул келин болот.

и) Бир деген кызматчы сөз ээгэ айкашып, белгисиздикти кошумчалайт.

Мисалы: Бөлмөдө **бир адам** отурган экен. **Бир студент** сабакка келбей калды.

й) Ээге болсо деген сөз жалғанып айтылат да, бириңчиден жалпылыкты, әкинчиден ээге акцент коуп белгилеп көрсөтөт.

Мисалы: *Айдай болсо* сулуу, шайыр, ачык айрым кыз. *Биз болсо Ысык-Көлдөн* кечээ келгөнбиз.

Сын атоочтун ээлик милдетти аткарышы

Сын атоочтон турган ээниң семантикасы. Сын атоочтон турган ээ кептин объектиси катары келет жана бириңчи кезекте объектилик мааниге ээ болот, бирок алар өздөрү камтыган семантикалык маанини да жоготпойт.

а) Үңгү жана туунду сын атоочтордон турган ээ объектилик маанини билдириет, ошондой эле сын атоочтун семантикасын: белги, өң-түс, салыштырма, көлөм ж.б. маанилерин да сактап турат.

Мисалы: *Арам* ез көмөчүнө күл тартат. Эки *арам-за* дос болбойт (макалдар).

б) Үңгү сын атоочтор жана башка сөз түркүмдөрүнөн жасалган сын атоочтор салыштырма даражада туруп, ээлик милдет аткарат. Мындай учурда алар объектилик маанини билдириет, ошондой эле сын атоочтун салыштырма даражасынын маанисин да алып жүрөт.

Мисалы: Жөр төшөктүн *калыңыраагы* жакши болот. Китептин *жаныраагы* тийди. Балдардын *улуу-раагы* – Канат.

Сан атоочтун ээлик милдетин аткарышы

Сан атоочтон турган ээлер кептин объектисин билдириүү менен сан атооч сөз түркүмүнөн турганына байланыштуу сан-өлчөмдүк, иреттик ж.б. маанилерди да камтыйт.

Мисалы: **Экөө** ушул көк мелжиген аска зоого бет-ме-бет чыкмакчы (Ч.А.). **Экинчиси** – көңдалылуу, төшү жайык, чап жаак оор басырык абышка (К.Б.). **Экөө** тең күлүп калышты (Ч.А.). Аナン **экөө** тең сөкирди (Ч.А.). **Терезени бирөө** четкендей болду (Ч.А.).

Тактоочтун ээлик милдет аткарышы

Ээлер тактоочтон да түзүлөт. Тактоочтор ээлик кызмат аткарған учурда субстантивдешет да, объектилик маанини билдириет. Ошого карабастан тактооч алып жүргөн маани, ал ээ катары келсе да, сакталат. Демек, мындай ээ объектилик мааниден башка да тактоочтор билдириген маанини сактайт.

Мисалы: *Ийгиликтиң кечи* жок. *Бүгүнкүнүн эртең-киси* бар.

Ат атоочтун ээлик милдетти аткарышы

Ат атооч лексика-грамматикалық жактан башка сөз түркүмүнүн ордуна колдонула берет. Ошондуктан ат атоочтор семантикалық жактан ар түркүн.

Ат атоочтордан турган ээнин семантикасы. 1. Ат атоочтор ээлик милдет аткарғанда, алар объектилик, предметтик мааниде болот, бирок ат атооч камтыган маанилер кошо сакталат.

Мисалы: *Сен мага атыңды бергин. Алар жайлогоо келишиши.*

2. а) Суроону билдириген ким, эмне деген ат атоочтор ээ катары келсе, алар жакты, предметти айкындоо үчүн колдонулат.

Мисалы: *Кимдер* булар жана аларга эмне керек? (А.Т.) *Кимдер* келишиши? Базардан *эмнелер* алынды?

б) Ким, эмне деген ат атоочтор ээ катары келгенде абстрактуу маанини да алып жүрөт.

Мисалы: **Ким** билет кимдин арманын,
Көтөргөн билет салмагын.

Атагы таш жарган улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовду **ким** билбейт.

в) Ким, эмне деген ат атоочтор ээ катары келгенде, суроо маанисин билдирет жана тактоо, жалпылоо маанилерин да алып жүрөт. Мисалы: **Кимдер** келиши? **Эмнелер** иштедли?

г) Ким деген ат атооч катар келип, бири жатыш жөн-дөмөдө туруп, ээ катары келгенде объектилик мааниде болот жана суроо маанисин жоготуп, жалпылоо, көптүк, же чектөө маанисин камтыйт.

Мисалы: **Кимде-ким** талыкпай иштесе, максатына жетем. **Кимде-ким** жакшы билим алғысы келсе, окусун.

д) Кайсы деген ат атооч ээ катары келгенде объектини билдирет жана суроо маанисин да камтыйт.

Мисалы: **Кайсынысы** мурда келди? **Кайсылар** көркөтөлөт? **Кайсы** алынды?

е) Канча, кандай, канчанчы деген ат атоочтор ээ катары келгенде, субстантивдешет, мындай учурда алар таандык мүчөнү жана -лар мүчөсүн кабыл алат. Мындай ээлер объект катары келет, ошондой эле суроо маанисин да алып жүрөт.

Мисалы: **Канчасы** алынды? **Кандайлары** бар? **Канчанчысы** көркөтөлөт?

ж) Жалпылама маанидеги¹ ат атоочтор объектилик маанини билдирет, ошондой эле көптүк, ченем маанилерин да алып жүрөт.

Мисалы: **Бардыгы** келиши. Сени баары билишет. **Баары** экзаменге катышты. **Бардыгы** мына

¹ С. Давлетов, С. Кудайбергеновдун эмгегинде баары, бардык деген сөздөр аныктама ат атоочторго кирет (Азыркы кыргыз тили. Морфология. 1980, 130-б.), А. Жапаровдо алар «собирательные местоимение» деп берилет (Синтаксический строй кыргызского языка, 1, 1992, 206-б.).

ушундан, жансактоо – тиричиликтин ушул жөнөкөй окуясынан башталды (Ч.А.).

3) Ээлпер өз, өзүм, өзүбүз, өзүн, өзүнөр, өзүнүз, өзүңдөр, өзүлөрү¹ деген ат атоочтордон болсо, анда объект катары гана келет.

Мисалы: *Өз башыбызга өзүбүз* ээбиз. Жыйналышты өзү ачты. Ушунун өзү Сейдени коркутуп жүрөт (Ч.А.). Алымбайдын өзү барды.

и) Тангыч ат атоочтор ээлик милдет аткарганда объект катары келет, ошону менен бирге жалпылық, көптүк маанини да камтыйт.

Мисалы: *Бизди әч нерсе токтото албайт*. Жоо-керлердин әч кимиси мындан корккон жок. Сабакка әч ким кечиккөн жок. *Әч ким* үн катпады (Ч.А.).

й) Аныктама ат атоочтордон (ар ким, ар кимиси) турган ээлпер объект катары келет жана жалпылық маанини камтып турат.

Мисалы: *Ар кимиси өз ойлорун айтышты*. *Ар ким* өзү учун жооп берет. *Ар ким* өз иши менен алек (Ч.А.).

Ат атоочтон турган ээнин баяндоочтун семантикасы менен байланыштуулугу. Жалпылама маанидеги ат атоочтор ээ катары келгенде баяндоочтун семантикасы менен байланыштуу болушат.

Ээлпер аракет, сапат, ирээт маанисиндеги баяндооч менен синтаксистик мамилелеге келгенде, көптүк, ченем маанисин алып жүрүштөт.

Эгерде баяндоочтор абал, көрүнүш, кубулуш, сан маанилеринде болсо, ээ абал маанисинде болот.

¹ С. Давлетов, С. Кудайбергеновдун эмгегинде өз деген сөз аныктама ат атоочко кирет (Азыркы кыргыз тили. Морфология. 1980, 124-б.), А. Жапаровдо ал «собственно-личное местоимение» деп берилет (Синтаксический строй кыргызского языка, 1, 1992, 206-б.).

Атоочтуктан турган ээ

Атоочтуктан турган ээниң семантикасы жана структурасы. Атоочтуктан турган ээлер, бириңчиден, алар кайсы мүчөлөр аркылуу жасалганина карай, экинчиден, баяндоочу кандай семантиказа экендигине карай, үчүнчүдөн башка сүйлөм мүчөлөрү кандай таасир эткенине карай ар түрдүү маанилерди билдирет.

1. а) **-ган** мүчөсү аркылуу уюшулган атоочтуктан турган ээ объект маанисин билдирет, ошондой эле белгилік, сын-сыпат, абал маанилерин да камтыйт.

Мисалы: *Баарын күлдүрүп отурган* – Бейшен куудул. *Ырдаган* – Талантбек. Күш *аяган* көк карайт, ат *аяган* жер карайт (макал). Көп *жашаган* билбейт, көптү *көргөн* билет (макал). *Таптаган* билет шумкарды, *чапкан* билет тулпарды (макал).

б) **-ган** мүчөсү уюштурган атоочтук ээ катары келгенде таандық мүчөнү, көптүк **-лар** мүчөсүн кабыл алып, объектилил мааниде болот, ошондой эле абал, белги, мезгил маанилерин да камтып турат.

Мисалы: *Баланын туну менен тынчы кеткени* ырас. Анын *кулгөнү* эсимден кетпейт. Күндүн *жааганы* уламдан улам калыңдады (К.Ж.). *Баргандар* келиши.

Бул мисалдарда ээниң объектилил мааниси басымдуулук кылат.

в) Таандық мүчөсү бар атоочтуктар ээ катары келгенде объектилил мааниде болот жана белгилік, мезгил жана ал-абал маанилерин да алып жүрөт.

Мисалы: *Азаттын биздин айылга кайрылганы* ырас. Жамалдын *ырдаганы* бардыгына жакты. Сапардын түну менен *тынчы кеткени* ырас. Бардыгынын *тилегени* жакшилык. *Издегени* – кыргыздын санжыралары.

Жогорку мисалдардан атоочтуктан турган ээлерде абал маанилери да камтылып тургандыгы көрүндү.

г) Төмөнкү мисалдарда ээ объектилик маанини жана мезгил маанилерин камтып турат.

Мисалы: **Биякка келгени** таза айыга баштады (Ш.Б). **Тырышып окуганы** жолдошторуна кадырлуу боло баштады.

Атоочтуктан турган ээ **-лар** мүчөсүндө туруп, маанине жана формасына жараша ар түрдүү болот.

Мисалы: **Ошентип ойлоп жүргөндөр** жаңылышат. **Талашып тартышкандары – тартип.**

Бул мисалдарда объектилик маани менен бирге эле белгилик маани бар.

2. **-ар** мүчөсү аркылуу уюшулган ээлер объектилик мааниде болот жана абал маанилерин камтыйт.

Мисалы: **Бирок кимдин үйүнө токтоору** белгисиз (К.К.). **Айнанын айылга бараары** арсар.

3. **-бас** мүчөсү аркылуу уюшулган атоочтуктардан турган ээлер баяндоочко терс маанини киргизет.

Мисалы: **Тойбос** тогузга да ыраазы болбос (макал).

4. **-уючу** мүчөсү аркылуу уюшулган атоочтуктар ээ катары келгенде объектилик мааниде болот жана белгилик маанини да камтыйт.

Мисалы: Конференцияны **уюштуруучулар** чакыруу кагазын чыгарышты. Жарыш сөзгө **чыгуучулар** кол көтөрүштү.

Кыймыл атоочтон турган ээ

Кыймыл атоочтон турган ээ объектилик мааниде болот жана кыймыл атоочтун маанилерин да алып жүрөт.

Кыймыл атоочтон турган ээнин семантикасы жана структурасы. а) Кыймыл атоочтук ээ **-ыш** мүчөсү аркылуу жасалат жана объектилик маани менен кошо эле белги, сыпат маанилерин алып жүрөт.

Мисалы: **Токтогулдуң комуз кармаши, чертиши да башкачараак** (К.К). **Мамбеттин ыкчам кыймылдашы** бизгө жакты.

б) **-уу** мүчөсү аркылуу уюшулган ээ объект катары келет, абал, белги, сапат, абстрактуулук маанилерин алыш жүрөт.

Мисалы: **Көздөгөн максатка жетүү** – кандал бактылуулук (Аб.Т.). **Бактылуу болуу** – ар бир адамдын максаты.

в) **-мак** мүчөсү аркылуу уюшулган атоочтуктан турган ээ объект катары келип, абал маанисин алыш жүрөт.

Мисалы: **Жетmek** оңой эмес. *Ишти баштамак* кыйын.

Ээнин тутуму

Ээ курамына жараша жөнөкөй, тутумдаш болуп экиге белүнөт.

Жөнөкөй ээ. Жөнөкөй ээ бир сөздөн гана турат.

Мисалы: **Күн** бат эле ысыды (Ч.А.). Айрыкча **Акбара** эки колун жерге тийгице албай бүжүрөйт (Ч.А.).

Тутумдаш ээ. 1. Тутумдаш ээ өз ара айкашып келген эки же андан ашык толук маанилүү сөздөрдүн тутумдан турат.

Мисалы: *Ар кимге түулган жери – кымбат. Кой семизи* койчудан (макал).

Мындай ээлер бири-бири менен башкаруу, таандык, ыкташуу байланыштары менен байланышат.

Мекеменин аттары, газета-журналдардын аттары (мисалы: *Кыргыз Республикасы*, *Кыргыз мамлекеттик банкы*, *Кыргыз Улуттук илимдер академиясы*, *Кыргыз Улуттук университети* ж.б.) да тутумдаш ээлик милдет аткарышат. Составы боюнча бир нече сөздөрдөн туруп, толук түрдө да, кыска түрдө да колдонулат.

2. Тутумдаш ээнин бири толук маанилүү сөздөн, экинчиси кызматчы сөздөрдөн турат.

Мисалы: **Өтө мыктылары олимпиадага катышат.** *Тил үйрөнүү курсуна өңчөй жаштар* жазылышты.

3. Сүйлөмдүн ээси туруктуу сөз айкашынан да турат.
Мисалы: *Оозу менен орок оргон* – ушул. *Кара жамыр* ак жаанга айланды.

Буга дагы төмөнкүдөй туруктуу сөз айкаштарын мисалга келтирүүгө болот: *жаш жүрөк, күлгүн жаш, сиркеси суу көтөрбөгөн* ж.б.

СҮЙЛӨМДҮН БАЯНДООЧУ

Ээнин ар кандай белгилерин: *кыймыл-аракетин, ал-абалын, сапатын, санын, өлчөмүн* ж.б. билдириүүчү баш мучөлөрдүн бириң баяндооч деп атайбыз.

Мисалы: Экзамен *башталды*. Жигиттердин айласы *түгөндү* (Ч.А.). Айланана жымжырт *боло калды* (Ч.А.). *Күн* – *планета*.

Баяндооч ээнин ар түрдүү белгилерин билдириет. Мындай белгилердин көптүгү, бир жагынан, баяндооч катары келген сөздөрдүн семантикасына, экинчиден, баяндоочтун өзүнүн формасына жараша болот.

Предикативдик катыш. Предикативдүүлүк. Баяндооч ээгэ көз каранды абалда болот. Предикативдик катыш, негизинен, ээ менен баяндоочтун ортосундагы катыш болуп эсептелет.

Ал эми предикативдүүлүк сүйлөмдүн уюшулуушунда чоң ролду ойнот жана анын милдети – сүйлөмдүн мазмунунун чындыкка болгон катышын көрсөтүү, чындык жөнүндө кабар берүү болуп саналат.

Сүйлөмдүн негизи болгон предикативдүүлүк грамматикалык жактан модалдуулук категориясы жана жак, чак категориялары аркылуу уюшлат.

Мисалы: *Мал жайытта жатат* (Н.Б.). *Быыйыл биз планды, сөзсүз, аткарабыз*.

Чак, ыңгай (модалдуулук) жана жак/сан чогуусу менен баяндоочтун морфологиялык категориялары эмес, баяндоочтук категориялар катары чыгышат да, бул

категориялардын маанилери баяндооч болуп келген сөз формаларында сөзсүз камтылат.

Предикативдик формалар этиштен турган баяндоочтун ээ менен болгон байланышын камсыз кылат.

Баяндооч мүчөлөрдүн түзүлүшү боюнча классификациясы

Баяндоочтун ар кылдуулугу баяндооч катары келген сөз түркүмдерүнүн семантикасына жана формасына, ошондой эле баяндоочко байланышкан сүйлөм мүчөсү менен катышына жараша болот.

Синтетикалык баяндоочтук форма

Сөз өзгөртүүчү мүчөлөр баяндоочко жалғанып, баяндоочтук форма катары келет да, анын баяндооч катары кызмат аткарышын шарттап турат. Мындай сөз өзгөртүүчү формалар синтетикалык баяндоочтук форма деп аталат.

1. Жак уландылары синтетикалык баяндоочтук форма катары келет. Ээ ат атоочтон туруп, I, II жакта, ат атооч же башка сөздөр III жакта турса, баяндоочтору да ошол жакта турушат.

Мисалы: *Мен* экзаменди эң жакши *тапшырдым*.
Баарыбыз тоо арасындағы айылдан *келдик*.

Жак мүчөлөрүнүн формалары. а) I мен – мын, биз – быз; II сен – сың, силер – сыңар, сиз – сыз, сиздер – сыздар.

Мисалы: *Мен* сабакка *барамын*. Сен эртең айылга *барасың*. *Мен* Ысық-Көлдөн кечээ *келдим*. Биз быыйыл *барабыз*. Сиз качан *келесиз?* Силер кайда *барасыңар?* ж.б.

Бул мисалдарда баяндоочтун формалары, биринчиден, ээ менен ээрчишип турса, экинчи жактан баяндоочтук форма катары келди.

Экинчи түрдө өзгөрүүгө учуралган жак формалар: I -м, -к; II -н, -ңар, -ңыз, -ңыздар.

Кээде баяндоочтук форма көмүскөдө калышы мүмкүн.

Мисалы: *Сен студент, мен аспирант.*

2. Эгерде ээ III жакта турса, баяндооч нөлдүк аффиксте турат. Баяндоочтун III жак мүчөлөрүнүн жоктугы – ээ менен баяндоочтун ортосундагы жак боюнча ээрчишүү байланышынын формасы катары келет.

Мисалы: *Асан – студент. Бостон – чабан.*

Эгерде мындай баяндоочтор көптүк санда турса, анда көптүк сан боюнча ээрчишүү негизинен стилистикалык гана мүнөзгө ээ болот.

Мисалы: *Баардыгы – жаштар. Булар – малчылар.*

3. Чак уландылары синтетикалык баяндоочтук форма катары келет.

Мисалы: *Түн бейкүт өттүү* (Ч.А.). *Ар ким өз эрмегибиз менен үңкүйүп отурабыз* (Ч.А.). Келечектүү муундар бул жерди берекелүү Анархай деп *даңазалашар* (Ч.А.).

4. Чакчылдар да айрым учурда синтетикалык баяндоочтук форма катары келиши мүмкүн.

Мисалы: *Күн көтөрүлүп, айлана алтын нурга бөлөндү.*

5. Этиштин шарттуу **-са** уландысы да синтетикалык баяндоочтук форма катары келет.

Мисалы: *Көгөргөнү чын болсо, гүлдөр соолбос болсочу* (Токтогул).

а) Шарттуу **-са** мүчөсү багыныңкы сүйлөмдөрдө, ошондой эле жөнөкөй сүйлөмдө да баяндоочтун синтетикалык формасы катары келет.

Мисалы: *Мен ушул жерде иштесем. Мен окумуштуу болсом.* Эски адат **коюлса**, Бузук кылых **жоюлса** (Токтогул).

б) **-са** мүчөсүндөгү баяндоочко **-бы, -чи** мүчөлөрү жалганып, баяндоочтун синтетикалык формасы катары келет.

Мисалы: *Бүгүн барсамбы, же коё турсамбы*. Жашыл оңбос **болсоочу**, Жаш карыбас **болсоочу** (Токтогул).

6. Суроолуу **-бы** уландысы, кээде күдүк **-дыр** уландысы синтетикалык баяндоочтук форма катары келет.

Мисалы: *Сая кеткен өмүр деген ушубу?* (Ч.А.) Сен жайллоодонбу? Ал айылдаадыр.

Позициялык баяндоочтук форма

а) Чак уландылары, шарттуу **-са** уландысында турган этиш сөздөр кандай орун тартибинде турган болсада, алардын баяндоочтук милдети өзгөрүлбей, сакталып кала берет. Анткени чак уландылары, шарттуу **-са** мүчесү этиштин туруктуу түрдөгү баяндоочтук милдетин шарттап турат.

Мисалы: *Мен көлөчекте юрист болсом.* Төө канча **болсо**, жүк ошончо. Асманыбыз ачык **болсо**, көлөчегибиз көң **болсо**. Түшүмүбүз мол **болсо**. Күзүбүз берекелүү **болсо**.

б) III жакта ээ болуп түшкөн сөздөр менен байланышкан атооч жана тактооч сөздөр баяндоочтук милдет аткарып турса, анда алардын сүйлөмдөгү орду ээгэ карата соңчул болот.

Мисалы: *Алмалары – даамдуу жана өтө түшүмдүү.* *Ат – адамдын жолдошу* (Ч.А.) *Биздин кашардагы булактын суусу – туздуу* (Ч.А.). *Бирок көзү – жаман, сүрдүү* (Ч.А.). *Баарына күнөөлүү – мен* (Ч.А.).

Аналитикалык баяндоочтук форма

Кээ бир жардамчы сөздөр да баяндоочтук форма катарында кызмат өтөйт. Алар толук маанилүү сөздөргө айкашып келип, туруктуу баяндоочтук белгиге ээ болот. Мындай тутумдагы баяндооч сөздөр аналитикалык формадагы баяндоочтордун тобун түзөт.

Толук маанилүү сөздөргө төмөнкү аналитикалык баяндоочтук форма жасоочу сөздөр жалганат:

а) **экен, эле.** Мисалы: *Өзүң да таанымал экенсиң.*

Терезеси аянтка чыгат экен (Ч.А.).

Булар жак мүчөлөрүн жана **-бы** мүчөсүн кабыл алат.

Мисалы: *Биз айылдап баар бекенбиз.*

б) **чыгар.** Мисалы: *Бул, балким анын өмүрүндөгү биринчи колуна тийгөн чоң сумма чыгар* (Ш.Б.). Ка-рачы, автобус **келип калган чыгар.**

Булар жак мүчөлөрүн кабыл алат. Мисалы: *Мындан бир жыйынтык чыгарарсың.*

в) **эмес.** Мисалы: *Айша студент эмес. Болот се-минарга келген эмес.*

Булар жак мүчөсүн кабыл алат. Мисалы: *Мен тоо-го барган эмесмин. Сен сабакка катышкан эмессин.*

г) **тура** (жак мүчөлөрү менен жакталат): *Ал Асан тура. Айткан сен турбайсыңбы.*

д) **го.** Мисалы: *Алыста келаткан автобус го. Келе жаткан Асан го.*

е) Кээде эки же андан көп жардамчы сөздөр да баяндоочтук форма катары келет: **эмес экен, эмес эле, эмес го.**

Мисалы: *Бул анын милдети эмес эле. Илим деген чалғы шилтеп кете бергендей иш эмес экен.* Бул ага **жаңылык эмес экен.**

ж) **бейм¹:** Мисалы: *Ал азамат Болот бейм. Сен студентсиң бейм.*

¹ Бул этиштин **-де** деген негизине **-бы** мүчөсүнүн жана I жактын (жекелик түрдөгү) **-м** мүчөсүнүн жалгануусу менен пайды болгон. Адегенде этиштин **-д** мүчөсү түшүп калган, аナン **-бы, -м** мүчөлөрүнүн этиштин негизи менен ажыралгыс айка-лышинан улам ал жардамчы сөзгө айланган. **-бы** мүчөсү өзүнүн суроону билдириүүчү касиетинен ажырап, **-м** болсо жакты билдириүүчү касиетинен ажырап, бейм жардамчы сөзү пайды болгон (13.273).

3) **дeйм¹**: Көбүнчө дeйм жардамчы сөз катары көп колдонулат. Аналитикалык форма катары келгенде -м жакты билдириүүчү касиетинен ажырайт да, дeйм жардамчы сөз катары гана келет.

Мисалы: *Сен аспирантың го дeйм. Биз иштей албайбыз го дeйм.*

и) Кыргыз тилинде төмөнкү жардамчы сөздөр – болчу, көрүнөт, сыйктанат, оқшойт, болуп саналат, болуп эсептелет, деп аталат, дeйбиз, делет, дeйт ж.б. баяндоочтун аналитикалык формалары катары атоочтон жана этиштен турган баяндоочко жалганат.

Мисалы: *Теманы жакши түшүндү оқшойт. Асан Канаттан бир топ улуу көрүнөт.*

й) Кээде сыйктуу, жөнүндө, тууралуу, чейин, дeйрө ж.б. жардамчы сөздөр толук маанилүү сөзгө жалгашып, тутумдаш баяндоочту түзөт.

Мисалы: *Биринчи лекция кыргыз тилинин сөз айкашы жөнүндө. Биздин огороддун чеги тетиги сарайга чейин.*

Мындай баяндоочтор орун тартиби боюнча ээден кийин келет, т.а., соңчул болот, эгерде орундары алмашып калса, алардын синтаксистик функциясы да өзгөрөт.

к) элө, эмес, экен, го – жатыш, чыгыш жөндөмөдөгү толук маанилүү сөздөргө айкашып, баяндоочтун аналитикалык формалары катары келет.

Мисалы: *Бул суроо көптөн бери Каныбектин жүрөгүндө эле (К.Ж.). Кеп анда эмес* (Ч.А.).

¹ Бул сөз бир жагынан жардамчы сөз катары баяндоочтун аналитикалык формасы катары келет, экинчи жактан өз алдынча толук мааниге ээ сөз катары синтаксистик кызмат да аткарат (13.273).

Баяндоочтордун баяндоочтук формасына жана структурасына жараша бөлүнүшү

Баяндоочтор формасына жана структурасына жараша эки түргө бөлүнөт.

1. Биринчиси – жөнөкөй сүйлөмдөгү жана тең байланыштагы кошмо сүйлөмдөгү баяндоочтук форма. Баяндоочтун бул түрү жөнөкөй сүйлөмдүн синтаксисинде үйрөнүлөт.

2. Экинчиси – багыныңкы байланыштагы кошмо сүйлөмдүн тутумундагы багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочтук формасы. Бул кошмо сүйлөмдүн синтаксисинде үйрөнүлөт.

БАЯНДООЧТУК МИЛДЕТТИ АТКАРУУЧУ СӨЗДӨР

Баяндоочтук милдетти ар түрдүү сөз түркүмдөрү аткарат.

Этиштик баяндоочтор

Этиштик баяндоочтордун сенмантикасы жана структурасы

1. Чак жана буйрук этиштерден болгон этиштик баяндоочтор. 2. Чакчыл жана шарттуу этиштерден болгон этиштик баяндоочтор. 3. Кыймыл атоочтордон турган этиштик баяндоочтор.

1. Чак жана буйрук этиштик баяндоочтор

Чак этиштик баяндоочтор

Өткөн чак этиштик баяндоочтор

- Өткөн чак:
- берки өткөн чак
 - капыссы өткөн чак
 - адат өткөн чак
 - белгисиз өткөн чак

1) Берки өткөн чак. -ды мүчөсү. Ээний айкын, жаңы эле бүткөн аракетин баяндайт.

Мисалы: *Каныбек менен Алым абдан кубанышты.* *Бир далай убакыт өттүү.* Төгөректегилер муун жинди болуп көтпөгөй эле деп *коркушту* (Ч.А.).

Ошентип, **-ды** мүчөсү аракеттин бүткөндүгүн билдирет.

2) Капыссы өткөн чак этиштик баяндоочтор. **-ылтыр мүчөсү.** Аракеттенүүчү жак же башкалар тарбынан мурун жасалып, бирок унутулуп калгандай жана кайра эми эске түшкөндөй маанини билдирген баяндоочтор.

Мисалы: *Мен китепти алыштырмын.* Кошуналар кечээ көчүп кетиштирип. Ал катты окуптур. Ал олимпиадага катышылтыр. Бир түнү чын эле *качып кетиштирип* (Ч.А.). Инганын башынан да оор турмуш *өтүптур* (Ч.А.).

Капыссы өткөн чак этиштердин кыскарган формалары: **-ылмын, -ылпыз, -ылсын, -ылсыңар, -ылсыз, -ылсыздар.** Булар аркылуу уюшулган баяндоочтор ээний жактыруу, эркелетүү, кайгыруу мүнөзүндөгү аяктаган аракеттерин билдирет.

Мисалы: *Күш келипсиздер, урматтуу коноктор!* Ачкычты мөн **алылмын.**

3) Адат өткөн чак этиштик баяндооч -чу (-оочу, -очу, -чу) мүчөлөрү уюштурат, булар ээнин кайталама мүнөздөгү бүтүп калган аракетин баяндайт.

Мисалы: *Атам дайыма эрте түрчү. Ал комузду жакши чертчү.*

а) **-чу** мүчөсү аркылуу уюшулган баяндоочтор айрым жардамчы (болду) сөздөр менен айкашат.

Мисалы: *Дары-дармегин бекер берүүчү болду* (К.Ж.). *Тапшырманы дайыма аткарчу болду.*

б) бол деген этишке **-чу** мүчөсү айкашып, баяндоочко жардамчы компонент катары келет.

Мисалы: *Буларга ушул көрек болчу.* Убагында окуш **көрек болчу.**

в) Этиштик баяндоочторго эле, экен, го деген жардамчы сөздөр айкашып, кош маани берет.

Мисалы: *Манасты Чоюке мыкты айтчу экен.* Асан жайлогоо жыл сайын **барчу эле.** Мен көп **көрчү элем.** Ушуюкта булак бар деп **уктум эле** (Ч.А.).

г) Этиштик баяндоочторго эмес жардамчы сөзү жалганат.

Мисалы: *Сен жайлогоо барчу эмес элең.* Өзүн да **жактырчу эмес элең го.**

д) дө деген этишке **-чу** деген чак мүчөсү жалганат.

Мисалы: *Аны бир көрсөм дечүмүн.* Ал мугалим **болом дечү.** Бермет дарыгер **болом дечү.**

4) Белгисиз өткөн чак этиштик баяндоочтор. Ээ болуп түшкөн сөздөрдүн белгисиз мезгилде бүткөн аракетин билдириет.

а) **-ган.** Мисалы: *Мектепте бирге окуганбыз.* Бул маселе жыйналышта **карапган.** Чоң атам айылда **жашаган.** Жер бети кардан мамык **оронгон.**

б) **-ган** мүчөсүнө жардамчы эле, экен, го, эмес, көрүнөт, сыйктанат, окшойт деген сөздөр айкашып, кош маанини берет.

Мисалы: Сен да **окугансың** го. Анара терезени **карап отурган экен** (Ч.А.).

в) Жок деген сөз сүйлөмдө аткарған кызматы боюнча жардамчы сөз катары, т.а., белгисиз өткөн чактагы баяндоочтун аналитикалық формасы катары келет.

Мисалы: Баланы алууга эч ким **чыккан жок** (жомок). Бирок Бостон тағдырын Эрназардын ушу жесирине байлаганына эч **өкүнгөн жок** (Ч.А.).

г) Жок деген сөз көбүнчө жери деген сөз менен кошо колдонулат.

Мисалы: Бул сөз деле **Баканы жибитип жиберген жери жок** (Ш.Б.).

д) **-ган** мүчөсү уюштурған баяндоочко *tura*, *turbайбы*, *турбайсызыбы*, *турушпайбы* ж.б. жардамчы сөздөр айкашат да, бүткөн, бирок айтуучу үчүн күтүлбөгөн аракетти билдирет.

Мисалы: Жаш өмүрдү **жабыркатьып жүргөн турбаймынбы**.

е) **-ган** мүчөсү уюштурған баяндоочко бол, *kyл*, *дейт*, *дешет* деген сөздөр айкашып, кошумча белгилік, абал ж.б. маанилерди билдирет.

Мисалы: Ар ким өздөрүнчө **жоруган болушат**. Аны көргөндө **иштеген болушат**.

ж) **-ган** мүчөсү уюштурған баяндоочко болду, *kyлды* деген сөздөр айкашып, белгисиз убакта бүткөндүктү билдирет.

Мисалы: Жайлогоо бирге **бара турган болду**. Эртең келе **турган болду**.

з) **-ган** мүчөсү уюштурған баяндоочко *болгон*, *kyлган* деген сөздөр айкашат.

Мисалы: Ал **бара турган болгон**. Аны **иштей турган кылган**.

и) **-ган** мүчөсү уюштурған баяндоочко **-дай** мүчөсү уланат: Ал кечээ **баргандай**.

й) **-ган** мүчөсү уюштурган баяндоочко **-гыдай**¹ мүчөсү жалганат. Мисалы: **Жумаш айылга баргыдай.** Чакырсак **келгидей.**

Өткөн чак этиштик баяндоочторго синтетикалык формалардын катмар айтылышы

-бы жана **-ба** мүчөлүү этиштик баяндоочтордун өткөн чак баяндоочторго жалганышы жана анын сүйлөмдөгү мааниси.

а) **-бы** уландысы кыймыл-аракетке суроо маанисин киргизет. **-бы** мүчөсү уңгуга жалганган **-ды** жана **-ыптыр** чак мүчөлөрүнөн кийин келет.

Мисалы: **Сабактан келдиби?** Талант театрга **бардыбы?** Санжар бул китепти **окудубу?** Бейшен **келиптирибү?** Ал университетке **өтүптүрбү?**

в) **-ба** мүчөсү этиштен турган негизге жалганат жана баяндоочко терс маани киргизет.

Мисалы: **Ал үйгө келбеди.** Жолугушууга **барбадым.**

г) Бир уңгуга **-ба** жана **-бы** мүчөлөрү жалганып, так маалыматты берет.

Мисалы: **Анын үстүнө анын таламын талашкандар кыила кубаттантып таштабадыбы** (Ш.Б.). Экзамендин жыйынтыгы бизди кыила **кубандырып койбодубу.** Үйгө жеткиче **кыйналып калбадыбы.**

Мындай курамдагы баяндоочторго жак мүчөлөрү кошулуп, аракетке терс маани киргизет.

Мисалы: **Бул жөнүндө сага айта албай отурбадымбы.** Мен сенин келериңди **билбей калбадымбы?** Экзамендин болорун **эскертпей койбодуңбу?**

¹ **-ган** жана **-дай** мүчөлөрүнүн биригүүсүнүн **-гыдай** келип чыккан. Караңыз: А. Жапаров. Синтаксический строй кыргызского языка. 1, 1992, 312-б.

Учур чак этиштик баяндоочтор

Ээ болуп келген сөздөрдүн башталган, аяктала элек аракетин баяндайт.

Мисалы: *Короонун төр жагында бир аял от жагып жатат* (К.Ж.). *Кыйырсыз талаа томсоруп жатат* (Ч.А.). *Ким сага буйрук берип жатат?* (Ч.А.)

Айрым шарттарда мындай баяндоочторго чак улан-дылары жалганбай калышы да мүмкүн, бирок, контексттен учур чак мааниси билинип турат.

а) Учур чак этиштерден болгон баяндоочтордун турумунда **олтур**, **тур**, **жүр** деген көмөкчү этиштер катышып турган болсо, башталганынан бери көп убакыт ёткөндөй, азыр да узакка созулчудай аракетин баяндайт.

Мисалы: *Аска таштарды аралай жорткон ызгаар шамал жинденгендөй ышкырып турат* (Ч.А.). *Болот сабак окуп олтурат*. *Чоң энем Бакир келе турган күндинде санап олтурат*.

б) **жат** деген көмөкчү этиш катышып турган болсо, мындай учур чак этиштик баяндоочтор ээ болуп түшкөн сөздөрдүн дал ошол сөз козголуп жаткан кездеги аракетин баяндайт.

Мисалы: *Кыйырсыз талаа томсоруп жатат* (Ч.А.). *Азамат келе жатат*.

в) Учур чак этиштик баяндоочтор тутумдаш этиштерден болсо, көп учурларда мындай баяндооч аракеттин башталганынан бери көп убакыт ёткөндөй, алар да узакка созулчудай аракеттерин баяндайт.

Мисалы: *Гүл соолуп баратат*. Эч жерде жок шарттарды түзүп берүүнү *талап кылышп келатат* (Ч.А.).

Келер чак этиштик баяндоочтор

а) Келер чак этиштен болгон баяндоочтор баштала элек аракетти билдирет.

Мисалы: Эртең Эсен акеме кат **жазам** (Ш.Б.). Асан быыйл аспирантурага **тапшырат**. Ал тоого **барат**.

Аталган формадагы баяндооч терс формада да болот.

Мисалы: Алтын берем десен да сага **сатпайм** (Ч.А.). Ал биздикинен **кептейт**.

б) **-ар**, **-бас** мүчөлөрү менен уюшулган баяндоочтор келер чакты билдирет.

Мисалы: Келечекте жакшы кесиптин ээси **боловр**. Эмки жайда **Ысык-Көлгө келер**. Бошогондо **баарыбыз**.

Аталган формадагы баяндоочко эле, эмес, экен де-ген сөздөр жалгандып, келер чакты билдирет.

Мисалы: Койду айдал **өтсөк боловр эле** (Ч.А.). Ремонт кылсак сонун **боловр эле**.

-бас мүчөсү **-ар** мүчесүнөн терс маанини билдириши менен айырмаланат.

Мисалы: Балдардын мүнөздөрү **келишпес**. Самат бүгүн **келбес бекен?**

Буйрук этиштерден турган этиштик баяндоочтор

Структурасы жана семантикасы

Буйрук этиштен турган баяндоочтордун бардык түрү баяндооч болот. Буйрук, каалоо ыңгайдагы этиштен турган баяндоочтор буйрук, каалоо, өтүнүч, чечим түрүндө үч жактын бирине айтылган кыймыл-аракетти билдирет.

1. I жакта, көптүк санда айтылат.

Мисалы: Баарыбыз эрте **келели**. Батыраак **бүтүрүп жиберели**. Автобуска **кечиликейли**. Экзамендерди жакшы **тапшыралы**.

2. II жак кыргыз тилинде мүчөсүз айтылат да, этиштин унгусуна (негизине) туура келет.

Мисалы: Эртең саат ондо **кел**. – **Tур**, ой шайтан баскыр! – деп опузалаи баштады (М.Г.). Кандай абыл, **айт!** – деди жолдоштору (Ж.М.) Анатай, айылга **чап!** Кармалбай тез **жет!** Элди **чакыр!**... Эркинбек, сен ушердө **бол**, эч жакка кетпе (Ч.А.).

3. Экинчи жакта **-сын** мүчөсү уюштурган буйрук этиш баяндооч болот. Кээде ага **-ың** мүчөсү жалганат.

Мисалы: Сабакка тез **жөнөгүн**. Сынактарды жакшы **тапшыргын**. Балага көз **салғын**. Сууга сүзгөндү **үйрөнгүн**. Келечекте мыкты кесипке **ээ болгуунүң**. Тез **келгинин!**

4. II жактын жекелик сылых түрү **-ыңыз**; көптүк түрү **-ыла:** Тамактан **алыңыз!** Ўйгө кириңиз! **Келгиле, төргө өткүлө!** – Жолдоштор! Унчукпагыла, Ормуш ырдайт! – деди (К.Б.). Ачуунузду келтирбей адилет **текшериңиз!** (Т.С.) **Камынгыла**, бир аз эс алгыла (Ш.Б.). **Таштагыла, аттарды!** **Таштагыла!** Коштун атына **тийбегисле!** (Ч.А.).

5. III жактын **-сын** мүчөсүндөгү буйрук этиштен турган баяндоочтор (жекелик жана көптүк санда).

Мисалы: Эртеңден калбай модулду **тапшырышсын!** Конференцияга бардыгы **катышысын**. Сабакты жакшы **окушусун.**

2. Чакчыл жана шарттуу -са формаларындагы этиштик баяндоочтор

Чакчыл формадагы этиштик баяндоочтор. Кошмо сүйлөмдүн тутумундагы багыныңкы жөнөкөй сүйлөмдүн баяндооч мүчөсү чакчыл формада болот.

Мисалы: Шашып **баратып**, унутуп **калыптыр**. Эрте **турup**, сабакка жөнөдүм.

Шарттуу -са уландысындагы этиштик баяндоочтор. Мындей баяндоочтордо боло элек кыймыл-аракет каалоо, тилөө максатында айтылат.

а) **-са** уландысындағы баяндоочтор. *Болот бул ишке эрте киришсе.* Сабакка көчигүү деген такыр **болбо-со.** Студенттер, окуу процессинде бири-бираңыр менин кыргызча **сүйлөшсөңөр.**

б) **-са** формасындағы баяндоочторго суроону билдириүүчүү **-бы** мүчесү уланып, арсар кыймыл-аракетти билдирип калат.

Мисалы: *Театрга барсамбы? Айылга барып келсемби?* Нөгизги докладды Арсенге *тапшырсамбы,* же Акбаргабы? Сынакка бүгүн *даярдансамбы?*

в) Шарттуу **-са** уландысындағы этиштик баяндоочторго боло, керек жардамчы сөздөр жалганып, каалоону, суранычты билдирип.

Мисалы: *Телефон чалып койсоң боло.* Жолдо келе жатса керек. Айткан сөздү *тыңдасаң боло.* Жооп берип койсоң боло. Ырдагысы көлип жатса керек.

3. Кыймыл атоочтук баяндоочтор

Кыймыл атоочтук баяндоочтор. **-уу, -ыш, -мак** уландыларында турган кыймыл атоочтор баяндооч болот.

а) **-уу.** Мисалы: *Анын ою – шаарга баруу.* Асандын тилеги – студент **булуу.** Аскардын максаты – аспирантурага **өтүү.** Башкы максаты – **женүү.**

б) **-ыш.** Максаттын эс-дарты – **күрөш.** Батманын кияллы – Лондонго **барыш.** Канаттын ойлогону – биринчиликти **алыш.**

в) **-мак.** Санжар мықты **окумак.** Мен жайлоого **бар-макмын.** Мектептин директору районго **бармак.**

г) **-уу, -ыш** уландыларындағы кыймыл атоочтор жатыш жөндөмөдө туруп баяндооч болот.

Мисалы: Чан уюлгуп асманга **чыгууда.** Асан сабакка күндө **келүүде.** Студенттер китепканага **барышууда.**

Атоочтук баяндоочтор

Зат атоочтук баяндоочтор

Мисалы: Сабырдын түбү – сары **алтын**. Анын аты – **Азамат**.

Баяндооч болуп түшкөн зат атоочтор жөндөмө мүчөлөрдө турат.

а) Атооч жөндөмөсүндө турган зат атоочтук баяндоочтор.

Мисалы: Жакшы сөз – жарым **ырыс**. Ат жаныбар – ошондой **мал** (Ч.А.). Эртеден бери каш карайгыча балдардын караганы – **аттары** (Ч.А.).

б) Жатыш жөндөмөсүндө турган зат атоочтук баяндоочтор.

Мисалы: Акбардын үү **Ошто**. Мал **жайлодо**. Айзада **китеңканада**.

в) Чыгыш жөндөмөсүндөгү зат атоочтук баяндоочтор:

Мисалы: Бул кат **Түлкүбайдан** (К.Ж). Бул комуз **өрүктөн**. Коноктор **Ысык-Көлдөн**.

г) Аналитикалық формадагы заттык баяндоочтор:

Атооч, жатыш, чыгыш жөндөмөсүндөгү заттык баяндоочторго эле, экен, эмес, го, сыйктуу, көрүнөт, тура, окошоо деген жардамчы сөздөр айкашып келет.

Мисалы: Деги өзү тың **жигит экен**. Тиги келаткан **Айша го**. Жүзү **коло сыйктуу** (Ч.А.).

Сын атоочтук баяндоочтор

а) Тубаса сын атоочтон турат. Мисалы: Мектептин ичи – **кенен, жарык**. Айнанын жоолугу – **кызыл**.

б) Туунду сын атоочтон турат.

-дуу, -сыз, -дай. Мисалы: Аттары **ыргайдай**, өзүлөрү **торгойдой** (жомоктон). Асел – **акылдуу**. Ойгонсо жанчып салгансып башы **зилдей** (Ч.А.). Тунарган көк асмандын шаңында тиги ак карлуу тоолор **бараандуу** (Ч.А.). Ай – **сүттөй** (Ч.А.).

в) Кош айтылган сын атоочтук баяндоочтор: Мисалы: Алмалар **чоң-чоң, кызыл-тазыл**.

г) Баяндоочторго **эң, өтө, абдан** деген күчөтмө сөздөр тутумдашат: Мисалы: **Максатың *абдан жакиши***.

д) Сын атоочтук баяндоочторго аналитикалык форманттар тутумдашат. Мисалы: **Балалық кез *эң сонун* *екен***.

Сан атоочтук баяндоочтор

Мисалы: **Ал – биринчи.** Баары – **беш жүздөй.** Бул – **үчтөн бири.** Ал он **сөгизде.**

Ат атоочтук баяндоочтор

Ат атоочтун бардык түрлөрү баяндооч болот.

а) Жактама ат атооч. Мисалы: **Ошол Жолой *менмин, балдарым* (К.Ж.).**

б) Шилтеме ат атооч. Мисалы: **Биздин айыл – *тети-гил*.**

в) Сурама ат атооч. Мисалы: **Аты-жөнүң *ким?***

г) Өз деген ат атооч, жалпы таандык мүчөлөрдө турган ат атоочтор баяндооч болот: Мисалы: **Бул – анын *өзү.***

д) Чыгыш, жатыш жөндөмөсүндө турган ат атоочтук баяндоочтор.

Мисалы: **Чыныгы демократия *бизде.***

е) Ат атоочтук баяндоочко аналитикалык баяндоочтук формалар уланат.

Мисалы: **Маселе *анда эмес.* Китеп *менде экен.***

Тактоочтук баяндоочтор

Тактооч сөздердүн баяндоочтук милдети – ээгө сөнгүл орун тартиби менен шартталат.

Баяндоочтор орун, өлчөм, мезгил, сыпат тактоочтук баяндоочтордон турат. Мисалы: **Али күн *эрте.* Экзамен – *эртөн.***

БАЯНДООЧТУН ТУТУМУ

1. Жөнөкөй баяндооч бир сөздөн турат. Мисалы: **Марат биринчи курста *окуйт.***

2. Тутумдаш баяндооч эки же андан ашык сөздөрдөн турат.

а) Этиштерден турат: Мисалы: Уурулар анча ашык-пай **кетип баратты** (Ч.А.). Таң алдындағы шоокумдуу түндө ач бөрү кубандаған караан болуп **жортуп келатты** (Ч.А.). Аба ырайы катуу **бузулуп кирди** (Ч.А.).

б) Баяндоочтордун кайталанып келишинен түзүлөт. Мисалы: **Акмат келсө келсин. Киного барса барсын. Бакылдайсың эле бакылдайсың.**

в) да бөлүкчөсү аркылуу жасалат: Мисалы: **Ал да кет. Көр да кел.**

г) Эки тутумдуу этиштердин бир нече жолу кайталанып айтылыши аркылуу түзүлөт. Мисалы: **Кете берет, кете берет, кете берет, анан бир шаарга жеттөм** (жомоктон).

д) Этиштен турган баяндоочтордун кайталанып айтылышинаң түзүлөт. Мисалы: **Токто, токто, таштай көрбө!**

3. Сөз айкаштарынаң турат. Мисалы: **Калп менен чындык ортосу *канча күндүк жол?***

4. Толук маанилүү сөзгө қүчтөмө, тангыч, көмөкчү жандооч сөздөрдүн айкалышып келишинен жасалат. Мисалы: **Күлүк элем** элирген. **Ойлогон оюбуз, тилегибиз эл, келечек жөнүндө.**

5. Туруктуу фразеологиялык айкаштардан турат. Мисалы: **Театрга барууга көңүлүм күштар.**

6. Мекеме, газета, журнал, мамлекеттик чарба ж.б. аттарынаң турган сөз айкаштарынаң турат. Мисалы: **Бул – областтагы алдыңкы орто мектеп. Газета-нын аты – Кыргыз түусү.**

Баш мүчөлөрдүн ортосунда сыйыкчаның коюлушу

а) Эгерде сүйлөмдүн баяндоочу атооч сөздөрдөн туруп, III жактагы ээ менен байланышта болсо, ээ мөнен баяндоочтун ортосуна сыйыкча коюлат. Мындай

сүйлөмдө баяндоочтук форма ээгэ карай соңчул орун тартиби менен мүнөздөлөт. Мисалы: *Сабырдын түбү – сары алтын*. Акмат – *студент*. 12 парель – *космонавтика күнү*.

Ээ (III жакта) – баяндооч (атооч сөздөн турса) – соңчул

Эгерде мындай сүйлөмдө ээ менен баяндоочтун орун тартиби өзгөрсө, анда алардын синтаксистик кызматы да өзгөрөт.

Мисалы: *Аскар – студент* (баяндооч). *Студент* (ээ) – *Аскар*.

б) Баяндоочтору субстантивдешкен сөз түркүмдөрүнөн жана ушул, ошол, булар, өзү, тигил, тетиги ж.б. ат атоочтордон турса, ээ менен баяндоочтун ортосуна сыйыкча коюлат.

Мисалы: *Шайтандай азгырган – ошол* (Ш.Б.). *Баарын кылган – ушул*.

АЙКЫНДООЧ МҮЧӨЛӨР

Айкындооч мүчөлөр сүйлөм ичинде баш мүчөлөрдүн бирине багыныңкы абалда болот жана аларды маани жагынан айкындалап, толуктап, бышыктап турат.

Айкындоочтор аныкталгыч жана көбүнчө аракет процесси менен катышта болуп, алардын ар түрдүү кырдаалдарын билдириүүчү мүчөлөр болуп саналат.

Айкындооч мүчөлөр өз ичинен толуктооч, аныктооч жана бышыктооч болуп үчкө бөлүнөт.

Толуктооч

Толуктооч – сүйлөмдө эң кецири колдонулган мүчө.

Толуктооч кыймыл-аракет багытталган, т.а., кыймыл-аракет менен тике же кыйыр байланышкан

объектти билдирип, сүйлөмгө толуктук маанини киргизип турат.

Мисалы: *Тынчтык согушту жөнөт. Мен апамды жакшы көрөм.*

Сейрек учурларда толуктоочтор атооч сөздөргө бағыныңқы абалда болуп, аларга толуктук берип турат. Мисалы: *Элге тынчтык көрек.*

Толуктоочтун милдетин аткаруучу сөз түркүмдөрү жана структурасы

Толуктоочтук милдетти зат атоочтор, объектилик маанидеги жактама, шилтеме ат атоочтор жана *ким, эмне, кайсы ж.б.* деген сурاما ат атоочтор аткарат.

Мисалы: *Айжамал экзаменге даярданды. Айша Берметке жолукту. Калысынан сизге кезиктим. Кимге телефон чалдың?*

Зат атоочтон турган толуктоочтор. Зат атооч толуктоочтун милдетин аткарат.

а) Зат атооч кыйыр жөндөмө мүчөлөрүндө (атооч, иликтен башка: барыш, табыш, жатыш, чыгыш) туруп, толуктооч болот.

Мисалы: *Даниярга жулкунду* (Ч.А.). *Ошол күнү Орosalы карыя мени Токтогулга ээрчитип жөнөдү* (Ж.Б.).

Барыш, жатыш, чыгыш жөндөмөдө толуктоочтор да, бышыктоочтор да турат. Мынданай учурда толуктоочту бышыктоочтон айырмалоо көрек.

Толуктоочтор кыймыл-аракет багытталган объектини билдирип, аларга *кимге? эмнеге? кайсыга? кимди? эмнени? кимде? эмнеде? кимден? эмнеден?* деген суроолор берилет. Мисалы: *Мен апама (кимге?) бардым. Кителип Берметтен (кимден?) алдым.*

Бышыктооч мүчөлөр кыймыл-аракеттин ар кандай кырдаалдарын: мезгилин, ордун, сын-сыпатын, сан-

өлчөмүн ж.б. билдирип, аларга качан? каякка? кайда?
кайдан? каяктан? эмне үчүн? эмне максатта? эмне се-
бептен? ж.б. деген суроолор берилет.

Мисалы: *Мен Ысык-Көлгө (кайда?) бардым. Асан Таластан (кайдан?)* келди.

б) Атоочтордун айрым объектилик маанидеги түр-
лөрү (жактама, шилтеме) жана ким? эмне? кайсы? ж.б.
суроолор толуктооч болуп келет.

Мисалы: Ооба, ошент, *бизге тууралана турган*
жөнүң жок (А.Ү.). *Ысык-Көл, сени сүйдүм, сени ырда-*
дым (А.О.). *Кимге кайрылуум керек? Кайсы* окуяны ай-
тып жатасың?

в) Зат атоочтон башка сөз түркүмдөрү жөндөмө
мүчөлөрдү кабыл алышп, субстантивдешкенде толук-
тоочтук милдетти аткарат.

Мисалы: *Баланын басканынан жыгылганы көбөйдү*
(А.Т.). *Көйнөктүн кызылына* көзү түштү. *Тапшырма*
экөөнө берилди.

г) Зат атоочко же заттанган сөз түркүмүнө үчүн, жө-
нүндө, *тууралуу, менен, көре, жанаша, карай, караган-*
да, туурасында, көлгенде деген жандооч сөздөр айка-
шып келип толуктооч болот.

Мисалы: *Адам сыйды ишине жараша* көрөт. Аза-
мат *Белекке караганда* улуу. Жакында эле *ал туура-*
лую уккан болчу (Ж.М.).

Тике толуктооч

**Кыймыл-аракет тике багытталган объектти көр-
сөткөн толуктоочтор тике толуктоочтор деп аталац.**

Мисалы: Чоң эне *бешикти термеметти*. *Сөздү син-*
ген жерге айт.

а) Тике толуктоочтор табыш жөндөмөдө турат.

Мисалы: *Жазған катын* көрсөтчү (К.Ж). Эл *аман-*
дыкты тилейт, душман *жамандыкты* тилейт (ма-

кал). **Жыйналышты** Чүкөбай ачып, **сөздү** Жутабайга берди (К.Б.). Учөө төң жер боортоктот **чөпту** сойлой жата калышты (Ч.А.).

б) Тике толуктооч жөнүндө, тууралуу деген сөздөрдүн айкалышып келүүсү менен да жасалат.

Мисалы: **Сен жөнүндө** айтты. **Иш тууралуу** сүйлөштүк.

Тике толуктоочтун табыш жөндөмөсүндө айтылышы жана **көмүскөдө** калышы.

Сүйлөмдө кыймыл-аракеттин объектиси болуп келген тике толуктооч конкреттүү, бирин-серин учураган аттарды билдирсе, аларга табыш жөндөмөсү уланат.

Мисалы: **Ташкенди** биринчи көрүшүм (К.Б.). **Ала-Тоону** сагындым. **«Каныбекти»** окудум.

Эгерде сүйлөмдө кыймыл-аракеттин объектиси болуп келген тике толуктооч бир өңчөй предметтердин, кубулуштардын бир түрүн билдирсе, анда табыш жөндөмөсү көмүскөдө калат.

Мисалы: **Мен жаңы китеп** (китепти) сатып алдым. **Ата-энем мал** (малды) багат.

Кыйыр толуктооч

Кыйыр толуктооч аракет процессине кыйыр түрдө катышта болот да, **кыймыл-аракет** багытталган **объектти** кыйыр түрдө көрсөтөт.

Мисалы: **Мен досумдан** сыр жашыrbайм. Күндөрдүн биринде эчки **улактарына** мындаи деди (жомоктон).

Зат атоочторго жана субстантивдешкен башка сөз түркүмдөрүнө барыш, жатыш, чыгыш жөндөмөлөрдүн мүчөлөрү уланып жана жандоочтор айкашып келип, кыйыр толуктоочтук милдетти аткарат.

Мисалы: **Ошол гүлдөн** **Жамиилага** сыйлык кылыш берген эле (К.Б.). Өлбөгөн адам алтын **аяктан** суу ичет (макал). **Айданадан** кат келди. **Ырыстууга** жуучу ке-

лет, ырысы жокко доочу келет (макал). *Ырдын көзеги Жамийлага* келди.

1. Жөндөмө мүчөлөрдө турган кыйыр толуктоочтор.

а) Барыш жөндөмөсүндөгү кыйыр толуктооч.

Мисалы: Ага окишогон душмандарга, зыянкечтергө жана *каракчыларга* жер бөтиндө орун жок (Ч.А.).
Бул өрөөн сууга мол.

б) Жатыш жөндөмөсүндөгү кыйыр толуктооч.

Мисалы: *Каныбекте* күнөө жок эле (К.Ж.). *Абакирде* уйку жок.

в) Чыгыш жөндөмөсүндөгү кыйыр толуктооч.

Мисалы: *Ысмайылдан* кат барбы же жокпу деп ырымга бир ооз сурабаганы Сейде үчүн шектүү (Ч.А.).
Кап, *өзүмөн* эле көтти (Ч.А.). Бирок калың *дүбүрттөн* анын ач кыйкырыгы үзүл-кесил угулат (Ч.А.).

2. Жандоочтор аркылуу уюшулган кыйыр толуктоочтор.

Кыйыр толуктоочтор менен, учун, боюнча, тууралуу, жөнүндө, туурасында, көрө, жараша, карата, карай ж.б. жандоочтордун айкашып келиши менен жасалат.

Мисалы: Ушуну билиш *мен үчүн маанилүү* (Ч.А.).
Ал жөнүндө укканбыз. Күш *канаты менен* учат, *куйругу менен* конот (макал).

Жөнөкөй жана тутумдаш толуктооч

1. Жөнөкөй толуктоочтор бир сөздөн турат. Мисалы: Азамат *комузду* колуна алды. *Өзүм түшүүчү* үчүнчү *шарды* мыктап жасадым (К.Э.).

2. Тутумдаш толуктооч эки же андан көп сөздөрдөн турат.

Өз ара ажырагыс биримдиктеги айкалыштардан турат. Мисалы: *Бектурган көп сүйлөгөндү* жактырбаган, эткелинен келген токтоо киши (Ч.А.). *Өзүлөрүн шайыр алып жүргөнгө* үйрөттү.

Аныктооч

Сүйлөмдө аныкталгыч болуп түшкөн нерсенин сын-сыпатын, сан-өлчөмүн, ирээтин, бир жакка таандыктыгын билдириген айкындооч мүчө аныктооч деп аталат.

Мисалы: Алагар көздөрү түндүктөн түшкөн куттай балбылдайт (Ч.А.).

Аныктооч кандай? кайсы? кимдеги? эмнедеги? кайдагы? качанкы? каердеги? кимдин? эмненин? кандайдын? канчанын? канча? нече? канчанчы? неченчи? деген суроолорго жооп берет.

Мисалы: Кымбат баалуу карагаттар, ар түрдүү өрүктөр, алмалар, мөлтүрөгөн алчалардын түрлөрү эң эле көп.

Аныкталгыч. Аныкталгыч – аныктооч мүчөлөр тарбынан аныкталып жаткан сандык же сапаттык белгилердин объектиси, предмети катары келген сүйлөм мүчесү.

Мисалы: Дүкөндөн кызыктуу китеп сатып алдым. **Алиманын кызыл, жашыл, сары жоолуктары** бар.

Аныкталгыч зат атоочтон, зат атоочтон сез жасоочу мүчөлөр аркылуу жасалган сын атоочтон жана тактоочтордон, субстантивдешкен сын атоочтордон турат.

а) Аныкталгыч зат атоочтордон турат.

Мисалы: Кыйырсыз талаа томсоруп жатат (Ч.А.). **Келечектүү муундар** бул жерди бөрекелүү Анархай деп даңазалашар (Ч.А.).

б) Зат атоочтон жасалган сын атоочтон турат.

Мисалы: Бакыт быыйыл мыкты ишмер катары сыйланды.

в) Аныкталгыч зат атоочтон жасалган тактоочтон турат.

Мисалы: Керим Москвага эки-үч айлап кетет.

г) Аныкталгыч субстантивдешкен сын атоочтордон турат: **Бетинин кызылы** кетип, тотугуп калган экөн.

Эгерде аныкталғыч таандық мүчөдө турса, аныктооч катары бардық сөз түркүмү келе берет.

Мисалы: *Күлгөндүн билгени бар* (макал). *Абакирдин трактору ордунаң жылды* (Ч.А.).

Аныкталғыч катары бардық сүйлөм мүчөсү келе алат.

а) Аныкталғыч ээниң милдетин аткарат.

Мисалы: *Балким, Сейденин бактысы да ошондо ушул сыйктуу ара чолодо ачылып келди бекен* (Ч.А.). *Ар бир адамдын өлүмү ал үчүн акыр заман эмеспи* (Ч.А.).

б) Аныкталғыч толуктоочтун милдетин аткарат.

Мисалы: *Ошондон уламбы, Аєдийдин көңүлүнө дүпөйүл дүрбөлөң түштү* (Ч.А.). *Касымдай ынагына жолугар бекен* (Ч.А.).

в) Аныкталғыч баяндоочтун милдетин да аткара алат.

Мисалы: Мекеним – *кең Москва таалай чачкан, Мекеним – Украина алтын баскан* (К.М.).

г) Аныкталғычтын милдетин бышыктооч да аткарышы мүмкүн. Мисалы: *Акайдын атасынын үйүнө бардык* (М.Ж.).

Аныктоочтун милдетин аткаруучу сөз түркүмдөрү жана структурасы

Аныкталғычтын сыйн-сыпатын, сан-өлчөмүн, бир жакка таандық экендигин билдириген айкындооч мүчөнүн бири аныктооч болуп эсептелет.

Мисалы: *Жакши ат – адамдын канаты. Айдар үстүнө жаңы көйнөк, жаңы костюм кийген.*

Аныктооч аныкталғыч менен ыкташуу (эгерде аныкталғычтан мурун турса) жана таандық байланыш аркылуу байланышат.

Мисалы: **Күлүк ой, узун санаа түпсүз** кыял Ажарды курчап алды (К.Б.). Чытырман токойдун ортосунда **күзгүдөй тунук** көлү бар (жомоктон).

Аныктоочтун милдетин негизинен сын атоочтор жана сан атоочтор, андан тышкарды атооч жөндөмөдөгү зат атоочтор, ат атоочтордун айрым түрлөрү, атоочтук, кыймыл атоочтор аткарышат.

Егерде аныктаалғыч таандык мүчөдө турса, аныктоочтун илик жөндөмөдө турушу сакталат.

Мисалы: **Аламдын белеги дайыма жанымда. Мугалимдин тапшырмасы** аткарылды.

Сымал, жөнүндө, тууралуу, туурасында деген жандоочтор айкашып келген сөздөр аныктооч болот.

Мисалы: **Келечек тууралуу** көп ойлоном. Аны **кенде өткөргөн турмушу жөнүндө** жомоктор аябай кызыктырчу (С.С.).

Өз ара ажырагыс айкалыштар, фразеологиялык айкаштар аныктооч болот.

Мисалы: **Канына сиңген адат калмакпы. Кой оозуна чөп албаган** Бейшен ооз ачпады.

1. Сын атоочтон турган аныктоочтор.

Аныктоочтун милдетин сын атоочтор аткарат. Сын атоочтон турган аныктооч мүчөлөр аныктаалғычтын түрдүү сапаттарын билдириет. Сын атоочтон турган аныктооч аныктаалтычка карай төрчүл орунда болот.

Мисалы: Алар **Байдамталдын ак кардуу төрүнө** чыгышат (Ч.А.). Алама **гүлдүү** көйнөк сатып бердим.

1) Сын атоочтук аныктооч унгү түрүндө жана атооч жөндөмөдө туруп, аныктаалғыч менен ыкташуу жолу менен байланышат.

Мисалы: **Айнаш – ак жуумал, кара каш, кара көз, сулуу** кыздардын бири.

2) Аныктооч илик жөндөмөдө туруп, анын бир жакка таандык экендигин көрсөтөт жана таандык байланыш аркылуу байланышат.

Мисалы: **Университеттін** китепканасы эртеден көчке чейин иштейт. **Каракаш айымдын** дасторкону адаттан тыш толо болду (Ч.А.).

3) Күчтүүчү маанидеги жардамчы сөздөрдүн айкашуусу менен жана күчтөмө даражаны уюштуруучу формалар аркылуу жасалат.

Мисалы: Эшик-терезеден **канкара** түтүн уюлгуп, чатырдан **кочкул** жалын оргуйт (С.Ө.). **Өтө бийик тоолор** – биздин өлкөдө.

Аныктооч аныкталгычка карай багыныңкы абалда болот.

Сын атоочтон турган аныктоочтун сүйлөмдө ээлеген ордуун аныкталгычка карай төрчүл абалда турушу – анын мүнөздүү белгиси болуп саналат.

Мисалы: **Жаман** адам белгиси өз камы үчүн жүгүрөт, **жакшы** адам белгиси эл камы үчүн жүгүрөт.

Сын атоочтон турган аныктоочтун структурасы

а) Тубаса сын атооч аныктооч катары келип, өн, түс, сапат, даам, салмак же көлөмдү билдириет.

Мисалы: **Бийик** абада бүркүт айланат. **Кооз** гулдөр ого бетер көрк берет.

б) Туунду сын атоочтор аныктооч болуп, өн, сапат, даам, салмак, көлөм белгисин көрсөтөт.

Мисалы: **Көгүлтүр** түтүндү көлдү көздөй түртөт (А.Т.). **Обочороок** дасторкондон чай ичүүдө (Т.С.). Мен ошол **каардуу** согуштун катышуучусу күбөсүнөнмүн (В.П.Беляев).

в) Кайталанма сын атоочтор жана уңгу сын атоочторго эң, өтө, абдан, аябагандай, шумдуктуудай деген күчтөмө бөлүкчөлөр тутумдашып, аныктоочтун белгилерин күчтүп көрсөтөт.

Мисалы: **Эң жооптуу**, **эн кыйын** иш мугалимдин иши дээр элем. **Anапакай тармал** булуттар көпкөк асманын ар кай жеринде бейкам каалгып үргүлөшөт (Ч.А.).

г) Аныктоочтук милдетти -луу, -сыз, -дай, -мер, -дак, -чан, -гыч, -ыңкы, -ык, -гыр, -чаак, -калан сыйктуу мүчөлөр аркылуу жасалган туундуу сын атоочтор аткарып, аныктаалгычтын ар кандай белгилерин билдириет.

Мисалы: *Анын кайраттуу үнүндө ачуу ыза аралашикан толкундуу ыргак бар. Талбас эмгек тоодой тоскоолдуктуу жөнүп чыгат.*

д) Ажырагыс биримдиктеги сөз айкалыштарынан, фразеологиялык айкаштардан турган аныктоочтор.

Мисалы: Энеси – *ичке бойлуу, кууш көз, кыйгач каш, ак жүздүү аял* (К.Ж.). *Өзү кагелес кыргый көздүү, ак жүздүү кызы* (К.Ж.). *Шыңга бойлуу, чап жаак, кара сур жигит биздин группада окуйт.*

2. Сан атоочтон турган аныктоочтор жана анын структурасы

а) Эсептик сан атоочтор аныктоочтук милдет аткарат.

Мисалы: *Арадан он беш күн өттү. Айылдын үстүн-дөгү адырда мен бала чакта билген эки зор төрек болор эле* (Ч.А.). *Курулушта эки абышка арабанын дөнгөлөгүн жасап жатышты* (К.Б.) *Чоңтору үч жаш улуу* (Ч.А.).

б) Бөлчөк сан атоочтор (үчтөн бир, ондоң бөш ж.б.) аныктоочтук милдет аткарат.

Мисалы: *Күндүн энергиясынын алты миллиарддан бир бөлүгү гана жөргө жетет* (С.К.).

в) Чамалама сан атоочтор (ончо, жүздөй, элүүгө жакын, жыйырма чакты ж.б.) аныктоочтук милдет аткарат.

Мисалы: *Биздин өлкөдө сексенден ашулун улут жашайт. Жер жүзүндө 8500гө жакын түрдүү күш бар* (М.Г.). *Жыйналышка жүздөй киши катышты. Үч-төрт майда күүлөрүн тарттырып көрдү* (К.Ж.).

г) Чыгыш жөндөмөдө турган топ сандар аныктоочтук милдетти аткарышат.

Мисалы: *Колубузга эки-үчтөн* дептер тийди. Биз **он-ондон** бөлүндүк. Жакши *тартканыңарга экиден* карандаш, дептер, жаман *тартканыңарга бирден* берет (Т.С.).

д) Аныкталгыч ун, кумшекер, май, центнер, кап ж.б. сыйктуу сөздөрдөн турса, сан атоочтон турган аныктооч анын сан-өлчөмүн так көрсөтөт.

Мисалы: *Үч кап* таруунун жанында эки келин соку күйшөп туруптур (М.Э.). Быйыл «Кулунду» айылы пахтадан **отуз төрт центнерден** түшүм алды.

е) Иреттик сан атоочтор аныктоочтук милдетти аткарат.

Мисалы: *Толгонай менен Күмүш байбиче үчүнчү катарда отурган* (А.У.). **Экинчи** жылы жетимге мастерскойдан иштөөгө уруксат этти (К.Б.). **Биринчи** сентябрь – окуу жылышын башталышы.

3. Ат атоочтон турган аныктоочтор жана анын структурасы.

1) Ал, ошол, ошо, ушул, ушу, *тигил, тиги, төтигил, бул, бу, кайсы, эмне* деген ат атоочтор аныктоочтук милдетти аткарат:

а) Аталган ат атоочтор уңгу түрүндө аныктоочтук милдетти аткарат.

Мисалы: *Tиги* атчан колун батышка карай шилтегени эми Зарылга даана көрүндү (Т.С.). **Ошол** кызынын кийимдерин Анархан менен Дарыяхан тиккен (К.Ж.).

б) Аталган ат атоочтор илик жөндөмөдө туруп, аныктоочтук милдетти аткарат.

Мисалы: *Мунун* тикчийгөн кулагы өйдө-ылдый болуп кыймылдап турат (И.Т.). **Анын** жакшылыгынан биз ушинтип отурбайбызбы (К.Ж.).

2) Кандай? канча? нече? канчанчы? неченчи? ар бир, ар кандай (ар кайсы), эч бир, бардық, кээ бир, кайсы бир, кай бир, ар түрдүү, эч кандай деген ат атоочтор анык-

тоочтук милдетти аткарат. Аныкталгыч менен ыкташуу байланышы аркылуу байланышат жана аныктоочко карат төрчүл орунда жайгашат.

Мисалы: *Ар кандай зор иш адегендө аңча байкалбаган кичинеден башталат* (Т.С.). Жыйналышка **бардык студенттер катышты. Кээ бир студенттер сабакка катышпайт.**

3) Мен, биз, сөн, сиз, силөр, сиздер, алар, ким (эмнө), эч ким, эчтеме, эч кайсы, эч нерсе, эч нерсе, баары, ал ким, ал неме деген аныктоочтор илик жөндөмөдө туруп, изафеттик¹ формадагы аныкталгыч менен байланышып, аныктоочтук милдет аткарат.

Мисалы: **Эч кимдин караанын** көргөн жок (М.Э.). Райкомдун секретары Кашкатаев **анын катын** окуп берди

(Ч.А.). Бермет алардын сөзүн кызыгуу менен тыңшады.

4. Зат атоочтон турган аныктоочтор.

Зат атоочтон турган аныктоочтор аныкталгыч менен ыкташуу байланышы аркылуу байланышат.

Мисалы: *Устүндөгү көрпө* ичиги менен суукту тоотор эмес. Алардын ичинде **калтар** ичик, алты асыйлык жалаң **кумуш** ээр токум бар (Т.С.). Анын жанындағы **сүусар** тебетей, жашыл нооту тыш **түлкү** ичик кийген (К.Ж.).

Илил жөндөмөсүндөгү заттык аныктоочтор.

Мындай учурда аныктооч аныкталгыч менен ыкташуу жолу менен байланышат;

а) Аныктооч илил жөндөмөдө туруп, таандык мүчө уланып турган аныкталгыч менен байланышат.

¹ Абдықул Жапар. Синтаксический строй кыргызского языка. II т., Б., Мектеп, 1992, 10-б.;

ИЗАФЕТ (араб. *il-idafatu* 'добавление') – особая конструкция тюркских и иранских языков, включающая два существительных, из которых одно определяет другое. Изает похож на конструкции с управлением в русском языке. В.Д.Стариченок. Большой лингвистический словарь. Ростов-на-Дону, 2008, 105-б.

Мисалы: Эмесе, ошентип жол караган **эненин** эң акыркысы мөн болоюн! (Ч.А.) – А, кагылайын, ал **Балтабайдын** баласы эмесли (К.Б.). Жарышта **кулуктүн** күлүгү чыгат. Алышта **балбандын** балбаны чыгат. **Алдагандардын** тилине кирбегин, мен акмын (Ш.Б.). **Асылдын** акылы бирөөнүн өмүрүнө кыянаттык кылбайт (Т.С). **Үйдүн** ээси, **баланын** атасы болду.

б) Илик жөндөмөсү түшүп да айтылат. Мындај учурда аныктоочтор бир өңчөй нерселердин, же буга чейин белгисиз, же мурун сөз болбогон нерселердин белгилерин билдириет.

Мисалы: **Эне мәэримин** көрүп чоңойду. **Сөз чебери** элди, элдин тилин, маданиятын даңқтайт. **Адам дүйнөсү** – өчпөгөн үмүт (макал).

5. Атоочтуктан турган аныктоочтор.

в) -ган, -ар, -бас, -уучу, -а (й) + элек аркылуу уюшулган атоочтуктар аныктоочтук милдетти аткарат. Мисалы: **Күркүрөгөн** күз да келди. **Уккан** кулакта жазык жок (макал). Мен уялам, мына мындан уялам, **Көзгө толор** бир чоң эмгек кылбагам (А.О.). **Билем** элек адамга баары жаңылык.

6. Кыймыл атоочтон турган аныктоочтор.

г) -мак, -уу, -ыш мүчөлөрү аркылуу жасалган кыймыл атоочтор аныктоочтук милдетти аткарат.

-мак мүчөсү аркылуу уюшулган аныктооч демейде атооч жөндөмөдө турат, кәэде илик жөндөмөдө да турушу мүмкүн.

Мисалы: **Бармак** киши эмес беле. **Алмактын** бермеги бар.

-уу, -ыш мүчөсү аркылуу жасалган аныктооч илик жөндөмөдө туруп, аныктоочтук милдетти аткарат. Бирок, илик жөндөмөнүн мүчөсү түшүп да айтылат. Мындај учурда аныкталгыч таандык мүчөнү кабыл алат.

Мисалы: **Биздин** өлкөдө **билим берүүнүн** жолдору мыкты иштелип чыккан. Терөң **билим алыштын** жо-

лу – жакшы окуу. Сабакка **даярдануунун** натыйжасы – мыкты баа. **Илим** жолу – татаал жол.

7. **Сымал, сыяктуу, жөнүндө, тууралуу, туурасында** деген жандоочтор айкашып келген сөздөр аныктооч болот.

Мисалы: Аны кенде өткөргөн **турмуш жөнүндө** жомоктор аябай кызыктырчу (С.С.). **Келечек тууралуу** кыялдарым – бүгүнкүдөн сонун, романтикалуу. **Силер сыяктуу** жаштар – биздин келечегибиз.

8. **Өз ара ажырагыс биримдиктеги сөз айкалыштарынан турган аныктоочтор.** Мисалы: Ошондуктан **тынымы жок** өмүрүм, учу-кыйры жок алыс жолго шаштырат (А.О.).

9. **Фразеологиялык айкаштардан турган аныктоочтор.**

Аныктоочтор ажырагыс фразеологиялык айкаштардан турат. Мисалы: Улуу **тоонун бөрүсүндөй улуган** бороон барган сайын борошолоп көз ачырбайт (Т.С.). **Кой оозунан чөп албаган** Өскөнбай түз үйүнө келди.

Жандооч мүчөлөр

Аныкталгычтан кийин келген зат атоочтук аныктооч мүчөлөр жандооч мүчө деп аталат.

Жандооч мүчөлөр аныктоочко айкашып келет. Мынданай учурда жандоочтор аныкталгычтан кийин келет.

Мисалы: **Жумабай карыя** бир ат, эки араба таап кайтты. **Айдар инженер** жыйналышты ачты. **Гүлай тентек** улактай секирип оюнга тойбойт. **Шатман аке күзөтчү** болуп иштейт.

Жөнөкөй жана тутумдаш аныктоочтор

1. Бир сөздөн турган аныктоочтор жөнөкөй аныктоочтор деп аталат. Мисалы: **Булбулдуун үнү** мурункудан алда канча жакынады.

2. Эки же андан ашык сөздөрдөн турган аныктоочтор тутумдаш аныктооч деп аталац. Мындай аныктооч: а) өз ара ажырагыс айкалыштардан жана б) фразеологиялық айкаштардан турат.

Мисалы: **Шайманы кеткен душман акыркы күчүн салып тырышып жатат** (Ш.Б.). **Оозунан сөзүн алдырыган** Бекиш жерди карады.

Бышыктооч

Кыймыл-аракеттин сын-сыпатын, сан-өлчөмүн, ордун, мезгилин, себебин, максатын ж.б. билдируүчү айкындооч мүчөнүн бири бышыктооч деп аталац.

Мисалы: **Ысык-Көлгө келдик. Тоодо** эки улагы менен бир эчки турчу экен (жомоктон).

Бышыктоочтун түрлөрү

Бышыктоочтун камтыгын мааниси башка айкындооч мүчөлөргө караганда бай жана ар кыл. Ошондуктан алар өз ичинен бир нече топко бөлүнөт: 1. Сын-сыпат бышыктооч. 2. Сан-өлчөм бышыктооч. 3. Орун бышыктооч. 4. Мезгил бышыктооч. 5. Максат бышыктооч. 6. Себеп бышыктооч.

Бышыктоочтун милдетин аткарууучу сез түркүмдөрү

Бышыктоочтун милдетин төмөнкү сөздөр аткарат:

1. Чакчылдар.

Мисалы: **Мына ошол аргасыздык сага окшогон миллиондорду чүлүктөп жетелеп жүрөт** (Ч.А.) Октуун үнү дагы бир жолу тоо арасын **жаңырыктатып** жок болду (Ч.А.). **Балдар тызылдан** чуркап баратышты (Ч.А.).

2. Тактоочтордун бардык түрү, сын атооч, сан атоочтун айрым түрлөрү.

Мисалы: Бир күнү ал тегирменден **кеч** кайтты. Чолпонбай кемөр кокту мөнен тике **өйдө** чуркады. Айдар **сырдуу** жылмайды. Акыры күүгүп эт-бетинен **эки-уч** аласалып көтти (Ч.А.)

3. Барыш, жатыш, чыгыш жөндөмөсүндөгү зат атоочтор.

Мисалы: Дегинкиси, **Моюнкумга** аттанып чыгарда дал ушундай туюлду (Ч.А.). **Тоолордо** жапайы өскөн алма, алмурут, алча жыгачтарын да көп кездештируүгө болот (Т.С.).

4. Кыймыл атоочтор барыш жөндөмөсүндө туруп же аларга **максатында**, **аракетинде**, **тилегинде** ж.б. дөгөн сөздөр айкашып келип, бышыктоочтук милдетти аткарат.

Мисалы: **Окуу максатында шаарга келген. Иштөө аракетинде жүрөт.**

5. Атоочтук -дай формасында же барыш, жатыш жөндөмөлөрдө туруп, бышыктоочтук милдетти аткарат.

Мисалы: Сабыр **кайғыргандай** сезилет. Тегерек-төгөн бекерпоздор **табалагандай** күлүп калды (Ч.А.).

6. Жандоочтор тутумдашкан атооч сөздөр, тактоочтор бышыктоочтук милдетти аткарат.

Мисалы: Фермерлер **өйдө карай** басышты. Абдилас **үйүн көздөй** бет алды (Ш.Б.).

I Сын-сыпат бышыктооч

Сын-сыпат бышыктооч кыймыл-аракеттин сын-сыпатын, салыштыруу мүнөзүн билдириет.

Сын-сыпат бышыктоочтор **кандай?** **кандайча?** **кантип?** эмне болуп? ж.б. суроолорго жооп берет.

Сын-сыпат бышыктоочтун милдетин аткаруучу сөз түркүмдөрү

1. Төмөнкү учурда сын-сыпат бышыктоочтор кыймыл-аракеттин сын-сыпатын, салыштыруу даражасын көрсөтөт.

а) Чакчыл формадагы этиштер сын-сыпат бышыктооч болот.

Мисалы: *Бат эле корулдал* уйкуга кетти (М.Э.). *Билип тургандарга жүздөгөн, миңдеген сом акча шамалга сапырылып* учуп жатты (Ч.А.). Эжөмди *төгөрек-теп* уйрулө калдык (М.Э.).

б) Тактоочтор сын-сыпат бышыктооч болот.

Мисалы: *Жел серүүн жортту* (Т.С.). Айна *акырын шыбырады*.

в) Туруктуу фразеологиялык айкаштар сын-сыпат бышыктооч болот.

Мисалы: *Шордуу бала көз жашын көл кылышып ыйлай берет болчу* (К.Б.). *Ооз учунан өз ара күбүрөшөт* (К.Б.).

2. Төмөнкү учурда сын-сыпат бышыктоочтор кыймыл-аракеттин аткарылуу мүнөзүн билдириет.

а) Зат атоочтор *менен* жандоочу менен айкалышып келип, сын-сыппаттык милдетти аткаралат.

Мисалы: *Жанболотту эчкинин сүтү менен* багып чоңойтподумбу (Ч.А.). *Болот маселени калыстык менен* чечти.

б) Башка атоочтор сөздөргө *менен* жандоочу айкалышып сын-сыпат бышыктооч болот.

Мисалы: *Көк менен сырдал, кызыл менен* жээктеген.

3. *деп, кылышып, болуп ж.б.* чакчыл этиштер атооч сөздөргө же этиштерге айкалышып келип, сын-сыпат бышыктооч болот.

Мисалы: **Жумушчу болуп иштеп жүрдү.** **Бала кылышып** асырап алғысы келди. Жаман аттуу болуп элгө **чаң салып** кетмек болду (М.Э.).

Сын-сыпат бышыктоочтун структурасы

1. Чакчылдар сын-сыпат бышыктооч болот.

а) Сын-сыпат бышыктоочтор чакчыл формада болот.

Мисалы: *Айттор, балалык чак булбұлдөп артта* қалууда (Т.С.). Экөөнүн ортосунда **чырылдалап** жүрдүм (Ч.А.).

б) Чакчыл формадагы этиштер башка толук мааниндеи сөздөр менен айкашып келип, сын-сыпат бышыктооч болот.

Мисалы: **Бирдемесин издегенсип** күйпөлөктөдү. **Терс деп** айтар менде ал барбы (К.Ж.).

2. Уңгу түрүндөгү тактоочтор, сын атоочтор, тууранды сөздөр жана айрым белги маанисиндеи зат атоочтор сын-сыпат бышыктооч болот.

а) Тактоочтор сын-сыпат бышыктооч болот.

Мисалы: *Унун акырын* чыгарды (К.Б.). Анын унү **көтөрүңкү** чыкты. **Ылдам-ылдам** басууда (Ч.А.).

б) Тууранды сөздөр сын-сыпат бышыктооч болот.

Мисалы: Зал **үү-дүү** боло түштү. Айдар **күрс-курс жөтөлдү**.

в) Сын атоочтор сын-сыпат бышыктооч болот.

Мисалы: *Күн чайыттай* ачылды. Чоң энем **мәзримдүү** жылмайды. Электр шамдар **жылдыздай** жаркырады (К.Б.).

г) Зат атоочтор да сын-сыпат бышыктооч болот.

Мисалы: *Бакиши гүл жыттанат.* Гүлдөр **атыр** жыттанат.

4. Чыгыш жөндөмөсүндөгү сөздөр сын-сыпат бышыктооч болот.

Мисалы: *Бадалдын арасында* **былк этпестен** жатып калышты.

II Сан-өлчөм бышыктооч

Сан-өлчөм бышыктооч кыймыл-аракеттин санын, иретин, аралық, мезгил, жаш, сан ж.б. өлчөмүн билдирип турган айкындооч мүчөнүн бир түрү болуп эсептелет.

Мисалы: Сабакка көнүлүндү **көбүрөөк** бур. Китеп-канада **далайга чейин** болдук. Жарышта **биринчи** келди.

Сан-өлчөм бышыктоочтор **канча?** **нече?** **канчанчы?** **неченчи?** **канча жолу?** **нече жолу?** **канча ирет?** **нече ирет?** **канча эсө?** **нече эсө?** **канчадан?** **нечедөн?** **канчага?** **канча мертебе?** деген суроолорго жооп берет.

Сан-өлчөм бышыктоочтун милдетин аткаруучу сөз түркүмдөрү

1. Эсептик, иреттик сан атоочтор сан-өлчөм бышыктооч болот.

Мисалы: **Андан бери үч келди** (К.Б.). **Менин биринчи** келишиим.

2. Эсептик, иреттик сан атоочторго жолу, **ирет**, **эсө**, **мертебе** деген сөздөр катышып сан-өлчөм бышыктооч болот.

Мисалы: **Экинчи ирет** жолугуп отурабыз. **Үйгө үчүнчү ирет** келди. **Быйылкы түшүм** былтыркыга **караганда эки эсө** көп.

3. Аз, көп, тол-тол ж.б. сан-өлчөм тактоочтор сан-өлчөм бышыктооч болот жана аракеттин сандык катышын билдириет.

Мисалы: **Жыйынга адамдар аз келди.** **Келечегим жөнүндө көп ойлоном.** **Чогулгандар тол-тол** болуп турушат. **Базарбай айылга аз каттайт.**

4. Эсептик сан атооч барыш, чыгыш, кәэде жатыш жөндөмөдө туруп сан-өлчөм бышыктооч болот.

Мисалы: Канат экиге чыкты. Апам сексенден ашты. Калыс кандидаттык диссертациясын отузунда коргоду.

5. Мезгил маанисindеги атоочтор жана тактоочтор сан-өлчөм бышыктооч болот, мындай учурда баяндооч менен башкаруу байланышы аркылуу байланышат.

Мисалы: Илимдин ачылыштары кылымдан кылымга калат. Сипердикине көлкө отура албайм. Кечке иштедик.

6. Эсептик санга же көп, аз деген тактоочторго мезгилдик маанидеги атооч жөндөмөдөгү атооч сөздөр айкашып келип сан-өлчөм бышыктооч болот.

Мисалы: Биз практикада жыйырма күн болобуз. Андан бери эки-үч ай өттүү. Үйгө чейин он мүнөт басышты.

7. Мезгилдик маанидеги тактоочтор жана атооч сөздөр кыйыр жөндөмөлөрдө туруп сан-өлчөм бышыктооч болот.

Мисалы: Анализ үч күндө билинет. Жайлоого эки saatta жеттик. Касым беш-алты күндө келип калат. Акматтын иши таң заардан башталат.

8. Өлчөм маанисindеги сөздөргө жандоочтор айкашып келип сан-өлчөм бышыктооч болот.

Мисалы: Кайрат далайга чейин сабакка даярданды. Арсен көлкө чейин уктай албай жатты.

Сан-өлчөм бышыктоочтуун структурасы

1. Сан-өлчөм бышыктооч атооч жөндөмөдө турат.

Мисалы: Эне мындан мурун эки келгөн (М.Г.). Шарше биздикине үч келди.

2. Сан-өлчөм бышыктооч барыш, жатыш, чыгыш жөндөмесүнде болот.

Мисалы: Жоомарт он сөгизге чыкты. Концерт алтыда башталат.

3. Жандооч формалар катышып, сан-өлчөм бышыктоочту уюштурат.

Мисалы: *Ысык-Көл жыл бою тоңбойт*. Ал бул жерде **көпкө дейре** эс алат.

4. Фразеологиялық айкаштар сан-өлчөм бышыктооч болот.

Мисалы: *Ал көз ачып жумгуча жетип келди*.

5. Толук маанилүү сөздөр эсептик сандар менен айкашып келип сан-өлчөм бышыктооч болот.

Мисалы: *Бир-эки saatта барабыз*. Алар **бир мешок-тон ун, беш килограммдан күмшекер алысты**.

5. Сан атоочторго жолу, *ирет, мертебе*, эсө деген кызматчы сөздөр айкашып келип сан-өлчөм бышыктооч болот.

Мисалы: *Быйылкы түшүм былтыркыдан эки эсө көптүк кылат*. Китеңканага **үч мертебе** бардым. *Ысык-Көлгө биринчи жолу* келишим.

III Мезгил бышыктооч

Мезгил бышыктооч кыймыл-аракеттин аткарылуу мезгилиниң көрсөтөт.

Мисалы: *Эртеси* кайра жолго чыгышты (К.Б.). *Күүгүмдө* келди (М.Э.).

Мезгил бышыктоочтор качан? качанга? качанга чейин? качандан бери? качандан тартып, кайсы убакта? качанкыга? кайсы кездө? кайсы маалда? ж.б. суроолорго жооп берет.

Мезгил маанисиндеги сөздөр, сөз айкаштары жана тактоочтор мезгил бышыктооч болуп келет.

Мисалы: эч качан, алда качан, жаңыдан, жаңы, кәзде, анда-санда, кәэ бирдө, качандыр, бир учурда, ошол чакта, акыркы күндөрү, акыркы убакта, ошондо, анда, бир заматта, заматта, ошол чакта, өмүрүндө, бала чагында, көпкө чейин, андан бери ж.б.

Мисалы: *Ал быйыл* университетке өттүү. *Кечке жуук* үйдө болдук (Т.С.). *Түш оой* араң ашууну ашты (К.Б.). Устунду **азыр** чыгарабыз (Ч.А.).

Мезгил бышыкточтун милдетин аткаруучу сөз түркүмдөрү жана анын структурасы

1. Мезгил тактоочтордон турган мезгил бышыктоочтор жана анын структурасы

Мезгил тактоочтор мезгил бышыкточтун морфологиялык базасын түзөт. Мындай мезгил бышыктоочтор кыймыл-аракеттин ар түрдүү мезгил кырдаалдарын билдирип турат.

а) Өткөн мезгилди билдириүүчү кечээ, былтыр, эбак, мурдагүнү, өгүнү, илгери, алда качан, капкачан, жана, мурун ж.б. мезгил тактоочтор мезгил бышыктооч болот.

Мисалы: *Илгери ушул төгөректеги манжулар менен чабышып жүргөн убакта бу Магнитордун дайыны жок болчу* (Ч.А.). *Маралдарды ал алда качан унутуп койгон* (Ч.А.). *Илгери мындай жорго эр жигиттин күнүна турчу* (Ч.А.).

б) Келер чакты билдириүүчү анан, анда, эртөң, бүрсүгүнү, кийин, эмкиде, жакында ж.б. тактоочтор мезгил бышыктооч болот.

Мисалы: *Мына, эртөң да айылга жөнөйм* (Ч.А.). *Эртөң асма көпүрө аркылуу Байдамталдын төрүнө ба-рыш көрек* (Ч.А.).

в) Учурдагы мезгилди билдириүүчү азыр, быыйыл, бүгүн, эми ж.б. тактоочтор мезгил бышыктооч болот.

Мисалы: *Азыр да кырманда алты арабалык эгин даяр турат* (Ч.А.). *Бүгүн студенттер экзамен тапшырып жатышат*. *Эми бала ушу мектебин кадала карап жатты* (Ч.А.).

г) Мезгил кырдаалы айкын болбогон, бирок багындыруучу компоненттин жардамы менен мезгил кырдаалын билдирген сөздөр (*кайра, дагы, дале*) мезгил бышыктооч болот.

Мисалы: *Кемегенин оозунда эки жакты карабай үнкүйүп шордуу Момун дале отурат* (Ч.А.). *Мен силер-дикине дагы келем.*

д) -гы мүчөсү аркылуу жасалган туунду сын атоочко тактоочту жасоочу -сын мүчөсү жалганып мезгил бышыктооч болот.

Мисалы: *Кышкысын токойдун жумушу аз* (Ч.А.). *Жайкысын жайлоддо эс алдым.*

е) Таандык мүчө жана -ча мүчөсү аркылуу уюшулган тактоочтор мезгил бышыктооч болот. Мисалы: *Азырынча Танабайдын акыбалы жаман эмес* (Ч.А.). *Азырынча айлана мемиреп тынч, аба салкын* (Ч.А.).

ж) Мезгил маанисиндеги сөздөр барыш, жатыш, чыыш жөндөмөлөрдө туруп мезгил бышыктооч болот.

Мисалы: *Күнүгө тээ ээн жаткан жалгын аралаш чийлүү коктулар тараптан иңч чалышта Сейде отун көтөрүп келет* (Ч.А.). *Садырбек жылыга көлгө эс алууга барат* (Ч.А.). Экзаменге *азыртан* даярдануу керек.

з) Кош сөздөрдөн турган мезгил тактоочтор мезгил бышыктооч болот.

Мисалы: *Капчыгай ылдый эртели-кеч ызгаар шамал болот* (Ч.А.). *Илгери-илгериabyшка кемпир болуптур жомоктон.*

е) Сөздөрдүн айкалышынан турган мезгил тактоочтор (бир жолу, бир күнү, бир кездө, бир маалда, бир пастта, ар убак, ар убакта, ар дайым, эч убакта) мезгил бышыктооч болот.

Мисалы: *Бир кездө* бул жерде калың токой болгон (Ч.А.). *Бир маалда* солдаттын бири эси чыккандай кый-кырды (Ч.А.).

2. Зат атоочтордон турган мезгил бышыктоочтор жана анын структурасы

а) Мезгил маанисиндеги зат атоочтор (январь, февраль, март, ишемби, жекшемби, жума, жаз, кыш, күз, түн, түш ж.б.) жатыш жөндөмөдө туруп мезгил бышыктооч болот.

Мисалы: **Жекшембиде** жайлоого барабыз. Айна **күүгүмдө** гана кайтты (К.К.). Алар **жазда** жер оодара со-
колорду ондол жатышкан (Ч.А.). Ошол жылы **күздө** Та-
набайдын тағдырында күтпөгөн окуя болду (Ч.А.).
Түштө колхоздан араба келди (Ч.А.).

б) Мезгил маанисиндең сөздөрдүн (бири таандык уландыда туруп) айкашуусу менен мезгил бышыктооч болот.

Мисалы: **Жекшемби күнү** биз жайлоого чыгабыз.
Ишемби күнү шаардан Ажар келет.

в) Мезгил маанисиндең зат атоочтор атооч же ба-
рыш, жатыш, чыгыш жөндөмөлөрдө туруп, ага чейин,
дейре, бери, кийин, жакын, сайын, ченде, маал ж.б. жан-
доочтордун айкашып келүүсү менен мезгил бышыктооч жасалат.

Мисалы: **Жазга дейре** алда көп убакыт бар (Ч.А.).
Касым **күздөн баштап** мектепте иштеп жатат (Ч.А.).
Жыл сайын ушул маалда экзамендер башталат. **Кеч-ке маал** үйгө келдик. **Биз түш ченде** тамактандык.

г) -гы мүчесү аркылуу жасалган туунду сын атоочко таандык уландыдагы **күнү**, **түнү**, **жылы** ж.б. деген же жатыш жөндөмөдөгү сөздөр уланып, мезгил бышыктооч болот.

Мисалы: **Анара кандидаттык диссертациясын былтыркы жылы** коргоду. **Эмки жекшембиде** айылга барабыз.

д) Атооч же илик жөндөмөсүндөгү зат атоочторго ба-
шында, аягында, ичинде, ортосунда, ченде ж.б. деген жардамчы сөздөр айкашып, мезгил бышыктооч болот.

Мисалы: **Түн ичинде** терезе чертилди (Ч.А.). Ты-
налиевдин эсеби боюнча **февралдын аягында** жака-
дагы кар кетери менен Аксайга кошчулар эгин эккен экен (Ч.А.).

е) Эсептик, иреттик сан атоочторго же шилтеме ат атоочторго илик жөндөмөсүндө турган мезгил маанисиндең зат атоочтор жана **ичинде**, **ортосунда**, **аягында**, **башында** ж.б. жардамчы сөздөр айкашып келип мезгил бышыктооч болот.

Мисалы: **Уч күндүн ичинде аттар тыңып калды.** (Ч.А.). **Бул мезгилдин ичинде айылга кайрылып ба-рууга чолоом тийбөди** (Ч.А.).

ж) Мезгил маанисинде зат атоочтор атоочтуктар жана иреттик сан атоочтор менен айкашып келип мезгил бышыктооч болот.

Мисалы: **Өткөн күздө мага телеграмма келди** (Ч.А.). Жалал-Абад шаары **1800-жылдары** курулган.

з) Мезгил, өлчөм маанисинде нумеративдер мезгил бышыктооч болот.

Мисалы: **Өмүрбек айылга жылда келет.** Бейшен шаарга **эт бышымда** келди. **Белек аз сүйлөдү.** Дагы **далай** басабыз. **Биз вокзалга чейин көп бастык.**

ж) **көп, аз деген сөздөр барыш, жатыш жөндөмөлөрдө туруп же аларга чейин, дейре деген жандоочтор уланып мезгил бышыктооч болот.**

Мисалы: **Ашыр азга унчуклай калды.** Ордуна барып **көпкө уктай албай жатты** (Ч.А.). **Данияр көпкө чейин обон салып ырдап келди** (Ч.А.).

е) **Жаңы деген тактооч** өзүнчө туруп же эле деген сөз катышып мезгил бышыктооч болот. Мисалы: **Биз үйгө жаңы кирдик.** Мен эшиктен **жаңы эле келдим.** Кон-гуроо **жаңы эле** кагылды.

3. Сан атоочтордан турган мезгил бышыктооч жана анын структурасы

Эсептик сан атооч жатыш жөндөмөдө туруп мезгил бышыктооч болот.

Сан атоочтор мезгил бышыктоочту түзүүгө катышат.

Мисалы: **Ал бүгүн мектепке эки келди.** Асылбек магазинге **уч келди.**

а) Эсептик сан атооч унгу түрүндө, таандык -ы мүчөсүндө туруп жана жатыш жөндөмөсүн кабыл алып мезгил бышыктооч болот.

Мисалы: **Алам жумуштан беште келет.** Иш күнү сөгиздө башталат. **Магазин алтыда жабылат.** **Би-**

ринде окуу башталат. Касым ишке **бештеринде** чыгат.

б) Илик жөндөмөсүндөгү зат атоочтор менен жатыш жөндөмөсүндөгү сан атоочтор айкашып мезгил бышыктооч болот.

Мисалы: *Болот июндин сөгизинде курортко барыт. Июлдин жыйырма бештеринде Ысык-Көлгө барабыз.*

в) Чыгыш жөндөмөдөгү сан атоочтор жандоочтор-дун айкашуусу менен мезгил бышыктооч болот.

Мисалы: *Консультация жыйырмасынан кийин болот. Мен алтысынан бери үйдемүн. Жумалы бирлериңен кийин отпускага чыгат.*

г) Жатыш жөндөмөдөгү сан атооч менен зат атооч (*саат*) же туунду сын атооч (*түнкү, кечки*) өз ара айкашып келип мезгил бышыктооч болот.

Мисалы: *Түшкү дем алуу убактысы saat он экиде башталат. Москванын поезди биздин станциядан түнкү он бирде өтөт эмеспи, – деди* (Ч.А.).

д) Атооч жөндөмөдөгү эсептик сан атоочтор менен жатыш жөндөмөдөгү мезгил маанисиндеги зат атоочтор (*саат, сутка ж.б.*) айкашып келип мезгил бышыктооч болот.

Мисалы: *Апам айылдан эки saatта келип калат. Жоомарт поезд менен бир суткада* Ошко жетет.

е) Атооч жөндөмөдөгү эсептик сан атоочтор менен мезгил маанисиндеги зат атоочтор барыш, чыгыш жөндөмөлөрдө туруп, жандоочтор менен айкашып келип мезгил бышыктооч болот.

Мисалы: *Сарыбай он чакты күндөн бери төшөктө* (К.К). *Эки күндөн кийин* Ак-Сайга жөнөй берсе болот дөшти (Ч.А.). *Гулай жыйырма жылдан бери* мугалим.

ж) Бир деген сан атооч жатыш жөндөмөдөгү мезгил маанисиндеги сөздөр менен тутумдашып мезгил бышыктооч болот.

Мисалы: **Бир убакта** солдаттын бири эси чыккан-дай кыйкырды (Ч.А.). **Бир оокумда** уйку-соонун орто-сунда Гүлсары бак-дарактардын шуудурай түшкөнүн байкады (Ч.А.).

4. Ат атоочтордон турган мезгил бышыктооч жана анын структурасы

Ат атооч мезгил бышыктооч катары келет.

а) Качан? качандан бери? качанга чейин? деген сурама ат атоочтор мезгил бышыктооч болот.

Мисалы: **Качан келдин?** (Ч.А.) Шаарда **качанга чейин** болосуң? Кудайды карап иш кылсаңарчы: аял деген **качан** эле араба айдачу эле? (Ч.А.)

б) Жогорудагы сурама ат атоочтор суроо маанисinde эмес, аракеттин мезгилин көрсөтүү максатында да колдонулат.

Мисалы: **Кезек качан келери белгисиз** (К.К.). Уулум **качан** келер экен деп жолду карайт (К.К.).

в) Ар качан, эч качан деген деген тангыч ат атооч мезгил бышыктооч болот.

Мисалы: Кургакчылык **ар качан** коркунучтуу (К.К.) **Ар качан** ушундай жашоо болсоочу (К.К.). Мен **эч качан** унутпайм (К.К.). **Эч качан** балык болуп кубула албасыңды билдиң бекен? (Ч.А.).

г) Шилтеме ат атоочторго убакта, мезгил, маал, учур ж.б. зат атоочтор айкашып келип мезгил бышыктооч болот.

Мисалы: **Ошол убакытта** нары жактан кыйкырык сүрөөн чыкты (Ч.А.). **Бул учурда** Момун балага чаап бараткан (Ч.А.).

д) өз деген аныктама ат атооч мезгил маанисиндеги ат атоочко айкашып келип мезгил бышыктооч болот.

Мисалы: **Өз учурунда** келдиниз, аба. Бардык нерсе **өз учурунда** болгону жакши.

е) Айрым шилтеме ат атоочтор жатыш же чыгыш жөн-демелөрдө туруп мезгил бышыктооч болот.

Мисалы: *Мен ошондо* эмне учун анткенимди ушул күнгө чейин түшүнбейм (Ч.А.). Балаанын баары мына **ошондон** башталды (Ч.А.).

ж) Барыш же чыгыш жөндөмөдө турган ат атоочторго жандоочтор айкашып келип мезгил бышыктооч болот.

Мисалы: *Андан ары* эмне болгонун Султанмурат билбей калды (Ч.А.). *Андан бери* нечен кылымдар өтпөдүбү, Толгонай (Ч.А.). *Ага чейин* бир ай калды.

з) Замат деген сөзге ат атоочтор же бир (oshol замат, бир заматта ж.б.) деген сөз айкашып келип мезгил бышыктооч болот.

Мисалы: *Бала баарын унутту, кайғысын да, кооп-сунганын да бир заматта унутту* (Ч.А.). *Oшол замат нары* күнөстө коргон там куруп ойнол жаткан Тотайдун үч баласы шамыраңдашып, кыйкырышып бири-бинин озо, тызылдата жүгүрүшөт (Ч.А.).

и) Болсо деген бөлүкчөлүк милдетте турган этиш сөз сурاما ат атоочтор менен тутумдашып мезгил бышыктооч болот.

Мисалы: *Качан болсо* Ак кемени кара деп азгырып турасың (Ч.А.). *Качан болсо* бир көргөн түштөй бийик асманда учуп өтөр элең (Ч.А.).

й) Барыш, чыгыш жөндөмөдө турган жактама ат атоочторго (I жак, II жак) жандоочтор айкашып келип мезгил бышыктооч болот.

Мисалы: *Сайра экзаменди менден кийин тапшырды. Мен бул кителипти сенден кийин* окуп чыгам. Айгүл айылга *мага чейин* келиптир.

к) Шилтеме ат атоочтор менен мезгилди билдириүүчү зат атоочтор айкашып келип мезгил бышыктооч болот.

Мисалы: *Ошол жылы* эгиндер эрте быша башталды (Ч.А.). *Ошол күнү* кечинде Танабай тоодогу үйүнө кайтып келди (Ч.А.).

5. Атоочтуктардан турган мезгил бышыктооч жана анын структурасы

а) -ган, -ар формалардын жардамы менен уюшулган атоочтуктар мезгил бышыктооч болот.

Мисалы: **Чоңайгондо** муунуң туллар болот, балам. (Ч.А.). **Картайгандада** бала-чакага шүмшүк көрүнмөй болдум го (Ч.А.).

б) Булардын айрымдары туруктуу айкалыштарга ётүп кеткен.

Мисалы: Ушинтип отуруп станцияга **күн батарда** жетип бардык (Ч.А.). **Түш оогондо** Чорону жерге бердик (Ч.А.). **Таң атканда** Тилек уйкуда жаткан.

в) Атоочтуктар кыйыр жөндөмөдөгү башка сөздөр менен биримдикте туруп мезгил бышыктооч болот.

Мисалы: **Анан үйгө жеткенде** бутун тарта албай жыгылат (Ч.А.). Сейде **эшиктен аттаганда** кар калың түшкөнүн көрдү (Ч.А.). **Райондон кайтканда** жорго менен Чоро артынан жете келгенин эстеди (Ч.А.)

г) Атоочтуктар мезгил маанисингеги сөздөр (заттык маанидеги) менен айкашып келип мезгил бышыктооч болот.

Мисалы: **Өткөн жылы** кыш суук болгон эле. **Өткөн түнү** жамгыр жаады. **Өткөн айда** Болот экигө толду.

д) -ган уландысындағы атоочтукка **сайын** деген жандооч айкашып келип мезгил бышыктооч болот.

Мисалы: **Келген сайын** айтканы ошол (Ч.А.). Суук менен кошо турмуш да **күн өткөн сайын** оор тартып, кийындал баратты (Ч.А.).

е) Барыш, чыгыш жөндөмөлөрүндө турган атоочтуктарга жандоочтор айкашып келип мезгил бышыктооч болот.

Мисалы: Мугалим класска **киргенден кийин** окуучулар тынчтанышты. Экзаменге **барганга чейин** даярданды.

ж) Атоочтуктарга жатыш жөндөмөдө турган мезгилди билдириүүчү ар кыл заттык маанидеги сөздөр тутумдашып мезгил бышыктооч болот.

Мисалы: **Өткөн мезгилде** бир акылман карыя болгон экөн (жомоктон). **Каш карайган кездө** бир атчан келди (Ч.А.).

з) Атоочтуктарга жана чакчыл этиштерге электе, замат деген жардамчы сөздөр айкашып келип мезгил бышыктооч болот.

Мисалы: Кардончу мөнен *Дыйканбек* эртеси *таңкылая* *электе* ууга чыгышты (Ч.А.). *Күн ачылар замат* сыйрып алып, жадабаган *Жайдар* *кайрадан* жамап *кирет* (Ч.А.).

и) -гыча мүчөсү аркылуу уюшулган чакчылдыр өзүнчө туруп же туруктуу айкаш катары мезгил бышыктооч болот.

Мисалы: **Жеткиче** дагы бир топ басабыз. **Кайтыча** эс алыңыздар (К.К.). **Каш карайгыча** балдардын караганы аттар (Ч.А.).

й) Фразеологиялык айкаштарга өтүп кеткөн туруктуу айкаштар мезгил бышыктооч болот.

Мисалы: *Күн бута атым көтөрүлгөн кездө* кыз төөнүн буйласын тарта баштады (А.Т.). *Эл орунга отурган кездө* өзөн суусунун боюна келип тамактана баштадык (А.Т.). *Көз ачып жумгандын ортосунда* баланы жепжеңил көтөрүп ала койду (А.Т.).

Мезгил бышыктоочтун тутуму

1. Жөнөкөй мезгил бышыктоочтор бир гана сөздөн турат. Мисалы: Сейде *түндө* уктабай чыкты (Ч.А.). Жамийла *ошондо* менин көз алдымда бара жаткан (Ч.А.).

2. а) Тутумдаш мезгил бышыктоочтор экиден ашык сөздөрдөн турат.

Мисалы: *Мен бир күнү ушул кепти Алиманга айттым* (Ч.А.). *Султамурат шаарга эрте жарыкта жетишке ашыкты* (Ч.А.).

б) Тутумдаш мезгил бышыктоочтор фразеологиялық айкаштардан турат.

Мисалы: *Көз ачып жумганча көңүлүмө алда канча ойлор келип кетти* (Ч.А.). *Эл орунга отурғанда калдайган калың айылга кез келдик* (А.Т.).

IV Орун бышыктооч

Кыймыл-аракеттин ордун, багытын көрсөтүп турған айкындооч мүчөнүн бири орун бышыктооч болуп саналат.

Мисалы: *Чийдин арасынан көрүнбөй калды. Кырманга* каш карайганда жеттим (Ч.А.).

Орун бышыктоочтор кайсы жерде? кайсы жерге? кайсы жакты көздөй? кайда? кайдан? каякка? ж.б.у.с. суроолор берилет.

Орун бышыктоочтун структурасы

1. Жөндөмө уландыларында турган орун бышыктоочтор.

1) Барыш жөндөмөдө турган орун бышыктоочтор.

а) Барыш жөндөмөнүн -га мүчөсү зат атоочторго жалғанып, кыймыл-аракеттин бет алган багытын, ордун ачык, так, даана билдириет. Мындаи орун бышыктоочтор кайда? каякка? каерге? кай жакка? деген суроолорғо жооп берет.

Мисалы: *Мен эртөң волуска кетем, балдар* (Ч.А.). *Биз айылга бара жатабыз.*

б) -ныкы таандык мүчөсүнөн кийин барыш жөндөмө мүчөсү уланып орун бышыктооч болот.

Мисалы: *Биз кечинде Эрмектикинө барабыз. Апам кошуналардықына кетти.*

в) Заттык маанидеги жана абстракттуу маанидеги барыш жөндөмөсүндө турган зат атоочтор багыт аракетиндеги этиштер менен байланышып келип орун бышыктооч болот.

Мисалы: *Анан ал беде алып келгени сарайдын чөт бурчундагы малга жүгүрүп барды* (Ч.А.). *Анан аттарга барышты...* (Ч.А.). *Мен ишке баратам. Абышка-кемпирлер жумушка чыгышты* (К.Б.). *Айнурда окууга жөнөдү.*

Эскертуу: Барыш жөндөмөсүндө турган орун маанисиндеги сездөр дээрлик бардык учурда орунду, багытты билдириет жана орун бышыктооч болот, бирок айрым учурда багындыруучу сыңардын таасири астында алар орунду билдирибестен, объектилик маанини билдирип, кыйыр толуктооч болуп калат.

Мисалы: *Айна боз үйгө* (эмнеге? – толуктооч) суктанат. *Мен туулган жериме* (эмнеге? – толуктооч) сыймыктанам.

Абстрактуу маанидеги сездөр психикалык абал маанисиндеги сездөр менен байланышса дагы толуктооч болуп калат. Мисалы: *Асан кыялга батты. Айша жашоосуна ыраазы.*

2) Жатыш жөндөмөдөгү бышыктоочтор.

а) Жатыш жөндөмөнүн -да мүчөсү атооч сездөргө уланып келип, сүйлөмдө кыймыл-аракеттин статикалуу, бир орундағы ордун ачык, так билдирип турат. Мындан орун бышыктоочторго кайда? каякта? каерде? деген сууоролор берилет.

Мисалы: *Апам айылда жашайт. Институтта жыйналыш болуп жатат.*

б) Жатыш жөндөмөсүнүн -да мүчөсү орун, аралык маанидеги зат атоочторго уланып, орун, аралык маанидеги багындыруучу сыңар болуп түшкөн этиштер менен байланышып орун бышыктооч болот.

Мисалы: *Айзада Ысык-Көлдө эс алды. Мен Бишкектө жашайм. Аркар менен кулжалар борчук таштуу беттерде жайылышат* (К.К.).

в) Айрым учурларда -ныкы таандык мүчөсүнөн киин жатыш жөндөмө мүчөсү уланган сөздөр орун бышыктооч болот.

Мисалы: *Меймандар Ажардыкында калышты. Талант класстاشыныкында отурат. Эжемдердикинде болдум.*

г) Эгерде жатыш жөндөмөдө турган предметтик, заттык маанидеги зат атоочтор орун маанисиндеги этиштер менен байланышса, кыймыл-аракеттин ордун билдирип калат. Мисалы: *Бут кийимдер өтүкчүдө калды. Малчыларда тоют мол камдалган. Дастанкондо ар түрдүү тамактар коюлган.*

3) Чыгыш жөндөмөдөгү орун бышыктоочтор.

а) Чыгыш жөндөмөнүн -дан мүчөсү атооч сөздөргө жалганып, кыймыл-аракеттин чыккан ордун билдириет. Алар негизинен динамикалык маанидеги кыймыл этиштер менен байланышып турат. Сүйлөм ичинде аларга кайдан? каяктан? каерден? деген суроолор берилет.

Мисалы: *Саат экиден өткөндө биз айылдан аттандык* (Ш.Б.). Эки бала *токойdon* чыгышты (Ч.А.). *Шайлообек Москвадан* келди.

б) Чыгыш жөндөмөсүнүн -дан мүчөсү орун, аралык, мейкиндик маанидеги зат атоочторго жалганып, динамикалуу кыймыл этиштерге баш ийип, анын чыккан ордун көрсөтөт.

Мисалы: *Таң караңгысында Танабай айылдан аттанып чыкты* (Ч.А.). Аңғыча *үйдөн таенеси чыкты* (Ч.А.). Ушинтип, күн чыга *kyrmandan* чыктык (Ч.А.).

в) -ныкы таандык мүчөсү уланган зат атоочторго чыгыш жөндөмөсүнүн мүчөсү уланып келип, кыймыл-аракеттин чыккан ордун көрсөтөт.

Мисалы: *Меймандар Берметтикинен* кеч чыгышты. Апам кошуналардыкынан азыр келди. Сен *Айбектикинен* качан келесин?

Г) Чыгыш жөндөмөдөгү айрым заттык, предметтик маанидеги зат атоочтор динамикалуу кыймыл маанисингеди этиштер менен байланышса, кыймыл-аракеттин чыккан ордун көрсөтөт.

Мисалы: *Мен врачтан келатам. Бектен директордон чыкты. Атам малчылардан* келди.

2. Атооч жөндөмөдө турган (орун тактоочтордон турган) орун бышыктоочтор.

а) Атооч жөндөмөдөгү орун бышыктоочтор орун тактоочтордон жасалат. Орун тактоочтор орун бышыктоочтордун морфологиялык базасын түзөт. Алар кайда? кайдан? каerde? каерге? каерден? каякта? каяктан? деген суроолорго жооп берет.

б) Өйдө, ылдый, илгери, төмөн ж.б. деген тактоочтор динамикалуу багыт аракетиндеги этиштер менен байланышып келип орун бышыктооч болот.

Мисалы: *Өңүп илгери басты* (Ч.А.). *Мен трап мөнен өйдө* жүгүрдүм (Ч.А.). *Жамииланын үнүн укканда ал чымыркана калып илгери умтуулду* (Ч.А.).

в) Алыс, ыраак, жакын, алда-кайда ж.б. деген аралык маанисингеди орун тактоочтор орун маанисингеди этиштер менен байланышып орун бышыктооч болот.

Мисалы: *Танабайды аттан алғыла!* Чоронун уулунна *жакын алпаргыла* (Ч.А.). Магазин үйдөн *ыраак* жайгашкан.

г) Динамикалык кыймыл маанисингеди орун тактоочтордон (өйдө-төмөн, анда-мында, нары-бери, өйдө-төмөн, аркы-терки ж.б.) түзүлүп, аракеттин ордун билдирет. Алар динамикалуу кыймыл этиштер менен байланышып турат.

Мисалы: *Волга аркылуу кемелер тынымсыз өйдө-ылдый жүругү турушат.* Нурбек ордунан туруп, жээк менен *нары-бери* басып турду

д) Жөндөмө уландылары менен биригип кеткен та-
тоочтор орун бышыктооч болот. Мисалы: *Айна артка*
бурулду (К.К.). *Алыстан оттун жарығы көрүндү* (А.Т.).
Нараактан дагы бир торгой сайрап жатты (Ч.А.).

3. Атоочтордан турган орун бышыктоочтор.

а) Мейкиндик жөндөмөсүндөгү ат атоочтор (анда,
мында, ошондо) орун бышыктооч болот, кыймыл-ара-
кеттин статикалуу ордун көрсөтөт.

Мисалы: *Анын мында* келгенине көп убакыт болду
(Ч.А.). *Мында* келип кыштап калды (М.Э.). *Ажар түндө*
ошондо конуптур.

б) Барыш жөндөмөдөгү бағыт аракети менен бай-
ланышкан шилтеме, жактама ат атоочтор сүйлөмдө
орун бышыктооч болот.

Мисалы: *Жолдошторум мага* келишиптири. Талант-
тар *сага* кетишкен. *Биз аларга* барабыз.

в) Кайда? кайдан? каерге? каerde? каерден? каяк-
ка? каякта? каяктан? кай жакка? деген сурاما ат атооч-
тор орун бышыктооч болот.

Мисалы: *Кайдан* келген бугулар? (Ч.А.) Эртең ко-
зулуу койду *каерге* бекитебиз? (Ч.А.) Айтсан, сен аны
каякка алпарат элең? (Ч.А.)

г) -ныкы мүчөсү уланган шилтеме, жактама, белги-
сиз ат атоочтор барыш, жатыш, чыгыш жөндөмөдө ту-
руп, үч жактын бирине таандык ордун көрсөтөт. Аларга
кимдикине? кайда? каякка? кайдан? каяктан? деген су-
роолор берилет.

Мисалы: *Биз* эртең *силердикине* барабыз. *Бизди-*
кинде жатып окуп жүрдү (К.Б.). *Алардыкында* бөшик
той болуп жатат.

д) -ныкы таандык мүчөсү уланган *кимдикине?* *ким-*
дикинде? *кимдикинен?* деген суроолор орун бышыктооч
болот. Мисалы: *Шаарга барсам* *кимдикинде* турар
экем? (Ч.А.) *Кимдикинде* жүрсө да аман болсо болду.
Кимдикинен келатасыңар?

4. Жандоочтор тутумдашкан орун бышыктоочтор.

Орун бышыктоочтор жандоочтордун жардамы менен жасалат. *Көздөй, карай, дейре, чейин* деген жандоочтор атооч сөздөргө жалганып орун бышыктооч болот да, кыймыл-аракеттин багытын көрсөтөт.

а) *Көздөй, карай* деген жандоочтор езүнүн алдына келген атооч сөздөрдүн табыш жөндөмөдө турушун шарттап турат.

Мисалы: *Баласын көтөргөн бойdon Сейде туура Ысмайылды көздөй* кетип бара жатыптыр (Ч.А.). А-а, эне кургур десе, *кай тарапты карай* өтөт экен дөп койболтурмун (Ч.А.).

Айрым учурда *карай* деген жандооч барыш жөндөмөсүндө турган атооч сөздөн кийин келет.

Мисалы: *Биз үйгө карай бет алдык* (Ч.А.). Кумайык каңышылаган бойdon *үйгө карай* качып жөнөгөн болчу (К.Ж.).

б) Барыш жөндөмөдө турган атооч сөздөрдөн кийин чейин, дейре деген жандоочтор келип, кыймыл-аракеттин белгилүү бир жерге чейинки ордун билдирип, *каяк-ка* чейин? *кай жерге чейин?* *каякка дейре?* деген суроолорго жооп берет.

Мисалы: *Самолетко чейин итапкан жол...* (Ч.А.) *Төркү үйдөн тартып оозгу үйгө чейин* килем төшөлгөн.

в) Чыгыш жөндөмөсүндө турган зат атоочтан кийин *бери* деген жандооч келип, кыймыл-аракеттин чыккан ордун көрсөтөт жана *каяктан бери?* *кай жактан бери?* деген суроолорго жооп берет.

Мисалы: *Үйдөн бери жөө келатабыз.* *Мектептен бери он мунәттөй бастык.* *Тоодон бери* көп жол бастык. *Шаардан бери* ушул автобус менен келатабыз. *Магазинден бери* жөө келдик.

г) Айрым учурда жөндөмө уландыларда турбаган атооч сөздөргө жана тактоочторго жандоочтор уланып, кыймыл-аракеттин жалпы багытын көрсөтөт.

Мисалы: *Айсулуу аларды кууп төмөн карай кетми* (А.Т.). *Самат өйдө көздөй басты.*

д) Барыш жөндөмөсүндөгү атооч сөздөргө *карай*, *чейин*, *дейре*, *караты* деген жандоочтор айкашып келип, кыймыл-аракеттин багытын билдириет. Эгерде барыш жөндөмөсүндөгү атооч сөздөргө жандоочтор катышпаса, кыймыл-аракеттин багытталган ордун конкреттүү, так көрсөтөт.

Мисалы: *Атам жайлогоо кеткен. Алым стадионго жөнөдү. Асөл шаарга кетти.*

Эскертуү: Орун бышыктоочтор сыйкуу эле толуктоочтор да жандоочтор аркылуу жасалат. Бирок, эгерде орун бышыктоочтор багытты билдириүүчү *карай*, *көздөй*, *чейин*, *дейре*, орунду билдириүүчү *бери* деген жандоочтор аркылуу жасалып, кыймыл-аракеттин багытын, чыккан ордун билдирип турса, ал эми толуктоочтор *менен*, *учун*, *тууралуу*, *жөнүндө*, *караганда*, *туурасында* деген жандоочтор аркылуу уюшулуп, кыймыл-аракет багытталган объектти көрсөтөт.

Орун бышыктоочтордун тутуму

Орун бышыктоочтор жөнөкөй жана тутумдаш болуп экиге бөлүнөт.

а) Бир сөздөн турган орун бышыктоочтор жөнөкөй орун бышыктооч деп аталаат.

Мисалы: *Асманда кашыктай булут жок* (Ч.А.). *Жапар кабинетке кирди* (К.Б.).

б) Тутумдаш орун бышыктоочтор фразеологиялык айкаштардан турат.

Мисалы: Э-э, балам, *акчанын арааны жүргөн жерде* адалдык орун таптай чыркырап качат (Ч.А.). Ошол бойгон калган түкүмүн сактап *кулак угуп көз көрбөгөн бир жерге* кетип калган экен (Ч.А.).

V Себеп бышыктооч

Кыймыл-аракеттин аткарылуу себебин билдирген бышыктоочтун бир түрү себеп бышыктооч деп аталат.

Мисалы: **Билим алуу үчүн** окуу керек. **Мыкты окуганыбыз үчүн** сыйлык алдык. **Адилеттик, чындык үчүн** дагы эле күрөшөбүз.

Себеп бышыктоочторго эмне үчүн? эмне себептүү? эмне себептен? эмнеликтен? кандаи себептен? кандаи себептүү? кайсы себептен? кайсы себептүү? деген суроолор берилет.

Себеп бышыктоочтун милдетин аткаруучу сөз түркүмдөрү жана структурасы

Себеп бышыктооч эки маанини камтыйт.

1. Себеп бышыктооч кыймыл-аракеттин себебин билдирет.

Мисалы: **Тапшырманы аткаруу үчүн** китепканага кеткен. **Баланы алуу үчүн** бала бакчага келди.

2. Себеп бышыктооч максат маанисин да камтыйт.

Мисалы: Айзада Бишкекке **иштеш үчүн** келди. Сиздөн **таалым алайын деп** келдим.

Себеп бышыктоочтун структурасы.

а) Атоочтор, атоочтук, кыймыл атооч жана субстантивдешкен сөз түркүмдөрү чыгыш жөндөмөдө туруп себеп бышыктооч болот.

Мисалы: **Жөтөлүнөн сүйлөй албай койду. Чочугандыктан кыйкырып жиберди. Шашканымдан сүреттүмдү беките албай да калдым** (Ч.А.).

б) Атоочтор, атоочтук жана кыймыл атоочтор үчүн деген жандооч менен айкашып келип себеп бышыктооч болот.

Мисалы: **Женешке жетишүүчүн** көп аракеттенди.
Даярданбаган үчүн сынактан өткөн жок. Билимин **терендеметүү үчүн** аспирантурага өттү.

в) -ган мүчөсү аркылуу уюшулган атоочтурларга жана ошол, ушул, бул деген ат атоочторго себептүү, себептен деген кызматчы сөздөр айкашып келип себеп бышыктооч болот.

Мисалы: **Ооруган себептүү** сабакка барган жок. **Иштеген себептүү** айылга барбай калдым. Жол эрежесин **бузган себептүү** штраф төлөдү.

г) Себеп бышыктооч чакчылдардан турат.

Мисалы: **Канат** окууга **өтпөй** кайгырды. Сабыр экзаменде билеттин суроолоруна **жооп бере албай** кызарды.

VI Максат бышыктооч

Кыймыл-аракеттин максатын билдириүүчү бышыктоочтун бир түрү максат бышыктооч деп атлат.

Мисалы: **Жаштар билим алганы** Бишкекке келишет. Китепканага **китең алганы** келдим. Ысык-Көлгө **эс алганы** бардым.

Максат бышыктооч эмне **максат менен?** эмне **максатта?** кандай **максатта?** кандай **максат менен?** кайсы **максатта?** деген суроолорго жооп берет.

Максат бышыктоочтун милдетин аткаруучу сөз түркүмдөрү жана структурасы

Максат бышыктоочтун сөз түркүмдөрдөн турушу

а) Атооч жөндөмөсүндөгү зат атоочторго жана кыймыл атоочторго үчүн жандоочу айкашып келип максат бышыктооч болот.

Мисалы: *Бактылуу келечек үчүн бардык күчүбүздү жумшишайбыз. Билимдүү болуу үчүн аракет кылабыз.*

б) Сын атооч, сан атоочторго же -ган мүчөсүндөгү атоочтуктарга үчүн деген жандооч айкашып келсе, көбүнчө себеп бышыктооч болот.

Мисалы: *Жоолук кара үчүн жаккан жок. Кейнөктүн тигилиши жаман үчүн алган жокмун.*

Максат бышыктоочтун структурасы.

а) Максат бышыктооч үчүн деген жандоочтун жардамы менен уюшулат.

Мисалы: *Айыл чарбасын жогору көтөрүү үчүн аракет кылабыз. Билимди жогорулатыш үчүн окуш көрек.*

б) Атоочтор жана кыймыл атоочтор *максатында, максаты менен, максатта* деген кызматчы сөздөргө айкашып максат бышыктооч болот.

Мисалы: *Жакши окуу максатында сабакты калтырбайм. Иштөө максаты менен айылдан келдим. Эс алуу максатында жайлогоо бардык.*

в) Максат бышыктооч -ыш, -уу, -мак мүчөлөрү менен уюшулган барыш жөндөмөдөгү кыймыл атоочтордон турат жана чакчылдын -ганы мүчөсү аркылуу уюшулат.

Мисалы: *Иштегени мектепке орноштум. Болот билим алууга Москвага кетти.*

Максат бышыктоочтун тутуму

Максат бышыктоочтор жөнөкөй жана тутумдаш болуп экиге бөлүнөт.

1. Бир сөздөн турса, жөнөкөй максат бышыктооч болот.

Мисалы: *Окуганы келдим. Жолукканы барды.*

2. Эки же андан ашык сөздөн турса, тутумдаш максат бышыктооч деп аталаат.

Мисалы: *Айыл чарбаны өнүктүүруш үчүн аракет-тенүү көрек. Билим алуу үчүн окуу көрек.*

Жөнөкөй сүйлөмдөгү сөздөрдүн орун тартиби

Кыргыз тилинде жай жана суроолуу жөнөкөй сүйлөмдөрдө:

а) Сүйлөмдүн ээси мурун айтылат, андан кийин баяндооч келет. Бул сүйлөм мүчөлөрүнүн табигый орун тартиби болот да, сүйлөм мүчөлөрүнүн түз орун тартиби деп аталаат.

Мисалы: **Чал чамгыр тикти** (жомок). **Тилмеч которду** (Ч.А.). **Күн бат эле ысыды** (Ч.А.).

б) Аныктооч аныкталгычтан мурун келет.

Мисалы: **Молотилка мончоктой кызыл буудайларды** топондон кырманга элеп түшүрүп жатты (К.Б.).

в) Толуктооч жана бышыктооч кыймыл-аракетти билдириүүчүү баяндоочтордөн мурун жайгашат.

Мисалы: **Мына, азыр эле Абакирден** (толуктооч) **тил уктуум** (Ч.А.). Чолпонбай кемер кокту мөнен тикөөйдө (бышыктооч) **чуркан жөнөдү** (И.Ж.).

г) Ээгэ көз каранды мүчөлөрдүн группасы ээден мурун жайгашат, ал эми баяндоочко көз каранды мүчөлөрдүн группасы баяндоочтон мурун жайгашат.

Мисалы: **Омор кечке бак арасынан кетпейт** (кетпейт – баяндооч) (Т.С.). **Узун бойлуу, ак куба сулуу кыз** (кыз – ээ) биринчи курста окуйт.

Эгерде сүйлөм мүчөлөрүнүн мындай орун тартиби өзгөрүп кетсе, бул белгилүү бир маанилик мүнөздөгү кырдаалдарга байланыштуу болот жана сүйлөмдөгү сүйлөм мүчөлөрүнүн кыйыр орун тартиби деп аталаат.

Мисалы: – **Уктуңбу, Анатай, айылга чап!** (Ч.А.) – **Таштагыла, аттарды! Таштагыла!** Коштун аттарына тиийбөгиле! (Ч.А.)

БИР ТУТУМДУУ СҮЙЛӨМДӨР

Бир тутумдуу сүйлөмдөрдү изилдөөдө окумуштуу академиктер А.А Шахматов, В.В.Виноградов, профессорлор А.М.Пешковский, Е.М.Галкина-Федорук ж.б. окумуштуулар салым кошушкан.

Көп убакка чейин бир тутумдуу сүйлөмдөр кыргыз тилинде атайын изилдөөнүн объектиси болбой келген. Алгач мектеп грамматикаларында атама жана көмтик сүйлөмдөр деп эки түрдө гана берилген¹.

1950-жылдан баштап мектеп грамматикасына «Эсиз сүйлөмдөр» деген ат менен бир тутумдуу сүйлөмдөрдү бириктирген бөлүм киргизилген².

Бир тутумдуу сүйлөмдөрдү изилдөөдөгү кийинки этап «Кыргыз тилиндеги баш мүчөлөр» деген монография³, «Азыркы кыргыз тили»⁴ деген эмгектер болду. Бул эмгектерде биринчи жолу бир тутумдуу сүйлөмдөрдүн классификациясы берилген, алар жамдама жактуу, белгилүү жактуу, туюк жактуу сүйлөмдөр, жаксыз, атама, эллиптикалык, көмтик сүйлөмдөр деген түрлөргө бөлүнгөн.

Натыйжада, бир тутумдуу сүйлөмдөрдүн төмөнкүдөй мүнөздүү белгилери аныкталган:

1. Бир тутумдуу сүйлөмдөр структурасы жана мазмуну боюнча өзүнө тиешелүү мыйзамченемдүүлүктөргө ээ.

¹ К.Тыныстанов. Кыргыз тилинин синтаксиси. 6,7,8 кл. үчүн. – Ф.,1936; Т.Актаев. Грамматика, II б.,Пед.окуу жайлары үчүн. – Ф., 1940; К.Бакеев, Т.Актаев, Н.Макешев. Кыргыз тилинин грамматикасы. Синтаксис. Пед. окуу жайлары үчүн. – Ф., 1948.

² А. Жапаров. Кыргыз тилинин грамматикасы. Синтаксис. 6-7 класстар үчүн. – Фрунзе, 1950; А.Жапаров. Кыргыз тилинин грамматикасы, II, Синтаксис, Пед. окуу жайлары үчүн. – Ф., 1951.

³ Жапаров А. Главные члены предложения в современном кыргызском литературном языке. – Ф., 1951.

⁴ Жапаров А. Азыркы кыргыз тили. – Ф., 1966.

2. Бир тутумдуу сүйлөмдөрдүн көпчүлүгү ээси катышпаган, бирок ээ бар экендиги билинип турган баяндоочтун тегерегинде топтолот. Мындай бир тутумдуу сүйлөмдөргө белгилүү жактуу, жамдама жактуу, туюк жактуу сүйлөмдөр кирет.

Мисалы: *Орунсуз ишке аргасыз кайгырасың. Эсиң барда этегиңди жап* (макал). *Бекер жатканча бекер иште* (макал).

Бир тутумдуу сүйлөмгө жаксыз сүйлөмдөр да кирет, мындай сүйлөмдөрдө баяндооч катышат, ал эми ээлер катышпайт жана ээнин бар экендиги да билинбейт.

Мисалы: *Ишти бүгүн бүтүрүү керек. Кимдер экенин таанууга болбойт* (Ч.А.).

3. Учунчү топтогу сүйлөмдөргө атама сүйлөмдөр кирет. Бул – сүйлөм мүчөлөрүн баш мүчөлөргө ажыратууга мүмкүн болбогон сүйлөмдөр.

Мисалы: *Түн. Айланы капкаранғы* (Ч. А.).

Бир тутумдуу сүйлөмдүн табиятын билүү учун аларды эки тутумдуу сүйлөмдүн табияты менен салыштыруу керек.

Тактап айтканда, жамдама жактуу, белгилүү жактуу, туюк жактуу сүйлөмдөрдү өтүүдө аларды эки тутумдуу сүйлөм менен байланышта кароо керек.

Эки тутумдуу сүйлөмдөр сүйлөмдүн функционалдык-синтаксистик категорияларын ар тараптан толук жана бай көрсөтүп турат.

Эки тутумдуу сүйлөмгө – ээ жана баяндооч катышат.

Кыргыз тили жана түрк тилдеринде жакты, санды, баяндоочтук категорияны алып жүргөн жак аффикстеринин системасы лексикалык бирдик катары ээ сүйлөмдө катышпаса деле анын сүйлөмдө бар экендигин билдирип турат. Ээнин түшүрүлүп айтылышы сүйлөмдү мааниликтан өзгөртпөйт, адатта белгилүү бир стилистикалык кызматты гана аткарал.

Мисалы: *Азыр да Курманды көргөн сайын Жибегимди эстейм* (А.С.). Адам баштуу айбан үчүн жанымды *кыйбайм* (А.С.).

Эки тутумдуу сүйлөмдөрдө адатта ээ катышат, эгер стилистикалык максатта ээ сүйлөмдө катышпай калса, аны ордуна кайра коюу оңой. Мисалы, жогорку сүйлөмдөрдөгү ээлер – *мен*.

Бир тутумдуу сүйлөмдөр бир гана баш мүчөнүн тобунан турат, айрым түрлөрүн баш мүчөлөргө ажыратууга да мүмкүн эмес.

Мисалы: *Ачыкканга казан асытарба, үшүгөнгө от жактырба* (макал). Эмнени эксен – ошону *аласын* (макал).

Белгилүү жактуу сүйлөмдөр

Белгилүү жактуу сүйлөмдөр бир тутумдуу сүйлөмдөргө кирет. Мындай сүйлөмдөрдө ээ катышпайт, бирок анын бар экендиги билинип турат, ошондой болсо да анын сүйлөмдө катышуусу мүмкүн эмес. Анын сүйлөмдөн түшүп калышы да мүмкүн эмес эле. Эгерде ал түшүп калса, аны кайра ордуна коюуга болмок жана алардын эки тутумдуу сүйлөмдөн айырмасы болмок эмес.

Белгилүү жактуу сүйлөмдүн негизин баяндооч түзөт жана баяндоочтун тегерегине айкындооч мүчөлөр топтолот.

Баяндооч катары этиш келет, ал II жакта, кээде I жак уландышында баяндагыч (жай) ыңгай формасында болот.

Мисалы: *Бара көрөбүз. Мындай ишке кантип сыйзабайсың.*

Белгилүү жактуу сүйлөмдөрдө сүйлөмдүн ээси I, II жактагы жак мүчөлөр аркылуу белгилүү болуп турат. Жогорку мисалдарда жак мүчөлөрү: -быз, -сың.

Жогорку мисалдарда ээ катары биз, сен деген жактама ат атоочтор келери белгилүү болуп турат, бирок алар катышкан жок, алардын сүйлөмдө катышуусунун зарылдыгы да болбой калган.

Мына ушул өзгөчөлүк белгилүү жактуу сүйлөмдү башка сүйлөмдөрдөн айырмалап турат.

Белгилүү жактуу сүйлөмдүн структурасы

а) Белгилүү жактуу сүйлөмдүн баяндоочу этиштен турат, т.а., II жактагы этиштин буйрук ыңгайынан турат жана ээнин II жакта – сен экендиги белгилүү болуп турса да, сүйлөмдө колдонулбайт, колдонулушу да мүмкүн эмес.

Мисалы: *Сураганга бекер бер*, суусаганга жеке *бер* (макал). Жип кессен узун *кес*, кеп салсаң кыска *сал* (макал).

Мындай баяндоочтор -чи мүчөсүн да кабыл алат.

Мисалы: *Аттың-ай*, энесинин жоктуугун *карачы!*

б) Белгилүү жактуу сүйлөмдөгү баяндоочтор II жакта, жекелик санда болот.

Мисалы: *Суу менен ойносон чөгөсүн, от менен ойносон қүйөсүн* (макал). Алда, катыгүн ай, кандай күнгө туш *кыласың*.

в) Белгилүү жактуу сүйлөмдөгү баяндоочтор I жакта, жекелик жана көптүк санда болот.

Мисалы: *Барбаймын дедим барбаймын* (Ч.А.). Күндө келер бекен дөп *күтөбүз* (М.Э.).

г) Белгилүү жактуу сүйлөмдөгү баяндооч II жакта, көптүк санда, буйрук ыңгайда жана баяндағыч (жай) ыңгайда турат, бирок мындай структура башкаларга каратанда аз кездешет.

Мисалы: *Таштагыла аттарды! Таштагыла!* Коштун аттарына *тийбегиле!* (Ч.А.). Бардыгын барсаңар көрөсүнөр.

Ошентип, белгилүү жактуу сүйлөм деп баяндоочтун тобунан туруп, I, II жакта, жекелик жана көптүк сандарда турган этиштик баяндоочтор аркылуу уюшулган сүйлөмдүү айтабыз.

Жамдама жактуу сүйлөм

Бир тутумдуу сүйлөмдүн дагы бир түрү – жамдама жактуу сүйлөмдөр болуп эсептелет. Жамдама жактуу сүйлөмдүн структурасы белгилүү жактуу сүйлөмгө дээрлик окшош.

Жамдама жактуу сүйлөмдүн баяндоочу I жакта жана II жакта турат, баяндоочтун негизи II жактын жекелик санындагы буйрук этиштен турат.

Мисалы: *Ата баласы болбосон болбо, эл баласы бол* (макал). *Бекерчиден безе кач, ушакчыдан көчө кач* (макал). *Атың чыкпаса жер өрттө* (макал).

Мында II жак аркылуу ээнин да II жакта турганы билинип жатат, бирок ээнин сүйлөмдө колдонулушу мүмкүн эмес.

Жамдама жактуу сүйлөмдүн өзгөчөлүгү – маанилик жактан жамдоо маанисин алып жүрөт, ошондуктан сүйлөмдөгү баяндооч кайсы жакта (I, II) турганына караастан, мааниси боюнча үч жактын бирине же үч жакка тең тиешелүү болуп айтылат.

Мисалы: *Алдыңа аш тартса, атаңдын кунун кеч* (макал). *Ата-энеңди сыйласаң, өз балаңдан жакшылык көрөсүң* (макал).

Бул сүйлөмдөгү баяндоочтор II жакта турат, бирок алар жамдоо маанисинде үч жакка тең тиешелүү болуп айтылып жатат. Ушунун өзү жамдама жактуу сүйлөмдүн мүнөздүү өзгөчөлүгүн көрсөтүп турат.

Ушундай өзгөчөлүгүнө байланыштуу жамдама жактуу сүйлөмдөр дидактикалык мүнөзгө ээ, б.а., үйрөтүү, ақыл-насаат айтуу маанисин камтыйт. Ошондуктан макал-лакаптарда көп учурайт.

Жамдама жактуу сүйлөмдүн структурасы

а) Жамдама жактуу сүйлөмдөрдө баяндоочтор II жакта, жекелик санда болот.

Мисалы: *Душманды өздөй караба, тийбей койбойт залалы* (макал). *Дөөлөтүңө ишөнбө, мээнетиңе ишөн* (макал).

б) Баяндоочтун негизи этиштин буйрук ыңгайында же этиштин чакчыл формасында турат.

Мисалы: *Болсоң болоттой бол* (макал). Сөздү уккан кишигө *айт*, сууну сиңген жерге *куй* (макал). *Душмандын сыртында болбо, ичинде бол* (макал).

Кээде жамдама жактуу сүйлөмдүн баяндоочу биринчи жакта, көптүк санда турат.

Мисалы: *Менменсинген келинди уй чечкенде көрөбүз, бакылдаган текени суу кечкенде көрөбүз* (макал). *Баатырсынган жигитти жоо келгенде көрөбүз* (макал).

Ошентип, жамдама жактуу сүйлөм деп I, II жакта же буйрук ыңгайдагы баяндоочтон турган, үч жакка төң жалпы тиешелүү болгон жамдоо маанисин камтыган баяндоочтун тобунан турган бир тутумдуу ээсиз сүйлөмдердүй айтабыз.

Туюк жактуу сүйлөм

Туюк жактуу сүйлөм – бир тутумдуу сүйлөмдөрдүн үчүнчү түрү.

Туюк жактуу сүйлөм – баяндоочтору III жакта, учур чак, келер чак, өткөн чак формаларында турган баяндоочтордун базасында түзүлгөн сүйлөм.

Эгерде белгилүү жактуу жана жамдама жактуу сүйлөмдөрдө кыймыл-аракеттин ээсинин бар экендингин биллип турсак, ал эми туюк жактуу сүйлөмдө анын ээсин билүү же көмүскөдө элестетүү кыйын.

Мисалы: *Ала карганы атынан чакырат* (макал). *Араба менен коёнго кууп жетиптири* (макал).

Бул сүйлөмдөрдө этиштин жак мүчөлөрү аркылуу кандайдыр бир аракет жасаган, аракеттенген жак бар экендигин боолголойбуз, бирок ал кептик же ситуациялык контекст менен конкреттешпейт.

Конкреттуу аракет жасаган жактын жоктугу – туюк жактуу сүйлөмдүн мунездүү өзгөчөлүгү.

Ошентип, туюк жактуу сүйлөмдөрдүн ээси жок, ал түгүл ээ көмүскөдө да жок, ээнин кепте да, көмүскөдө да жоктугу – бул туюк жактуу сүйлөмдүн негизги белгиси.

Туюк жактуу сүйлөмдүн семантикасы

Туюк жактуу сүйлөм маанилик жактан 3 түрдө болот.

а) Аракет жасаган жак сүйлөөчүгө белгисиз, же сүйлөөчү тарабынан кандайдыр бир себеп менен аталбайт.

Мисалы: *Дартка даба издеңтири* (К.Ж.). Жаш балатыны кыйып *кетишиштири*.

б) Аракет жасаган жак кандайдыр бир себеп менен бөлүп көрсөтүлбөйт.

Мисалы: *Дарыны таптай коюшуптур.* Кайра кайрылып *келишпестир*.

в) Аракетте жалпылоо жана кыйыр маани камтыл-гандыктан, аракеттенүүчү жак кепке кошулбайт.

Мисалы: *Бир тыйын берип айттыра албайт,* мин тыйын берип *койдурра албайт* (макал). Каалоосун тапса, кар *курөйт* (макал).

Туюк маанилүү сүйлөмдүн структурасы

а) Этиштен турган баяндоочтор айкын өткөн чак формасында же айкын өткөн чак маанисинде колдонулган учур, келер чак формаларында турат.

Мисалы: *Гүлдөрдү сыйндырып кетишиштири.* Эшикти *бузуз киришиштири.*

б) Этиштен турган баяндооч учур чакта жана келер чакта турат, ошондой эле кыймыл атоочтор туок жактуу сүйлөмдүү уюштурууга катышат.

Мисалы: *Ыңгайлуу учурга чейин күтүүгө тийиш* (Т.С.). *Билимине карай бааланууга тийиш.*

Жаксыз сүйлөм

Жаксыз сүйлөмдөр баяндоочтон, баяндоочтун тегерегине топтолгон айкындооч мүчөлөрдөн жана грамматикалык жактан сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөрдөн түзүлөт. Жаксыз сүйлөмдөрдө ээ жок. Жаксыз сүйлөмдөр ээгэ муктаж да эмес.

Жаксыз сүйлөмдөр жактуу сүйлөмдөрдөн (белгилүү жактуу, жамдама жактуу, туок жактуу сүйлөмдөр) айырмаланат. Эгерде жактуу сүйлөмдөрдө сүйлөмдүүн ээси катышпаса да, анын бар экендиги баяндоочтордун формаларынан көрүнүп турса, ал эми жаксыз сүйлөмдөрдө сүйлөмдүүн ээси көмүскөдө да жок.

Ошентип, жаксыз сүйлөмдөр баяндоочтон, баяндоочтун тегерегине топтолгон айкындооч мүчөлөрдөн жана грамматикалык жактан мүчө боло албаган сөздөрдөн түзүлөт.

Мисалы: *Ал жакка барууга болбойт. Ашканада кажы-кужу. Ысык-Көлдө бул маалда жылуу да, тынч да.*

Бул мисалдарда баяндоочтор III жакты көрсөтүүчү формаларда турат (туркологияда жак мүчөлөрүнүн жоктуу – III жактын көрсөткүчү болуп саналат). Бирок сүйлөмдөрдө үчүнчү жак менен байланышкан ээ жок жана баяндоочтор анын көмүскөдө болушун да эч бир шарттаган жок, талап кылган жок.

Мына ушунусу менен жаксыз сүйлөмдөр жактуу сүйлөмдөрдөн өзгөчөлөнүп турат. Сүйлөмдүү эч бир

жакты көрсөтпөгөндүгү, жаксыздыгы – жаксыз сүйлөмдөрдүн мүнөздүү белгиси.

Ошентип, аракет қылуучу жагы болбогон сүйлөмдөр жаксыз сүйлөмдөр деп аталат.

Жаксыз сүйлөмдүн баяндоочу ээ менен байланышы жок кыймыл-аракетти, ал-абалды билдириет.

Структуралык жактан жаксыз сүйлөмдөр баяндоочтук формалар аркылуу аныкталат.

Жаксыз сүйлөмдүн баяндоочу катары этиштер, атооч сөздөр, тактоочтор келет.

Жаксыз сүйлөм оозеки кепте да, жазууда да кеңири кездешет.

Мисалы: *Жыйналышты бүгүн өткөрүү керек. Аны азыр айтууга болбойт. Көчөлөрдө жымжырт.*

Ошентип, сүйлөмдө баяндоочтун эч бир жакка тиешесиздиги жаксыз сүйлөмдөргө мүнөздүү көрүнүш болуп эсептелет. Жаксыз сүйлөм жалаң баяндоочтук топтон турат.

Сүйлөмдө ээниң таптакыр жоктугу, баяндоочтун эч бир жакка тиешесиздиги, сүйлөмдүн жалаң гана баяндоочтук топтон турушу – жаксыз сүйлөмдүн спецификалык өзгөчөлүгүн түзөт.

Жаксыз сүйлөмдүн структурасы

Жаксыз сүйлөмдөр структурасы боюнча ар кыл.
Алар:

1. Баяндоочтору этиштен турган жаксыз сүйлөм;
2. Баяндоочтору атоочтордон жана тактоочтордон турган жаксыз сүйлөм.

1. Баяндоочтору этиштен турган жаксыз сүйлөмдөр.

Этиштин чакчыл формасына, кыймыл атоочторго тишиши, тишиши эмес, кыйын, оңой, арзан, кымбат, болбойт, керек, тура, эмес, экен ж.б.у.с. кызматчы сөздөр айкашып, жаксыз сүйлөмдүн баяндоочун түзэт.

a) Чакчыл формалар (-й, -ып):

Мисалы: *Муну бүтүрбөй болбойт. Аны айтып болбойт.*

б) Баяндоочу чакчылдан (-майынча) жана этиштин шарттуу ыңгайынан (-са) турат.

Мисалы: *Тойго бармайынча болбойт. Беш-алты күндө бүтүрсө болот.*

в) Баяндоочу атооч жөндөмөсүндөгү кыймыл атоочтон турат.

Мисалы: *Жайлогоо баруу керек. Окууга өтүү керек.*

г) Баяндоочу барыш жөндөмөсүндөгү кыймыл атоочтон турат.

Мисалы: *Бат бүтүрүүгө болбойт. Чындыкты та-нууга болбойт, достукту чанууга болбойт* (Ч.А.). Эми биерде *турууга болбойт* (Ч.А.).

2. Баяндоочтору атооч сөздөрдөн жана тактоочтон турган жаксыз сүйлөмдөр.

а) Баяндооч катары атооч жөндөмөдөгү зат атоочтор келет.

Мисалы: *Бизде күз. Терезеде гүл.* Окуу залында отургучтар.

б) Баяндоочу ат атоочтордон, тууранды сөздөрдөн турат.

Мисалы: *Ага бармак кайда.* Ашканада *бака-шака.*

в) Баяндооч катары сын атооч келет.

Мисалы: *Жайлодо салкын.* Жатаканада *көңүл-дүү.*

г) Баяндоочу сын атоочтордон туруп, тутумдаш болушу мүмкүн.

Мисалы: *Көлдө өтө сонун.* *Үйдө аябай ысык.*

д) *Мүмкүн* деген модалдык сөз баяндооч болот.

Мисалы: *Иштөөгө толук мүмкүн.* Сизге ишениши *мүмкүн.*

ж) Баяндоочу тактоочтордон турат:

Мисалы: *Окуй турган убак.* Жолго чыгууга али *эртө* (Н.Б.).

3. Баяндоочтору ажырагыс сөз айкаштарынан жана фразеологиялык айкаштан турган жаксыз сүйлөмдөр.

а) Баяндооч катары өз ара ажырагыс сөз айкашы келет.

Мисалы: **Жолуң болгур. Өмүрүңө берекесин берсін.**

б) **Баяндоочтору туруктуу фразеологиялык айкаштан турган баяндоочтор.** Бул фразеологиялык айкаштын структурасы эки тутумдуу сүйлөмдөй, б.а., компоненттери бири-бирине ээ менен баяндоочтой көрүнет, бирок алар ээ жана баяндооч болбайт, алар чогуусу менен бир түшүнүктүү, т.а., баяндоочту билдиришет.

Мисалы: **Бечараның көздөрү бозорду** (Т.С). Коркунунан **жүрөгүтүштү**.

Баяндооч катары төмөнкү фразеологизмдер келет: **деми чыгып, күүгүм тартып, көздөрү бозоруп, башы айланып, башы тегеренип, жүрөгү опколжууп, ичи жылып, көөнү айланып, жан кирип ж.б.**

Мисалы: **Анын жүрөгү опколжууду. Арсендин башы тегеренди. Айжандын ичи сыйздады.**

в) Жаксыз сүйлөмдүн баяндоочу катары бири-бири менен предикативдик катыштагы өз ара ажырагыс сөз айкашы келет.

Мисалы: **Ошого ким кайғырсын, кайғыра турган иш эмес. Ой, анын келерин ким билсин. Туулган же-рин ким сагынбасын.**

г) Бук болуп, жарық болуп, бака-шака түшүп, тың болуп, тың чыгып ж. б. у. с. фразеологизмдер (булар татаал сөздөргө окшоп кетет).

Мисалы: **Короодо үп болуп турду. Тойканада бака-шакатүшүп жатты.**

АТАМА СҮЙЛӨМ

Атама сүйлөм бир тутумдуу сүйлөмдүн түрүнө кирет. Атама сүйлөмдүн негизги ядросун – бөлүнбөс бирдиктер түзөт, аларды сүйлөмдүн баш мүчөлөрүнүн бири деп кароого болбайт. Эгерде бир тутумдуу сүй-

лөмдөрдүн негизги борборун баяндооч түзүп, ээлери жок болсо, атама сүйлөмдүн модели таптакыр башка. Башкача айтканда, анда баш мүчөлөр бирдик катары жок, демек, атама сүйлөмдө баяндооч да, ээ да жок.

Атама сүйлөмдөр – жөнөкөй сүйлөмдүн өзгөчө түрү. Сүйлөм катары бул жерде айрым бир сөз же сөз айкашы келет. Мындай сөз же сөз айкашынын өзөгүн түзгөн бөлүгү атооч жөндөмөдөгү бөлүнбөс категориядан турат да, аны ээ катары да, баяндооч катары да аныктоого болбойт.

Атама сүйлөмдө кабарлоо интонациясы чоң роль ойнoit, анткени интонация аркылуу атама сүйлөмдөрдү атоо маанисиндеги бирдиктерден (сөз, сөз айкаштарынан) ажыратса алабыз.

Мисалы: *Түн. Айланы жымжырт* (И.И.). *Түн. Айланы ээн* (Ч.А.).

Бул сүйлөмдөрдө атама сүйлөмдүн өзөгүн түзүп турган сөздөр (*Түн. Күз.*) – синтаксистик категорияларга бөлүнбөйт.

Атама сүйлөмдөрдүн спецификалық өзгөчөлүгүн – анын ушул сүйлөм мүчөлөрүнө бөлүнбөстүгү түзөт.

Атама сүйлөм тутуму боюнча жалаң жана жайылма деп экиге бөлүнөт.

Мисалы: 1. *Жаз. Жайнаган гүлдөр.* 1. *Түн. Жымжырт. Ай жарык.*

Бул сүйлөмдөрдө *Жаз. Түн. Жымжырт* – жалаң, булар бир гана негизден (атоочтордан) турат.

Калган атама сүйлөмдөр – жайылма, анткени сүйлөмдө атооч жөндөмөдөгү негизги сөздөрдөн башка да аларга тиешелүү айкындооч мүчөлөр (*Жайнаган гүлдөр. Ай жарык*) бар.

Ошентип, жайылма атама сүйлөм – сүйлөмдүн өзөгүн түзгөн негизги сөздөн жана ага тиешелүү болгон айкындооч мүчөлөрдөн турат.

Атама сүйлөмдөрдүн дагы бир өзгөчөлүгү бар. Бул – атама сүйлөмдөргө мүнөздүү интонациядан башка да

грамматикалык өзгөчөлүк болуп эсептелет, тагыраак айтканда, атама сүйлөмдөр коммуникативдик бирдик катары кызмат аткарат, б.а., өз алдынча сүйлөм катары келет.

1. Атама сүйлөмдүн негизги белгиси – анын сүйлөмдөгү объектилик мааниси, б.а., анын кубулушту атоо касиети болуп эсептелет. Мындай касиет – атама сүйлөмдөгү негизги сөз катары зат атоочтун же субстантивдешкен сөз түркүмүнүн келиши менен түшүндүрүлөт.

Мисалы: 1. *Кыш*. Чыкыроон *суук*. Айланада аппак кар. 2. *Түн*. Асманда жымыңдаган *жылдыздар*.

2. Көрүнүшту атоо касиети негизги сөздүн грамматикалык структурасы боюнча, б.а., анын атооч жөндөмөсүндө турушу менен да шартталат.

Мисалы: 1. *Жай*. Аптаан. Көл жәэктей эс алган эл. 2. *Майрам*. Көтөрүңкү маанай. Кубанычтуу жүздөр.

3. Кәэде гана атама сүйлөмдөгү негизги сөз жатыш жөндөмөсүндө болушу мүмкүн.

Мисалы: *Көл жәэгинде*. 2013-жыл.

Атама сүйлөмдүн семантикасы

Мезгил маанисинdegи атама сүйлөмдөр.

а) Атама сүйлөмдөрдү мезгил маанисинdegи зат атоочтор (жаз, күз, кыш, кылым, доор, күн ж.б.) жана мезгил маанисинdegи субстантивдешкен тактоочтор түзөт.

Мисалы: 1. *Жаз*. Талаада иш кызыгандын убак. 2. *Кыш*. Алай-дүлөй бороон.

б) Атама сүйлөмдөрдүн компоненттеринин бирин мезгил маанисинdegи зат атоочтон турган сөз айкашы түзөт.

Мисалы: 1. *Жай мезгили*. Мээден өткөн ысык аппат. 2. *Март айлары*. Ала-шалбырт.

в) Иреттик сандар мезгил маанисиндеи зат атоочтор менен келип, атама сүйлөмдү түзөт.

Мисалы: 1. **2013-жыл.** Сентябрь. Окуу жылнын башталышы. 2. **8-март.** Аялдардын эл аралык майрамы.

Орун маанисиндеи атама сүйлөмдөр. Атама сүйлөм катары мейкиндик маанисиндеи зат атооч же субстантивдешкен орун тактооч келет.

Мисалы: **Айылдын башы.** Көк майсанда жайылган мал.

Орун маанисиндеи атама сүйлөмдөр курамы боюнча жалаң жана жайылма болот.

Мисалы: 1. **Тоо этеги.** Карагайлар, бактар. Шар аккан суу. 2. **Токой.** Токой аралай кеткен ичке жол.

Объект маанисиндеи атама сүйлөмдөр.

а) Объект маанисиндеи атама сүйлөм катары предметтик маанидеги зат атоочтор, же абал, кубулуш маанисиндеи зат атоочтор, же субстантивдешкен сөз түркүмдерүү келет.

Мисалы: **Боз үй, туш кийиз, шырдак.** Булар көчмөн турмушту эске салат.

б) Атама сүйлөмдөр жаратылыш кубулуштарын билдириет.

Мисалы: 1. **Anman.** Көлөкөгө ыкташкан мал. 2. **Жамғыр.** Күркүрөгөн күн, чартылдаган чагылган. Көнөктөп төккөн жамғыр.

в) Окуя болуп өткөн же болуп жаткан учурду, шартты билдириет.

Мисалы: **Боз үй.** Шар аккан суу. **Жайылган мал.** Желедеги кулун.

Газета, журнал, басмакана, мекеме, көчө (мисалы: Кыргыз Туусу. Кыргыз Мамлекеттик Университети. Токтогул көчөсү. Ч. Айтматов атындағы Кыргыз Республикасынын Улуттук академиясы ж.б.) аттары да атама сүйлөм катары келет.

Психикалық абал жана сезим маанисіндеги атама сүйлөм. Атама сүйлөмдөр кубанычты, кайғыны, коркунчту ж.б. да психикалық абалдарды билдирет. Атама сөз катары сырдық сөздөр да келет.

Мисалы: 1. *Aх, жаратылыш!* Кандай көркөм! Кандай чебер! 2. *Бах! Тынчтық заман!* Элибиз эңсөгөн, көксөгөн заман! 3. *Согуш! Оңбогон согуш!* Далаиды сыздаткан согуш!

Атама сүйлөмдөр эки түрдө: жай жана илептүү болот.

Мисалы: 1. *Кеч. Сыдырым жел. Бак-дарактын дирилдеген жалбырактары.* 2. – *Бах! Кандай жылар жылтуугул!*

ТОЛУК ЖАНА КЕМТИК СҮЙЛӨМ

Сүйлөм – тилдин коммуникативдик бирдиги, сүйлөм бүткөн бир ойду билдирет. Бүткөн бир ой ар түрдүү формада ишке ашат. Сүйлөмдөр өзүнүн структурасы жана интонациялык түзүлүшү боюнча ар кыл. Сүйлөмдүн ушул структуралык жана интонациялык спецификасы сүйлөмдүн типологиялык айырмачылыктарынын негизин түзөт. Мына ушул негизде сүйлөм толук жана кемтик сүйлөмдөргө бөлүнөт.

Кемтик сүйлөмдү аныктоо үчүн толук сүйлөмдөрдү билүү керек. Анткени, толук жана кемтик сүйлөмдөрдүн өздөрүнүн спецификалык өзгөчөлүгү бар.

Мисалы: – *Атың ким?*

- *Кайрат* (кемтик сүйлөм).
- *Фамилияң ким?*
- *Касымбеков* (кемтик сүйлөм).

Мында – *Кайрат, Касымбеков* кемтик сүйлөмдөр.

Кемтик сүйлөмдөрдүн функциясы толук сүйлөмдөрдүн бар экендиги менен шартталат. Толук сүйлөмдөр кемтик сүйлөмдөрдү мазмундук жактан толуктап турат. Эгерде толук сүйлөмдөр болбосо, кемтик сүй-

лөмдөр – сүйлөмдүн функциясын аткара алмак эмес, б.а., коммуникативдик бирдик болбой, бүткөн ойду билдирибей калмак.

Ошентип, толук жана кемтик сүйлөмдөр бири-бири менен тыгыз байланыштуу. Толук сүйлөм менен кемтик сүйлөмдөр бири-бирин толуктап турат. Толук сүйлөмдөрсүз кемтик сүйлөмдөр өз алдынча сүйлөм боло албайт. Толук сүйлөмдөрдөн кийин келип гана сүйлөмдүк касиетке ээ болот.

Ал эми бардык эле сүйлөмдөр толук сүйлөм деп атала бербейт. Ал кемтик сүйлөмдөр менен келгенде гана толук сүйлөм боло алат.

Толук жана кемтик сүйлөмдөр маанилик жактан бири-бирин толуктап турат. Толук жана кемтик сүйлөмдөр өзүлөрүнө гана мунөздүү структуралык жана интонациялык өзгөчөлүктөргө ээ.

Демек, толук жана кемтик сүйлөмдөр алардын бири-бири менен карым-каташта келиши менен гана шартталат.

Толук сүйлөмдү өзгөчөлөп турган белги – мазмундук өз алдынчалыгы, маани жагынан кемтик сүйлөмгө караганда көз карандысыздыгы.

Ошол эле учурда кемтик сүйлөмдөр толук сүйлөмгө көз каранды.

Кемтик сүйлөмдөр толук сүйлөмдөрсүз өзүнүн функционалдык жана мазмундук касиетин жоготуп коё тургандыгы – кемтик сүйлөмдөрдүн өзгөчө белгиси.

Мисалы: *Курдаштар окуган китептери жөнүндө сүйлөшүштү*.

- «Сынгана кылышты» окудуңбу?
- Жок (кемтик сүйлөм).
- «Ак кемени» окудуңбу?
- Ооба (кемтик сүйлөм).
- «Саманчынын жолун» окудуңбу?
- И-и. Сенчи? (кемтик сүйлөм).
- Мен дагы (кемтик сүйлөм).

Кемтик сүйлөмдөр

Адатта, толук сүйлөмдүн негизин анын грамматикалык структурасы түзөт, баяндоочтук формалар аркылуу аныкталат. Эгерде сүйлөмдө баяндоочтор жок болсо, же баяндоочтун формалдуу көрсөткүчтөрү да жок болсо, анда мындай сүйлөмдөр грамматикалык жана мааниси боюнча контекстке же толук сүйлөмдөргө көз каранды болот. Мындай көз каранды сүйлөмдөр кемтик сүйлөмдөрдү түзөт.

Мисалы: – *Атың ким?*

– **Бермет** (кемтик сүйлөм).

– **Суденттик билетиң барбы?**

– **Бар** (кемтик сүйлөм).

Бермет, бар – кемтик сүйлөмдөр. Атың ким? Студенттик билетиң барбы? – толук сүйлөмдөр. Кемтик сүйлөмдөр толук сүйлөмдөрсүз сүйлөм катары кызмат аткара албайт, анткени аларда баяндоочтун формалдык көрсөткүчтөрү жок.

Демек, толук жана кемтик сүйлөмдөр дайыма бири-бири менен байланышта жашайт.

Толук жана кемтик сүйлөмдөрдү мүнөздөөдө биринчи планга баяндоочтор чыгат.

Баяндоочтордун болушу баяндооч катары келген сөз түркүмүнүн грамматикалык структурасына байланыштуу болот.

а) Диалогдордо, эгер ээ катары I, II жактагы аттоочтор келсе, баяндооч кандай сөз түркүмүнөн келбесин, жак мүчөлөрүн кабыл алат. Ошондуктан, мындай баяндоочу бар сүйлөм аларда ээ да, айкындооч мүчөлөр да жок экендигине карабай дайыма толук болот.

Мисалы:

1. – *Сен аспирантыңбы?*

– **Аспиранттын, агай** (толук сүйлөм, I жак)

2. – *Сен мугалимсин го.*

– *Ооба, мугалиммин* (толук сүйлөм, I жак).

б) Эгерде ээ III жакта болсо, атоочтон турган баяндооч ээден кийин турат жана баяндоочто жактын формалдык көрсөткүчтөрү жок болот. Бул учурда ээниң түшүп калышы – сүйлөмдүн структурасына өзгөрүү киргизет, б.а., мурун баяндооч катары келген атооч сөз синтаксистик жактан аныкталбай, кемтик сүйлөм катары келип калат жана мазмуну толук сүйлөм аркылуу, контекст аркылуу гана аныкталат.

Мисалы:

1. – *Булар окуучуларбы?*

– *Окуучулар* (кемтик сүйлөм, III жак).

2. – *Курсташыңдын аты ким?*

– *Анара* (кемтик сүйлөм, III жак).

Эгерде ушул эле баяндоочтордо баяндоочтун синтаксистик же аналитикалык көрсөткүчтөрү болсо (-бы, -дыр, же этишке жардамчы элементтер экен, эле, сыйектанат, көрүнөт, бекен, беле ж.б.) жалганса, анда сүйлөмдө ээ жок болсо деле, мындай баяндоочтор катышкан сүйлөмдөр толук болуп калат.

Мисалы: – *Туристтер сыйектанат бейм?*

– *Туристтер экен* (толук сүйлөм).

в) Эгерде баяндооч этиштин ёткөн, учур, келер чактарында турса, же жактала турган айрым чакчыл формаларда болсо, анда алар толук сүйлөм болот, анткени буларда баяндоочтор I, II жак мүчөлөрүндө жана III жактын көрсөткүчтөрү болгон чак формаларында (-ды, -ылтыр, -ган, -ар, -бас ж.б.) турат.

Мисалы: – *Аны көрдүң беле?*

– *Көргөм* (толук сүйлөм).

– *Ал көлеби?*

– *Келет* (толук сүйлөм).

г) Кемтик сүйлөм катары ээ жана айкындооч мүчөлөр келет (эгерде алардын баяндоочтор менен байланышы болбосо жана толук сүйлөмдөрдөн кийин келсе).

Мисалы: 1. – *Муну ким берди?*

– *Кайрат* (кемтик сүйлөм).

– *Асан кайда кетти?*

– *Китепканага* (кемтик сүйлөм).

ЖАЙЫЛМА ФОРМАЛУУ ЖӨНӨКӨЙ СҮЙЛӨМ

Жөнөкөй сүйлөмдүн өзгөчө түрү – жайылма формалуу жөнөкөй сүйлөм¹ болуп эсептелет.

Жайылма формалуу жөнөкөй сүйлөм – жөнөкөй сүйлөм менен кошмо сүйлөмдүн ортосундагы өзгөчө сүйлөм. Ал жөнөкөй сүйлөмгө кандайдыр бир кошумча конструкциялардын кошулушунан келип чыккан.

Жайылма формалуу сүйлөмдөр – синтаксиситик түрмөктөр, түшүндүрмө мүчөлөр, киринди сөздөр, сырдык сөздөр жана бир өңчөй мүчөлөрдүн катышуусу аркылуу уюшулган сүйлөмдөр.

ГРАММАТИКАЛЫК ЖАКТАН СҮЙЛӨМГӨ МҮЧӨ БОЛО АЛБАГАН СӨЗДӨР

Сүйлөмдүн тутумуна кирген сөздөр өзүнүн лексика-грамматикалык эмес, синтаксиситик кызматы боюнча мүнөздөлөт. Ошондуктан алар өзүлөрүнүн лексика-грамматикалык маанилери боюнча тигил же бул сөз түркүмүнүн топтомуна киргени менен, сүйлөмдө тигил же бул сүйлөм мүчесү болот. Жөнөкөй сүйлөмдө грамматикалык жактан мүчө боло албаган сөздөр – карата-ма сөз, сырдык сөз, киринди сөздөр да кездешет.

Ошентип, жөнөкөй сүйлөмдүн синтаксисинде эки синтаксистик категория бар. Алар: сүйлөм мүчөлөрү жана сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр.

¹ Бул жөнөкөй сүйлөмдүн бир түрү катары А. Жапаров тарабынан классификацияланган (7. 117).

Сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр сүйлөм ичинде башка сөзгө же сүйлөм мүчөсүнө көз каранды эмес, мына ушунусу менен сүйлөм мүчөлөрүнөн өзгөчөлөнүп турат. Алар сүйлөмдүн башка мүчөлөрү менен синтаксистик жактан байланышпайт, жалпы сүйлөмгө тиешелүү болушат.

Сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр сүйлөмгө ар кандай кошумча маанилерди киргизет.

Сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр өзүнүн функционалдык касиеттери боюнча үчкө бөлүнөт: каратма сөз, сырдык сөз, киринді сөз.

Каратма сөз

Сүйлөмдөгү бүткөн бир ой бир жакка же предметке багытталса, булар сүйлөм мүчөсү катары эмес, өзгөчө функционалдык-синтаксистик категория катары – каратма сөз деп аталат.

Мисалы: *Балдар*, эртөң экскурсияга барабыз. *Студенттер*, эртөң экзамен болот.

Бириңчи сүйлөмдөгү ой *балдар* деген сөзгө багытталган, әкинчисинде *студенттер* деген сөзгө карата айтылат. Бул эки сөз тең каратма сөз катары келди.

Сүйлөм мүчөсү катары эсептелбеген, сүйлөмдөгү бүткөн ой багытталган, атооч жөндөмөдө турған сөз же сөз айкашы каратма сөз деп аталат.

Структуралык өзгөчөлүгү менен катар эле каратма сөз өзүнчө өзгөчө интонацияга ээ, бул аны башка сүйлөм мүчөсүнөн айырмалап турат.

Интонация каратма сөздүн кандай мүнөздө айтылганына карай ар түрдүү – бирде өтө жогору тондо, бирде жапсыраак тондо айтылат.

Мисалы: *Кош, Ала Too, уулун кетти майданга* (Ж.Б.).

- Кош, **Алтынай!** Кош, чырагым!
- Кош, **ағай!** Кош, **биринчи мугалимим**, кош, **биринчи мектебим**, кош, **балалык өчүнүү...** (Ч.А.).
- Ээ, **балам**, бул жерге адам баласы келчү эмес эле (жомоктон).

Каратма сөздөр сүйлөмдүн контекстине карай ар түрдүү кошумча маанилерди алып жүрөт.

- а) Эркелетүү, жалынуу маанилери.
 - б) Каалоо мааниси.
- Мисалы: **Айланайын**, дөн-соолугуң жакшыбы? **Садагасы**, курсагың ачтыбы?
- в) Коркуу же буйруу маанилери да бар.
- Мисалы: **Сагын**, карма баланы, жыгылат! **Айна**, кийинт баланы, үшүйт!

Каратма сөздүн милдетин аткаруучу сөздөр

Каратма сөз катары зат атоочтор жана айрым субстантивдешкен атоочтор, атоочтуктар келишет.

Сүйлөмдөгү ой жакка же нерселерге багытталуу менин, ошол багытталган жактын же нерсенин, т.а., жаныбарлардын, адамдардын атын атайт жана атооч жөндөмөдө турат.

- Каратма сөз катары:
1. Адам аттары, фамилиясы жана атасынын аты келе алат.

Мисалы: **Ботом**, **Нурбай**, сен кайда кеттиң? (К.Б.). **Айша**, биз мөнен отуруп тамак ичиңиз.

2. Адамдардын кесиби, тууганчылык мамилеси, мүнәзү ж.б. боюнча атоо.

Мисалы: Музоолоруңду көрдүм, **балам** (Н.Б.) Жасап бүттүк, **ата!** («Л.Ж.») **Чон эне**, күн жаап жатабы? (Т.С.)

3. Каратма сүйлөм катары жаныбарлар, канаттуулар, курт-кумурскалар жана алардын аттары да келет.

Мисалы: *Сен да өлбөйт экенсің, торгоюм* (Ч.А.).

4. Каратма сөз катары жаратылыштагы өсүмдүк төрдүн аттары, ошондой эле табияттын, жансыз нерселердин аттары да келет.

Мисалы: *Амансыңбы, күттүу талаам* (Ч.А.). *Ала-Тоо, мунарланган боюң бийик, Ак мөңгү чокун турат көккө тишип* (Куб.А.).

5. Каратма сөз катары субстантивдешken сын атоочтор келет. Мисалы: *Ой, коркок, анча эмнө бүрүшесүң?* (Т.С.) *Кымбаттуум, ишине ийгилик каалайм!*

6. Субстантивдешken атоочтуктар, ошондой эле *бар, жок, көрек, тишиштүү* деген сөздөр жалганып келген айкаштар каратма сөз болот.

Мисалы: *«Беш» алгандар, ийгилигинөр күт болсун!* *Окууга өткөндөр!* Эртөң saat ондо келгиле! *Билети барлар, киргиле.*

7. Сырдык сөз катары келген, бирок субстантивдешken сөздөр (*садагасы, садагалар, айланайындар, айланайын, кагылайын, кагылайындар, секетиң көтейин, секетиң көтейиндөр, айланып көтейин, айланып көтейиндер, секетиң болоюн, секетиң болоюндар*) каратма сөз болот.

Мисалы: *Бери кел, айланайын* (К.Ж.). *Кагылайын, тамак ич.* *Секетиң көтейин, уктай гой.*

8. Кээде сүйлөмдүн контекстине карай каратма сөз катары *сен* деген сөз келет. Мындан учурда ал көбүнчө сырдык сөз мүнөзүндө айтылып калат.

Мисалы: *Ой, сен, кандай немесин?*

9. Каратма сөз катары *ай, ой, эй* деген сырдык сөздөр да келет.

Мисалы: *Эй, сен кимсиң? Эй, каяктан келатасың?* *Ой, айтканды угасыңбы деги!?*

Каратма сөздөрдүн структурасы

Каратма сөздөр айрым сөздөрдөн же сөз айкашта-рынан турат.

а) Каратма сөздү айрым сөздөр түзөт.

Мисалы: *Кана, жолдоштор, тургула, жумушка чы-галык* (Т.С.). *Ой, Петя, тетиги куурайлуу коктуда коён көп, жүргү* (Т.С.).

б) Каратма сөздү сөз айкаштары түзөт.

Мисалы: *Кайран теректер, жалбырак төгүл турган кезинөр экен* (Ч.А.). *Ой-ой, делдең кулак, таарынып калдыңбы?* (Т.С.)

в) Бир өңчөй каратма сөздөрдөн турат.

Мисалы: *Ой, Шамбет, ой, курбум, жеке эле иш бил-ген башкарма эмес, уккулуктуу күү, уйкалышкан ыр-лардын ээси турбайсыңбы?* (Т.С.) *Батта, Канат, Бей-шен, үйгө тезирээк келгиле!*

г) Каратма сөз кайталанма, тутумдаш түрүндө кездешет.

Мисалы: *Ай, чоң энем, чоң энем, ай, менин да көз-дөрүмдүн ыйлагысы келип жатат* (Т.С.).

Каратма сөздөгү тыныш белгилер

Каратма сөз сүйлөмдүн башында, ортосунда, аягында келет.

1. Эгерде каратма сөз сүйлөмдүн башында келсе, андан кийин үтүр белгиси (,) коюлат.

Мисалы: *Чоң эне, күн жаап жатабы* (Т.С.). *Чоң ата, эмне үчүн көп койлор бир карышкырдан коркот?* (Т.С.)

Эгерде, сүйлөмдүн башына келген каратма сөз күчтүү сезим менен айтылса, каратма сөздөн кийин илеп белгиси коюлат.

Мисалы: *Балдар! Мына биз турган жон Орто-Кыр дөп аталаат* (Т.С.). *Студенттер! Сабакты калтыр-багыла, жакшы окугула!*

Эгерде күчтүү сезим менен айтылган каратма сөз сүйлөмдүн ортосуна келсе, илеп белгиси сүйлөмдүн аягына коюлат.

2. Эгерде каратма сөз сүйлөмдүн ортосунда турса, анын эки жагына үтүр (,) белгиси коюлат.

Мисалы: *Үйдөн келатып, балам, Сейденикине кире келсөңчи. Кет, жогол, арамдык, жолобо!* (Ч.А.) Жүр, *бәбәгүм, үйгө кирип сүйлөшөлү* (К.Б.). Тезде, *Адыл, билген күулөрүндү* чертип жибер.

3. Эгерде каратма сөз сүйлөмдүн аягына келсе, андан мурун үтүр белгиси (,) коюлат.

Мисалы: *Пайдасы абдан көп, Айша ана!* (Т.Аб.) Үрда, *садага. Жемиши көлдөй толкуган, жерди макта, комузум* (Ж.Б.). Эшикти жапчы, *Айна. Кылымдар жаша, Бишкек!* Эгемендүүлүк күнүнөр менен, *kyргызстандыктар!*

Сырдык сөз

Сырдык сөз грамматикалык жактан сүйлөм мүчөсү боло албаган сөзгө кирет. Сырдык сөз өзүнө эки грамматикалык түшүнүктүү камтыйт:

1. Ал өзүнчө сөз түркүмү. 2. Функционалдык-синтаксистик категория.

Нормативдүү грамматикаларда сырдык сөзгө синтаксис бөлүмүндө өзүнчө орун берилген. Ал эми ЖОЖдор боюнча окуу китептеринде бул синтаксистик категория жөнүндө сөз жок.

Сырдык сөз – сөз түркүмү катары келет, бирок анын грамматикалык формалары жок. Синтаксистик жактан сырдык сөз кызматын аткарат.

Мисалы: *Ой, Түлөбердинин баласы! Бери кел, айланайын* (К.Ж.). *Ой! Жолдоштор!* Кубангыла, электр жарыгы күйдү (К.Ж.). *Ий, чон энө, бат эле чуркап көтпейби, төги көчигип калабыз* эми (Ч.А.).

Эгерде башка сөз түркүмдөрүн алсак, алар синтаксистик жактан тигил же бул сүйлөм мүчөлөрүнүн милдетин аткарат. Мисалы, зат атоочтор – ээ же толуктооч катары, сын атоочтор – аныктооч катары, этиштер – баяндооч катары, тактооч – бышыктооч катары келет, сырдык сөз андай эмес.

Сырдык сөз синтаксистик касиети боюнча сүйлөмгө мүчө боло албаган сүйлөмдөргө, б.а., каратма сөзгө жана киринди сөзге окшош. Сырдык сөз сүйлөм ичинде башка сүйлөм мүчөлөрү менен эч кандай грамматикалык байланышта болбайт, анын грамматикалык каражаты жок, сөз айкашынын составына кирбейт, бут сүйлөмгө тиешелүү болот.

Сырдык сөздөр каратма сөз менен киринди сөздөн сүйлөмгө киргизген маанилери боюнча айырмаланып турат.

Адамдын эмоциялык сезими менен айтылган жана айбанаттарга карата болгон буйрук, эрктик мамилени билдирген сөздөр сырдык сөз деп аталат.

Сырдык сөздөрдө атоо (номинативдик) маани жок, алар – эмоциялардын атын (*таңдануу, чочуу, коркуу ж.б.*) атабастан, ошол адамдагы ар кандай психикалык абалды билдириүүчү сигналдар.

Сырдык сөздөр ар түрдүү эмоцияны, адамдын психикалык абалын, кубанычын, коркуусун, колдоосун, аёо сезимин, кайгысын, жек көрүүсүн ж.б. көрсөтөт, ошондой эле сырдык сөздөр айдоо-чакыруу түрүндө да кездешет (кош, өш, күчү-күчү ж.б.).

Мисалы: *Мына, баракелде, түз тур, беш минутага чыдал тургунун* (Т.С.). *Эх, бул тоодон укмуштар табылат!* (Т.С.)

Сырдық сөздүн милдетин аткаруучу сөздөр жана структурасы

1. Сырдық сөздүн милдетин сырдық сөздөр, т.а., ар түрдүү эмоцияны билдириүүчү сөз түркүмү аткарат. Мындай сөздөр ар кандай эмоцияларды билдириет, бирок ал эмоцияны атабайт, т.а., атоо функциясын аткарбайт.

Мисалы: **Ботом**, *Тойчубек*, *бул калтарга карачы* (Т.С.). **Ой**, *кандай коркутуп жибердин* (Т.С.). **Эх**, *биз жаңылган турбайбызы* (Л.Т.).

2. Сырдық сөз катары зат атооч, сөз айкашы, туруктуу фразеологиялык айкаштар келет.

Мисалы. **Азамат**¹, *ишти мыкты аткарыпсың!* **Айланайын**, *берекем ай*, *тилегин сөзсүз орундаларына ишен*. **Эй карәзгәйлөр**, *зулум имтер*, **эй**, *мал дейсин*, *а биздин кызыбыз кайда!* (Т.С.)

Бул мисалдарда сырдық сөздөр сүйлөм аркылуу берилип жаткан ойго айтуучунун ички мамилесин, сезимин, сүйүнүчүн, ыраазычылыгын, өкүнүчүн, жек көрүүсүн билдирип турат.

3. Сырдық сөз категориясын каратма сөздөр да аткарып калат.

Мисалы: **Оо, жер эне, мен сага дагы келдим** (Ч.А).

4. Сырдық сөздөр курамы менен кайталанып да келет, ошондой эле бир сүйлөмдө бир нече сырдық сөздөр болот.

Мисалы: **Ой, ой, түш ооп калган тура** (К.Б.). **Пай, пай**, *эмгек сүйгөн кишилер алп экен го* (Т.С.). **Ой, ботом**, *кайда жүрөсүн?*

Егерде сырдық сөз катары толук мааниге ээ сөздөр келсе, өзүнүн атоо маанисин жоготуп, сырдық сөз катары айтуучунун эмоциялык абалын билдирип калат.

¹ Азамат бул жерде адамдын аты эмес, сырдық сөз катары келди.

Мисалы: **Азамат! Азамат** экенсин! **Ой, им,** ушунчалык да мыкаачы болорбу?

Сырдык сөздөң коюлуучу тыныш белгилер

Сырдык сөздөрдүн сүйлөм ичинде туруктуу орду жок, ал сүйлөм башында, ортосунда, аягында келе берет. Сүйлөм ичинде ал башка сүйлөм мүчөлөрүнөн үтүр белгиси менен ажыратылат.

1. Эгерде сырдык сөздөр сүйлөмдүн башында келсе, андан кийин үтүр белгиси (,) коюлат.

Мисалы: **Ой,** токтоосуз военкоматка жетүү көрек (Ч.А.). **Капырай,** ушундай жашаш дөгөн кимдин оюнда бар эле (К.Ж.).

2. Сырдык сөздөр сүйлөм ортосуна келсе, анын эки жагына үтүр коюлат.

Мисалы: **Биздин Токон,** **ой-бо-о-ой,** кадимки элө чоң жигит болуп калган турбайбы (Ч.А.). Ушул мансап, **кысталак,** түп казнак болгонун көрөбүз (Т.К.) Тим элэ асманда, **кудай о-о-ой,** жылчык калбаптыр го (Ч.А.).

3. Сырдык сөз сүйлөмдүн аягына келсе, андан мурун үтүр (,) белгиси коюлат.

Мисалы: **Ой,** **Түләбердинин баласы!** Бери көл, **айланайын** (К.Ж.). Окуун жакшыбы, **садагасы.**

4. Эгерде сырдык сөз күчтүү сезим менен айтылса, сүйлөмдүн аягына илеп белгиси коюлат. Ошол эле учурда эгерде сырдык сөз сүйлөмдүн башына келип, күчтүү сезим менен айтылса, сырдык сөздөн кийин да илеп белгиси коюлат жана андан кийинки сөз баш тамга менен жазылат.

Мисалы: **Пай-пай-пай!** Убакыт учкан күш ээ! (Т.С.) **Бах!** Тынчтык заманда суу да тунук агам! (Т.С.)

Эгерде сүйлөмдө сырдык, каратма, киринди сөздөр да катышса, аларды жазууда колдонулуучу тыныш белгилери коюлат.

Мисалы: **Ээ, байбиче, мейли орус, мейли кыргыз, мейли казак болсун, кедейлерге байдан жакшылык болот дейсинбى** (К.Б.).

Киринди сөз

Грамматикалык жактан сүйлөмдүн мүчөсү боло албаган сөздөргө киринди сөз да кирет. Киринди сөз да каратма сөз, сырдык сөз сыйктуу сүйлөмдүн бир да мүчөсү менен байланышпайт жана структуралык-маанилик мазмуну боюнча жалпы сүйлөмгө тиешелүү болот.

Мисалы: **Сыягы, сен тоолук көрүнөсүң** (Н.Б). **Бир эсептен, бул кыздын мүнөзү өтө жакши** (Н.Б).

Сүйлөм мүчөлөрү менен эч кандай синтаксистик мамилеге келбegen, сүйлөмгө кошумча модалдык, эмоционалдык-экспрессивдик маани киргизген сөз же сөз айкаштары киринди сөз деп аталат.

Мисалы: **Бүрсүгүнү, ансыз да, кетебиз** (А.С). **Ким билет, чындыгы бар десе болот, жок десе да болот** (А.С).

Бул мисалдарда киринди сөздөр сүйлөмгө ар кыл кошумча маанилерди киргизип турат. Киринди сөз не-гизинен сүйлөмгө тиешелүү, бирок анын сүйлөм ичинде алган ордунун да стилистикалык функциясы бар, анткени ал сүйлөмдөгү логикалык басымдын кайсы жерге коюлушун аныктайт. Сүйлөмдө логикалык басым киринди сөздөн кийин келүүчү сүйлөм мүчөсүнө коюлуп айттылат.

Мисалы: **Асан, анын айтуусуна караганда, келет. Сабагынан жетишпеген окуучулар, менимче, тырышып окуушпайт.**

Сүйлөмгө киргизген маанилик оттеноктору киринди сөз катары келген сөздөрдүн маанилери менен байланышып турат. Ал эми структуралык өзгөчөлүгү болсо анын синтаксистик категориялары боюнча аныкталат.

Киринди сөздөрдүн дагы бир өзгөчөлүгү – интонациянын мұнөзү. Киринди сөздөр башка сүйлөм мүчөлөрүнө жана каратма сөзгө караганда бир калыпта жана басыңы тон менен айтылат.

Интонациянын көтөрүлүшү илептүү сүйлөмдө гана байкалат.

Киринди сөздүн милдетин аткаруучу сөздөр жана алардын структурасы

Киринди сөз сүйлөмгө мүчө боло албаган башка сөздөрдөн өзүнүн структуралык-грамматикалық өзгөчөлүгү боюнча айырмаланып турат.

Маселен, каратма сөз, сырдық сөздөрдүн сөз өзгөртүүчү мүчөлөрү жок. Каратма сөз, сырдық сөз катары келген зат атоочтор атооч жөндөмөдө турушат. Башка сөз түркүмдөрү деле, адатта, сүйлөмдө мүчөсүз колдонулат, ал эми сырдық сөздөр – өзгөрүлбөй турган категория.

Киринди сөздөрдүн структурасы башка каратма, сырдық сөздөргө караганда ар кыл, бай. Бул болсо биринчи кезекте киринди сөз катары келген сөз түркүмдөрүнүн грамматикалық касиеттерине жараша болот.

Киринди сөздөрдүн бир нече структуралық моделдері бар.

1. Киринди сөз катары модалдық сөздөр, уңғу тақтоочтор, ошондой эле жатыш жана чыгыш жөндөмөдөгү зат атоочтор, иреттик сан атоочтор келет.

Мисалы: **Балким**, ал келечекти ойлоп жүргөндүр. **Албетте**, Дүйшөн өзү да менин бул абалымды жакшы билип жатты (Ч.А.). **Ырас**, Сергей экөө партияга бир аз мурун өтүшту (Т.С.). **Экинчиден**, азыр даярдыгым жок (М.Б.).

Мындан киринди сөздөргө: **албетте**, **арийне**, **болжолу**, **болжолумда**, **адатта**, **балким**, **биринчиден**, **баса**, **кыязы**, **кебетеси**, **мүмкүн**, **менимче**, **маселен**, **негизи-**

нен, ооба, сыягы, сөзсүз, тескерисинчө, чамасы, өзгөчө, ырас, ушундайча, чынында, ушундай эле, айтуунча, акыры ж.б. кирет.

2. Киринди сөздөр сөз айкаштарынан, этиштерден турат:

а) Айрым этиштен турган киринди сөздөр чакчылдын -ып формасы, аркылуу (ушинтип), шарттуу ыңгайдын -са (көрсө) формасы, кыймыл атоочтун -мак формасы жана ага уланган -чи (айтмакчы) мүчөсү, баяндагыч (жай) ыңгайдын (айталы) формасы аркылуу жасалат.

Мисалы: **Көрсө**, Майсалбегим аны мага таштап көткөн турбайбы (Ч.А). **Айтмакчы**, жана сиз сөзүнүз-дүн аягына чыкпай калдыңыз (Н.Б.). **Айталы**, кыз да сизге баруудан оолак эмес (М.А.). **Ушинтип**, күнөөсүз-дөр күнөөлөндү (М.А.).

б) Киринди сөздөр сөз айкаштарынан турат.

Бириңчиден, киринди сөздөргө эле, эмес деген кызматчы сөздөр айкашып келип, чын эле, ошондой эле, ошондойчо эле, ырас эле, кана эмесе ж.б. сөз айкаштарын түзүштөт.

Мисалы: **Чынында эле**, эрден ашмак бар, элден ашмак жок (макал). **Чын эле**, коштошоордо Бүбү, өзгөчө энесин, иниси Аманкулду кучактап, аябай буркурап ыйлады (М.Аб). **Ошондойчо эле**, буларды кайра иретке көлтириүү да биздин милдетибиз (М.Аб.). **Кана эмесе**, ишкө киришели.

Экинчиден, киринди сөз катары төмөнкүдөй сөз айкаштары да келет: бир жактан, экинчи жактан, бир эсептен, менин оюмча, бактыга жараша, тилекке карши, бир сөз менен, болоор жери ж.б.

Мисалы: **Менин оюмча**, ал киши экөөбүз бири-бирашибизди түшүнө турган жаллы тил табарбыз (Ч.А). **Тилекке карши**, мында дасторкондон буудай нан биринчи жолу көрүнбөй отурат (М.Аб.).

Үчүнчүдөн, киринди сөз катары баяндоочтук формадагы атоочтук, этиштин шарттуу жана баяндагыч

(жай) ыңгайлары аркылуу уюшулган сөз айкаштары келет.

Мисалы: *кала берсө, кандай болбосун, эмне болсада, кандай айткан менен, башкача айтканда, бир сөз менен айтканда, божомолуна караганда, ырасын айтканда, чынын айтканда, айтуусуна караганда, байкоосуна караганда, сөзү боюнча, ыскасын айтканда ж. б.*

Кыскасын айтканда, Алайдын кыргыздары көрсөткөн мейман достуктуу эч качан унута албайм (М.Аб.). **Эң ары кеткенде**, бир жумада келип калат (М.Аб.). **Ат арытмак арзан, журт арытмак кымбат, элдин ақылман сөзүнө караганда**.

Төртүнчүдөн, киринди сөз катары туруктуу фразеологиялык айкаштар да келет. Алар сүйлөмдүн баш мүчөлөрү сыйктуу же этиштин өткөн чак формасы түрүндө болушат (болду-болбоду, ким билет, кудай билет ж.б.).

Мисалы: **Ким билет**, келсө, келип да калат (Н.Б.). **Болду-болбоду, менин да өз алдымча иштеп кетишими**ди күтүп жүрөт (М.Аб.). **Кудай билет**, бети дуулап көткөн чыгар (Ч.А.).

Киринди сөздөрдүн семантикасы

Киринди сөздөр сүйлөмгө кошумча маани берет: модалдуулук, эмоционалдуулук, ирээттүүлүк, б.а., айтылуучу ойго сүйлөөчүнүн ар кандай мамилесин билдирет. Бул маанилердин бардыгы сүйлөмдүн контекстинде гана аныкталат.

1. Киринди сөздөр ырастоочу мааниге ээ (сөзсүз, албетте, арийне, ооба, кандай болсо да, кандай болбосун, эмне болсо да, сөз жок, кеп жок ж.б.).

Мисалы: **Кандай болбосун, келет. Ооба, өкүрө беришет. Кантсе да, ал өз иши боюнча биринчи** (К.Б.).

2. Киринди сөздөр күмөн саноону билдирет (сыягы, болжолу, мүмкүн, ким билет, балким, жаңылбасам, унутпасам, кабарга караганда, көз карашына караганда).

Мисалы: **Балким**, мен жаңылып жүргөндүрмүн (А.С.). **Кыясы**, ушундай болууга тишиш (Н.Б.). **Болжолу**, таңдан бери от жагылбаган окшойт (Н.Б.).

3. Киринди сөздөр сүйлөмдөгү ойго карата өз мамилесин билдириет (менимче, менин оюмча, айтуусуна каратанда, жаман акылында ж.б.).

Мисалы: **Менимче**, дагы жетиле элек. **Байкоомо караганда**, дагы-дагы окуу, үйрөнүү керек, бул билимибиз аздык кылат. Бул жерде, **окумуштуулардын айтуулары боюнча**, мин жыл мурун шаар болгон.

4. Киринди сөздөр ойду жалпылоо маанисин, жылынтыктоо, тактоо же ойду тактап, бөлүп көрсөтүү маанисин алып жүрөт (мындаайча айтканда, ачыгын айтканда, башкача айтканда, дөмөк, чындыгында, чындыгын айтканда, бир сөз менен айтканда, негизинен, кыскача айтканда ж. б.).

Мисалы: **Ушинтип**, мал-жаныңдын күнүн көрбөгүр Нуртай бай бизди айылына жолотпой куубадыбы (К.Б.). **Акыры**, көптөн бери күткөн тилек келди (М.Аб.). **Чынын айтсан**, иничек, жаратың жаман (К.Б.).

5. Киринди сөздөр каршылык маанисин да алыш жүрөт, алар төмөнкүдөй сөз жана сөз айкаштарынан турат: ошондой болсо да, анын үстүнө, тилекке карши, бактыбызга карай, бактыңарга карай, деги, бир сөз менен, жок дегенде, көрдүңүзбү, ойлоп көрүңүзчү, тетирисинче, тескөриisinиче, көп болгондо, кандай айткан менен, эң ары көткенде ж. б.

Мисалы: **Жок дегенде**, кабарың айтсан болмок экен. **Көрдүңбу**, мындаай болоорун эчак эле билгем. **Кантса да**, улгайып көпту көргөн экен.

6. Киринди сөздөр кепке эмоционалдык баа берет: кубануу же кайгыруу (бактыга карай, амал канча, өкүнүчкө карай, шоруна ж.б.).

Мисалы: **Мына**, **бактысына карай**, Күмүш менен Нуркасымга Иван жолуктуу (К.Б.). **Байкуштун шоруна**, анын ую да кысыр калган.

7. Киринди сөздөр салыштыруу маанисин жана аёо сезимин билдирет. Мындай сөздөргө албеттө, арийнө, ырас ж. б. кирет.

Мисалы: *Ооба*, ошент, бизгө түуралана турган жөнүң жок (А.У). *Маселен*, мен дагы сен сыйктуу болгомун (К.Б.). *Арийнө*, ишин үрүс болсо көңүлүн да күнак болот.

8. Киринди сөздөр ырааттуулук маанисин билдирет (биринчиден, экинчиден ж. б.).

Мисалы: *Биринчиден*, Ташкенге барууга каражатымдын жоктугу, *экинчи жактан*, саламаттыктын эң начардыгы (К.Ж.). *Экинчиден*, койлордун башын кемитти (А.Ө.).

9. Киринди сөздөр сүйлөөчүнүн көңүлүн өзүнө буруу үчүн жана аны кепке тартуу максатында да колдонулат: (айтмакчы, баса, кандай, эмне дейсиз, мына, көрүп турал ж.б.).

Мисалы: *Мына*, так ошо жомоктон укканын көздөрү менен көрүп отурушат (Н.Б.). *Айтпаса*, сезимин ойготкон ушул ойбу? (А.Т.). *Айтмакчы*, Саадаткандын айылы кайсы? (К.Ж.).

СҮЙЛӨМДҮН БИР ӨҢЧӨЙ МҮЧӨЛӨРҮ

Жөнөкөй сүйлөмдүн курамына бир өңчөй мүчөлөр кирет.

Мисалы: *Эрмек жана Эсен – бир тууган*. *Айша, Акмат* институтта окушат.

Бул сүйлөмдөрдө Эрмек, Эсен ошондой эле Айша, Акмат – бир өңчөй ээлер. Эрмек, Эсен деген ээлер бир тууган деген бир баяндоочко, Айша, Акмат деген ээлер окушат деген бир баяндоочко баш ийип турушат.

Мисалы: *Ажар баласынын күлкүсүнөн ырахат табат, жалынат, жалбарат*.

Бул сүйлөмдөгү табат, жалынат, жалбарат деген бир өңчөй баяндоочтор бир эле ээге (Ажар) баш ийип турушат.

Ошентип, бир өңчөй мүчөлөр дайыма бир сүйлөм мүчөсү менен, же бир өңчөй мүчөлөр менен да байланышат.

1. Бир өңчөй ээлер – бир эле баяндооч менен,

2. Бир өңчөй баяндоочтор – бир эле ээ менен,

3. Бир өңчөй айкындооч мүчөлөр – же баяндооч менен, же ээ менен, же башка бир айкындооч мүчө менен байланышат.

Мисалы: *Капар мында келгөнине өкүндү, кайзырыды* (К.Б.). Бул көз караш *ак ниеттиктин, сүйүнүн, күчтүн, ишеничтин* учкундарына толгон (Н.Б.).

Бир өңчөй мүчөлөр кызматы боюнча бири-бирине карата тең укуктагы, тең абалдагы компоненттер, ошондуктан алар бирдей суроого жооп беришет.

Мисалы: *Сары, кызыл, ак, көк* гүл талааны кулпунтту (Т.С). *Акмактык менен кәйрөңдүк* – ажырашлас дос.

Ошентип, сүйлөм ичинде бирдей кызматты аткарып, бирдей суроого жооп берип, бири-бири менен тең байланышта турган сүйлөм мүчөлөрү сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү деп аталат.

Ал эми сүйлөмдө бир өңчөй мүчөлөр катышса, мындаид сүйлөмдөр бир өңчөй мүчөлүү сүйлөмдөр деп аталат.

Бир өңчөй мүчөлөрдү сөзсүз сүйлөмдүн тиги же бул мүчөсүнө байланыштыруунун зарылчылыгы жок, анткени бул сүйлөмдүн структурасына жараша болот. Мисалы, бир өңчөй мүчөлөр бир тутумдуу сүйлөмдөрдө да кездешет. Мындаид сүйлөмдөрдө алар бир өңчөй баяндоочтор катары учурдайт. Мында алар ээниң жоктугунан байланыштуу ээ менен байланыша алышпайт.

Ошондой эле каратма сөздөр да бир өңчөй мүчөлөрдөн туралы алат, булар дагы эч бир сүйлөм мүчөлөрү менен синтаксистик жактан байланышпайт.

Башка эч бир сүйлөм мүчөлөрүнө көз каранды эмес, алар менен байланышпаган бир өңчөй мүчөлөрдүн төмөндөгүдөй түрлөрүн байкоого болот.

1. Жаксызы сүйлөмдөгү бир өңчөй мүчөлөр.

Мисалы: *Бүгүн филармонияда жыйналыш да, концерт да. Үйдө азыр кургак жана жылуу.*

2. Белгисиз жактуу сүйлөмдөгү бир өңчөй мүчөлөр.

Мисалы: *Аларга айтылган, түшүндүрүлгөн, чечмеленген. Жыйналышта каралган жана талкууланган.*

3. Бир өңчөй каратма сөздөр же каратма сөздүн тутумундагы бир өңчөй аныктоочтор.

Мисалы: *Карагай-Булактык, Ак-Сайлык, Сын-Таштык* класссташтар, жолугушуу кечеси ушул жылдын 25-майында болот. *Кесиптештер, студенттер, улуу менен кичүүлөр*, алдынчагы олимпиаданы ийгиликтүү өткөрүп алалы.

Каратма сөз сүйлөм мүчөсү болуп келбейт, ошондуктан бир өңчөй каратма сөздөрдү сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү катары кароого болбайт.

Ошентип, бир өңчөй мүчөлөр бир тутумдуу, эки тутумдуу сүйлөмдөрдө кездеше берет, бирок бир өңчөй каратма сөздөр бул системага кирбейт.

Сүйлөмдөгү бир өңчөй мүчөлөрдүн байланышшуу жолдору

Бир өңчөй мүчөлөрдүн жалпы мүнөздүү белгиси – алар бирдей синтаксистик кызмет аткарат, бирдей суроого жооп беришет, сүйлөмдөгү бир эле сүйлөм мүчөсү менен байланышат жана бири-бири менен төң байланышта болот.

Төң байланыш болсо санак интонациясы аркылуу алардын бири-бири менен төң укукта байланышын камсыз кылат.

1. Санак интонациясы бир өңчөй мүчөлөрдө колдо-
нулган бир калыптагы тон менен мүнөздөлөт. Санак ин-
тонациясының да варианты болот, бул бир өңчөй
мүчөлөрдүн ортосундагы байламталардын бардыгына
же жоктугуна байланыштуу болот.

Мисалы: *Ал акылман, сөөлөттүү адам* (Ч.А.). Тे-
ребел *таптаза, көңирсиген ээн, жымжырт* (Ч.А.).

Бул сүйлөмдөрдө бир өңчөй мүчөлөр бири-бири ме-
нен байламтасыз байланышты, мында бардык бир
өңчөй сөздөргө бирдей санак интонациясы мүнөздүү.

2. Бир өңчей мүчөлөр жана, менен деген байланыш-
тыргыч байламталар менен байланышат.

Мисалы: *Жамиила менен Данияр артына карабай*
темир жолдун разъездин көздөй ылдый басууда (Ч.А.).
Жыл маалы Акбара менен Ташчайнар Алдаш камышы-
нын арасында жүрдү (Ч.А.).

Бир өңчөй мүчөлөр менен, жана деген байланыш-
тыргыч байламталар аркылуу байланышканда бирдей,
бир калыптагы интонация сакталат.

3. Бир өңчөй мүчөлөр ажыраткыч байламталар ар-
кылуу да байланышат. Мынтай байламталар бир өңчөй
мүчөлөрдүн ар бир компонентине тиешелүү болуп ай-
тылып, андан мурун же кийин келет. Мында интонация-
нын мүнөзү да өзгөрөт.

а) да, дагы, деле деген байламталар аркылуу бай-
ланышкан бир өңчөй мүчөлөргө ырааттуулук жана
бөлүп көрсөтүүчүлүк мүнөздүү. Мында интонация
өзгөрөт, бир өңчөй мүчөлөрдө интонация жогорулайт.

Мисалы: *Айгерим да, Канат да* экзаменди бешкө
тапшырышты. Айша деле, Каират деле келишкен жок.

б) же, же болбосо деген байламталар саноодо тан-
доочулук, бөлүп көрсөтүү маанисин билдирет жана ай-
тууда интонациянын жогору көтөрүлүшүнө алыш келет.
Же, же болбосо – бир өңчөй сөздөрдүн бардык компо-
ненттеринде колдонулбашы мүмкүн, кайсы мүчөсүндө

колдонулса, ошол сүйлөм мүчөсү жогорку тондо айтылат.

Мисалы: *Белек, же Гүлнар барат. Жакындарайондо, же шаарда иштей турган болду.*

Мынданай байламталар орун тартиби боюнча өздөрү тиешелүү болгон сөздүн алдына келет.

Эгерде мынданай байламта бир өңчөй мүчөлөрдүн эң алдына келсе жана башка кайталанбаса, ал тандоочулук, өзгөчөлөп бөлүп көрсөтүү маанисин жоготуп коёт да, бир өңчөй мүчөлөрдүн баары бирдей болуп калат.

Мисалы: *Же Канат, Айша, Акмат барат.*

Эгерде ушундай эле байламта кийинки бир өңчөй мүчөнүн алдына келсе, анда ошол бир өңчөй мүчөлөрдүн бири өзгөчө бөлүнүп көрсөтүлөт.

Мисалы: *Асан, же Болот ырдайт.*

Саналган жак, нерсе, аракеттердин ж.б. арасынан өзгөчө бөлүнүп көрсөтүлгөн маани же, же болбосо деген байламталардын алдындагы сөздөргө тиешелүү болот.

Мисалы: *Асан, Сайра, же Айдар келет.*

Ошентип, сүйлөмдө бир өңчөй мүчөлөр бири-бири менен интонациянын 3 түрү менен байланышат:

1. Байламтасыз санак интонациясы менен.

Мисалы: *Балдардын, кыздардын шаңдуу үндөрү угулду.*

2. Байланыштыргыч байламталардын жардамы менен байланышкан бир өңчөй мүчөлөрдүн интонациясы.

Мисалы: *Акбара менен Ташчайнар ошентип жер ооду* (Ч.А.).

3. Ажыраткыч байламталар аркылуу байланышкан бир өңчөй мүчөлөрдүн интонациясы.

Мисалы: *Бермет да, Сейде да үн катышпады.*

Бир өңчөй мүчөлөрдүн тыныш белгилери

Бир өңчөй мүчөлөр бири-биринен тыныш белгилери менен ажыратылат.

1. Байламтасыз, санак интонациясы аркылуу байланышкан бир өңчөй мүчөлөр бири-биринен үтүр (,) белгиси менен ажыратылат.

Мисалы: *Айзада бойлуу, сымбаттуу, мээримдүү, сулуу* кыз. Дүкөндөн *кумшекер, май, нан, чай* алдым.

2. Эгерде бир өңчөй мүчөлөр жана, менен деген байламталар аркылуу байланышса, анда алардын ортосуна үтүр коюлбайт.

Мисалы: *Жаңы мектебибиз менен жана жарык. Айсулуу менен Айна* мыкты окушат.

3. Эгерде ажыраткыч да, дагы, деле деген байламталар аркылуу байланышса, анда бул байламталардан кийин үтүр (,) белгиси коюлат.

Мисалы: *Күн нуруна чайынган тоолор ушул саатта алыс да, жакын да, сүйкүм да, сүрдүү да* көрүнөт (Ч.А.).

4. Эгерде же, же болбосо деген өзгөчө бөлүп көрсөтүүчү байламталар аркылуу байланышса, анда үтүр бир өңчөй мүчөлөрдүн ортосуна, аталган байламталардан мурун коюлат.

Мисалы: *Ашуунун ичи караңғылай түштүү, же ашуу, же жол, же тоо, же эки жак* көрүнбөйт (К.Б.). Эртөн Алмаз, же болбосо Шаршен барат.

Бир өңчөй мүчөлөрдүн структуралык жана функционалдык түрлөрү

Бир өңчөй мүчөлөрдүн структурасы. Бир өңчөй мүчөлөр эки түрдө болот:

1. Жалаң.
2. Жайылма.

Эгерде бир өңчөй мүчөлөр бири-бири менен байламтасыз же байланыштыргыч байламталар аркылуу байланышып, бири-бирине багыныңкы абалда болбогон мүчөлөрдөн турса жалаң бир өңчөй мүчөлөр деп аталат.

Мисалы: Кечээки эле *күчтүү, ачуулу, орой Анастайды* кайгы бүгүн мөгдөтүп салды (Ч.А.). *Акия да, Маруся да, Чаргын да Шамбеттикине* келишиши (Т.С.).

Башка учурларда бир өңчөй мүчөлөрдө айрым сөздөр бир өңчөй мүчөлөрдүн бирине көз каранды болот. Кээде бир өңчөй мүчөлөрдүн ар бирине көз каранды болгон сөз болот, ал айкындооч мүченүн милдетин аткарат. Мындай көз каранды сөзү бар бир өңчөй мүчөлөр жайылма бир өңчөй мүчөлөр деп аталат.

Мисалы: Уруш деген *кызыл кыргын, кара сүргүн* (Ч.А.). *Кыял деген жыты жок гүлдөй, тамыры жок дарктай* (Ч.А.).

Бир сүйлөм ичинде бир өңчөй мүчөлөрдүн жогорку эки түрү төң болушу мүмкүн.

Мисалдар: 1. *Токтогул турмушту, анык акыйкатты* ырдаган (А.Т). 2. *Жүрүш-турушу, орундуу айткан сөздөрү* жакты.

Бир өңчөй мүчөлүү сүйлөмдүн түрлөрү

Бир өңчөй мүчөлүү сүйлөмдөр ич ара бир өңчөй ээлүү сүйлөм, бир өңчөй баяндоочтуу сүйлөм, бир өңчөй айкындоочтуу сүйлөм болуп үчкө бөлүнөт.

Бир өңчөй ээлүү сүйлөм

Сүйлөмдүн ээси бир өңчөй ээлерден турат.

а) Бир өңчөй ээлер жалаң жана жайылма түрүндө да көздешет.

Мисалдар: *Түркүн боёлгон кант, дүйүм мөмө, бышкан керчөө, муздаган казы, ысык куйрук-боор, кылкызыл кашкары токоч, түрдүү ширин даам жайнап жатты* (Т.К.).

б) Бир өңчөй ээлер бири-бири менен санак интонациясы менен, ошондой эле байланыштыргыч менен, жана байламталары аркылуу байланышат.

Мисалдар: *Ысык-Көлдүн жәэктеринде курорттор жана санаторийлер көп. Бакыт менен Тилек бириңчи партада отурушат.*

в) Бир өңчөй мүчөлөрдүн ортосунда ажыраткыч байланталар да кездешет.

Мисалдар: *Жайлогоо баргандан кийин Ақай да, Кары да, Роза да көп иштерди иштөшти* (Ш.Б.).

Бир өңчөй баяндоочтуу сүйлөм

Ээ менен бир өңчөй баяндоочтор эки тутумдуу сүйлөмдө байланышат.

Мисалы: *Канат бүгүн эрте турду, жуунду, тамактанды, сабакка жөнөдү. Мен сахнада ырдадым, бийледим.*

Бир өңчөй баяндоочтор бир тутумдуу сүйлөмдөрдө (жамдама жактуу, белгилүү жактуу, туюк жактуу) кездешет.

Мисалы: *Бардыгыңарга билинет, угулат.*

Бир өңчөй баяндоочтор тутумдаш баяндоочтон болушу мүмкүн. Баяндоочко айкашып келген жардамчы бөлүк бир өңчөй баяндоочтордун акыркы компонентине жалганат.

Мисалдар: 1. *Айбек жазып, окуп, жооп берип жатты. Кампадагы арпа, буудай, таруулар экен.* 2. *Капар ишкөр да, спортсмен да эле.*

Бир өңчөй толуктоочтуу сүйлөм

Бир өңчөй толуктоочтор (тике жана кыйыр толуктооч) сүйлөм ичинде негизинен баяндоочтор менен байланышта болот. Кээде гана айкындооч мүчөлөр менен байланышат.

Мисалдар: *Ал театрдан Гүлнарага, Асельге, Акматка жолуктуу.*

Бир сүйлөм ичинде тике толуктооч да, кыйыр толуктооч кездешет, алар бир сүйлөмдүн ичинде бир өңчөй толуктоочтор боло алышпайт, анткени алар бири-бинине кызматы жана структурасы боюнча окшош эмес.

Бир өңчөй мүчөлөр курамы боюнча жалаң жана жа-ылма түрүндө болот.

Мисалы: Алар *устакананы, ашкананы, сарайларды оңдошту. Бөлмөгө жыгач керебетти, төгерек столду, отургучту* алыш кириши.

Бир өңчөй бышыктоочтуу сүйлөм

Бир өңчей бышыктоочтор негизинен баяндоочтор менен байланышат (кээде гана атооч сөздөр жана тактоочтор менен байланышы мүмкүн).

1. Бир өңчөй сын-сыпат бышыктоочтуу сүйлөм

Мисалдар: Акман *өтө чебер, өтө кылдат* козголду (Т.С.). *Бөрүнүн көзү курчураак, заардуураак сезилди* (Ч.А.).

2. Бир өңчөй себеп бышыктоочтуу сүйлөм

Мисалы: *Балача кубангандыгынан, сүйүнгөндүгүнөн* көзүнө төгөрөнгөн жашын Аедий араң тыйды (Ч.А.). *Ал наар албагандыктан, ач болгондуктан,* жөөлүп жатты (К.Ж.).

3. Бир өңчөй максат бышыктоочтуу сүйлөм

Мисалы: Салтанат группалаштырынан *артта калбаска, уят болбоско* бардык күчүн жумшады. Талант билим алыш үчүн, көздөгөн максатка жетиш үчүн борборго келди.

4. Бир өңчөй мезгил бышыктоочтуу сүйлөм

Мисалдар: *Күзүндө же жазында* Каныбек Астанага барат. *Чаалыкканда, чарчаганда* курортко барып эс алам. *Күнү да, түнү да* Алиманын оюнда баласы.

5. Бир өңчөй сан-өлчөм бышыктоочтуу сүйлөм

Мисалдар: Каникулга болсо *жыйырма эки, жыйырма үч күндөй* калды. *Ысык-Көлгө saat ондон, он*

бирден өткөндө жеттик. Үч күнү, үч түнү тынбай жамғыр жаады.

6. Бир өңчөй орун аныктоочтуу сүйлөм

Мисалдар: *Туристтер Ысык-Көлдө, Соң-Көлдө, Сары-Челекте* болушту. Бермет айылга, үйүнө көтти.

Бир өңчөй аныктоочтуу сүйлөм

Бир өңчөй аныктоочтор аныкталгыч болуп келген бардык сүйлөм мүчөлөрү менен байланыша берет.

Мисалы: *Тик жалдуу, сөөктүү, кажырлуу бәрунүн көлбети башкалардан өзгөчө* (Ч.А.).

Мында бир өңчөй аныктоочтор бәрунүн деген аныкталгыч менен байланышты.

Ал эми төмөнкү сүйлөмдердө бир өңчөй мүчөлөр бири-бири менен байланыштыргыч байламталар аркылуу байланышып турат.

Мисалы: Алардан кийин эле *Акмандын жана Марусянын көзеги келди* (Т.С.). *Тоолордун да, бак-дарактардын да, алыссы үйлөрдүн да* карааны көрүнбөйт (Ч.А.).

Ал эми төмөндө бир өңчөй аныктоочтор гүлдөргө деген аныкталгычка байланышып турат.

Мисалы: *Жолдун алды-усту буралган шибер, кул-пурган ак, сары, көк, кызыл гүлдөргө аңқып, нур төгүлгөн шашке мезгил* (Т.С.).

Бир өңчөй аныктоочтор аныкталгычтар менен дөгөн кызматчы сөз аркылуу да байланышат.

Мисалы: 1. *Тинатин, Алия, Алтынкызы, Чынара деген кыздар бир бөлмөдө жашашчу.*

Бир өңчөй аныктоочтор илик жөндөмөдө да турат.

Мисалы: *Тоо ташыңдын, турпагыңдын, суундун мен көрбөдүм пайдасы жок бекерин* (А.О.).

Бир өңчөй эмес аныктоочтуу сүйлөм

Аныктоочтор бир өңчөй эмес бир нече аныктоочтордөн да турат. Бир өңчөй эмес аныктоочтор семантикалык жактан ар түрдүү категорияларда турган уңгу сөздөрдөн же функционалдык жактан бир өңчөй эмес сөздөрдөн турушу мүмкүн. Булар – ар түрдүү семантикалык групладагы же түрдүү даражадагы сын атоочтор, туруктуу фразеологиялык айкаштар, зат атоочтор.

Мисалы: *Бул кунарсыз, өлүү талааны ким жараткан* (Ч.А.). *Айна магазинден кызыл-тазыл, чон, жибек жоолук сатып алды.*

Бир өңчөй эмес аныктоочтор аныкталгычка карата ар кандай мамиледе болушат. Ал эми бир өңчөй аныктоочтор бирдей белгини, предметтин бир түрдүү көп белгилерин көрсөтөт. Бир өңчөй эмес аныктоочтор аныкталгычты ар кайсы тараптан, анын бири-бирине байланышпаган ар кандай сапаттарын көрсөтөт.

Бир өңчөй эмес санак аныктоочтор

Булар бир өңчөй аныктоочторго окшоп кетет. Мында алардын окшоштугу – санак интонациясы боюнча. Айырмасы – алардын структуралык жактан өзгөчөлүгүндө.

Мисалы: *Аскерге кете элек экенинде Мырзакул төбөтейди кырданта кийген, кара мурут, күлүңдөгөн жигит эле* (Ч.А.). *Алтын дандуу ак буудай жалына жел эркелеп ойнор* күн келерине ишенем (Ч.А.).

Мында бир өңчөй эмес санак аныктоочтор сөз айкаштардан, туруктуу фразеологиялык айкаштардан турду.

Бир өңчөй эмес санак аныктоочтор структурасы боюнча бир типтүү да болот, алар сөз жасоочу аффикстеринин жана негиздеринин ар башкалыгы менен айырмаланат, ошондо да алар семантикасы боюнча бир өңчөй болбайт.

Мисалы: *Токтогул ақылдуу, кайраттуу, билгич, шайыр* киши эле (С.С.). *Бир түстүү жана көп түстүү, ала-була жана тилкелүү* желектер бар (Ю.Д.).

Бир өңчөй эмес санак аныктоочтордогу акыркы аныктооч мурункуларга караганда бир аз тыным менен, логикалык басым менен айтылат жана аныкталгычтын эң негизги, эң башкы белгиси катары келет.

Бир өңчөй эмес санак аныктоочтордогу тыныш белгилер

Бир өңчөй эмес санак аныктоочтор бири-биринен үтүр (,) белгиси менен ажыратылат, бирок акыркы аныктооч үтүр менен ажыратылбайт, бул акыркы аныктоочко логикалык басымдын түшүшү менен жана анын аныкталгычтын семантикасына ширелиши менен түшүндүрүлөт.

Мисалы: *Ал – адилеттүү, бир мүнөз, кайраттуу, чечкиндүү, ачык адам* (Т.С.). *Суюк сакал, чап жаак, чыйрак* киши сельсоветтин председатели (М.Э.).

Бир өңчөй мүчөлөрдүн жалпыланышы

Бир өңчөй мүчөлөрдүн айрым түрлөрү жалпылоо касиетине ээ. Бул бир өңчөй мүчөлөрдүн акыркы мүчөсүнө тиешелүү, ал грамматикалык форманы кабыл алуу менен жалпылайт.

1. Бир өңчөй толуктоочтор жана бышыктоочтор кыйыр жөндөмөлөрдө турат, кыйыр жөндөмө мүчөлөр бир өңчөй мүчөлөрдүн акыркысына жалганат.

Мисалдар: *Балдар кара чыйырчык, көк чымчык жана башка канаттууларга* уя жасашты. *Туристтер жайында Чолпон-Ата, Жети-Өгүз, Караколго* барышат.

Бир өңчөй мүчөлөрдүн акыркы мүчөсүндөгү формалдык көрсөткүч (мүчө) бардык бир өңчөй мүчөлөрдү байланыштырып жана жалпылап турат.

2. Жалпылагыч ролду таандык мүчө жана көптүк сандын (-лар) мүчөсү уланган сөздөр аткара алат.

Мындай мүчөлөр бир өңчөй мүчөлөрдүн акыркы компонентине уланат.

Мисалдар: **Соко, сеялкаларыбыз** ремонттолбогон, кар алдында жатат (Ч.А.). Механизаторлор **трактор, сеялка, соколорду** ремонттошту.

3. Жалпылоочу ролду жандоочтор да аткарат. Алар бир өңчөй мүчөлөрдүн эң акыркы гана сезүнө уланат.

Мисалдар: **Мейманканы туристтер, ишкерлер, меймандар менен** жық толгон. Ал **Айдар, Шаршен, Үсөн менен** жолугушту.

4. Жалпылоочу ролду бир өңчөй мүчөлөрдүн ортосундагы байланыштырыгыч жана, **менен** деген байламталар аткарат.

Мисалы: **Тыштан сурнай менен кернейлердин** үндөрү, **аттардын дүбүртү** угулат (К.Ж.). **Кант кызылча, арпа менен буудайды** Чүй боорунда жакшы өстүрүшөт.

Менен деген байламта колдонулганда андан мурунку бир өңчөй мүчөдө жөндөмө мүчөлөрдүн колдонулушу таптакыр мүмкүн эмес, алар бир өңчөй мүчөлөрдүн акыркы компонентинде гана колдонулат.

Мисалдар: **Атай менен Керезди** коштоп, күлүңдөп жолго түштү (Ш.Т.). **Ак куулар, каздар менен өрдөктөргө** да камкордук керек (М.С.).

Бир өңчөй мүчөлөрдөгү жалпылоочу сез

Бир өңчөй мүчөлөрдөгү жалпылоочу сез бир өңчөй мүчөлөрдүн жеке, конкреттүү маанилерин алып жүрөт. Структуралық-грамматикалық жактан жалпылоочу сез сүйлөмдөгү бардык бир өңчөй мүчөлөргө функциясы боюнча да, формасы боюнча да шайкеш, окшош болот.

Жалпылоочу сез эки түрдө кездешет.

1. Жалпылоочу сөз бир өңчөй мүчөлөрдөн мурун келет.

2. Жалпылоочу сөз бир өңчөй мүчөлөрдөн кийин келет.

1. а) Мында жалпылоочу сөздөн кийин келген бир өңчөй мүчөлөр ага тактык киргизүү, чечмелөө, конкреттештируү, түшүндүрүү милдетин аткарат. Жалпылоочу сөзгө – булар, алар, төмөнкүлөр ж.б. кирет.

Мисалы: *Салтанаттуу жыйынга чакырылган конкектор төмөнкүлөр*: мугалимдер, дарыгерлер, инженерлер, окумуштуулар, маданият ишмерлери.

б) Кээде жалпылоочу сөз катары семантикалык планда киринди сөздөр келет.

Мисалы: *Канаттын максаты – мыкты адис болуу, атап айтканда, билимдүү, жоопкерчиликтүү, тажрый-балуу, адилеттүү болуу*.

в) Кээде жалпылоочу касиетке сөз же сөз айкашы гана ээ болбостон, сүйлөм да келет, ал эми бир өңчөй мүчөлөр алардын маанисин, мазмунун конкреттештириет, тактайт.

Мисалы: *Байкуш койлор түндө көк жал аралаганда бири-биринен үркүп, бири-бирин тесеп, боо түшүп кулабады беле: тамагы шылынган, куйругу жулунган, ичегиси чубалган* (Ш.С.).

2. Бир өңчөй мүчөлөрдөн кийин келген жалпылоочу сөз – бир өңчөй мүчөлөрдү бириктируүчү ролю ойнойт. Жалпылоочу сөз катары баары, баары төң, экөөбүз, экөөбүз төң, бардыгыбыз ж. б. у. с. келет.

Мисалдар: *Китеби, дептери, өчүргүчү, сызычы, сүрөт тарткыч кооз карандаши, сыйыс баары бар* (Ш.Б.). *Үйдө Абакир, Сааданбек, мен үчөөбүз калганбыз* (Ч.А.).

Мындаид жалпылоочу сөздөрдүн ролу өтө чон, анткени бир өңчөй мүчөлүү ээлер тигил же бул жакта турган жактама ат атоочтордон туруп, ал эми жалпылоочу сөз үч жактын төң касиеттерин чагылдырат жана

сүйлөмдүн баяндоочу менен ээрчишүү байланышы ар-
кылуу байланышат. Ошентип, мындай жалпылоочу
сөздөр семантикалык гана роль эмес, грамматикалык
да роль аткарат, анткени бир өңчөй мүчөлөрдү баян-
дооч менен байланыштырат.

Мисалы: *Болот, Женши экөө келишти. Конферен-
цияга Элмира, Дамира, сен учөөнөр барасыңар.*

Бир өңчөй мүчөлөрдөн кийин жалпылоочу сөз ка-
тары кызматчы сөздөр келет. Маселен, этиштин чак-
чыл формаларынан турган дебей, болуп сыйктуу кыз-
матчы сөздөр.

Мисалы: *Нооруз майрамына кары дебей, жаш деб-
бей төгиз келишти. Акыл, Айна, мөн болуп концерт-
ке бардык.*

Болуп деген жалпылагыч сөз башка жалпылагыч
сөздөр менен бирге колдонулушу да мүмкүн.

Мисалы: *Каныбек, Темирбек, Канат болуп баары
тен экзаменди мыкты тапшырышты. Нуржамал, Ай-
гүл болуп баарыбыз айылга бардык.*

Жалпылагыч сөздө қоюлуучу тыныш белгилер

1. Эгерде жалпылагыч сөз бир өңчөй мүчөлөрдөн
мурун келсе, жалпылагыч сөздөн кийин кош чекит (:)
коюлат.

Мисалы: *Биздин курста мыкты окугандар булар:
Касиет, Салтанат, Гулзина, Гулжан.*

2. Ал эми жалпылоочу сөз бир өңчөй мүчөлөрдөн
кийин келсе, анда алардан мурун да, кийин да эч кан-
дай тыныш белгиси коюлбайт.

Мисалы: *Ушундайды Тотой, Сейде экөөнөр эле иш-
теп койбайсуңарбы (Ч.А.). Улуу-кичүү, жаш-карзы баа-
ры тен концертке келишти.*

ТҮШҮНДҮРМӨ МҮЧӨЛҮҮ СҮЙЛӨМДӨР

Сүйлөмдүн түшүндүрмө мүчөлөрү, анын сүйлөмдөгү орду

Түшүндүрмө мүчөлөр – бул кайсы сүйлөм мүчөсүнө тиешелүү болсо, ошону тактоо, кошумча түшүнүк берүү максатында өзүнө мүнөздүү интонацияга жана өзүнө мүнөздүү структурага ээ болгон баш жана айкындооч мүчөлөрдүн өзгөчө синтаксистик формалары болуп эсептелет.

Сүйлөм ичинде кайсы мүчөнү тактап, түшүндүрүп турса, ошо сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарат.

Мисалы: *Жаштар, Кыргызстандын жаштары*, эгемендүү өлкөбүздүн келечеги. Алиман жогорку окуу жайына, *Ж. Баласагын атындағы Улуттук университетке*, окууга өттү. Таалай маңдай төрдө – эмгекте.

Бул сүйлөмдөрдө түшүндүрмө мүчөлөр *Кыргызстандын жаштары*, *Ж.Баласагын атындағы Улуттук университетке*, эмгекте деген сөздөр. *Кыргызстандын жаштары* – түшүндүрмө ээ, *Ж.Баласагын атындағы Улуттук университетке* – түшүндүрмө айкындооч (бышыктооч), эмгекте – түшүндүрмө баяндооч болуп келет. Булар *жаштар*, окуу жайына жана *маңдай төрдө* деген сөздөрдү тактоо, кошумча түшүнүк берүү максатында колдонулду, ал сөздөр кайсы сүйлөм мүчөсү болсо, түшүндүрмө мүчөлөр да ошол сүйлөм мүчөсү болуп милдет аткарышты.

Бир эле сүйлөм мүчөсүне бир нече түшүндүрмө мүчөлөр да кириши мүмкүн. Мындай түшүндүрмө мүчөлөр бир өңчөй түшүндүрмө мүчөлөр деп аталаат.

Мисалы: *5-курстун студенттери – Айша, Акмат, Саадат, Гүлнара*, экзамендерин жакши тапшырышты.

Түшүндүрмө мүчөлөр сырткы түзүлүшү боюнча бир өңчөй мүчөлөргө жана жалпылагыч сөздөргө окшоп ке-

тет. Бирок, бул – формалдуу гана окшоштук. Түшүндүрмө мүчөлөр бир өңчөй мүчөлөрдөн структурасы жана интонациясы боюнча айырмаланып турат.

Бир өңчөй мүчөлөргө санак интонациясы мүнөздүү, б.а., бир өңчөй мүчөлөр бири-биринен айырмаланбай, бир калыптагы үн ыргагы менен айтылат.

Ал эми түшүндүрмө мүчөлөр өздөрү тиешелүү болгон сүйлөм мүчөсүнөн кийин орун алат, ошондой эле өздөрү тиешелүү болгон сөзгө караганда басыңкы тондогу интонация менен айтылат.

Ошентип, түшүндүрмө мүчөлөрдүн позициялык орду жана өзгөчө интонациясы – алардын структуралык базасын түзөт жана өзгөчө синтаксистик категория катары айырмалап турат.

Мисалы: *Биздин мугалимибиз, Айна Акматовна, кыргыз тилден сабак берет.*

Эгерде жогорку сүйлөмдө түшүндүрмө мүчөлөргө тиешелүү интонациялык өзгөчөлүк жок болсо, анда *Биздин директорубуз Айна Акматовна* – сөз айкашы болуп калмак.

Ал эми *Биздин мугалимибиз – Айна Акматовна же Айна Акматовна – биздин жетекчибиз десек*, анда жөнөкөй сүйлөмдүн бир туру катары келмек.

Демек, түшүндүрмө мүчөнү аныктоодо анын интонациясы чоң роль ойнойт.

Башка сүйлөмдер деле, эгерде түшүндүрмө мүчөсүнүн интонациясы жок болсо, сүйлөмдө бир өңчөй мүчөлөр катары келип калмак.

Мисалы: *Таалай маңдай терде, эмгекте.*

Эгерде бул сүйлөмдө түшүндүрмө мүчөнүн интонациясы болсо, анда *Таалай маңдай терде – эмгекте* болуп, *эмгекте* деген сөз түшүндүрмө мүчө болмок.

Ошентип, оозеки кепте түшүндүрмө мүчөлөр башка синтаксистик категориялардан өзүнө мүнөздүү болгон интонациясы менен айырмаланып турат, ал эми жазууда болсо үтүр белгиси менен ажыратылат.

Түшүндүрмө мүчөнүн дагы бир өзгөчөлүгү – алардын өздөрү тиешелүү болгон сөздөн кийин келиши (постпозитивдүү) орду.

Төмөнкү бир өңчөй мүчөлөрдү жана түшүндүрмө мүчөлөрдү салыштырып көрөбүз.

Бир өңчөй мүчөлөргө мисалдар: *Санжар менен Канат* мектепте окушат. Бермет магазинден нан, кумшекөр, май, сыр сатып алды.

Түшүндүрмө мүчөлөргө мисалдар: Эжем, *Алиман Сатаровна*, мектепте директор болуп иштейт. Мен жайында көлдө, *Ысык-Көлдө*, эс алууну жактырам. *Мугалим студенттерге, 1 курстун студенттерине*, жаңы теманы түшүндүрдү. Биз өлкөбүзгө, *Кыргызстанга*, кызмат кылууга тишишил.

Илептүү сүйлөмдөрдө түшүндүрмө мүчөлөрдүн интонациясы басыңкы тондо айтылбастан, башка сүйлөм мүчөлөрүнө караганда жогорку тондо айтылат.

Мисалы: *Балам, Урмат*, окууга өтүшүң менен куттукттайм!

Түшүндүрмө мүчөлүү сүйлөмдүн түрлөрү

Түшүндүрмө ээлүү сүйлөм

Ээгэ тиешелүү болгон түшүндүрмө мүчөлөр түшүндүрмө ээлер деп аталат. Түшүндүрмө мүчөлүү ээлер бир сөздөн же сөз айкашынан турат.

Мисалы: *Мектепте ардактуу аксакалдар, со-гуштун ветерандары, мейманда болду. Салима эже-ге сыйлык, Ардак грамота, тапшырылды.*

Түшүндүрмө ээлер ээни мүнөздөө үчүн, тактап айтканда, анын маанисин тактоо, ар кандай белгилерин көрсөтүү үчүн кызмат кылат.

Мисалы: *Марат, фермер Марат*, быыйыл үзүрлүү эмгектенди. *Наргиза, тигүүчү Наргиза*, планды ашигы менен аткарды.

Түшүндүрмө ээлер I, II жакта көптүк санда турган жактама ат атоочтордон жана жекелик жана көптүк санда турган зат атоочтордон турат.

Мисалы: *Биздин эл, Кыргызстандын эли*, эркиндикти сүйгөн эл. Биздин жаштарыбыз, *Кыргызстандын жаштары*, окууга, билим алууга дилгир, илим билимгө умтуулган келечеги кең жаштардан. Силер – *окуучулар, студенттер, аспиранттар*, Кыргызстандын көлөчегисиңөр.

Түшүндүрмө баяндоочтуу сүйлөм

Түшүндүрмө мүчөлөр сүйлөмдүн баяндоочуна тиешелүү болсо, түшүндүрмө баяндоочтор деп аталат. Түшүндүрмө баяндоочтор негизинен баяндоочту түшүндүрүү, аларга толуктук, айкындык берип туруу милдетин аткарат.

Түшүндүрмө баяндоочтор түшүндүрмө ээлерге караганда алда канча бай жана ар кыл. Түшүндүрмө баяндоочтор кадырлесе баяндоочорго караганда көтерүңкү тондо айтылат, ал мына ушунусу менен жай сүйлөмдөгү түшүндүрмө ээлерден айырмаланып турат.

Мисалы: Азыр экзамен берип жаткандар *студенттер* – *биздин группанын студенттери*. Менин атамен айылда – *Өтөгөн айылында*. Биздин максатыбыз жөнүү – *биринчиликти алуу*.

Түшүндүрмө аныктоочтуу сүйлөм

Түшүндүрмө аныктооч илик жөндөмөдөгү атооч сөздөрдөн гана турат жана аныктоочторго аныктык, тактык киргизип турат.

Мисалы: *Биздин көлдүн, Ысык-Көлдүн*, суусунун дарыллык касиети бар. *Кыргыз жеринин – жаңгак токонун, тоолорунун, жайлодорунун*, жаратылышы кимди гана суктандырбайт.

Эгерде сын атоочтор илик жөндөмөдө эмес, атооч жөндөмөдө турса, түшүндүрмө аныктооч эмес, түшүндүрмө ээ болуп калат.

Мисалы: *Сары – чымкий сары, бир өңдүү сары, мектеп окуучуларынын формасы үчүн ылайыксыз*.

Түшүндүрмө толуктоочтуу сүйлөм

Түшүндүрмө мүчө сүйлөмдүн толуктоочуна тиешелүү болсо, түшүндүрмө толуктооч деп аталат.

Мисалы: *Мен классташима, Айшага, эртөң жолугам. Мен кошунамды, Акматты, үйгө конокко чакырдым. Бакир кыргыздын көлдөрүн – Соң-Көлдү, Чатыр-Көлдү, Ысык-Көлдү, кыдырып келди.*

Түшүндүрмө бышыктоочтуу сүйлөм

Түшүндүрмө мүчөлөр бышыктоочко тиешелүү болсо, түшүндүрмө бышыктоочтуу сүйлөм деп аталат.

Мисалы: *Айжан шаарда, Бишкекте, жашайт. Биздин өлкөдө, Кыргызстанда, кыргыздардан тышкары сексенден ашык улут жашайт. Биздин жогорку окуу жайда, Президенттин алдындағы Башкаруу Академиясында, башкаруу тармагында иштей турган адистер даярдалат.*

Түшүндүрмө бышыктоочтор өзүнүн ар кылдуулугу боюнча бышыктоочтун ар бир түрүнө тура келет.

Түшүндүрмө мүчөлөрдүн тыныш белгилери

1. Түшүндүрмө мүчөлүү ээлер жана түшүндүрмө мүчөлүү айкындоочтор сүйлөм ортосуна келсе, эки жагынан үтүр (,) белгиси менен ажыратылат.

Мисалы: *Бизде, университетте, окуу үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Мектепте, конференция залында, жаңы жылга арналган салтанаттуу кече болду.*

2. Эгерде сүйлөмдө бир өңчөй түшүндүрмө мүчөлөр болсо, мындаи бир өңчөй мүчөлөрдүн алдына сызык-ча (–) белгиси коюлат.

Мисалы: *Мыкты студенттер – Азамат, Канат, Саадат, Назира*, сынектан беш деген баа алышты. Алдыңкы кызматкерлер – *Айнурा, Айжамал, Назгүл*, ардак грамоталарга ээ болушту. Мен жакын адамдарымды – *ата-энемди, бир туугандарымды жана досторумду, үйгө конокко чакырдым*.

3. Түшүндүрмө ээ жана түшүндүрмө айкындооч мүчөлөр бир өңчөй мүчөлөрдөн кийин келиши мүмкүн. Мындаи учурда бир өңчөй мүчөлөр менен түшүндүрмө мүчөлөрдүн ортосуна сызыкча коюлат.

Мисалы: *Асан, Талгат, Талант – мыкты студенттерибиз, конкурста алдыңкы орундарды эзлөшти. Апам мага калем сап, карандаш, китеп, дептерди – окуу куралдарын, сатып берди.*

4. Жай сүйлөмдөрдө бир өңчөй баяндоочтордон түшүндүрмө баяндоочторду ажыратуу үчүн алардын ортосуна сызыкча коюлат.

Мисалы: *Адамдар жөнүндө камкордук, гумандуулук бизде – Кыргызстанда. Таза аба, таза суу, кооз жаратылыш бизде – Кыргызстанда.*

КОШМО СҮЙЛӨМДҮН СИНТАКСИСИ

Жөнөкөй жана кошмо сүйлөм. Сүйлөмдүн табияты – мазмуну жана структурасы боюнча бирдей эмес, ар кыл.

Сүйлөмдүн биринчи типологиялык классификациясы – курамы боюнча сүйлөмдү жөнөкөй жана кошмо деп бөлөт.

1. Жөнөкөй сүйлөм.

Мисалы: *Жер бети күндүн нуруна балкыды* (Ш.Б.). *Сары-Челек – дүйнөнүн кооз жери.*

Жөнөкөй сүйлөмдүн структуралық негизин синтаксистик категориялар түзөт, б.а., сүйлөм мүчөлөрү жана сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр.

Сүйлөм тизмегинде сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөрдүн катышына, баш мүчөлөрдүн эки түрү тең, же биригин гана катышына, ошондой эле компоненттердин өз ара байланыш формаларына жана синтаксистик байланыштарына карай жөнөкөй сүйлөмдөр төмөнкүдөй түрлөргө бөлүнөт: белгилүү жактуу, жамдама жактуу, туюк жактуу сүйлөмдөр, жаксыз сүйлөм, атама сүйлөм, толук жана кемтик сүйлөм, бир өңчөй мүчөлүү сүйлөм, каратма сөз, киринди сөз, сырдык сөз, жалаң сүйлөм, жайылма сүйлөм.

2. Кошмо сүйлөм жана анын жөнөкөй сүйлөмдөн структуралық өзгөчөлүгү.

Кошмо сүйлөм жөнөкөй сүйлөмдөрдөн түзүлөт, б.а., маани жана интонациялык жактан биримдиктеги эки же андан ашык жөнөкөй сүйлөмдердүн айкалышып келиши – кошмо сүйлөмдү түзөт.

Мисалы: *Жердин бети жашыл тукаба менен чүмкөнүп, керилип жаткансыйт* (А.Т.). *Таң атты эле, күн да жайнап чыга келди* (Ш.Б.). *Жаркыраган жаз келип, жер бети жашыл түскө бөлөнгөн.*

Бул сүйлөмдөргө экиден жөнөкөй сүйлөмдөр катышты.

Кошмо сүйлөмдүн мүнөзү анын тутумуна кирген жөнөкөй сүйлөмдөргө байланыштуу.

Жөнөкөй жана кошмо сүйлөмдердүн бири-биринен айырмасы – алардын структуралык түзүлүшүндө.

Жөнөкөй сүйлөмдө анын касиетин сүйлөм мүчөлөрү түзөт, алар бири-бири менен грамматикалык жана маанилик биримдикти түзүп турат. Ал эми кошмо сүйлөмдүн табиятын – грамматикалык жана маанилик биримдиктеги жөнөкөй сүйлөмдөр түзөт.

Кошмо сүйлөмдүн мазмуну – анын тутумун түзгөн жөнөкөй сүйлөмдөрдүн маанилеринин карым-каташта келиши менен шартталат.

Ошентип, жөнөкөй сүйлөмдүн тутумун (составдык бөлүктөрүн) сүйлөм мүчөлөрү жана сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр түзсө, кошмо сүйлөмдүн тутумун (составдык бөлүктөрүн) бир нече жөнөкөй сүйлөмдөр түзет. Кошмо сүйлөмдө бир нече сүйлөмдүн катышып турушу милдеттүү түрдөгү норма болуп эсептелет.

3. Кошмо сүйлөмдүн интонациясы. Жөнөкөй сүйлөм менен кошмо сүйлөмдүн тутумуна кирген жөнөкөй сүйлөмдөр бири-биринен интонация жагынан айырмаланат.

Жөнөкөй сүйлөмдөр кошмо сүйлөмдүн тутумуна киргендө өзгөрүүгө учурайт. Анткени кошмо сүйлөмдөр жөнөкөй сүйлөмдүн механикалык жактан гана биригүүсү эмес, мында бир нече жөнөкөй сүйлөмдөр маанилик жана интонациялык биримдикти түзөт.

Жөнөкөй сүйлөм өз алдынча турганда өзүнчө интонацияга ээ. Анткени сүйлөмдүн мүнөздүү белгиси – интонация болуп эсептелет. Сүйлөмдө камтылган ойдун бүтүшүү белгилүү бир интонациянын катышы менен шартталып турат.

Ал эми кошмо сүйлөмдөрдө болсо – анын тутумнадагы ар бир жөнөкөй сүйлөм өзүнчө интонацияга ээ эмес. Кошмо сүйлөм канча жөнөкөй сүйлөмдөн турса да, **кошмо сүйлөмгө мүнөздүү бир гана интонация болот**. Кошмо сүйлөмдүн тутумунда жөнөкөй сүйлөмдөр кошмо сүйлөмгө мүнөздүү интонациянын негизинде өз алдынчалыгын жоготушат, жөнөкөй сүйлөмдө ой толук бүтпөй, алар бири-бирин толуктап жана баары биригип келип, бир бүткөн ойду билдирип калышат.

Кошмо сүйлөм канча жөнөкөй сүйлөмдөн турбасын, бүткөн бир ойду билдириет.

Тактап айтканда, кошмо сүйлөмдүн тутумуна киргөн жөнөкөй сүйлөмдөрдүн ар бири өз алдынчалык касиетинен ажырап, бир бүтүндүккө – бир сүйлөмгө биригип, кошмо сүйлөмгө айланат.

Мисалы: *Дүйшөн өгүнтөн бери тикенектердин баарын түбүнөн кетменидеп чаап, тамдын шалдырап, жыгылып калган каалгасын кайра элтештирип, ураган жерлерин оңдол жүргөн экен* (Ч.А.). *Караңғылык тарады, жер бети абдан жарық боло баштады* (К.Б.).

Жогорку мисалдарда кошмо сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр бир синтаксистик бүтүндүккө биригип турушат.

4. Кошмо сүйлөмдүн структуралык жактан бөлүнүшү. Кошмо сүйлөмдөрдүн табияты аны түзгөн тутумунун (составдык бөлүктөрүнүн) структурасы менен аныкталат.

Жөнөкөй сүйлөмдүн табияты сүйлөм мүчөлөрү жана алардын өз ара катышы, аларды түзгөн сөз түркүмдерүнүн лексика-грамматикалык өзгөчөлүктөрү менен мүнөздөлөт.

Кошмо сүйлөмдө анын тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн бири-бири менен карым-катышына, байланыш формаларына жана катыш өзгөчөлүгүнө жараша алардын түрлөрү калыптанат.

а) Мисалы: 1. *Кара чыйырчыктар да келишти, алар зияндуу күрт-кумурскаларды өлтүрүшөт.* 2. *Тоо башындагы булуттур калыңдады, күн бүркөлдү, бирок көп узабай күн ачылып кетти.* 3. *Кар өтө көп жаады, бирок анчалык суук болгон жок.*

Булар – тең байланыштагы кошмо сүйлөмдөр, антикени бул кошмо сүйлөмдөр өз ара тең укукта турган жөнөкөй сүйлөмдөрдүн айкалышынан жасалды.

б) Мисалы: *Ушундан эки күндөн кийин Дүйшөн айылды үймө-үй кыдырып, балдарды окууга чогултуп жүрдү* (Ч.А.). *Шар көтөрүлгөндөн көтөрүлүп, жерден алыс-*

тагандан алыстай берди (К.Э.). Жүгөндү колуна ороп жиберип, ооздукту салмоорлоп кармады (Ч.А.).

Бул кошмо сүйлөмдөрдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр бири-бирине көз каранды, багыныңкы абалда, ошондуктан мындай сүйлөм багыныңкы байланыштагы кошмо сүйлөм деп аталат.

Ошентип, кошмо сүйлөмдөр өзүнүн тутумуна кирген жөнөкөй сүйлөмдөрдүн катыш өзгөчөлүгүнө жараشا багыныңкы байланыштагы кошмо сүйлөм жана тең байланыштагы кошмо сүйлөм деп эки топко бөлүнөт.

в) Айрым учурда кошмо сүйлөмдүн кээ бир түрлөрү түзүлүшү жагынан тең байланыштагы кошмо сүйлөмдөргө да окшош болот, багыныңкы байланыштагы кошмо сүйлөмдөргө да окшош болот. Кошмо сүйлөмдүн мындай түрү аралаш кошмо сүйлөм деп аталат.

Мисалы: *Батыш жактан калдайган кара булут улам көтөрүлүп келди, ашудан бери карай нымдуу салкын жел согуп, бети-колду чымчылай баштады (К.Б.).*

I ТЕҢ БАЙЛАНЫШТАГЫ КОШМО СҮЙЛӨМ

Тең байланыштагы кошмо сүйлөм – кошмо сүйлөмдөрдүн эң кенири тараган түрү. Мындай сүйлөмдөр жазуда, өзгөчө оозеки кепте эң көп кездешет.

Тең байланыштагы кошмо сүйлөмдөрдө сүйлөмдүн тутумуна кирген жөнөкөй сүйлөмдөр бири-бирине каратада тең укукта, тең байланышта болушат.

Мисалы: *Мен Ч. Айтматовдун «Тоолор кулаганда» деген китебин окудум, мага абдан жакты. Жаз келди, күн жылый баштады.*

Булар тең байланыштагы кошмо сүйлөмдөр, анткени бил кошмо сүйлөмдөр өз ара тең укукта турган жөнөкөй сүйлөмдөрдүн айкалышынан жасалды.

Жогорудагы мисалдардан көрүнүп турғандай, кошмо сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр струк-

туралық-грамматикалық жактан өз алдынча турған жөнекөй сүйлөмдөрдөн айырмаланбайт, т.а., баяндоочтору баяндоочтук формаларын сактап турат, бирок алар маанилик жана интонациялық жактан биригип, бир бүтүндүктүү түзүп турат.

Тең байланыштагы кошмо сүйлөм – эки же андан көп жөнекөй сүйлөмдөрдүн структуралық жактан өзгөрбей, маанилик жана интонациялық жактан бир бүтүндүккө биригиши.

Жөнекөй сүйлөмдөр кошмо сүйлөмдөрдүн тутумунда өз алдынчалығын жоготуп, кошмо сүйлөмдүн заңонуна баш и yet, б.а., маани жактан тыгыз байланышып, интонациялық жактан ажырагыс биримдикте турат. Алар өз алдынча сүйлөм катары каралбайт жана кошмо сүйлөмдөн өзүнчө бөлүнө албайт. Кошмо сүйлөмдүн тутумундагы жөнекөй сүйлөмдөр биригинин маанисин экинчиси толуктап турат, ажырагыс бир бүтүндүк катары кошмо сүйлөмгө айланып кеткен болот.

Тең байланыштагы кошмо сүйлөмдөгү жөнекөй сүйлөмдөр бири-биринин себеп, мезгил, каршы, шарт, салыштыруу ж.б. ар түрдүү кырдаалдарын, катыштарын билдириүү касиетине ээ.

Тең байланыштагы кошмо сүйлөмдөрдөгү байланышуу жолдору. Тең байланыштагы кошмо сүйлөмдүн тутумундагы жөнекөй сүйлөмдөр эки түрдүү байланышат:

1. Тең байланыштагы кошмо сүйлөмдүн тутумундагы жөнекөй сүйлөмдөр бири-бири менен байламтасыз, интонация аркылуу байланышат. Кошмо сүйлөмдүн бул түрү байламтасыз тең байланыштагы кошмо сүйлөм деп аталат.

Мисалы: *Баатыр бир өлөт, коркок мин өлөт* (макал). Конғуроо кагылды, студенттер сабакка кириши.

2. Тең байланыштагы кошмо сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр бири-бири менен байламталар аркылуу байланышат. Мындай сүйлөмдөр байламталуу тең байланыштагы кошмо сүйлөм деп аталат.

а) Бириктируүчү жана деген байламта аркылуу байланышат.

Мисалы: *Балдар кара чыйырчыкка уя жасашат жана аны бактын башына илишет. Студенттер китепканага келишиши жана сабакка даярданышты.*

б) Ошондой эле бирок, бирок да, же, же болбосо, ошондуктан, ошол себептүү, ошон үчүн, демек, анткени, себеби ж.б. байламталар аркылуу байланышат.

Мисалы: 1. *Менин шаарга бара турган зарыл жумушум бар, анткени облисполком чакырыптыр* (К.Б.). 2. *Күн бүркөлдү, бирок жаан жааган жок.* 3. *Токойдо эртөн менен жана кечинде өтө көңүлдүү турмуш болот, анткени канаттуулардын түрдүү үндөрү угулат.*

1. Байламтасыз тең байланыштагы кошмо сүйлөм

Кошмо сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр байламтасыз байланышса, байламтасыз тең байланыштагы сүйлөмдөр деп аталат.

Мисалы: 1. *Кыргызстанда жаңгактуу токой бир канча аянтты ээлөйт, түштүктө Фергана жана Чаткал тоолорунун капталында өсөт.* 2. *Кышында ал токойлорго кар калың түшөт, токой көлерки жазга чөйин мемиреп жата берет.*

Бул сүйлөмдөрдүн тутумун структуралык жактан өзгөрүүгө учурабаган жөнөкөй сүйлөмдөр түзүп, алар бири-бири менен байламтасыз байланышты.

Тең байланыштагы байламтасыз сүйлөмдөгү жөнөкөй сүйлөмдөрдү байланыштыруучу грамматикалык карат, байланыштыруу формасы болуп – интонация

эсептелет. Интонация тең байланыштагы жөнөкөй сүйлөмдү өз ара байланыштырып бир татаал бүтүндүктү, кошмо сүйлөмдөрдү түзөт.

Тең байланыштагы кошмо сүйлөмдөрдүн тутумун түзгөн жөнөкөй сүйлөмдөр структуралық жактан өзгөрүгө учурбаса да, структуралық жактан бири-бирине багыныңы абалда турбаса да, алар бири-бири менен ажырагыс биримдикте жана маанилик жактан бири-бирине көз каранды. Тең байланыштагы кошмо сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр бири-бири менен ар түрдүү мамилелерге келет, ошого жараша бир нече түрлөргө бөлүнөт: мезгилдеш, шартташ, карышлаш, салыштырма, себептеш, салмакташ тең байланыштагы кошмо сүйлөмдөр.

Байламтасыз тең байланыштагы кошмо сүйлөмдүн түрлөрү

1) Мезгилдеш тең байланыштагы кошмо сүйлөм

Тең байланыштагы байламтасыз кошмо сүйлөмдөр ар кыл мезгил кырдаалдарын көрсөтүп, мезгилдеш тең байланыштагы кошмо сүйлөм деп аталат. Кошмо сүйлөмдүн бул түрү көнери тараган.

Мезгилдеш тең байланыштагы кошмо сүйлөмдөрдүн үч түрү бар.

а) Бир мезгилде болгон кырдаалды, же көрүнүштү, мамилелерди билдирет.

б) Биринен кийин бири болгон ырааттуу мезгил кырдаалдарын билдирет.

в) Ар башка мезгилдеги кырдаалдарды, мамилелерди билдирет.

а) Бир мезгилде болуп жаткан көрүнүш, кубулуш, кырдаал, кыймыл-аракет ж.б. билдириүүчү жөнөкөй сүйлөмдөрдүн айкалышы бир мезгилдеш тең байланыштагы кошмо сүйлөм болот.

Мисалы: Филармонияда эл жық-жыйма, ырчылар ырдоодо, бийчилер бийлөөдө. Аудиторияда – сабак, мугалим тапшырма берүүдө, студенттер тапшырма аткарышууда. Кеч мезгили, үйде Керимдин үй-бүлесү көчки тамакты ичүүдө, телевизордан концерт көрүүдө.

б) Байламтасыз тең байланыштагы кошмо сүйлөмдүн тутумуна кирген жөнөкөй сүйлөмдүн бири аракеттин башталышын билдирсе, калгандары андан кийинки көрүнүш, кубулуш, кыймыл-аракет ж.б. кырдаалдарды ырааты менен туюндурат.

Мисалы: Бурулча күндөгүсүнөн эртө турду, үй-жумуштарын бүтүрдү, колхоздун жумушуна кетти (К.М.). Жайлоого көчүп барғандын эртеси негедир Айгүл күндөгүсүнөн эртө турду, кийинип тышка чыкты, айланага ушунча кызыгып карап турду (Ш.Б.). Койлору табылган соң, койчу Келгөндін көңүлү жайланаң, Динарды алдына өңөрдү (Т.С.).

в) Кошмо сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдер ар башка мезгилди билдиришет. Мындағы жөнөкөй сүйлөмдердүн баяндоочтору бири-биринен ар башка мезгилди билдириүүчү грамматикалық формаларда турушу менен өзгөчөлөнөт.

Мисалы: Асан Москвага былтыр барган, мен быйыл барам. Айгүл университеттеги былтыр бүткөн, келерки жылы аспирантурага тапшырат.

2) Шартташ тең байланыштагы кошмо сүйлөм

Кошмо сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдердүн бири шарт катары, экинчилери анын натыйжасы катары келсе, шартташ кошмо сүйлөм болот.

Мисалы: 1. Кызылчаны жакши бакыла, мол түшүм аласыңар. 3. Аракет кылгыла, тилегиңерге жетесиңер. 4. Кирсиз жүргүлө, оорусуз болосунар. Адамдарга жакшилык кылгыла, жерде калбайт.

3) Каршылаш тең байланыштагы кошмо сүйлөм

Кошмо сүйлөмдердүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдер бири-бирине маани жактан карама-каршы мамиле-

де болсо, мындай сүйлөмдөр каршылаш кошмо сүйлөм деп аталац.

Мисалы: *Оозунан кулаган турбайт, бутунан кулаган турат* (макал). *Жакши киши калааны курат, жаман киши калааны бузат* (макал).

4) Салыштырма тең байланыштагы кошмо сүйлөм

Кошмо сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр бири-бири менен салыштыруу катышында болот.

Мисалы: *Жакши келсе – кут, жаман келсе – жут* (макал). *Жаманда достук жок, жакшида кастык жок* (макал). *Жакши күндө душман дос болот, жаман күндө тууган дос болот* (макал).

5) Себептеш тең байланыштагы кошмо сүйлөм

Кошмо сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр дүн бири себепти, экинчиси натыйжаны билдирип турса, себептеш тең байланыштагы сүйлөмдөр деп аталац.

Мисалы: *Жакшины мактасан, жоону чабат, жаманды мактасан, каман чалат* (макал). *Жакши билим алсан, жакши адис болосун*.

6) Салмакташ тең байланыштагы кошмо сүйлөм

Кошмо сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр бири-бирине карай тең салмакта, салыштырмалуу мүнездө болот.

Мисал: *Жакши кыз – жакадагы кундуз, жакши жигит – көктөгү жылдыз* (макал). *Бизде да эң мыкты спортсмендер бар, аларда да эң мыкты спортсмендер бар*.

Байламтасыз тең байланыштагы кошмо сүйлөмдөрдө коюлуучу тыныш белгилер

1. Мезгилдеш, каршылаш, салыштырма, себептеш, салмакташ тең байланыштагы кошмо сүйлөмдөрдүн

тутумуна кирген жөнөкөй сүйлөмдөрдүн ортосу үтүр (,) белгиси менен ажыратылат.

2. Эгерде шартташ тең байланыштагы кошмо сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн баяндоочтору атооч сөздөрдөн турса, арасына сыйзықча (–) кюолат.

Мисалы: *Заман жакшы – эл жакшы, дыйкан жакшы-жер жакшы* (макал).

2. Байламталуу тең байланыштагы кошмо сүйлөм

Тең байланыштагы кошмо сүйлөмдөгү жөнөкөй сүйлөмдөр бири-бири менен байламталар аркылуу да байланышат.

Кошмо сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү байланыштыруучу байламталар эки түрдө болот:

1) Бириктируүчү жана байламтасы. Бириктируүчү жана байламтасы кошмо сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү бириктирип турат. Алар андан башка жардамчы же кошумча маанилерди билдирибейт, кошмо сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөргө нейтралдуу, алардын ортосунда бириктируүчү гана кызмат аткаралат.

2) Экинчи түрүнө төмөнкү байламталар кирет: *ошон-дуктан, ошол себептүү, ошон учун, бирок, же, же болбосо, мүмкүн, анткени, себеби, демек* ж.б.

Бул байламталар кошмо сүйлөмдүн ортосундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү кошмо сүйлөмгө бириктируүчү гана кызмат аткарбастан, ошол жөнөкөй сүйлөмдөрдүн ортосундагы белгилүү бир синтаксистик мамилелерди билдириүү учун да кызмат кылат.

1) Бириктируүчү тең байланыштагы кошмо сүйлөм

а) Кошмо сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр бири-бири менен жана бириктируүчү байламтасы аркылуу байланышып турат.

Мисалы: *Гүлнара эрте турду жана сабакка жөнөдү. Токойго жете бергенибизде шамал болду жана жамғыр төгүп жиберди.*

Жана байламтасы – кошмо сүйлөмдү түзүп туруучу жөнөкөй сүйлөмдүн эч бирине кирбейт. Бул байламта кошмо сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү бириктируүчү гана кызмат аткарат, андан башка маанилерди билдирибейт. Кошмо сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөргө нейтралдуу.

Жана байламтасы аркылуу байланышкан жөнөкөй сүйлөмдөрдүн арасына эч кандай пунктуациялык белгилер коюлбайт. Анткени жана байламтасы бири-бири менен байланышкан жөнөкөй сүйлөмдөргө карата бирдей болот, демек, аны тигил же бул жөнөкөй сүйлөмгө тиешелүү кылууга мүмкүн эмес.

Мисалы: *Ар бир студенттин максаты жакшы окуу жана бөлгилүү бир көсипке ээ болуу. Балдар сабакка жакшы даярданышты жана сынактан жакшы бааларды алышты.*

2) Экинчи түрүнө төмөнкү байламталар кирет: *бирок, же, же болбосо, анткени, себеби, ошондуктан, ошол себептүү, демек, ошон үчүн ж.б.*

а) Каршы байламталуу тең байланыштагы кошмо сүйлөм.

Каршы байламталарга бирок, бирок да, ал эми, ошондо да, анткени менен деген байламталар кирет. Каршы байламталар кошмо сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдүн бирине кирет, б.а., каршы байламталар катышкан жөнөкөй сүйлөмдер өзүнөн мурун келген жөнөкөй сүйлөмдөргө каршы катышта болот.

Мисалы: *Ызгаардуу кыш да өтөт, бирок артынан жадыраган жаз да келет. Анара быыйыл аспирантурага тапшырды, бирок өтпөй калды.*

Карши байламталуу кошмо сүйлөмдөрдө тыныш белгилер байламталардан мурун коюлат. Анткени карши байламталар кошмо сүйлөмдүн тутумундагы экинчи жөнөкөй сүйлөмдүн башына келет.

Мисалы: *Убада бериш оңой, бирок аны откаруу кыйын.*

б) Себеп байламталуу тең байланыштагы кошмо сүйлөм

Кошмо сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдер себепти билдириүүчү катыштарда болуп, себепти билдириүүчү себеби, анткени, ошол себептүү, ошол себептен, ошондуктан, натыйжада, демек ж.б. байламталар аркылуу байланышат.

Мисалы: 1. *Быйыл күн жаанчыл болду, демек, бардык жерде эгиндин түшүмү да жакшы болот.* 2. *Бакдарактар гүлдөдү, ошондуктан бакча көркүнө чыкты.*

Себеп байламталуу кошмо сүйлөмдөрдүн түзүлүшү карши байламталуу сүйлөмгө окшош, т.а., мында байламталар кошмо сүйлөмдүн тутумундагы экинчи сүйлөмдүн баш жагына келет.

Мүнөздүү белгиси болуп интонация эсептелет, анткени алар (байламталар) жөнөкөй сүйлөмдүн бирине кирсе да, өзүнчө автономияга ээ, ошондуктан интонация аркылуу бөлүнүп турат.

в) Божомол байламталуу кошмо сүйлөм

Кошмо сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдер же, же болбосо, мүмкүн деген божомол байламталар аркылуу тутумдашып, божомол байламталуу кошмо сүйлөмдү түзэт.

Мисалы: *Быйыл аспирантурага тапшырам, же болбосо фирмада иштейм. Дағы күтө туралы, мүмкүн көлип калар.* Эртөң филармонияга барабыз, же болбосо *Кыргыз драма театрында болобуз.*

Божомол байламталуу кошмо сүйлөмдөрдө божомол байламталардан мурун үтүр белгиси коюлат.

Байламталуу төң байланыштагы кошмо сүйлөмдө коюлуучу тыныш белгилер

а) Ошондуктан, ошол себептүү, ошол себептен, же, же болбосо, мүмкүн деген байламталардан мурун үтүр белгиси коюлат.

Мисалы: Капар ооруп калды, ошондуктан сабакка катышкан жок. Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын чоң залында конференция болуп жатат, ошол себептен бөлүмдө кызматкерлер жок. Талант эртөн келет, ошондуктан жолугушууну кечесин эртөңкиге пландаштырылдык.

б) Анткени, себеби, демек сыйктуу байламталардын эки жагына төң үтүр коюлат, анткени алар себепти гана билдирибестен, жыйынтыктоо, жалпылоо маанисин да алып жүрөт. Сүйлөмдүн ичинде өзүнчө интонация аркылуу бөлүнүп айтылат.

Мисалы: Биздин талааларыбыз жакшы түшүм берет, анткени, алар жакшы сугарылат. Айзат экзаменгө жакшы даярданды, демек, жакшы баа алат.

II БАГЫНЫЦКЫ БАЙЛАНЫШТАГЫ КОШМО СҮЙЛӨМ

Багыныцкы байланыштагы кошмо сүйлөмдүн тутумун түзгөн жөнөкөй сүйлөмдөр экиге бөлүнөт: багыныцкы сүйлөм жана баш сүйлөм.

Баш сүйлөм структурасы боюнча өз алдынча турган жөнөкөй сүйлөмгө окшош, ошондуктан ал маанилик, грамматикалык өз алдынчалыгын белгилүү бир деңгээлде сактап турат.

Багыныцкы сүйлөм грамматикалык жана маанилик жактан баш сүйлөмгө багынып турат. Багыныцкы сүйлөм баш сүйлөмсүз өз алдынча синтаксистик бирдик катары жашай албайт жана бүткөн ойду билдире албайт.

Баш сүйлөм грамматикалық жактан багыныңкы сүйлөмгө багынбайт, бирок аны менен маанилик жактан тығыз байланыштуу, анткени баш сүйлөмдүн мазмундук толуктугу багыныңкы сүйлөмгө байланыштуу болот.

Бирок, өз алдынча турган жөнөкөй сүйлөмдөн кошмо сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдүн айырмачылыгы – алардын структуралык өзгөчөлүктөрүнө байланышкан.

Багыныңкы сүйлөм өз алдынчалыкка ээ эмес. Мындай сүйлөмдүн баяндоочу өзүнчө спецификалык формаларга ээ, мындай формалар өз алдынча турган жөнөкөй сүйлөмгө мунөздүү эмес. Багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочунун өзүнчө спецификалык формаларда туршуунан улам, ал дайыма баш сүйлөмгө багыныңкы абалда болот.

Ошентип, багыныңкы байланыштагы кошмо сүйлөмдүн курамдык бөлүктөрүнүн ар бири жекече өз алдынчалыкка ээ эмес жана грамматикалык, маанилик бүтүндуүлүккө да ээ эмес.

Ушундан улам багыныңкы байланыштагы кошмо сүйлөм тең байланыштагы кошмо сүйлөмдөн өзүнүн спецификалык структурасы боюнча айырмаланат, бул болсо багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочтук формаларынан көрүнөт. Багыныңкы абал баяндоочтук формалар аркылуу берилет.

Багыныңкы сүйлөмдүн көп түрдүүлүгү да негизинен баяндоочтук формалардын түрлөрүнө жараша болот. Баяндоочтук формаларга карата багыныңкы сүйлөмдөр ар түрдүү кызматтарды аткарышат. Ошого жараша мезгил багыныңкы сүйлөм, себеп багыныңкы сүйлөм, шарттуу багыныңкы сүйлөм, максат багыныңкы сүйлөм, салыштырма багыныңкы сүйлөм, каршы багыныңкы сүйлөм, сыпат багыныңкы сүйлөм, өлчөм багыныңкы сүйлөм ж.б. түрлөргө бөлүнөт.

1. Мезгил багыныңкы сүйлөмдөр

Багыныңкы сүйлөм баш сүйлөмдү мезгилдик жактан толуктап турса, мезгил багыныңкы сүйлөм дейбиз.

Мисалы: *Арадан бир аз убакыт өткөндөн кийин, койлор да короого келди (Ш.Б.). Самара окууга өткөндөн бери, шаарда жашап жатат. Сайра Моксавадан келгендөн кийин, дароо Астанага кетти.*

Мында бириңчи сүйлөмдөр мезгилди билдирип, баш сүйлөмдү толуктап турат. Мезгил багыныңкы сүйлөмдөр *качан? кайсы убакта? качанга чейин? качандан бери?* деген суроолорго жооп берет.

Мезгил багыныңкы сүйлөмдүн структурасы

Мезгил багыныңкы кошмо сүйлөмдүн структурасы андагы баяндоочторго байланыштуу.

1) Багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочтору -ган, -ар мүчөсүндөгү, айрым учурда терс -бас мүчөсүндөгү атоочтуктардан туруп, ага кезде, убакта, учурда, замат деген жандоочтор уланат.

Мисалы: «Өрнөк» колхозу уюшулган кезде, колхоздо телефон да, радио жок эле (К.Б.). Абылас сабактан келгөн кезде, saat эки болуп калган.

2) Багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочу -ган мүчөсүндөгү атоочтуктан туруп, ага жатыш жөндөмөнүн мүчөсү уланып уюшулат.

Мисалы: Абылас сабактан чыгып, үйүн көздөй бет алганда, күн батарга жакындалап калган (Ш.Б.). Жашыл белести таяна бергенде, Акай уккулуктуу үнүн созолонтуп ырдай баштады (Ш.Б.). Күн кеч бешим болгондо, балдар ар түрдүү гүл төришип, көңүлдүү кайтып келишиши (Т.Аб.).

3) Багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочу -ган мүчөсүндөгү атоочтуктан туруп, ага чыгыш жөндөмөнүн мүчөсү -дан жана кийин, бери, тартып деген жандоочтор уланып уюшулат.

Мисалы: Сабак бүткөндөн кийин, студенттер үйлөрүнө тараشتы. Айна үйгө келгендөн кийин, ата-энесине жардам берди.

4) Мезгил байламталуу сүйлөмдүн баяндоочу чакчылдын -ганча, -гыча мүчөлөрү аркылуу да уюшулат.

Мисалы: Балта көтергүчө, дөңгөч эс алат (макал). Атанаң келгиче, үйгө барып илип койгула (М.Ж.). Кино башталганча, бакта сейилдеп жүрүшту.

5) Багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочу -ар мүчөсүндөгү атоочтуктан болот жана ага менен жандоочу уланат.

Мисалы: Конгуроо болор менен, сабак башталды. Бакир билетти алар менен, дароо жооп бере баштады.

6) Айрым учурда багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочу шарттуу -са мүчөсүндөгү этиштен болот.

Мисалы: Күн ысып, суу көп болсо, мына ошондо пахтада жакшы өсөт (Т.Аб.). Орто-Жондо кар жааса, бороон үзүлдап, эч нерсе көрүнбөйт (Т.Аб.). Ал короодон чыкса, музоосу күрөн уйдун желинин түрткүлөп турат (М.Ж.). Жайлоодо күн кичине эле бүркөлсө, жаан жаап жиберет.

2. Себеп багыныңкы сүйлөм

Багыныңкы сүйлөм баш сүйлөмдүн себебин билдирип турса, себеп багыныңкы сүйлөм деп аталац.

Мисалы: Ар түрдүү таштар набат сыйактуу ширешип борчуктанып турғандыктан, «Кароол таш» деп аталац (Т.С.). Колдорун ушуунчалык катуу жаңсашкан-дыктан, жаш кызыл карагайлардын бутактары ыргалып жатты (Б.П.). Ал ооруп калгандыктан, сабакка катышкан жок.

Себепти билдириүүчү багыныңкы сүйлөмдер эмне үчүн? эмне себептүү? эмне себептен? кандай себептен? эмнеликтен? деген суроолорго жооп берет жана жөнөкөй сүйлөмдүн структурасындағы себеп бышыктоочко формалдуу түрдө окшоп кетет. Бирок, чынды-

гында окшош эмес, себеп багыныңды сүйлөм жана себеп бышыктоочтор бириңчи кезекте ар башка баскычта турган бирдиктер (бири – кошмо сүйлөмдүн тутумунда каралса, әкинчиси сүйлөм мүчөлөрүнүн алкагында каралат) жана өтө терең структуралық-маанилик өзгөчелүктөргө әэ.

Себеп багыныңды сүйлөмдүн структурасы

Себеп багыныңды сүйлөмдүн грамматикалык структурасы баяндоочтуң спецификалык өзгөчөлүгүнө байланышкан. Баяндоочтуң структурасы төмөндөгүдөй болот.

1) Себеп багыныңды сүйлөмдүн баяндоочу -ган уландысындагы атоочтуктардан туруп, ага үчүн, соң, себеби, себептүү деген жандоочтор тутумдашып уюшуллат.

Мисалы: «*Кароол таш*» деп аталган себеби, нак ушул бурчтан турууп караган адам төрт тарапты төң көрөт (Т.С.). Ооруп калган себептүү, сабакка барган жок.

2) -уу, -ыш уландыларында турган кыймыл атоочтордон турган баяндоочко үчүн деген жандооч уланып, себепти билдириет.

Мисалы: *Айнураларында* билимдүү болуу үчүн, көп эмгектенди. *Бермет* эртөнчтөн туруу үчүн, эртөнчтөн жатты. Жакшы окуу үчүн, сабактардан калбай, тапшырмаларды убагында аткарды.

3) Себеп багыныңды сүйлөмдүн баяндоочу -ган формасындагы атоочтукка чыгыш жөндөмөсүнүн мүчөсү жана ага кийин деген жандооч тутумдашып, себепти билдириет.

Мисалы: *Мен кетүүгө даярдана баштаганымды* көргөндөн кийин, *таенем* бир жыртык көйнөктүү алып мага берди (М.Э.). Мугалим аудиторияга күргөндөн кийин, *студенттер тынчтанды*.

4) Себеп багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочу -ган мүчөсүндөгү атоочтукка -дықтан деген мүчө уланып, себепти билдириет.

Мисалы: *Жаан каттуу жаагандықтан, уңкул-чуңкулдардын бардыгы көлмөлөнүп, түптүз жерлерге нук салган* (Т.С.). Айша жакшы даярдангандықтан, сынактан бөш алды. Азамат мыкты окугандықтан, чөт өлкөгө окууга жолдомо алды.

5) Себеп багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочу чакчылдын -ылп, -бай уландыларында туруп, баш сүйлөмдүн себебин билдириет.

Мисалы: *Саргарган жалбырактарды шамал отоп, жылаңач калганыңарга кейип турасыңарбы* (Ч.А). Күн бүркөлүп, жамғыр жаап кирди.

Себеп багыныңкы кошмо сүйлөмдө баш сүйлөм менин себеп багыныңкы сүйлөмдөрдүн ортосуна үтүр белгиси коюлат.

3. Максат багыныңкы сүйлөм

Багыныңкы сүйлөм баш сүйлөмдүн максатын билдириет.

Мисалы: *Айдар окууга өттөмөкчү болуп, Бишкекке көлди. Мыкты адис болуш үчүн, жогорку окуу жайына өттүү*.

Максат багыныңкы сүйлөмдүн структурасы

Максат багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочтук формалар аркылуу уюшулат.

1) Максат багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочу кыймыл атоочтун -уу, -ыш мүчөлөрү аркылуу жасалып, ага үчүн деген жандоочтун уланып келиши менен жасалат.

Мисалы: *Демек, Анатай, сөн дагы атана гүлазыкты өз колун менен даярдаш үчүн, быйыл окууну таштай турасың* (Ч.А.). Акмат машина сатып алыш үчүн, таң эрте базарга жөнөдү.

2) Багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочу атоочтуктун терс -бас жана этиштин -сын мүчөлөрүнүн айкашуусу-нан жана ага үчүн деген жандоочтун уланышы менен жасалат.

Мисалы: *Окууга өтпөй калбас үчүн, аябай даярданды. Таймашта артта калбас үчүн, абдан көп машикты.*

3) Багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочу кыймыл атоочтун -макчы уландысында болуп, ага чакчыл этиштер көмөкчү сөз болуп түшөт.

Мисалы: *Ал үй тапшырмасын аткармакчы болуп, сабактан кийин китепканага келди. Сайра класссташтарына жолугушмакчы болуп, кечинде «Сейил» ресторанына келди.*

4. Шарттуу багыныңкы сүйлөм

Баш сүйлөмдүн шартын көргөзүп турган багыныңкы сүйлөм шарттуу багыныңкы сүйлөм деп аталат. Шарттуу багыныңкы сүйлөмдүн грамматикалык структурасы багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочтук формалары аркылуу берилет.

1) Багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочу көбүнчө шарттуу -са уландысында турат.

Мисалы: *Хандын аялына барып айтсан, акыл таап ошо куткарат (жомоктон). Акия баштаган келин-кыздар көтмөндөрин чабышса, күндүн нуруна жарк-журк эттөт (Т.С.). Эгөр көчке чейин атам көлбей калса, койду өзүм кайтарам (Ш.Б.). Ата-энөндү сыйласан, өз балаңдан жакшылык көрөсүн (макал). Алдыңа аш тартса, атамдын кунун кеч (макал). Уйкучул болсон, эмгектөн куру каласын. Дөн-соолугубуз жакшы болсо, биз жакшы иштейбиз, жакшы окуйбуз. Жер жакшы семиртилсө, эгиндин түшүмү мол болот.*

Бул шарттуу багыныңкы сүйлөмдөргө эгөр, эгердө деген байламталар тутумдашса, анда шарт, кырдаал дагы күчтөлөт.

Мисалы: 1. Эгерде пахтаны жакшы баксаңыз, ал сиздин ақынызды жөбейт (Т.У.). 2. Эгерде мектебибизди куруп бүтүрсөк, ал биздин қыштактын маданий борбору болот. 3. Эгерде жакшы окусаң, жакшы адис болосун. 4. Эгерде мәзнет кылсаң, ақыбети сөзсүз кайтат.

2) Багыныңқы сүйлөмдүн баяндоочу чакчылдын - бай мүчесүндө турат.

Мисалы: Жаман айтпай, жакшы жок (макал). Ынтымак болбой, ырыскы жок (макал).

Шарттуу багыныңқы сүйлөмдөгү баш жана багыныңқы сүйлөмдөрдүн ортосуна үтүр белгиси коюлат.

Эгерде баш жана багыныңқы сүйлөмдөр бир тутумдуу сүйлөмдөн (жамдама жактуу, белгисиз жактуу) турса, же баш сүйлөм менен багыныңқы сүйлөм бири-биприне каршы мамиледе болсо, анда алардын ортосуна сзызыкча коюлат.

Мисалы: Оттуу көзөсө – өчөт, коңшуну козгосо – көчөт. Эмнени эксөн – ошону оросун. Байтал минсе – кулун жок. Саамал ичсе – кымыз жок (макалдар).

5. Каршы багыныңқы сүйлөм

Багыныңқы сүйлөм баш сүйлөмдүн карама-каршы кырдаалын билдириет.

Мисалы: Бээ баласын чапчыса да, мөрт кылбайт (макал).

Каршы багыныңқы сүйлөмдүн структурасы

Каршы багыныңқы сүйлөмдөр сырткы түзүлүшү жағынан, т.а., баяндоочко шарттуу -са мүчесүнүн уланышы жағынан шарттуу багыныңқы сүйлөмгө окшоп көтөт. Бирок, каршы багыныңқы сүйлөмдөр алардан: 1) мааниси жактан жана 2) структуралық-грамматикалық жактан айырмаланып турат.

Каршы багыныңқы сүйлөмдөр структуралық жактан төмөнкү түрлөрдө болот:

1) Каршы багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочу шарттуу -са мүчөсүндө туруп, ага да байламтасы уланат.

Мисалы: *Баатыр өлсө да, куралын таштабайт* (макал). Ашиң жок болсо да, кашың болсун (макал).

2) Каршы багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочуна терс маани берүүчү -ба мүчөсү жана шарттуу ыңгайдын -са мүчөсү жалганат, же шарттуу -са мүчөсүндөгү баяндоочтон мурун грамматикалык каражат катары келген терс маанидеги «жок» деген сөз келет.

Мисалы: 1. *Атың чыкпаса, жер өрттө* (макал). 2. *Аш бербесөн бөрбө, ташың менен урба*. 3. *Бул китептин сизгө көрөги жок болсо, мага көрек*.

3) Багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочу чакчылдын -ганча, -гыча уландыларында болот.

Мисалы: *Колдон намысты көтиргөнчө, канжыгадан баш бериш көрек* (макал). *Ишин калганча, ашиң калсын* (макал). *Алысқынын аты чыкканча, короолоштун кою озсун* (макал).

4) Каршы багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочу -ган уландысындагы атоочтуктан туруп, ага менен деген жандооч тутумдашат.

Мисалы: *Асан айылга барганы менен, досуна жолуккан жок. Самат убада бергени менен, тапшырманы аткарған жок. Күн жылығаны менен, кар толук эриген жок*.

5) Багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочу шарттуу -са мүчөсүндө туруп, ал эми баш сүйлөмгө эмнеге? неге? кайдан? деген каймана маанидеги сурاما ат атоочтор катышса, багыныңкы сүйлөм баш сүйлөмдөргө карата каршы катышта болот.

Мисалы: *Чөптүн башы кыймылдабаса, кайдан шамал болсун. Күндүн нуру болбосо, кайдан тиричилик болсун. Эгер суу болбосо, кайдан жашоо болсун*.

6) Баш сүйлөмдүн баяндоочу суроону билдириүүчү -бы мүчөсүндө, багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочу шарттуу -са мүчөсүндө турат.

Мисалы: Аскердин командири жарашса, жыгылбай турган жоо, алынбай турган чеп болобу (К.Б.). Жакшылап окуса, чыгарылбаган эсеп, жасалбаган тапшырма болобу.

7) Багыныңкы сүйлөм шарттуу -са мүчөсүндө туруп, баш сүйлөмдөр менен төң салмак коюлуп же каршы мааниде айтылат.

Мисалы: *Боор ооруса – боорго тебет (макал).* Үйдү бияктан жыйнасан, тияктан чачышат.

8) Багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочу кыймыл атоочтун -мак уландысында туруп, ага *тургай, түгүл* деген жардамчы сөздөр айкашат.

Мисалы: *Ал тапшырма аткармак түгүл, сабакка келе элек. Ашыр дипломдук ишити жазмак тургай, бастай элек.*

Баш сүйлөмдөр менен багыныңкы сүйлөмдөрдүн ортосуна үтүр коюлат.

Мисалы: *Ашым калса да, ишиим калбасын.*

Эгерде баш сүйлөм менен багыныңкы сүйлөмдүн ортосунда төң салмак коюлуп же каршы мааниде айтылса, анда ортолоруна сызыкча коюлат.

Мисалы: *Берсөң – ичпейт, бекитсөң – койбойт (макал).*

6. Сыпат багыныңкы сүйлөм

Багыныңкы сүйлөм баш сүйлөмдүн сыпатын, кандай болорун билдирип турса, сыпат багыныңкы сүйлөм деп аталаат.

Мисалы: *Берметтей тизилген сансыз жылдыздар жымыңдашилп, жер жүзүнө көрүндү (К.Б.).* Өзүнүн мээримдүү жылуу нурун темирдин ширесиндей ай ааламга чачыратылп, алтын күн чыкты (Ш.Б.). Жазгы күн жаркырап, ачык тиет (Т.Аб.).

Сыпат багыныңкы сүйлөм кандай? кандайча? кандитип? кандай кылылп? деген суроолорго жооп берет.

Сыпат багыныңкы сүйлөмдүн структурасы

1) Багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочу чакчылдын -ып уландысында болот.

Мисалы: *Көк тукабадай асман мөлтүрөп, жанга жыргалдуу мээримдик менен толгон* (Т.С.). Каракол суусу кирген буурадай чамынып, көбүк чачып, өзүнүн коркунучтуу үндөрүн чыгарып, эңкөйишти көздөй элирип, күркүрөп-шаркырап агып жатты (К.Б.).

2) Багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочу шарттуу ыңгайдын -са мүчөсүндө жана атоочтуктун -бас уландысына чыгыш жөндөмөнүн мүчөсү айкашып уюшулат.

Мисалы: *Ысык-Көл ак өркөттөнүп толкуй баштаса, аба ырайы өзгөрүлдү дей бер* (К.Б.). Назгул пальтосун кийбестен, сыртка чуркап чыкты.

Сыпат багыныңкы сүйлөм менен баш сүйлөмдүн ортосуна үтүр белгиси коюлат.

7. Салыштырма багыныңкы сүйлөм

Багыныңкы сүйлөм баш сүйлөмдүн салыштыруу мүнөзүндөгү кырдаалын билдирип турат.

Мисалы: *Куду кабарсыз келе жатып, аяк астынан бөдөнө учурган адамдын сыңарынданай, чон-эненин жүрөгү бөгүрээк сокту* (Т.С.). Белеске чыга бергенде жердин бетине килемдин жашылынан төшөп койгондой, кулпунгандын табияттын сулуу көрүнүшү пайда болду

(Ш.Б.).

Салыштырма багыныңкы сүйлөмдөр кандаидай? деген суроого жооп берет.

Салыштырма багыныңкы сүйлөмдүн структурасы

Багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочу салыштырма -дай уландысында турат.

Мисалы: *Чон кишилер менен сүйлөшкөндөй, чон ишти талкуулап отурушкандай, эне менен божурап сүй-*

лөшүп отурушат (Т.С.). Арыктын боюндағы гүлдөгөн жиідөлөрдин буркурап аңқыған жыттары талааны кептап кеткендей, алда кайдан сезилет да, адамдын көңүлүн алда кайда закымдатат (А.Т.).

8. Өлчөм багыныңкы сүйлөм

Багыныңкы сүйлөм баш сүйлөмдүн көлөм, даража, багыт, эсеп мүнөздөгү өлчөм кырдаалдарын билдирип турат.

Мисалы: Алдыңкы көч кайда барса, кийинки көч ошол жакка барат (макал). Канча мээнет қылсан, ошончо үзүрү болот.

Өлчөм багыныңкы сүйлөмдүн структурасы

Багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочу шарттуу -са улан-дысында турат, ал эми багыныңкы жана баш сүйлөмгө ар кыл өлчөм кырдаалдарын билдириүүчү канчалык-ошончолук, канча-ошончо, кандай-ошондой, кайдай-ошондо, ошол жакка деген сыйктуу сөздөр катышып айтылат. Бул сөздөрдүн биринчилиери (канчалык, канча, кандай, кайда) багыныңкы сүйлөмдүн, экинчилери (ошончолук, ошончо, ошондой, ошондо) баш сүйлөмдүн тутумунда болот.

Мисалы: Канчалык көп эмгектенсөн, ошончолук үзүрүн көрөсүң. Башкаларга кандай мамиле жасасан, өзүнө ошондой мамиле күт.

Өлчөм багыныңкы сүйлөмдүн классификациясы

Өлчөм багыныңкы сүйлөм өз ичинен Зкө бөлүнөт.¹

- а) Сан-өлчөм багыныңкы сүйлөм.
- б) Орун-өлчөм багыныңкы сүйлөм.
- в) Салыштырма-өлчөм багыныңкы сүйлөм.

¹ А. Жапаров. Кыргыз тилинин синтаксиси. – Ф.: Мектеп, 1979, 315-бет.

а) Сан-өлчөм багыныңкы сүйлөм

Багыныңкы сүйлөм баш сүйлөмдүн сан-өлчөм кырдаалын билдирип турса, сан-өлчөм багыныңкы сүйлөм деп аталат.

Сан-өлчөм багыныңкы сүйлөмдөргө канча-ошончо, канчалық-ошончолук деген сөздөр катышат.

Мисалы: *Жаштар канчалық билимдүү болсо, ошончолук мыкты адис болушат. Канчалық көп окусан, ошончолук көптүү билесин.*

б) Орун-өлчөм багыныңкы сүйлөм

Багыныңкы сүйлөм баш сүйлөмдүн орун, өлчөм кырдаалдарын билдирип турса, орун-өлчөм багыныңкы сүйлөм деп аталат.

Орун, багыт, өлчөм багыныңкы кошмо сүйлөмдүн тутумуна *кайда, кайда болсо, кайсы жерде болсо, ошондо, ошол жерде, ошол жакта* деген сөздөр катышып, орун, багыт өлчөмүн билдирип турат.

Мисалы: 1. *Практикага кайда жиберсе, ошол жергө барабыз.* 2. *Командировкага кайда жиберсе, ошол жакта болом.* 3. *Той кайсы жерде болсо, ошол жерден жолугалы.*

в) Салыштырма-өлчөм багыныңкы сүйлөм

Багыныңкы сүйлөм баш сүйлөмдүн салыштырма кырдаалын билдирип турса, салыштырма-өлчөм багыныңкы сүйлөм деп аталат.

Салыштырма-өлчөм багыныңкы кошмо сүйлөмдүн тутумуна *кандай-ошондой* деген сөздөр катышат.

Мисалы: *Экзаменге кандай даярдансан, ошондой баа аласың. Адамга кандай мамиле жасасан, өзүнө ошондой мамиле күт.*

Чечме сүйлөм

Тең байланыштагы кошмо сүйлөмдүн өзгөчө бир түрү – чечме сүйлөм (13.251) деп аталат. Мында кошмо сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн би-

ри – башка жөнөкөй сүйлөмдөрдү жалпылап турат, калгандары аны чечмелейт жана түшүндүрөт.

Мисалы: *Биздин жаштар тууралуу ойлоно берем: алардын келечеги көң болот, билим алууга толук шарттары бар, компьютер аркылуу тиешелүү маалыматтарды дароо ала алышат.*

Бул сүйлөмдө *Биздин жаштар тууралуу ойлоно берем* деген сүйлөм – башка жөнөкөй сүйлөмдөрдү жалпылап турат жана ал негизги сүйлөм деп аталат. Калган жөнөкөй сүйлөмдөр алардын маанилерин чечмелөө, түшүндүрүү милдетин аткарды.

Ошентип, бири негизги сүйлөм катары келип, калгандары анын маанисин чечмелеп турган жөнөкөй сүйлөмдөрдүн айкашып келишинен түзүлгөн кошмо сүйлөмдөр чечме сүйлөм деп аталат.

Чечме сүйлөмгө коюлуучу тыныш белгилер

1. Чечме сүйлөмдө негизги сүйлөмдөн кийин кош чекит (:) коюлат, ал эми чечмелеп турган жөнөкөй сүйлөмдөрдүн арасы үтүр (,) белгиси менен ажыратылат.

Мисалы: *Жакында студенттердин сессиясы башталат: кыргыз тилинен экзамен, кыргыз адабиятынан зачет, педагогикадан модуль тапшырышат.*

2. Негизги сүйлөмдү экиден ашык багыныңкы байланыштагы кошмо сүйлөмдөр чечмелеп турса, ар бир багыныңкы байланыштагы кошмо сүйлөмдөн кийин үтүрлүү чекит (;) коюлат. Ал эми багыныңкы байланыштагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн ортосуна үтүр (,) белгиси коюлат.

Мисалы: *Элдин жалпы билим дөңгээли өстүү: биздин эл дээрлик тогуз жылдык же орто билим алып, жогорку окуу жайын бутургендөрдүн саны арбыды; магистратурага, аспирантурага өткөндөр көбөйүп, кандидаттык, докторлук диссертациясын коргогондордун саны өстүү.*

Амал багыныңкы сүйлөм

Амал багыныңкы сүйлөмдүн мүнөздүү белгиси.

Амал багыныңкы сүйлөмдөр А. Жапаровдун классификациясында гана бар (13.278). Амал багыныңкы сүйлөм кошмо сүйлөмдүн тутумундагы чак, жак уландыларында турган жөнөкөй сүйлөмдүн баяндоочуна да байламтасынын айкалышып келиши менен жасалат.

Да байламтасы уланган мындай сүйлөмдөр өзүнчө аякталган ойду билдирибей, маани жактан да, грамматикалык жактан да баш сүйлөмгө көз каранды, багыныңкы абалда болуп калат. Ошондуктан мындай кошмо сүйлөмдөр амал багыныңкы кошмо сүйлөмдөр деп аталаат.

Мисалы: *Кеч кирди, тоо жактан шамал сого баштады* (С.С.). *Кеч кирди да, тоо жактан шамал сого баштады.*

Бул мисалдардагы биринчи сүйлөм – тең байланыштагы кошмо сүйлөм, анткени кошмо сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөр бири-бирине карата тең укукта. Экинчи сүйлөмдөгү жөнөкөй сүйлөмдүн бирине да байламтасы тутумдашып келип, бул такыр эле башка сапаттагы сүйлөмгө айланып калды. Башкача айтканда, да байламтасы айкашып турган сүйлөм баш сүйлөмгө маани жактан да, грамматикалык жактан да көз каранды, багыныңкы абалда болуп калды.

Төмөнкү сүйлөмдөрдү салыштыр.

Мисалы: 1. *Күүгүм кирди, көз байланды.* 2. *Жаман өз камын ойлойт, жакшы эл камын ойлойт* (макал). 3. *Кеч кирди да, тоо жактан суук шамал сого баштады.* 3. *Чүкөбай эшикти ачты да, тышка чыкты* (К.Б.).

Жогорудагы биринчи, экинчи сүйлөмдөр – тең байланыштагы кошмо сүйлөмдөр. Ал эми экинчи, үчүнчү сүйлөмдөр – амал багыныңкы кошмо сүйлөмдөр.

Ошентип, амал багыныңкы кошмо сүйлөмдөрдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдүн чак, жак уландыларын-

да турган баяндоочуна да байламтасы улануу менен уюшулат жана баш сүйлөмгө карай багыныңкы абалда болот.

Амал багыныңкы сүйлөмдүн семантикасы

Амал багыныңкы сүйлөм баш сүйлөмдө камтылган ойдун кандайча иш жүзүнө аша турган түрдүү кырдаалдарын билдириет. Ошону менен бирге эле сүйлөмгө себеп, сыпат, каршы, тең салмак ж.б. маанилерин киргизет.

Мисалы: 1. *Ай те түнөрүңкү чокудан жогору көтөрүлдү да, чыгыш тарап ак чаңғыл тартты* (Т.С.).

Бул кошмо сүйлөмдөгү амал багыныңкы сүйлөм баш сүйлөмдүн себеп, мезгил, сыпат маанилерин да камтып турат, б.а., багыныңкы сүйлөм эмне себептен, качан, кандайча чыгыш тарап ак чаңғыл тарта баштагандыгын көрсөттү.

Багыныңкы сүйлөм баш сүйлөмдөгү ойдун кандайча ишке ашкандыгын көрсөттөт.

Мисалы: *Мергенчи кийикти атты да, аны шагылга корумдай баштады.*

Багыныңкы сүйлөм баш сүйлөмгө каршы маанини камтып турат.

Мисалы: *Жаз келсе да, кар кетпөди* ж.б.

Ошентип, амал багыныңкы сүйлөм чак, жак уландысында турган баяндоочко да байламтасы уланып, баш сүйлөмгө багыныңкы абалда болуп, анын ар түрдүү кырдаалдарын (себеп, мезгил, сыпат, каршы ж.б.) билдириет.

Амал багыныңкы сүйлөмдөгү да байламтасынын ролу

Кыргыз тилинде ушул құнгө чейин амал багыныңкы сүйлөм тең байланыштагы кошмо сүйлөмгө кошуулуп келген. Анткени амал багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочу

тең байланыштагы сүйлөмдүн баяндоочу сыйктуу эле этиштин жак жана чак формалары менен өзгөрөт. Мына ушул баяндоочтук формалардын окшоштугунан карай аталган сүйлөм тең байланыштагы кошмо сүйлөмгө кошуулуп келген.

Бирок амал багыныңкы сүйлөмдөгү баяндоочко айкашып келген да байламтасын эч ким көңүлгө алган эмес. Чындыгында да байламтасы кошмо сүйлөмгө катышуу менен сүйлөмдүн структуралык-синтаксистик түзүлүшүн өзгөртөт, натыйжада кошмо сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн маанилик карым-каташы да өзгөрөт. Да байламтасынын айкашып келиши менен кошмо сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөм өзүнүн өз алдынчалыгын жоготот да, кошмо сүйлөмдүн тутумундагы баш сүйлөмгө баш ийет, башкача айтканда, баш сүйлөмгө багыныңкы абалда болот жана баш сүйлөмдүн ар түрдүү кырдаалын билдирип калат.

Ошондуктан да байламтасы катышкан кошмо сүйлөмдү тен байланыштагы кошмо сүйлөмгө кошууга таптакыр болбайт.

Амал багыныңкы сүйлөмгө мисалдар:

1. Султтанмурат ат коштоп өксүй чапкан ууруларды бат элө баса жетти да, окчунураак жандай басты (Ч.А.). 2. Кичинекей боз бөгөнөктөр бир жерден жылбай абада канат кагып турушат да, капсынан экинчи бир жакты карай учуп жөнөйт. 3. Султтанмурат каттуу кыйкыра берүүнү токтотту да, Чабдардын жүгөнүн шыптырып ала койду (Ч.А.). 4. Көл жактан салкын жел сокту да, аба бир аз салкындей түштү. 5. Күн чыкты да, айланага жаркыраган нурун чачты.

Өтмө курулуштагы багыныңкы сүйлөм

Өтмө курулуштагы багыныңкы сүйлөмдүн (14.280) өзгөчөлүгү. Структурасы боюнча тең байланыштагы кошмо сүйлөмгө окшогон, бирок багыныңкы байланыш-

тагы сүйлөм катары функция аткарган сүйлөмдөр кездешет. Бул – багыныңкы байланыштагы кошмо сүйлөмгө өтүү фазасындагы сүйлөм. Мындаи сүйлөмдөр өтмө курулуштагы багыныңкы сүйлөмдөр деп аталат.

Өтмө курулуштагы багыныңкы сүйлөмдүн өзгөчөлүгү – багыныңкы сүйлөмдүн баяндоочунун структуралык жактан түзүлүшүндө. Мындаи сүйлөм өткөн чактын -ды формасында турган баяндоочко -бы мүчөсү же эле деген кызматчы сөз айкашып жасалат.

**Модель: Баяндооч+ды+бы;
баяндооч+ды+эле.**

Мисалы: 1. *Мугалим тапшырма бердиби, болду, аткарғыла.* 2. *Коноктор келдиби, айттор, кобур-собур үндер, күлкүлөр угула баштады.* 3. *Конғуороо кагылды эле, студенттер жапырт сабакка киришти.*

Жогорку сүйлөмдөрдөгү бердиби, келдиби, кагылды эле – формасы боюнча жөнөкөй сүйлөмдүн баяндоочуна же тең байланыштагы кошмо сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдүн баяндоочуна оқшош. Бирок, бул баяндоочтор катышкан жөнөкөй сүйлөмдөр кошмо сүйлөмдүн тутумундагы багыныңкы сүйлөм катары кызмат аткарат.

Анткени алар:

- 1) маанилик жактан баш сүйлөмгө көз каранды;
- 2) багыныңкы байланыштагы кошмо сүйлөмдүн интонациясына ээ.

Мында өтмө маанини жана багыныңкы, көз каранды абалды этиштин айкын өткөн чак формасына уланган -бы уландысы жана эле кызматчы сөзү уюштуруп турат.

Бир нече багыныңкы сүйлөм катышкан кошмо сүйлөм

Кошмо сүйлөмдүн тутумун түзгөн багыныңкы сүйлөмдөр бир нече болушу мүмкүн. Кошмо сүйлөмдүн тутумунда бир баш сүйлөмгө багынган бир нече багы-

ныңкы сүйлөмдөр болсо көп багыныңкылуу кошмо сүйлөм деп аталаат.

1) **Бир өңчөй багыныңкы сүйлөм.** Бир кошмо сүйлөмдүн тутумунда бир өңчөй багыныңкы сүйлөмдөр болот. Бирдей синтаксистик милдет аткарып, бир баш сүйлөмгө баш ийип турган бир нече багыныңкы сүйлөм бир өңчөй багыныңкы сүйлөм деп аталаат.

Модель: **Б+ып,+ып,+ып** ж.б.

Мисалы: 1. *Бул тунжураган дүлөй караңыны жеңтеп, көзүнөн от чагылып, жанына баткан оорудан онтоп, ооналактап жиберди...* (Ч.А.) 2. *Чабдар башын жерге ургулап, коркурап, чаап бараткансып, төрт аягы тыбырап жатты* (Ч.А.). 3. *Жаз келип, күн жылып, чөп чыгып, төрт түлүк мал көккө тоюна баштады.*

Бул сүйлөмдердө бир нече багыныңкы сүйлөм бир баш сүйлөмгө баш иди.

2) **Көп багыныңкы кошмо сүйлөм.** Көп багыныңкы кошмо сүйлөмдө багыныңкы сүйлөмдөр бир өңчөй эмес жөнөкөй сүйлөмдердөн болот. Эгерде кошмо сүйлөмдүн тутумундагы бир баш сүйлөмгө баш ийген багыныңкы сүйлөмдөр ар түрдүү синтаксистик кызмат аткарса, көп багыныңкы кошмо сүйлөм деп аталаат.

Модель: **Б+сыпат, +карши, +тең салмак** ж.б.

Алар келери менен, оюн-күлкү жаңырып, зал ичи шаңдана түштү.

Бул мисалда эки багыныңкы сүйлөм бар, анын бири мезгил, экинчиси сыпат багыныңкы сүйлөм, алар сүйлөмдө ар башка синтаксистик кызмат аткарып турушат.

Мисалдар: 1. *Эсин жыйбай, аргасыз ачууга алдырып, атчандарды кууп жетчүдөй, кайрып келчүдөй болуп, Султанмурат жиниге чуркап бара жатты* (Ч.А.) 2. *Бирок мен жолго чыкканымда, абанын сейрек болушун эске алып, өзүм менен бирге белгилүү дем алдыруучу коюу абадан запас кылыш алган элем* (К.Э.).

3. *Карышкыр дагы жакындал келди да, кылкан жалы дүгдүйүп, тулку бою тырышып, секирмекчи болуп, жерге жабышып жата калды* (Ч.А.).

Тике жана кыйыр багыныңкы сүйлөм

Кошмо сүйлөмдүн тутумунда эки же андан көп багыныңкы сүйлөмдөр болсо, алар баш сүйлөмгө төмөнкүдөй байланышат.

Багыныңкы сүйлөмдөр баш сүйлөмгө ырааты менен байланышат, башкача айтканда, бир багыныңкы сүйлөм баш сүйлөмгө тике байланышса, экинчиси кыйыр байланышат.

Модель: Багыныңкы (кыйыр)+багыныңкы (тике) + баш сүйлөм.

Мисалы: *Мугалимдин ал жерде эмне кылып жүргөнүн билүүгө кызыгып, адырдан тезек терип келе жатып, уч-төрт кыз болуп кайрылып калдык* (Ч.А.).

Бул мисалда баш сүйлөм – уч-төрт кыз болуп кайрылып калдык. Баш сүйлөмгө тике багынып турган багыныңкы сүйлөм – адырдан тезек терип келе жатып. Ал эми Мугалимдин ал жерде эмне кылып жүргөнүн билүүгө кызыгып деген багыныңкы сүйлөм баш сүйлөмгө кийинки багыныңкы сүйлөм аркылуу (*адырдан тезек терип келе жатып*) кыйыр түрдө байланышып турат.

Ошентип, багыныңкы кошмо сүйлөмдө бир багыныңкы сүйлөм баш сүйлөм менен түз синтаксистик мамилөгө келип, тике байланышса тике багыныңкы сүйлөм деп аталат.

Эгерде багыныңкы сүйлөм баш сүйлөм менен башка багыныңкы сүйлөм аркылуу кыйыр синтаксистик мамилөгө келип, кыйыр түрдө байланышса кыйыр багыныңкы сүйлөм деп аталат.

Тике багыныңкы сүйлөм да, кыйыр багыныңкы сүйлөм да бир баш сүйлөмгө багыныңкы абалда болот.

Багыныңкы сүйлөмдүн позициялык орду. Кыстырынды сүйлөм

Адатта багыныңкы байланыштагы кошмо сүйлөмдө багыныңкы сүйлөмдөр баш сүйлөмдөн мурун жайгашат. Бирок, айрым учурларда алардын мындан орун тартиби сакталбай да калат, б.а., багыныңкы сүйлөмдөр баш сүйлөмдүн баш мүчөлөрүнүн ортосунда кыстырылып айтылышы мүмкүн.

Модель: Баш с.+ багыныңкы же тең б.с.+ баш с.

Мисалы:

1. Жаз келди эле, кар эрий баштады.

Кар, жаз келди эле, эрий баштады.

2. Күн жаанчыл болгондуктан, эгиндин өнүшү жакшы болду.

Эгиндин өнүшү, күн жаанчыл болгондуктан, жакшы болду.

Мындай көрүнүш тең байланыштагы кошмо сүйлөмдө да кездешет.

Мисалы: Акылай, мөн сөзип турам, бир жаңылык менен келди. Иштеринер, биз байкап турабыз, абдан жакшы төмпте жүрүп жаткан экен.

Жогоруда айтылғандай, кыстырынды сүйлөмдөр баш сүйлөмдүн баш мүчөлөрүнүн ортосунда жайгашат. Кыстырынды сүйлөм катары келген багыныңкы сүйлөмдүн эки жагына үтүр (,) белгиси коюлат.

Мисалы: Биз, конференцияга чакыруу кагазын алган соң, дароо жолго камындык. Белек, сынакка жакшы даярданғандыктан, мыкты баа алды.

АРАЛАШ КОШМО СҮЙЛӨМ

Кошмо сүйлөмдүн бул түрүнө тең байланыштагы жана багыныңкы байланыштагы сүйлөмдөр кирет.

Модель: Багыныңкы+тең б.с.+баш сүйлөм.

Мисалы: Динар алды жактан Аскарларды көрө алган жок, анткени алар бая эле тигил тумшукту айла-

нып, чоң өзөн мәнен кетишкен (Т.С.). Жүктүн баарын бир капшытка үйүп, үстүн брезент мәнен жапты да, өздөрү сакманчылардын бир чатырына корголошту (Ч.А.). Былтыр болсо кургакчылык болуп, колхоз түшүмдөн куру кол калды, мал жем-чөпсүз кара желгө ооз ачты (Ч.А.). Ажымуратка берген убадасын эстеп алып, ого бетер мууну бошоду, ого бетер өксөп ыйлады (Ч.А.). Арабалардын дөңгөлөгү жок, элден жыгач сатып алып, шаардан алкак темир таап эптеш керек (Ч.А.).

Аралаш кошмо сүйлөмдө ойду жыйынтыктоочу, ойдун бүткөндүгүн билдирип турган сүйлөмү баш сүйлөм болот.

Аралаш кошмо сүйлөмдүн тутумун түзгөн жөнөкөй сүйлөмдөр бир тутумдуу да, эки тутумдуу да болушу мүмкүн.

ТӨЛ ЖАНА БӨТӨН СӨЗ

Ойду билдириүүдө айтуучу өзүнүн гана оюн билдирибестен, башка бирөөнүн да оюн айтышы мүмкүн. Мынданай учурда бир сүйлөмдө айтуучунун өз ою жана бөтөн бирөөнүн ою чагылдырылат. **Айтуучунун сөзү (кеби) төл сөз деп, ал эми бөтөн бирөөнүн сөзү (кеби) бөтөн сөз деп аталаат.**

Мисалы: Элде: «Эр жигит эл четинде, жоо бетинде», – дөгөн макал бар.

Бул сүйлөмдө төл сөз элде дөгөн макал бар. Ал эми «Эр жигит эл четинде, жоо бетинде» – бөтөн сөз, анткени ал – элдин сөзү.

Бөтөн сөз эки түрдүү жол менен берилет.

а) Бөтөн сөз башка, бөтөн бирөө кандай айтса, ошол формада өзгөртүлбөй берилет.

Модель: **Бөтөн с.+ төл с.**

Мисалы: «Ак ийилет, бирок сынбайт», – дейт элдин макалында. «Ай түндө керек, акыл күндө керек», – дөгөн элде макал бар.

Бул мисалдарда бөтөн сөздөр («Ак ийилет, бирок сынбайт», «Ай түндө керек, акыл күндө керек») автор

тарабынан структурасы эч өзгөрбөстөн, бөтөн адамдар тарабынын кандай айтылса, дал ошондой берилди.

Бөтөн сөз автор тарабынан структуралық жактан өзгөртүүсүз берилсе тике сөз деп аталат.

б) Бөтөн сөз сүйлөмдө структуралық жактан өзгөрүүгө учурал да берилет. Мындай учурда бөтөн сөздүн мааниси, айтайын деген ойдун мазмуну толук сакталат.

Мисалы: Эл макалындағы ак ийилери, бирок сынбастығы канча кылымды карыткан накыл сөз эмеспи. Элдин арасында айтылган ай түндө, ақыл күндө керектиги жалганбы?

Жогорку мисалдарда бөтөн сөз тике сөздөн айырмаланып, структуралық жактан толук өзгөрүүгө учуралды, бирок алардын мазмуну сакталды.

Тике сөз

Жогоруда айтылгандай, сүйлөмдө автор тарабынан бөтөн бирөөнүн сөзү структуралық жактан эч бир өзгөрүүгө учурабай, дал өзүндөй берилсе тике сөз деп аталац.

Тике сөз катышкан сүйлөм эки түрдө болот.

а) Сүйлөмдө автор тарабынан бөтөн сөз структуралық жактан эч бир өзгөртүүсүз колдонулат.

Модель: «Тике с».+ төл. с.

Мисалы: «Эмнени эксен, ошону оросун», – деген макал бар эл арасында.

Бул сүйлөмдө бөтөн сөз кандай айтылса, ошол буюнча автор тарабынан эч өзгөртүлбөй колдонулду.

б) Бул учурда да жогоркудай эле конструкция сакталат, айырмачылығы – бөтөн сөздүн ордуна автордун же айтуучунун мурда айтылган ою же сөзү эч өзгөртүүсүз колдонулат.

Мисалы: 1. Мен силерге: «Сабакты калтырбагыла, тапшырмаларды дайыма аткарғыла», – дегенмин. 2. Мен аларга: «Жыл сайын Ысык-Көлгө келип, эс алып тургула», – деп айтканмын.

в) Диалогдук кеп да тике сөз катышкан сүйлөмдүн модели боюнча түзүлөт.

Мисалы: – *Кош, Алтынай! Кош, чырагым!* – дөп кый-кырды ал.

– *Кош, агай!* – дедим мен (Ч.А.).

Тике сөздүн колдонулуш чөйрөсү автордук сөзгө қараганда тар. Тике сөзгө бир сүйлөм, же сүйлөмдөрдүн тобу кирет. Тике сөз дайыма айтуучунун сөзү же автордук сөз менен коштолуп айтылат.

Тике сөздүн сүйлөмдөгү позициялык орду. Тике сөздүн сүйлөм ичиндеги алган орду (позициялык орду) төмөнкүдөй:

а) Тике сөз автордук сөздөн мурда келет.

Мисалы: «*Байлыктын атасы – эмгек, энеси – жер*», – дөгөн элде макал бар.

б) Тике сөз автордук сөздүн ортосуна келет.

Мисалы: Элде: «*Ырыс алды ынтымак*», – дөгөн макал бар.

в) Тике сөз автордук сөздөн кийин келет.

Мисалы: Элде мындаиды макал бар: «*Асыл таштан, акыл баштан*».

Тике сөз катышкан сүйлөмдүн тең жана багыныңкы байланышта болушу. Структуралык-функционалдык жактан тике сөз катышкан сүйлөмдөр тең байланышта да, багыныңкы байланышта да турган кошмо сүйлөмдөр болушат.

а) Мисалы: Элде: «*Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү минди жыгат*», – дөгөн макал бар.

Бул сүйлөмдө тике жана бөтөн сөз бири-бири менен тең байланышта. Тике сөз: «*Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү минди жыгат*».

б) Ал эми төмөнкү сүйлөм багыныңкы байланышта.

Мисалы: «*Сүү атасы – булақ, сөз атасы – кулак*» – дөп, ата-бабаларыбыз айткан.

Бул сүйлөм багыныңкы байланышта, анткени тике сөз багыныңкы сүйлөм катары келип, ата-бабаларының айткан деген баш сүйлөм менен дөл байламтасы аркылуу байланышып жатат.

Тике сөз багыныңкы сүйлөм катары келип, алар баш сүйлөм менен дөл байламтасы аркылуу байланышса, мындай сүйлөмдөр багыныңкы байланышта болот.

Тике сөздөгү тыныш белгилер

1. Жазууда тике сөз тырмакчага алынат.
2. а) Эгерде тике сөз төл сөздөн кийин келсе, төл сөздөн кийин кош чекит коюлат.

Мисалы: Элде мындай макал бар: «*Кары келсө ашка, жаш келсө ишке*».

б) Эгерде төл сөз тике сөздөн кийин келсе, алардын ортосуна сыйыкча коюлат.

Мисалы: «*Аганы көрүп ини өсөт, эжени көрүп сиңди өсөт*», – дөгөн макал бар.

3. Тике сөз катышкан сүйлөмдөр тең байланышта да, багыныңкы байланышта да болот. Мындай сүйлөмдөрдө тике сөз менен төл сөздү ажыратып турган белгилер коюлат, бул кошмо сүйлөмдүн кайсы типте экендигине байланыштуу болот.

а) Эгерде тике сөз катышкан сүйлөмдөр тең байланышта болсо, анда тике сөз менен төл сөздүн ортосуна үтүр белгиси коюлат. Мисалы: Элде: «*Акылдуунун сөзү кыска, айта салса нуска*», – дөгөн макал бар.

б) Эгерде тике сөз катышкан сүйлөм багыныңкы байланышта болсо, анда үтүр белгиси (,) дөл байламтасынан кийин келет, анткени мындай учурда дөл байламтасы тике сөзгө тиешелүү болот, ошондуктан ал багыныңкы сүйлөмгө кирет.

Мисалы:

«*Ата-журтум, туулган жерим, Мекеним,*
Жан-кубатым, сүйгөн жерим, секетим.

*Тоо-тاشыңдын, турлагыңдын, суундун,
Мен көрбөдүм пайдасы жок бекерин» –
деп, акын А. Осмонов қыргыз жерин даңазалаған.*

в) Эгерде тике сөз суроо иретинде же күчтүү сезим менен айтылса, андан кийин суроо белгиси же илеп белгиси коюлат. Эгерде мындай сүйлөмдөр төң байланышта болсо, анда тике сөз менен төл сөздүн ортосуна суроо белгиси же илеп белгиси коюлат.

Эгерде сүйлөм багыныңкы байланышта болсо, аларды байланыштыруучу деп байламтасынан кийин коюлуучу үтүр (,) белгиси сакталат.

Мисалы:

*«Аргымакты жаман деп,
Бууданды кайдан табасың?
Агайынды жаман деп,
Тууганды кайдан табасың?» –*

деп, Токтогул ырдаган.

4. Эгерде төл сөз тике сөздүн ортосуна келсе, анда анын эки жагына сыйыкча жана үтүр белгиси коюлат.

Мисалы: «*Тил албаган кишини жумшаганча, – деп айтылат накыл кепте, – тына-тына өзүң бар*». «*Сөздү, – деп айтышат карыялар, – уккан жерге айт, сүүну сиңген жерге куй*».

Мындай сүйлөмдөрдө тырмакча тике сөздүн башына жана аягына коюлат.

ПУНКТУАЦИЯ

Пунктуация сигналдык графикалык система. Пунктуация – бул жазуудагы тыныш белгилерди коуюнун эрежелери. Пунктуациянын объективисине тыныш белгилеринин функционалдык айырмачылыктарын аныктоо, тыныш белгилеринин карым-катышы, дегеле тыныш белгилеринин колдонулуш системасы кирет.

Тыныш белгилер – бул алфавит сыйктуу эле, сигналдык графикалык система. Эгерде тамга тыбышты

жана фонологиялык эрежелерди жазуу түрүндө графикалык жактан чагылдыrsa, ал эми тыныш белгилер сүйлөмдүн составдык бөлүктөрүн функционалдык өзгөчөлүгүнө карай ажыратуу үчүн, сөз, сөз айкаштарын бир сүйлөмгө бириктируү үчүн, тигил же бул синтаксистик бирдиктердин тең, окшош же каршы маанилерин көрсөтүү үчүн жана сүйлөмдүн интонациялык касиеттерин ажыратуу үчүн кызмат кылат.

Ошондуктан тыныш белгилер синтаксис курсунда сүйлөм жөнүндөгү окууда орун алып, сүйлөмдү үйрөнүүдө кошумча роль ойноп, айрым синтаксистик категорияларды графикалык жактан баса көрсөтүп, же өзгөчөлүгүн белгилеп, синтаксистик категориялардын структуралык түрлөрүн жана модалдуулугун жөнөкөй жана кошмо сүйлөмдүн системасында көрсөтүп турат.

Жазууда орфография сөз, сөз формаларын, жазуу эрежелерин чагылдыrsa, пунктуация синтаксистик бирдиктердин, өзгөчө синтаксистик категориялардын спецификалык өзгөчөлүктөрүн, структуралык жана интонациялык касиеттерин графикалык түрдө билдируүчү каражат болуп эсептелет. Ошондой эле кептин мазмунун көркөмдүүлүгүн камсыз кылуучу да каражат болуп саналат (13.290).

Тыныш белгилердин кыскача тарыхы

Тыныш белгилер – жазуу кебинин туундусу. *Punctum* – латын сөзү – точка дегенди түшүндүрөт. Бул түшүнүк адегенде эң жөнөкөй белгилерди билдирип, алар бир сөздү экинчи сөздөн, же бир сүйлөмдү экинчи сүйлөмдөн ажыраткан. Анан точка же ромба деген өзгөчө белги пайда болгон жана булар кептин аягында коюлуп, бүткөн ойду билдирип турган. Сүйлөмдүн теориясы менен кошо пунктуация системасы да иштеп лип отурган, саны көбөйгөн, мезгил өтүп, мына азыркы абалына жеткен.

Адегенде жазуунун өнүгүү этабынын алгачкы учурларында сөздөр бири-бирине кошулуп жазылган. Сүйлөмдүн башталышына жана аякталышына карай белгилер жок болгон. Кийин ар бир сөз өзүнчө жазылып, баш тамгалар сүйлөмдүн башына келип, бир сүйлөм экинчисинен белгилер (точка, ромба) аркылуу ажыратылган.

Мисалы, орхон-енисей эстеликттеринде 5–7-кылымдарда сүйлөмдүн аягына коюлган белгинин эки түрү көздейшет: эки чекит, же ромба түрүндөгү төрт бурчтуу төрт чекит.

Ушундан улам, тыныш белгилеринин пайда болушу сүйлөмдүн маани-мазмунун тактоо, сүйлөмдө ойдун бүткөндүгүн билдириүү, башкалардан бөлүп көрсөтүү ж.б. зарылдыктардан келип чыккандыгын белгилөөгө болот. Бара-бара жазуунун өнүгүшү менен, өзгөчө китеpterди басып чыгаруунун өнүгүшүндө жогоркудай өтө жөнөкөй тыныш белгилерди колдонуу кепти жазуу түрүндө берүүдөгү талаптарга жооп бербей калат.

Сүйлөм теориясын изилдөөгө көп көңүл бурулат, аны менен кошо жаңы тыныш белгилери пайда болот, алардын эрежеси, колдонулушу иштеле баштайт, настыйжада графикалык туруктуу пунктуация системасы пайда болот (13.291).

Ошентип, пунктуация системасы кыргыз жазма тили менен тыгыз байланыштуу.

Пунктуация кыргыз тил илиминде. Совет бийлиги мезгилиниң алгачкы жылдарында кыргыз газета-журналдарында тыныш белгилер колдонулган, бирок аларда тыныш белгилердин бардыгы эле, албетте, колдонулган эмес, тигил же бул белгилерди колдонууда туруктуулук, система болгон эмес.

Кыргыз тилинин синтаксиси 1950-жылдарга чейин тиешелүү деңгээлде изилденбегендиктен, пунктуацияда да тактык болбой, тыныш белгилер ар кандай колдонулган.

Жогоруда белгилегендей, пунктуация кыргыз тилинин синтаксиси менен тыгыз байланыштуу. Демек, эгерде кыргыз тилинин синтаксиси ар тараптан жана терең изилденсе (анын ичинен өзгөчө сүйлөм теориясы, антикени пунктуациянын стабилдүү эрежелерин сүйлөмдүн теориясыз аныктоо мүмкүн эмес), ошондо гана пунктуация системасы жөнгө салынып, анын эрежелери толук иштелип, стабилдүүлүккө ээ болот.

Пунктуация жазууда колдонулупча графикалык система, жазуу – бул оозеки кептин графикалык көрүнүшү (тамгалар менен сүрөттөлүшү).

Жазуу адам коомунун белгилүү бир этабында адамдардын аң-сезимдүү чыгармачылыгынын натыйжасында келип чыккан. Ошондуктан жазуу оозеки кептин бардык жандуу өзгөчөлүктөрүн толук бере албайт, оозеки кепте үн, жаңсоо, пауза, үндүн тембри ж.б. катышат (13.291).

Ошентип, жандуу кепти жазууда ошого жакын чагылдыруу үчүн лексикалык материал, грамматикалык формалар, синтаксистик конструкциялар электен өтөт, натыйжада татаал конструкциялык формалар, жайылма жана кошмо сүйлөмдөр көңири колдонулат. Айтылуучу ойду толук чагылдыруу үчүн оозеки кептеги мимика, жаңсоо, үндүн тембри, интонация ж.б. ордунда жазуда тыныш белгилер колдонулат.

Ал эми оозеки кеп негизинен диалог түрүндө болуп, көбүнчө жөнөкөй сүйлөмдөр аркылуу ишке ашат.

Пунктуациянын илимий негизи

Алгач оозеки кеп пайда болуп, жазуу кийин пайда болгон. Оозеки кеп сүйлөөчү менен угуучунун ортосунда болот да, негизинен диалог түрүндө ашат. Бул оозеки кептин синтаксистик курулушуна өз таасирин тийгизет да, жазуу кебинен айырмаланып турат. Көркөм адабияттарда каармандардын кептери гана диалог түрүндө берилет.

Оозеки кеп айтылуучу ойдун мазмунуна карай – интонация, пауза, тондун көтөрүңкү же басаңдашы, логикалык басым сыйктуу кошумча акустикалык каражаттарга бай. Булар кептин мазмунун коррекциялап, анын түшүнүктүү, жугумдуу болушун шарттап турат. Ошондуктан ойду айтууда татаал синтаксистик конструкцияларды колдонуунун да зарылдыгы жок.

Ал эми жазууда мындай акустикалык каражаттар жоқ, ошондуктан адабий жазма тилдин өзүнө мүнездүү структуралык өзгөчөлүктөрү бар. Жазуу кебинде берилүүчү ойдун жалпы мазмунун, түрдүү маанилик оттенокторун берүү учун тыныш белгилер колдонулат. Тыныш белгилер – жазуу кебиндеги эң башкы графикалык элементтер. Жазуу кебинде тыныш белгилер баш-аламан колдонулбаш учун, тыныш белгилерин колдонуунун мыйзамченемдүүлүгүн аныктоонун жана аны стабилдүү колдонуунун зарылдыгы келип чыккан.

Пунктуациянын тарыхында тыныш белгилерин ритмомелодикага негиздеп коюп келишкен. Бирок, кептин ритмомелодикалык жагы сүйлөмдүн мазмунуна жана синтаксистик конструкциялардын табиятына дайыма эле туура келе бербейт. Ошондуктан, ритмомелодика боюнча тыныш белгилерди коюу чар-жайыттыкты алып келген, анткени ал адамдар тарабынан ар башкача (субъективдүү) кабылданган.

Пунктуация жазуу кебинин эң башкы элементи катары сүйлөм менен тыгыз байланышта жашайт. Бул – сүйлөмдүн (жөнөкөй жана кошмо сүйлөмдүн) бөлүктөрүнүн ортосундагы синтаксистик мамилелерди чагылдыруучу графикалык система. Ошондуктан тыныш белгилеринин колдонулушу сүйлөмдүн түзүлүшүнө гана байланыштуу. Эгерде тыныш белгилердин колдонулушу сүйлөм түзүлүшүнүн теориясына таянса гана, алар текстти түзгөн же окугандар тарабынан бирдей жана туруктуу колдонулат (13.292).

Тыныш белгилеринин классификациясы

Тыныш белгилер аткарған кызматына карай әкіге белүнөт.

1. Ажыратуучу белгилер. Бул белгилер бир сүйлөмдү әкинчи сүйлөмдөн ажыратып турат. Аларга чекит (.), илеп белгиси (!), суроо белгиси (?) кирет.

2. Бөлүп көрсөтүүчү белгилер. Булар бир сүйлөм ичинде бул же тигил бөлүгүн башка синтаксистик категориядан же бири-биринен бөлүп көрсөтүүчү белгилер. Аларга үтүр (,), сыйзыкча (–), кош чекит (:), үтүрлүү чекит (;), үтүрлүү сыйзыкча (, –), көп чекит (...), тырмакча («»), кашаа () кирет.

Тыныш белгилердин мааниси жана кызматы

Тыныш белгилер тигил же бул синтаксистик категорияларга же синтаксистик кубулуштарга тиешелүү эмес.

1. Маселен, чекит, суроо белгиси, илеп белгиси сүйлөмдүн аягына коюлат, ажыратуучу белги катары келет, сүйлөмдүн модалдуулугун, кабардын мааницин, эмоциясын, суроолуу экендигин билгизип турат (булар төмөндө каралат).

2. Үтүр (,), сыйзыкча (–), кош чекит (:), үтүрлүү чекит (;), үтүрлүү сыйзыкча (, –), көп чекит (...), тырмакча («»), кашаа ().

1) **Үтүр** ар кандай маанилерди билдирет. а) Бир өңчөй мүчөлөрдү бири-биринен ажыратат.

б) Каратма, киринди, сырдық сөздөрдү башка сүйлөм мүчөлөрүнөн ажыратат.

в) Сүйлөм ичинде синтаксистик түрмөктөрдү бөлүп көрсөттөт.

г) Кошмо сүйлөмдердүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдердү бири-биринен ажыратат, кайра эле аларды

бир кошмо сүйлөмгө бириктиреңт. Ошондуктан үтүрдүн колдонулушу боюнча бирдей эреже жок.

2) **Үтүрлүү чекит** (;) тең байланыштагы кошмо сүйлөмдө колдонулат: жалпылагыч сүйлөмдөн кийин кошмо сүйлөмдүн бир бөлүгүн багыныңкы байланыштагы кошмо сүйлөм түзсө, ал башка сүйлөмдөн үтүрлүү чекит менен ажыратылат.

Мисалы: *Бүгүнкү күн өзгөчө шаңдуу: майрамдак маанайдагы, ар кыл жаш курактагы элдер түркүн түстөгү майрамдык кийимдерин кийишип, Ала-Тоо аянтына чыгышкан; шаңдуу музыка жаңырып, айланана шаңга бөлөнгөн.*

3) а) **Кош чекит** – сүйлөмдө жалпылагыч сөздөн кийин, бир өңчөй мүчөлөрдөн мурун колдонулат, бул учурда кош чекит бөлүп көрсөтүүчү кызмат аткарат.

б) Чечме сүйлөмдө жалпылагыч сүйлөмдөн кийин кош чекит коюлат.

в) Кош чекит төл жана бөтөн сөздө колдонулат. Тике сөздөн мурун бөтөн сез (автордук сез) келсе, андан кийин кош чекит коюлат.

Модель: Бөтөн сез: «Тике сез».

Мисалы: 1. В. И. Ленин мындай деген: «Окуу, окуу жана окуу». 2. Манас атага жүзүн буруп сыйынышаар эле: «Түбөлүк тур, Касиеттүү Манас Ата!» (Ч.А.).

4) **Сызықча.** а) Сызықча баш мүчөлөрдүн ортосунда (эгерде экөө тең атооч сөздөрдөн турса) бөлүп көрсөтүүчүлүк кызмат аткарат.

б) Кошмо сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдүн ортосунда каршылык мааниси же тең салмак мааниси болсо, сызықча коюлат.

в) 1. Сызықча диалогдук кепте толук жана кемтик сүйлөмдүн (алардын ар бири жаңы саптан жазылат) алдына келет; 2. Сызықча диалогдук кепте тике сөздөн кийин аны автордук сөздөн бөлүп көрсөтүү үчүн коюлат.

5) **Үтүрлүү сызықча** (—). Диалогдук кепте, төл жана бөтөн сөздө колдонулат.

6) **Тырмакча «».** Төл менен бөтөн сөздө колдонулат, т.а., тике сөз тырмакчага алышып жазылат.

7) **Кашаа ()**. Сүйлөмгө кошумча маалымат берүү үчүн колдонулат.

8) **Көп чекит (...).** Ой толук айтылбай, айрым сөздөр же сөз айкаштары түшүп айтылганда, алардын ордуна көп чекит (...) коюлат.

1. Ажыратуучу тыныш белгилер

Ажыратуучу белгилер сүйлөмдүн аягына коюлат. Алар: чекит, суроо белгиси, илеп белгиси.

Модель: Сүйлөм + ажыратуучу белгилер (! .?)

Бул белгилер сүйлөмдү бири-биринен ажыратууда үчүн, ошол эле учурда сүйлөмдүн модалдуулугун көрсөтүү үчүн коюлуп, маалымат, суроо же эмоцияны билдирет.

Мисалы: *Бул түнү теректер жалбырак күбүп жатты* (Ч.А.). *Сага эмне болду?* (Ч.А.) *Жашасын рух революциясы!* (Ч.А.)

Ошондой эле номерлерди белгилөөдө (1.2.3.4 ж.б.), тексттин белүмдерүн белгилөөдө, ар түрдүү белүктөрдү саноодо чекит колдонулат. Бирок, бул белгилердин (чекиттин колдонулушу) сүйлөмдүн структурасына тиешеси болбайт, техникалык ыкма катары гана колдонулат.

a) **Жай сүйлөмгө чекиттин коюлушу**

Жай сүйлөмдүн аягына чекит коюлат. Жай сүйлөм деген эмне? Жай сүйлөмдөрдө айрым бир бүткөн ой жайынча гана баяндалат, түшүндүрүү, баяндоо мүнөзүндө болот. Бир нерсе же кандайдыр бир көрүнүш жайынча гана баяндалат.

Модель: Жай сүйлөм + чекит ()

Мисалы: 1. *Жадыраган жаздын күнү* (Ч.А.). 2. *Май айы болуучу* (Ч.А.). 3. *Көк жал карышкыр таштуу кырда*

желип баратты (Ш.С.). 4. Биз түулуп өскөн жерибиз жана Мекенибиз менен сыймыктанабыз. 5. Илгери бир абышканын баласы болуптур (жомоктон). 6. Бул иш 1924-жылы болгон (Ч.А.). Күн кадимкідей зән талааңын үстүнөн чакыя тиийп турат (Ч.А.). Мен учунчү шар жасап, өзүм учууну туура таптым (К.Э.). Жердеги кыбыраган жан-жаныбарлар кичирейгенден кичирейди, алар барган сайын бопбоз болгон гана мейкин талаадай көзгө үлпүлдөп көрүндү (К.Э.).

Айрым учурда жай сүйлөмдөгү баяндоочтор суроону билдириүүчү -бы мүчөсүндө турат, же жөнөкөй сүйлөмдүн курамында суроону билдириүүчү ат атоочтор да болушу мүмкүн. Ага карабастан, эгерде сүйлөм жайынча интонация менен айтылса, жай сүйлөм болот да, аягына чекит коюлат.

Мисалы: 1. *Андан бери канча жыл өттү да кетти.* 2. *Мен анын келгенин билбей калбадымбы.* 3. *Кат келсө өзүм эле чаап барбаймынбы (Ч.А.).*

б) Суроолуу сүйлөмдүн тыныш белгиси

Суроолуу сүйлөмдүн аягына суроо белгиси коюлат.

а) Суроолуу сүйлөмдүн тутумунда суроону билдириүүчү -бы мүчөсү катышат жана суроо интонациясы менен айтылат.

Модель: Суроолуу сүйлөм + бы?

Мисалы: *Ал ууз жетпейиби? (Ч.А.) Намыс деген барбы? (Ч.А.)*

б) Жөнөкөй сүйлөмдүн тутумуна суроону билдириүүчү ат атоочтор катышып, суроо интонациясы менен айтылса, суроолуу сүйлөм болот.

Модель: Сүйлөм (суроолуу ат атооч) + ?

Мисалы: *Бул эмне деген жорук? (Ч.А.) Бул кандай нәмә? (Ч.А.) Кайдан келатасың? Сынектан канча алдың?*

в) Айрым учурда суроону билдириүүчү ат атоочтор катышкан сүйлөмдөр жай интонация менен айтылса жай сүйлөм катары келет.

Мисалы: *Мыскалды кайдан билсин дешти* (Т.С.). Ал бул кабарды кайдан билмек эле. Айдар качан эртө турчу эле. Анын убаданы аткарбастыгын мен кайдан билдим.

г) Айрым учурда структурасы боюнча суроолуу болуп келе турган сүйлөмдөр күчтүү сезим менен айтылып, илептүү сүйлөм катары келип калат.

Мисалы: *Оо, иштин мындай болоорун кайдан билдим! Кайдан келип жакасына жармашкан балээ болду ушул!* (Ч.А.). Учөөбүздү эмнеге чакырды болду экен! (Ш.Б.)

д) Айрым сүйлөмдөр татаал интонацияга ээ, анткени мындай сүйлөмдө суроо да, күчтүү сезим да катышат, ошондуктан сүйлөмдүн аягына илеп белгиси жана суроо белгиси коюлат.

Мисалы: *Ушинтип өз өмүрүн узартууга болоруна ишөнүү – адам үчүн арыбас кубат белем?!* (Ч.А.) Ушундайбы, Сейде экөөнөр же иштеп койдуңарбы?!

 (Ч.А.)

в) Илептүү сүйлөмдүн тыныш белгиси

Модель: **Илептүү с. + !**

Күчтүү сезим менен айтылган сүйлөмдүн аягына илеп белгиси коюлат.

Мисалы: *Мен эртеден бери эмне дөгөн жүзүкара мөнөн сүйлөшүп отурам!* (Ч.А.) *Мен сөнин кайғыңды кантип түшүнбөйүн, Акбара!* (Ч.А.).

Егерде илептүү сүйлөмдүн башына өзгөчө күчтүү сезим менен айтылган сырдык сөз же каратма сөз келсө, алардан кийин илеп белгиси коюлуп, сүйлөмдүн калган бөлүгү баш тамга менен жазылат. Сүйлөмдүн аягына да илеп белгиси коюлат.

Мисалы: 1. *Ала! Мен окууга өттүм!* 2. *Аттигинин!* Кетип калды ээ! 3. *Кымбаттуу замандаштар!* Бүгүнкү салтанаттуу майрамыңар күт болсун! 4. Энө! Энеке! Айтпагын мага эчтекенди! (Ч.А.). 5. *Толгонай!* Бол эртө! Сарайдан ат уурдалды!

 (Ч.А.)

Күчтүү сезим менен айтылган сүйлөмдөр өзүнө тиешелүү илептүү интонация менен айтылат.

1. Структуралык жактан алганда илептүү сүйлөмдө көпчүлүк учурда сүйлөмдүн баяндоочтору айкындооч мүчөлөрдөн же ээден мурун да жайгашып калат.

а) Чакырык маанисindеги илептүү сүйлөмдө баяндоочтор башка сүйлөм мүчөлөрдөн мурун жайгашат.

Мисалы: *Жашасын Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү! Жашасын сөз эркиндиги!*

б) Оозеки кепте же көркөм чыгармаларда берилген диалогдордо да баяндооч башка айкындооч мүчөлөрдөн мурун келет. Көп учурларда мынданай сүйлөмдердө ээ катышпайт.

Мисалы: 1. *Баргын, Тянь-Шандын барчыны!* 2. *Эмгектен, тууган!* (Т.С.). *Таштагыла аттарды!* (Ч.А.)

2. Илептүү сүйлөмдө сырдык сөздөрдүн ролу чон.

Мисалы: *Эй, колхоздун бакчасы! Бай бакчада эмнөн бар?* (А.О.) *Ах, жаратылыш кандай чебер, кандай көркөм!* (Т.С.) *Пай-пай-пай, убакыт учкан күш ээ!* (Т.С.) *Эх, бул тоодон укмуштар көп табылат!* (Т.С.). *О-о! Кандай керемет жер!*

Күчтүү сезим менен айтылган сүйлөм илеп интонациясы менен айтылып, аягына илеп белгиси қоюлат.

3. Эгерде күчтүү сезим менен айтылган сүйлөмдердө суроо мааниси да болсо, сүйлөмдүн аягына илеп жана суроо белгиси қоюлат.

Мисалы: 1. *А-а, келип калган го!?* 2. *Мени тимеле баладай көрөсүң да!?* (Ч.А.) 3. *Бу эмне дөгөн турмуш!?* (Ч.А.)

2. Бөлүп көрсөтүүчү тыныш белгилер

Бөлүп көрсөтүүчү тыныш белгилерге сүйлөм ичинде жайгашкан жана анын бөлүктөрүн бири-биринен бөлүп көрсөтүүчү, ошондой эле аларды бир бүтүнгө бириктируүчү кызмат аткарган тыныш белгилер кирет. Аларга үтүр (,), кош чекит (:), үтүрлүү чекит (;), сыйыкча (-), үтүрлүү сыйыкча (—), тырмакча («») кирет.

Жөнөкөй сүйлөмдө коюлуучу тыныш белгилер

Сүйлөмдүн баш мүчөлөрүнүн ортосундагы сыйыкча. 1) Эгерде баш мүчөлөрдүн экөө төң зат атоочтордон же субстантивдешкен сөз түркүмдөрүнөн турса жана атооч жөндөмөдө болсо, ортосуна сыйыкча коюлат.

Мисалы: 1. *Биздин Шекер* – эң чоң айыл. (Ч.А.) 2. Ал – Күркүрөө (Ч.А.). 3. 12-апрель – космонавтика күнү. 4. Суу – жаратылыштын баа жеткис белеги.

Эгерде сүйлөмдүн баяндоочу зат атоочтон туруп, бирок кошумча каражаттарга ээ болсо, анда алардын ортосуна сыйыкча коюлбайт.

Мисалы: *Шекер* эң чоң айылбы? Ал *Күркүрөөбү?* 12-апрель космонавтика күнүбү? Суу жаратылыштын баа жеткис белегидир.

а) Эгерде сүйлөмдүн баяндоочу баяндоочтун аналитикалык же синтетикалык формаларында турса, ээ менен баяндоочтун ортосуна сыйыкча коюлбайт.

Мисалы: *Ал студент* экен. *Биз студентпиз.*

б) Эгерде ээгө да, гана, болсо деген сөздөр айкашып келсе, анда ээ менен баяндоочтун ортосуна сыйыкча коюлбайт.

Мисалы: *Бул болсо менин иним.* *Сайрагул да студент.* *Досум гана күйөрманым.*

в) Эгерде баш сүйлөмдөрдүн ортосунда киринди сөздөр турса, баш сүйлөмдөрдүн ортосуна сыйыкча коюлбайт.

Мисалы: 1. *Бул, менимче, Чоң-Таш.* 2. *Ал, болжолу, аспирант.* 3. *Саягин, сыягы, артист.*

г) Эгерде ээ менен баяндооч көптүк сан боюнча ээрчишпесе, ээ көптүк түрдө, баяндооч жекелик түрдө турса, сыйыкча коюлбайт.

Мисалы: *Булар малчы.* *Тигилер студент.*

3) Эгерде сүйлөмдүн баяндоочу атооч жөндөмөсүн-дөгү субстантивдешкен сөз түркүмдөрдөн жана ушул, ошол, булар, өзү, тиги, тетигил ж.б.у.с. ат атоочтор-дон турса, анда баш мүчөлөрдүн ортосуна сыйыкча коюлат.

Мисалы: 1. Жакшы окуган студент – ушул. 2. Кон-ференцияда сүйлөгөндөр – булар. 3. Олимпиадада би-ринчи орунду алган – тетигил.

Бир өңчөй мүчөлөрдө, жалпылагыч сөздө коюлуучу тыныш белгилер

Бир өңчөй мүчөлөр байламталуу жана байламтасыз болот, ошого жараша алардын ортосуна тыныш белги-лер коюлат.

1) Бир өңчөй ээлер, бир өңчөй баяндоочтор жана бир өңчөй айкындоочтор байламталар менен байланыш-паса үтүр белгиси менен ажыратылат.

Мисалы: Керимбек орусча, кыргызча сөздүктүү са-тып алды (М.Э.). Ысык-Көл көйкөлүп, көгүш тартып, мемиреп тынч жатат (К.Б.). Колхоздун кой-эчкиси, ко-зу-улагы эртөн менен көйкөлгөн Суусамырдын жайлоо-лорунда жайылып, көчке оттойт (А.Т.). Токтогул элди, журттуу, айдалып бара жатканын, туткундарды кошуп ырدادы (С.С.).

2) Сүйлөмдө катышкан бир түрдүү эмес аныктооч-тор да бири-биринен үтүр белгиси аркылуу ажыратылат.

Мисалы: 1. Атам акылдуу, сабырдуу, токтоо, айкөл жана ак пейил адам. 2. Акматтын жаңы, чоң, көнөн, ың-гайлуу жана көркүтүү үйүнө келдик.

3. а) Байламталуу бир өңчөй мүчөлөрдө тыныш бел-гилер төмөнкүдөй коюлат. Эгерде бир өңчөй мүчөлөр жана, менен деген байламталар менен байланышса үтүр белгиси коюлбайт.

Мисалы: Ишендин жана Айдиштин Москвага бирин-чи келиши (Т.С.). Алардан кийин эле Акман жана Мару-

ся келди (Т.С.). Жапарды Айша **менен** Уулжан чоң кубаныч менен карши алышты (К.Б.). Дмитрий уста **менен** Надежда үйгө киришти (Т.С.).

б) Бир өңчөй мүчөлөр да, дагы, деле байламталары аркылуу байланышса, бул байламтапардан кийин үтүр белгиси коюлат.

Мисалы: 1. Акия **да**, Маруся **да**, Чаргын **да** Шамбеттикине келишти (Т.С.). Жайлоого баргандан кийин Акай **да**, Кары **да**, Роза **да** көп иштөрди иштешти (Ш.Б.). 2. Жайлоого Анар **дагы**, Канат **дагы** кетишти. 3. Тапшырманы Белек **деле**, Асан **деле** аткарышкан. 4. Жыйналышка мугалимдер **деле**, студенттер **деле** катышты.

Мисалдардан көрүнүп турғандай, жогоруда аталган бир өңчөй байламталардын акыркысына үтүр белгиси коюлбайт.

в) Бир өңчөй мүчөлөр же, же болбосо байламталары аркылуу байланышса, алардан мурун үтүр белгиси коюлат.

Мисалы: Топчубек дагы алды жакка бастырды, **же** кой, **же** койчу көрүнбөйт (Т.С.). Ашуунун ичи караңгылай түштүү, **же** ашуу, **же** жол, **же** тоо, **же** эки жак көрүнбөйт (К.Б.). Мен дем алыш күнү айылга, **же** болбосо жайлоого барам.

4. Бир өңчөй мүчөлөр сөздөрдүн айкалышып келишинен түзүлсө, алардын структурасына жараша арапарына дефис коюлат жана бири-биринен үтүр белгиси менен ажыратылат.

Мисалы: Асан үй-булөсү, бала-бакырасы менен Ысык-Көлгө эс алууга келди. Туулган күнүмдү ата-энем, бир туугандарым менен чогуу өткөрдүм. Айзат базардан кийим-кече, кант-чай алды.

5. Эгерде бир өңчөй мүчөлөрдөн мурун жалпылагыч сөз келсе, андан кийин кош чекит коюлат. Эгерде жалпылагыч сөз бир өңчөй мүчөлөрдөн кийин келсе, анын алдына сыйыкча коюлат.

Мисалы: 1. Жыйынга баары: профессорлор, мугалимдер, методисттер, аспиранттар, студенттер катышты. 2. Концертке үйдөгүлөрдүн баары: апам, атам, эжем, агам, иним, мен бардык. Кыргызстандын абасы, суусу, тоолору, көлдөрү, жайлоолору, шаркыраттмалары – баары сонун.

Эллиптикалық сүйлөмдө коюлуучу сыйыкча

Эллиптикалық сүйлөмдө баяндооч катышпайт. Ээменен баяндоочтук группага кирген айкындооч мүчөлөрдүн ортосуна сыйыкча коюлат.

Мисалы: Эбепке – себел, эгиз улакка – айры шыбак. Эт – этке, сорпо – бетке. Шараптан – кастық, айран-сүттөн – жаштық. Оору – кор, өлүм – зор. Оорумин, дөн-соолук – бир. Жан – уяда, жака – жеңде.

Сүйлөмдүн мындай түрү кийин басма сөздө да колдонула баштаган.

Мисалы: Сыйлык – мыктыларга. Төр – улууларга. Эпкиндүү эмгек – жаштарга.

Сүйлөмдөгү түшүндүрмө мүчөдө коюлуучу тыныш белгилер (үтүр белгиси, сыйыкча)

1. Сүйлөмдөгү түшүндүрмө мүчөлөр башка мүчөлөрдөн үтүр (,), сыйыкча () белгилери менен ажыратылат.

а) Түшүндүрмө ээ жана түшүндүрмө айкындооч мүчөлөр эки жагынан тең үтүр менен ажыратылат.

Мисалы: Биз, университеттин студенттери, жакшы окууга милдеттүүбүз. Анара борбордо, Бишкек шаарында, билим алууда. Биздин мугалимибиз, кураторубуз Айжан Капаровна, студенттердин мыкты билим алыши учүн бардык аракетин жумшайт.

б) Эгерде түшүндүрмө ээ жана түшүндүрмө айкындооч мүчөлөр бир өңчөй болсо, же бир өңчөй мүчөлөргө кирсе, анда түшүндүрмө мүчөлөр менен алар тиешелүү болгон мүчөнүн ортосуна сыйыкча коюлат.

Биз – ата-энелер, тарбиячылар, мугалимдер, жаш муундардын терең билим жана туура тарбия алыши үчүн бирдикте аракеттенишибиз зарыл. Кайрат үй-бүлөсүнө – атасына, апасына, жубайына, баласына белек-бечкек сатып алды.

2. Түшүндүрмө баяндооч сүйлөмдөгү башка баяндоочтон сыйзыкча аркылуу ажыратылат. Эгерде түшүндүрмө баяндоочтон кийин дагы баяндооч келсе, анда алардын ортосуна үтүр белгиси коюлат.

Мисалы: *Чыныгы демократия бизде – Кыргызстанда. Көлдүн тазасы жана жылуусу бизде – Ысык-Көлдө. Акматтын үйү Көлдө – Бостериде. Жаңгактын мекени Жалал-Абадда – Арсланбапта. Биздин үйүбүз айылда – Сары-Камышта, көчөнүн башында.*

Сүйлөмдөгү кыстырынды конструкцияларда коюлуучу тыныш белги (кашаа)

Кыстырынды конструкциялар сөз айкаштары же айрым бир сөздөр түрүндө сүйлөмгө кыстырылып киргизилет. Мүнөзү жагынан алар түшүндүрмө мүчөлөргө жаңын болот. Бирок түшүндүрмө мүчөдөн айырмасы – сүйлөмдө кыстырынды конструкциялар кашаа менен ажыратылат. Кашаа түшүндүрмө мүчөдөгү үтүр белгисиндей эле кызмат аткарат.

Мындай кыстырынды конструкциялар сүйлөмдөгү өздөрү тиешелүү болгон мүчөнү өзгөчө болуп көрсөтүү үчүн кызмат кылат.

Мисалы: *Канат Кара-Балтага төңтүштари (Азamat, Тилек, Сейит) менен кетти. Таланттын үйүнө коноктор (жоро-жолдоштору, кызматташтары, коншулары) көлишти. Муктар магазинге жаңы товар (кийим-кечелер, идиш-аяктар, самын-сумундар ж.б.) алып келди. Аламды курортко (Оштогу Жалал-Абад курорту) эс алууга жеткирдим.*

Кемтик сүйлөмдө коюлуучу тыныш белгилер (-, :, ...)

Кемтик сүйлөмдөрдө тыныш белгилери эки түрдө колдонулат.

1. Диалогдук кептеги кемтик сүйлөмдө коюлуучу тыныш белгилер.

2. Диалогдук кептеги мүчөлөрү түшүрүлүп айтылган кемтик сүйлөмдө коюлуучу тыныш белгилер.

1. Диалогдук кемтик сүйлөмдө коюлуучу тыныш белгилер.

а) Диалогдук кептеги ар бир толук жана кемтик сүйлөм жаңы саптан жазылат, алардын алдына сыйыкча коюлат.

Мисалы:

- Чоң эне, күн жаап жатабы?
- Ооба, эркем (Т.С.).
- Балам, ушул жердө окуйсуңарбы?
- Ооба.
- Эмнө кылып жатасыңар?
- Буюм жасап.
- Буюм. Кандай буюм?
- Ар түрдүү (Н.Б.).

б) Эгерде диалогдук кептен мурун автордук сөз келсе, андан кийин кош чекит коюлат.

Модель: А.с.: Д.к.

Мисалы: Жигитке досу учурал:

– Ай, сенин өңүң эмнө саргарат? – дөйт.

Анда берки жигит:

– Билбейим! – дөп жооп берет (жомоктон).

в) Эгер орун тартиби боюнча автордук сөз диалогдук кептен кийин жайгашса, диалогдук кептен кийин үтүр, андан кийин сыйыкча коюлат да, андан соң автордук сөз келет.

Модель: Д.к. , – А.с.

– Энеке, бул козуну мага бергиле, мен багайын, – дөди.

- Мейлин, балам, – деди энеси (Т.С.).
- Сөн ошо бешмантты алып келсөң, алтындан сөйкө жасастып берем, – деди хан.
- Макул, – деди бала (жомоктон).
- г) Эгерде кошмо сүйлөм багыныңкы байланышта болсо, диалогдук кептен кийин келген автордук сез деп деген сез менен башталып, андан кийин үтүр коюлат.

Модель: Д.к.– деп, А.с.

Мисалы: – Пай-пай-пай, тетиги суунун киргенин каралылачы – деп, тээ төмөн жакта аңтарылып ағып жаткан чоң сууну кол шилтеп көргөздү (Н.Б.).

– Музоолорунду көрдүм, балам. Өзүм баккандай кубандым – деп, чачын сылады (Н.Б.).

д) Диалогдук кепке кирген сүйлөмдөргө модалдык маанилерине карай чекит, суроо же илеп белгиси коюлат.

Модель: Д.к. ! . ?

Мисалы: Көрбенчи жоруну сатып алмакчы болуп:

- Бул күшту сатасыңбы? – дейт мергенчиге.
- Баасы келишсе сатам.
- Баасы канча?
- Элүү кой (жомоктон).
- Аксакал, бул буудай да бышкан экен го?
- Ооба, иничек, бышкан экен (К.Б.).
- Энеке, элдин баары жумушка кеткөн турбайбы?
- Кетишкөн бекен? (Т.С.).
- Чоң эне, бүгүн эмнө үчүн кечигип келгенимди билесинби?

– Сөн кыздар менен ойнол жүрдүң (Т.С.)

Эгерде диалогдук кеп жай сүйлөмдөн турса, андан кийин үтүр жана сыйыкча коюлуп, сонунда автордук сез келет.

Модель: Д.с. , – А.с.

– Жок, буга тишишип сүйлөп көрөйүн, бирдөме болор, – деди да ырдалап коё берди.

е) Диалогдук кеп илептүү жана суроолуу сүйлөм болсо, алардан кийин келген автордук сөздөн мурун сыйыкча коюлат.

Модель: Д.с. , – А.с.

- Атаке, кайда барабыз? – деди Жапар.
- Элге кетебиз, уулум, – деди Айтке (А.Т.).
- Бул ким? – деген үндөр чыгып жатты.

Бул Токтогул эле (Ж.Б.).

ж) Тең байланыштагы кошмо сүйлөмдөгү диалогдук кептен кийин модалдык маанисине карай чекит (.), илеп белгиси (!), суроо белгиси (?) коюлуп, анан сыйыкча жана деди деген сөз, андан кийин автордук сөз келет.

Модель: Д.к.(! ?) – деди А.с.

– Мына эми, азыр жөнөйсүң! – деди Дүйшөн колумду кармап, – бактылуу бол. Канатыңды жазып талпынгын, Алтынай! Эчтемеден тайманба, чабыттап учкун, окуй бер...

– Кош, агай! – дедим мөн (Ч.А.).

Мен бийге бурулдум.

– Ачуунузду көлтирибей адилет төкшөриңиз! – дедим.

– Э, бийдин адилетсиздигин качан көрдүң эле? – деди бий (Т.С.).

2. Диалогдук кептеги мүчөлөрү түшүрүлүп айтылган кемтик сүйлөмдө коюлуучу тыныш белгилер. Мындаи кемтик сүйлөмдөр диалогдук кептин бир түрүнө кирет. Ошондуктан жогоруда айтылган тыныш белгилер бул сүйлөмдөргө да тиешелүү. Айырмачылыгы – мүчөлөрү түшүрүлүп калган жерлерге (сөз же сөз айкаштарынын ордуна) кеп чекит (...) коюлат.

Мисалы: 1. Мен ... Ысмайылдан ...жамандыгымдан ... ушинтип келген экөм да! – деди ал ар бир сөздү салмактанта кекечтенип (Ч.А.).

2. – О, бала ...бала-а-а!

Бала...! Бала дейм... жыгылды...

Карма, чурка...!

3. Кош, агай! – дедим мөн. – Кош, биринчи мугалимим, кош, биринчи мектебим, кош, балалык чагым... (Ч.А.).

Сүйлөмдүн мындай түрү ситуативдик кемтик сүйлөм катары да келет.

Мисалы: – *Мен...мөн...мөйли....кийин...* – дөгөндөн башкага жарабады.

Сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөрдө коюлуучу тыныш белгилер

Каратма сөз, киринди сөз, сырдык сөздөр сүйлөмдүн башына келсе – алардан кийин, сүйлөмдүн ортосуна келсе эки жагына, сүйлөмдүн аягына келсе алардан мурун үтүр белгиси коюлат.

Мисалы: – Эжеке, ал қызыл ташты ким койгон бул жерге? (Т.С.). Демек, Анатай, сен дагы атаңа гулазыкты өз колун менен даярдаш үчүн окууну таштай турасың (Ч.А.).

– Чоң ата, эмне үчүн көп койлор бир карышкырдан үркөт? (Т.С.)

– Бали, өмүргүң узун болсун, кагылайын! Адам болосун! (К.Ж.)

– Ой-ой, дөлден қулак,— дөди дептери менен төл башынын кулагын сыйап (Т.С.).

– Мен сыйактан беш алдым, энеке!

– Көзүңдөн төгөренейин, булбулум, кичинекей эрмөгим (Т.С.).

– Кичинекей дебениз, байбиче. Динар чоңоюп калыптыр (Т.С.).

Арада эчтөмө болбогондой, эчтөмө деле өзгөрбөгөндөй, бу дүйнө мындан он жыл, жыйырма, а балким, жүз, мин жыл илгери кандай болсо, ошо бойдан эле тургандай сезилет (Ч.А.).

Кошмо сүйлөмдө коюлуучу тыныш белгилер

Тең байланыштагы кошмо сүйлөмдөргө коюлуучу тыныш белгилер.

Бул тема мурун өтүлгөндө тыныш белгилери да берилген. Төмөндө кыскача гана токтолобуз.

Байламтасыз тең байланыштагы кошмо сүйлөмдөргө тыныш белгилер. Байламтасыз тең байланыштагы кошмо сүйлөмдөргө мезгил, себеп, салыштырма, каршилаш кырдаалдарды билдириген жөнөкөй сүйлөмдөрдүн ортосуна үтүр белгиси коюлат.

Шартташ тең байланыштагы кошмо сүйлөмдөгү жөнөкөй сүйлөмдөрдүн ортосуна сыйыкча коюлат.

Мисалы: *Жакшы окугула – билимдүү болосуңар.*

Байламталуу тең байланыштагы кошмо сүйлөмдөрдө коюлуучу тыныш белгилер.

1. Кошмо сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдер бириктиргич жана байламтасы аркылуу байланышат. Мынданай жөнөкөй сүйлөмдүн ортосуна тыныш белги коюлбайт.

2. Кошмо сүйлөмдүн тутумунда багындырыгыч байламталар катышкан жөнөкөй сүйлөм башка жөнөкөй сүйлөмдөн кийин келет жана бул байламталардан мурун үтүр белгиси коюлат.

а) *Ошол себептүү, ошол себептен, ошондуктан деген себепти билдириүүчү байламталар кошмо сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдү байланыштырып турса, бул байламталардан мурун үтүр белгиси коюлат.*

Мисалы: *Бүгүн алар көрүнгөн жок, ошол себептүү ар ким өз жайларында мамыраптынч отурушат* (А.Т.). *Бул маселе жөнүндө жаңы эле ой жүгүртө баштадым, ошондуктан анын кандайча чечилерин алдын-ала айтуу кыйын* (К.Ж.).

б) Кошмо сүйлөмдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдер анткени, демек, себеби деген байламталар аркы-

луу байланышса, бул байламталардын эки жагына тен үтүр белгиси коюлат. Анткени бул байламталар себепти, ошондой эле кошумча жыйынтыктоочу маанини да камтып турат.

Мисалы: Чыккан үндүн *кай тараптан* экенин билбей-син, анткени, аны *тоонун жаңырыктары туш-тушка* коштой чаап жөнөйт (К.Ж.). Айткенин бул сезү *Жапар* үчүн жаңылык деле эмес, анткени, бул сөздөрдү күнүнө беш-алты ирет болсо да *кайталай берер* эле (А.Т.). Да-нияр обон салып шашыды, демек, *Жамийла* экөө мени жолго чакырат (Ч.А.). Антсө да мен анын бактысына *кызылпаймын*, себеби, *Анархайга алгач келген өзүм* (Ч.А.).

Багыныңкы байланыштагы кошмо сүйлөмдөрдө коюуучу тыныш белгилер

Багыныңкы байланыштагы кошмо сүйлөмдөрдөгү үтүр белгиси. Эгерде багыныңкы сүйлөм мезгилди, себепти, максатты, сын-сыпatty, салыштырууну, өлчөмдү билдирсе, багыныңкы жана баш сүйлөмдүн ортосуна үтүр белгиси коюлат.

Мисалдар: *Бүгүн кечке жол карай берип, көзү талыды* (Ч.А.). Күн жаркырап тийип, дүйнө жаңырып турду (Ч.А.). Аны угуп, мен да ызаландым (А.Т.). Жолдор бузулуп, көпүрөлөр жарылууда (Т.С.). Көл бети түнөрүп, күнгөй, тескей эки Ала-Тоо көшүлүүдө (Т.С.). Анын муундары калчылдап, сакалдары сербейип, көзү тунара түштү (А.Т.). Кечке ак саман буруксуп, чорголоп кызыл куюлат (Т.С.). Араба жай-баракат кылдырттап, аттар дүпүлдөтө жер муштап кетип баратат (Ч.А.).

Шарттуу багыныңкы сүйлөмдөгү үтүр жана сыйыкча. Шарттуу багыныңкы сүйлөм менен баш сүйлөмдүн ортосуна үтүр белгиси коюлат.

Мисалы: *Күрөк кайда болсо, баштык ошондо. Саанчы кайда болсо, сабаа ошол жерде* (макал). *Сиз кайда болсоңуз, мен ошондо* (Н.Б.). *Кай жерде той-тамаша*

болжо, Ыманбай Сараласы менен ошондо (Т.С.). Жайылып жүргөн отору кайда болсо, Жумаш да ошол жерде (Ж.Л.).

Эгерде баш жана шарттуу багыныңкы сүйлөмдөр бир тутумдуу сүйлөмдөн (жамдама жактуу, белгисиз жактуу) турса жана баш сүйлөм менен багыныңкы сүйлөм бири-бирине салыштыруу мамиледе болсо, анда алардын ортосуна сыйыкча коюлат.

Мисалы: *Таш койсоң – таш аласың, кыш койсоң – кыш аласың. Баш көбөйсө – ырыс, кас көбөйсө – уруш (макалдар).*

Бул шарттуу багыныңкы сүйлөмдөргө эгөр, эгерде деген байламта сөз тутумдашса, анда шарт, кырдаал дагы күчтөүлөт.

Мисалы: Эгерде изденсөң – табасың.

Каршы багыныңкы сүйлөмдөгү үтүр жана сыйыкча.

1. Багыныңкы байланыштагы кошмо сүйлөмдүн тутумундагы каршы багыныңкы сүйлөм менен баш сүйлөмдүн ортосуна үтүр коюлат.

Мисалы: *Баатыр өлсө да, куралын таштабайт (макал). Ойнол сүйлөсөң да, ойлоп сүйлө (макал).*

2. Эгерде багыныңкы кошмо сүйлөмдө баш сүйлөм каршы кырдаалдан башка да салмакташ маанини алып жүрсө, анда алардын ортосуна сыйыкча коюлат.

Мисалы: *Ашиң болбосо – кашың болсун (макал).*

Багыныңкы сүйлөм баш сүйлөмдүн ортосуна келгендеги үтүр белгиси.

Адатта, багыныңкы сүйлөм баш сүйлөмдөн мурун келет.

а) Кээде багыныңкы сүйлөм баш сүйлөмдөгү баш мүчөлөрдүн ортосуна да келип калат, мыңдай учурда багыныңкы сүйлөмдүн эки жагына үтүр белгиси коюлат.

Мисалы: *1-курстун студенттери, мыкты даярдан-гандыктан, кышкы сессияны жакшы тапшырышты. Бөлмө, терезе ачык болгондуктан, суук экен.*

б) Төң байланыштагы сүйлөмдө да бир жөнөкөй сүйлөм башка жөнөкөй сүйлөмдөгү баш мүчөлөрдүн ортосуна жайгашса, эки жагына үтүр коюлат.

Мисалы: *Асандын апасы, мен сезип турал, мектепке бир маселе менен келди. Айсалкын экзаменди, мен билип эле турал, бешкө тапшырды.*





СУНУШ КЫЛЫНГАН АДАБИЯТТАР

1. К. Тыныстанов. Кыргыз тилинин синтаксиси. 6, 7, 8-кп. учүн. – Ф., 1936.
2. Акташов Т., Бакеев К. Кыргыз тилинин синтаксиси. Орто мектептер учүн. – Ф., 1939.
3. Т. Акташов. Грамматика. Синтаксис. Пед. окуу жайы учүн. – Ф., 1940.
4. Т. Акташов, Н. Макешев, К. Бакеев. Кыргыз тилинин грамматикасы. 7–8-кп. учүн. – Ф., 1948.
5. Азыркы кыргыз адабий тили. КР УИАнын Ч.Айтматов атындагы Тил жана адабият институту. – Б.: Би-йиктик. 2009.
6. Кыргыз тилинин грамматикасы. КР.УИАнын Тил институту. Ф.: Илим, 1980.
7. А. Жапаров. Кыргыз тилинин грамматикасы. II бөлүк. Синтаксис. Жети жылдық мектептердин VI, VII класстары учүн. – Ф.: Кыргызмамбас, 1950.
8. А. Жапаров. Кыргыз тилинин грамматикасы. II бөлүк, Синтаксис. Педагогикалық окуу жайлары учүн. – Ф.: Кыргызмамбас, 1951.
9. А. Жапаров. Грамматическая структура словосочетания в современном киргизском литературном языке. Автореф. канд. филол. наук. – М., 1955.
10. А. Жапаров, Э. Абдылдаев, Б. Оруэлбаева. Кыргыз тили. 9–10-кп учүн. – Ф., 1963.
11. А. Жапаров. Главные члены предложения в современном кыргызском языке. – Ф.: Мектеп, 1964.
12. А. Жапаров. Азыркы кыргыз тили (Жөнөкөй сүйлөмдүн синтаксиси). – Ф.: Мектеп, 1966.
13. А. Жапаров. Кыргыз тилинин синтаксиси. – Ф.: Мектеп, 1979.

14. А. Жапаров. Синтаксический строй кыргызского языка. 1, 2 том. – Б.: Мектеп, 1992.
15. А. Жапаров. Сопоставительная грамматика кыргызского и русского языков. Учебник для вузов. – Б., 2007.
16. Ы. Жакыпов, Д. Майрыков, М. Мураталиев. Кыргыз тилинин грамматикасы. II бөлүк. Синтаксис. VII–VIII кл. үчүн. – Ф.: Кыргызокуупедмамбас, 1962.
17. Ы. Жакыпов, Д. Майрыков, М. Мураталиев. Кыргыз тили. II б., Синтаксис. VII–VIII кл. үчүн, 11-бас. – Ф.: Мектеп, 1981.
18. Ы. Жакыпов. Азыркы кыргыз тилинин жөнөкөй сүйлөмүнүн синтаксиси. – Ф.: Кыргызокуупедмамбас, 1958.
19. Ы. Жакыпов. Азыркы кыргыз тилинин синтаксиси. Педагогикалық жогорку жайлары үчүн окуу куралы. – Ф.: Мектеп, 1975.
20. К. Сартбаев. Кыргыз тилиндеги кошмо сүйлөмдүн синтаксиси. – Ф.: Кыргызокуупедмамбас. 1957.
21. А. Иманов, С. Кудайбергенов, С. Усөналиев. Кыргыз тили. II бөлүк. Синтаксис. VIII–IX кл үчүн. – Б.: Мектеп, 1992.
22. А. Иманов. Кыргыз тили. Жогорку окуу жайлары үчүн окуу китеbi. 1990.
23. А. Иманов. Кыргыз тилинин синтаксиси. Жогорку окуу жайлары үчүн окуу китеbi. – Б., 2009.
24. М. Мураталиев. Кыргыз тилиндеги мезгил жамдама сүйлөм. – Ф., 1956.
25. М. Мураталиев, А. Турсунов. Кыргыз тилинин сүйлөм мүчөлөрү. Кырг. ИАсы. – Ф., 1961.
26. Б. Тойчубекова. Кыргыз тилиндеги бир составдуу жана кемтик сүйлөмдөр. – Ф.: Илим, 1983.
27. Ж. Мураталиева. Кыргыз тилинин морфологиясын синтаксистин негизинде окутуу. – Б., 1996.
28. К.Т. Жаманкулова. Кыргыз тилиндеги бышыктооч мүчөлөр. – Б.: Бийиктик. 2009.



ШАРТТУУ БЕЛГИЛЕР

Ч.А. – Ч. Айтматов
А.Т. – А. Токомбаев
Т.С. – Т. Сыдыкбеков
Ж.Т. – Ж. Турусбеков
Ж.Б. – Ж. Бекенбаев
К.Ж. – К. Жантөшов
К.Б. – К. Баялинов
М.Э. – М. Элебаев
А.О. – А. Осмонов
К.Э. – К. Эсенкожоев
У.А. – У. Абдукаимов
Т.Аб. – Т. Абдыомунов
Ш.Б. – Ш. Бейшеналиев
Т.К. – Т. Касымбеков
М.Аб. – М. Абдукаримов
Т. Y. – Т. Үмөталиев
Н.Б. – Н. Байтемиров
А.С. – А. Стамов
Ж.М. – Ж. Мавлянов
С.С. – С. Сасыкбаев
А.У. – А. Убукеев
Ш.С. – Ш. Садыбакасов
М.Ж. – М. Жангазиев
С.Ө. – С. Өмүрбаев
М.Б. – М. Борбугулов
М.Г. – М. Горький
И.Т. – И. Тургенев
И.И. – И. Исаков
М.С. – Мамин-Сибиряк
И.П. – Беляев



МАЗМУНУ

Киришүү	3
Жөнөкөй сүйлөмдүн синтаксиси	5
Синтаксистик структуралык бирдиктер	6
Сүйлөмдүн табияты	6
Сүйлөмдүн маанисине карай бөлүнүшү	22
Жай сүйлөм	22
Суроолуу сүйлөм	26
Илептүү сүйлөм	28
Жөнөкөй сүйлөмдөгү сөздөрдүн орун тартиби	30
Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү – сүйлөмдүн структуралык негизи	31
Сүйлөмдүн ээси	32
Ээнин сөз түркүмдөр аркылуу берилиши	38
Ээнин тутуму	48
Сүйлөмдүн баяндоочу	49
Баяндоочтун милдетин аткаруучу сөздөр	55
Этиштик баяндоочтор	55
Атоочтук баяндоочтор	64
Баяндоочтун тутуму	65
Баш мүчөлөрдүн ортосунда сызықчанын коюлушу	66
Айкындооч мүчөлөр	67
Толуктооч	67
Толуктоочтун милдетин аткаруучу сөз түркүмдөрү жана структурасы	68
Тике толуктооч	69
Кыйыр толуктооч	70
Жөнөкөй жана тутумдаш толуктооч	71

Аныктооч	72
Аныктоочтун милдетин аткаруучу сөз	
Түркүмдөрү жана структурасы	73
Жөнөкөй жана тутумдаш аныктоочтор	80
Бышыктооч	81
Бышыктоочтун түрлөрү	81
Бышыктоочтун милдетин аткаруучу	
сөз түркүмдөрү	81
Сын-сыпат бышыктооч	82
Сан-өлчөм бышыктооч	85
Мезгил бышыктооч	87
Орун бышыктооч	97
Себеп бышыктооч	104
Максат бышыктооч	105
Бир тутумдуу сүйлөмдөр	108
Белгилүү жактуу сүйлөмдөр	110
Жамдама жактуу сүйлөм	112
Туюк жактуу сүйлөм	113
Жаксыз сүйлөм	115
Атама сүйлөм	118
Толук жана кемтик сүйлөм	122
Кемтик сүйлөмдөр	124
Грамматикалык жактан сүйлөмгө мүчө боло	
албаган сөздөр	126
Каратма сөз	127
Сырдык сөз	131
Киринді сөз	135
Сүйлөмдүн бир өңчөй мүчөлөрү	140
Түшүндүрмө мүчөлүү сүйлөмдөр	155
Кошмо сүйлөмдүн синтаксиси	160
Жалпы маалымат	164
Тең байланыштагы кошмо сүйлөм	164
Байламтасыз тең байланыштагы кошмо сүйлөм	166
Байламталуу тең байланыштагы кошмо сүйлөм	170
Багыныңкы байланыштагы кошмо сүйлөм	173

Мезгил багыныңкы сүйлөм	175
Себеп багыныңкы сүйлөм	176
Максат багыныңкы сүйлөм	178
Шарттуу багыныңкы сүйлөм	179
Каршы багыныңкы сүйлөм	180
Сыпат багыныңкы сүйлөм	182
Салыштырма багыныңкы сүйлөм	183
Өлчөм багыныңкы сүйлөм	184
Чечме сүйлөм	185
Амал багыныңкы сүйлөм	187
Өтмө курулуштагы багыныңкы сүйлөм	189
Бир нече багыныңкы сүйлөм катышкан	
кошмо сүйлөм	190
Аралаш кошмо сүйлөм	193
Төл жана бөтөн сөз	194
Тике сөз	195
Пунктуация	198
Акыратуучу тыныш белгилер	205
Бөлүп көрсөтүүчү тыныш белгилер	208
Жөнөкөй сүйлөмдө коюлуучу тыныш белгилер	209
Кошмо сүйлөмдө коюлуучу тыныш белгилер	218
Сунуш кылышынган адабияттар	222
Шарттуу белгилер	224



Жаманкулова Гүлжамал Төлөгөновна

**АЗЫРКЫ КЫРГЫЗ
ТИЛИНИН СИНТАКСИСИ**

(Синтаксис курсу боюнча окуу куралы)

Тех. редактор Бокеева Н.

Мукабанын дизайнери Ибраимова П.

Корректор Төлөгөнова Г.

Компьютердик калыпка салган Абдыкалыкова А.

Терүүгө 01.11.13-ж. берилди. Басууга 04.09.14-ж. кол коюлду

Офсет кагазы. Формат 84x108¹/₁₆. Көлемү 14,25 б.т.

Нускасы 500. Заказ № 1214.

Ч. Айтматов атындагы Тил жана адабият институту